

**ЖАРАНДЫҚ ЖАНА МАМЛЕКЕТІ
БАШКАРУУГА КАТЫШУУ**

ХХI күлімдін жағандық коомундагы сипердин ролчар



І білук > 10-КЛАСС

6

Ыраазычылык билдируү

IFES туруктуу колдоосу үчүн Билим берүү министрлүгине жана Кыргыз билим берүү академиясына терен ыраазычылыгын билдириет.

IFES өзгөчө ыраазычылыгын билдириет:

1. Ишенигүл Болжуровага
2. Галина Сергуннага
3. Вера Выговскаяга
4. Аманбек Нармырзаевге
5. Мурат Иманкуловго
6. Камила Шаршекеевага
7. Ишенбай Кадырбековго
8. Адахан Мадумаровго
9. Алишер Сабировго
10. Елена Виноградовага
11. Ишенбек Жолбуновго
12. Анатолий Ромашково
13. Елена Кореневага
14. Наталья Авдеевага
15. Людмила Синнипостолого
16. Феруза Амадалиевага
17. Лариса Марченкого
18. Лиля Фальтинаага
19. Мырза Каримовго
20. Америкалык Юристтер
Ассоциациясына – Борбордук
Европа жана Евразия елкөлөрү үчүн
укуктук демилгэ программасына
21. АРД/Чекки – Коммерциялык укуктуу
өнүктүрүү долбооруна
22. Улуттук демократиялык институтка

Окуу куралын сыйнаттаа өткөрүүгө катышкан бардык мугалимдерге, окуучуларга жана практиканнтарга чыны дилден ыраазычылыгыбызды билдирибиз.

Мазмуну

I бап	Жарандык билим, жарандар жана социалдык процесстер	7
II бап	Үй-бүлө жана кoom	21
III бап	Адам укуктары	29
IV бап	Экономикалык концепциялар: менчик жана экономикалык өсүш	42
V бап	Саясий жана экономикалык укуктардын өз ара байланышы	55
VI бап	Мамлекеттин пайда болушу жана улутчулук	65
VII бап	Мамлекет жана саясий бийлик	75
VIII бап	Мыйзам үстөмдүгү	87
IX бап	Кыргыз Республикасында мамлекеттүүлүктүн түзүлүшү жана мыйзам үстөмдүгүнүн орнотулушу	99
X бап	Мамлекеттик бийликтин түзүлүшү	108
XI бап	Кыргыз Республикасындагы бийликтин түзүлүшү	117
XII бап	Ар түрдүү өлкөлөрдүн жана Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу органдары	128
Тиркеме		
	Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикасы	140
	Кыргыз Республикасынын Конституциясы	143
	Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин	
	Адам укуктары жана негизги эркиндиктери жөнүндөгү конвенциясы	167
	Индекс	173

Кигептин экинчи бөлүгү төмөнкү темаларды камтыйт:

XIII бап	Кыргызстандагы жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү жергиликтүү бийлик органдары	
XIV бап	Шайлоо системалары жана демократия	
XV бап	Кыргыз Республикасындагы шайлоо системасы	
XVI бап	Аялдар жана демократия	
XVII бап	Коомдук пикир. Массалык маалымат каражаттары – мамлекеттеги «төртүнчү бийлик»	
XVIII бап	Коррупция	
XIX бап	Жарандык кoom түшүнүгү	
XX бап	Кыргыз Республикасындаты өкмөттүк эмес уюмдар	
XXI бап	Кантин активдүү жаран болуу керек?	

Тиркеме

Жергиликтүү жамааттын уставы

Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Участкалык шайлоо комиссиялары учун практикалык жардам

Окуучуларга, ата-энелерге жана мугалимдерге



Сиздерди жарапдык билүү берүү боюнча «Жарапдык жана мамлекеттүү башкаруу катышуу - XXI кылымдын жарапдык хоомундагы сиздердин ролунар» аттуу эки белгүктөн турган окуу куралын алышыныздар менен күттүктайм. Күттепе IFES иштеп чыккан (2004-жылданагы басылыши). Окуу куралы IFESтин, жергиликтүү пилоттук мектептердин окуучулары менен муталимдеринин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлүгүнин катышуусу менен даярдалды.

Ар бир мектептүү жетиштүү сандагы күттепе менен камсыз кылыш, мугалимдерди окуптуп даярдоо бағытталган долбоорду жүзегө ашыруу канчалык кымбатка турара баарыбызга түшүнүктүү. Ошондуктан IFES ЮСАЙДгэ, ОБСЕгэ, Япониянын элгине жана Японияндын, ошондой эле башка көнтөгөн уюмдар менен елкөлөргө алардын каржылык жактан көрсөткөн жардамы учун чын ыкластан ыраазылык билдиригиси келет. Бул уюмдардын эмблемалары ушул күттептин мұқабасына жайгаштырылган.

Кыргыз Республикасынын 65% 25 жаштан кичүү курактагылар, алар өмүрүнүн жок эле дегендө тен жарымын эгемендүүлүк дооруңда жашап жатат. Бул күттепе боянча сабак окуп жаткан окуучулар калктын ушул тобуна кирет. Алардын кыйласы, Кыргыз Республикасынын Конституциясында көрсөтүлгөндөй, шайлоого катышканга укуктуу. Мыйдай чон жоопкерчилик демократия канчайдык иштеп тургандыгын жана демократия мезгилинде жараптардын рөлу кандай болорун терен билип алууну талап кылат.

IFESке жиберилүү жаткан отчетторду окутанды Кыргызстандын алышы чакан айылдарында жашап жаткан окуучулар да өздөрүнүн коомунун мындан аркы өнүгүшүү жана уюштурулушу жөнүндө талкуу жүргүзүү ала тургандыгын байкадык. Ошентип, компьютер жана каржылык ресурстар жаъланан кынналғандыгына карабастан, бүткүл дүйнөдөгү окуучулар башкаруу иши тууралуу өздөрүнүн пикерин айтуу укутун баалат тургандыгы, муну иш жүзүндө далишней да билери түшүнүктүү.

Жусуп Баласагын: «Көпкөк жашын чөп күйбейт, Эзлөтен калган сөз елбейт», - деп жаңаткан экен. Бул окуу куралы менен сабак окутган окуучулар өздөрүнүн дилгүүрлиги жана чечкинилүүлүгү менен демократияны жана жараптыкты өнүктүре бөрзорине, Кыргыз Республикасынын тарыхында жаңы жана мазмундуу барактарды ачаарына ишенебиз. Сиздер бабалардын осуятыннан уннutta калтырбайсыздар. Бул Сиздердин жараптык ролунузларды түрүн аныктап, ез елкөнүзлөрдү гүлдөтүп өнүктүрүүт, эркиндик менен сот адилеттүүгө бекемдеөтө көшө турган салымыныздарга жараша болот.

Ошондой эле окуу куралынын пилоттук вариантын сыйнаткан өткөрүүгө бар күчүн жумшап катышкан мугалимдерге да ыраазылык билдиригим келет. IFES, айрыкча сиздер иштепе шарт-жадайдын татаалдыгын эске алыш, сиздердин бул зор аракетиниздерди жогору баалайт. Окутунун жаңы усулдарын активдуу колдонуу менен өзгөчө маанилүү мицдетти – елкөнү эффективдүү башкаруу жана катышуу чойрөсүндөгү лидерлердин жаңы муунун тарбиялоого киришкөнчүлгүнүздер IFESTин абдан кубаныптар. Биз мектептерде бул окуу куралына жазылган абдан жүйелүү сый пикирлерди окуганды аябай ыраазы болдук. Бул сунуш-пикирлердин көнтүлүгү күттептүү толуктан түзүтүп кайра жазууда эске алышы.

Ошентип, IFES бул окуу куралы Кыргыз Республикасынын жигердүү жараптары менен лидерлеринин арасында кызуу талкууларды жаратат жана жаңы идеялардын түүлүшүнә зор түрткү берет деп ишенет.

Сиздерге бардык жакшылыктарды жана демократияны куруудагы ишиниздерге ийгиликтөрди каалаймын!

Ричард Судрист,
IFESTин президенти

Кымбаттуу мугалимдер жана окуучулар!



Мен жарапдык билим берүү боюнча окуу куралынын жарык көрүшүн утурлап сиздерге кайрылып жатканымын үчүн кубанам. Бүтүнкү окуучулар – биздин үмүтүбүз, келечектеги толук укуктуу жараптар жана шайлоочулар. Бүтүнцөй өлкөнүн, бүткүл Кыргызстандын тагдыры алардын жарынын келечекти куруудагы өздөрүнүн ролуна канчалык жооптуу мамиле жасашына, коомдуу өнүктүрүүгө канчалык активдүү катышаарына жараша болот. Ошондуктан азыр демократиялык дөөлөттердүү өздөштүрүү, өздөрүнүн жараптык жана саясий укуктары менен милдеттерин жаксы билип алуу, мамлекеттик түзүлүштүн негиздерин окуп үйрөнүү, башка мамлекеттердин тажрыйбасы менен таанышуу абдан маанилүү. Балдар азыртан эле өздөрүнүн жамаатын жана бүтүндөй мамлекеттин башкаруу процессине катышуусу зарыл.

Жарапдык билим берүү боюнча мыңдай курстун мааниси канчалык зор экендиги баарбызга түшүнүктүү. Ал пассивдүү байкоочуларды эмес, чыныгы жараптарды, жарапдык коомдун активдүү мүчөлөрүн тарбиялоо учун иштепелип чыккан.

«Жарапдык жана мамлекетти башкарууга катышуу – XXI кылымдын жарапдык коомундагы силердин ролу» курсу көнтөгөн жагдайларды эске алуу менен түзүлгөн: ал жеткиликтүү жазылтган, анда ойлонтуул, сынчылтой жүгүрттүү көндүмдөрүн өнүктүрө турган концептуалдуу көп маалыматтар камтылган. Окуу куралында олуттуу талап кылган абдан актуалдуу маселелер каралат. Мындан тышкary китеепте окуучулардын интерактивдүү катышуусун талап кылган көнүтүүлөр сунушталат, бул азыркы мектептин шартында абдан маанилүү. Ушул курсту окуй баштагандан кийин көп окуучулар абдан көректири жана маанилүү коомдук иштерди өздөрүнүн мектебициде эле эмес, анын чегинен тышкary чөйрөде жүргүзө баштагандыши мен көп эле жолу укканмын.

Бул курстан сабак берген мугалимдерге да өзүүчө алкыш айткым келет. Бул курсту окутуу өзгөчө маанилүү экендиги эч кимге жашыруун эмес. Өлкөнүн жарапын тарбиялоо ийкемдүү мамилени, атайын көндүмдөрдү жана сабырдуулукту талап кылат. Биздин коомдун өнүгүшүнө кошуп жаткан баа жеткис салымындыздар учун Сиздерге чоң раҳмат!

Акырында окуучуларга да, мугалимдерге да бул курсту окуп үйрөнүүдө чоң ийгиликтерди каалап кетким келет. Түрмүшта өзүн дагы, бүтүнцөй коомдуу дагы бакытка жеткируүчү туура жолду таандоо абдан маанилүү. Аиткени гүлдөп өнүгүп жаткан өлкөдө жашап, тегерегиндеги адамдардын кубанышчуу жүзүн көрүү жана бул жалпы ийгиликтө жекече кошкон салымын бар экендигин сезүү эң зор бакыт эмеспи.

Баарындыздарга ак жол каалап,

Кидибаев Мустафа Мусаевич,
Кыргыз Республикасынын билим берүү министри.

І бап

Жарандык биілім, жарандар жана социалдык процесстер

❷ ТЕКСТТИ ОКУГАНГА ЧЕЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

01-тапшырма. Сөздөр менен алардың аныктамаларын салыштыруу

Шеригиндер менен терминдерге туура келген аныктамаларды көрсөткүү. Силерден чоң отүнүч, конуттүлүрдөрдөн толуптун зордук-зомбулукту колдонбай эле жетишкен макулдашшуусу.

Термин

- Демократия
- Статус
- Жарандык коом
- Консенсус
- Конкуренция
- Калыстык

Аныктама

- Адамдын башкаларга салыштырмалуу коомдогу социалдык абалы же орду.
- Бүтүндөй топтун зордук-зомбулукту колдонбай эле жетишкен макулдашшуусу.
- Түздөн түз же озу шайлалан екүлдөрү аркылуу жүэгө ашырылуучу элдик бийликтік.
- Экономикалык атаандаштык.
- Күн мурұнтан эле карши турбаган же жактабаган мамиле.
- Коомдун мамлекеттік бийликтен тышкаркы каалагандай болтуу.

02-тапшырма. Билим әмнө үчүн керек?

Шеригиндер менен мектепке барууну себептери жөнүндөгү пикирлерди окуп чыккыла. Силердин оюнарча, кайсы жооп эк түүра?



Айса:

Биз мектепке билім алғаш үчүн барабы. Билім мұғалымдар менен күтептерде. Биз оны билімдердин бағын алуша түшшитіз.



Бакыт: Мен бүл жетінде мұртун жақан ойынбон-тұртун. Мен мектепке ата-зән шіткән үчүн зе барады. Менинче, биз мектепке бар керсе үйренисін барабы. Кәнәтке да албай кызыятуу суро экен. Мен бүл жетінде дәлә оңаңсум келет.



Нұрбек: Биз мектепке ал билим ала түрген жерлердин бары болғондуктан барабы. Биз айда билім алабын жана кандайдыр бир нерсегерди, мисалы, он жүсүртпүнүү, темаларды талкуулоону үйренинбүз. Менинче, мектеп ушул үчүн керек.



Эльвира:


Мен мектепке окуп, анан жылан мен тапшырып, жакшы жумаси табыны үчүн барады. Мұғалымдар биле терең билім береді.



03-тапшырма. Биргелешим иштео

Бул окуу куралындағы кончулук конғұйылор эки-экиден болуп же чакан топто иштөөнү талап қылат. Эснердө болсун, иштеп жатканда **күтепке белгі койбогула**, антикени аны силерден кийин башка окуучулар да окуйт. Уч-торттөн болуп, томенкүй ойлорду окуп чыккыла да, томендөгү шкаланы колдонуп, булардың кайсылары менен макул, кайсыларына макул змес экениндерди деңтериңдерге жазғыла. Иштин жыйынтыктарын класста жалпы талкуулагыла.

№	Ойлор	Менин оюмча
1.	Бул китеп көбүнчө биргелешин иштөөнү талап кылат.	
2.	Биргелешкен иш муталим үчүн сөр болушу мумкун, бирок бул кызылкүтүраак.	
3.	Биргелешин иштөө менен биз башка окуучулардың оюн да билебиз.	
4.	Биргелешин иштөө окуучулардан тартылти көбүреөк талап кылат.	
5.	Ар бир адамдың сүйлөө укугун сактабасак, биргелешин иштөө кыйын болот.	
6.	Шерик менен иштегенде да жалгыз иштегендей зле катуу иштөө керек.	
7.	Биргелешин иштөө – бул башкалар менен тәң ата болуп ой белүшүү.	
8.	Биргелешин иштөөдүгү эн маанилүү нерсelerдин бири – башкаларды ута билүү.	
9.	Биргелешин иштегенде иш тездейт, анткени бир баш жакшы, ал эми эки баш андан да жакшы.	
10.	Жакшы жаран болуу – бул башкалар менен тәң укукта чогуу иштеше билүү.	



 04 - тапшырма. Бұға күм жооп берет?

Бул күнтепе силер көнтегөн маселелерди талкуулап, башка адамдардын, алардын ичинен классштарындардан да пикирлерин угут билесицер. Аңдыктан мугалим езү жалтыз бул курстан силер ала турган билимдердин толук колемү учун жооп бере албайт. "Мойнунан жетелеген ит ууга жарабайт" деген мақал бар. Окуула деле ошондой болуп эмсели.


Шеригинер менен төмөндөгү иштерди ныйгилүктүүттүү аткаруу үчүн жоопкерчиликтүн канчалык болулук силемре тиешелүү есептөн аныктатыла. Эз оюнарды түшүндүрүп берүүгө даяр болтула (биринчи пункт силем үчүн улуттук катарда аткарылым).

№	Иш-аралкеттүү түрү	% М (мугалимден)	
		% О (окуучудан)	% А (ата-эндөн)
1.	Үй тапшырмаларын аткарууну унуттоо.	M = 10%	O = 80% A = 10%
2.	Дептерлерди таза жана тыкан кärмоо.		
3.	Башкаларга сабырдуу мамиле жасоо.		
4.	Жаңы материалдарды жана теорияларды түшүнүү.		
5.	Өзүнүн жеке пикирин иштеп чыгуу.		
6.	Логикалуу ¹ ой жүгүртө билүүтө уйронуу.		
7.	Жакшы бааларды алуу.		
8.	Ар нерсени билүүтө дилгир болуу (кызыгүү).		
9.	Өз өлкөсүнүн жакшы жаранды болуу.		

05 - тапшырма. Жақшы мугалим

Көлтирилген күндердің тизмесин қаралып, төмөндөгү шкаланы колдонуу менен аларга силер қанчалык даражада макул же макул эмэкс екендигиндерди көрсөткүлө. Жообунарды бүтүндөй класска түшүнүүрүп берүүгө даярданылға. Жақжак муталим:

- a) Өзүнүн сабагы боюнча каалагандай суроого жооп бере билүүгө тийиш.
б) Эч качан бир нерсени билбейм деп мойнунда албашы керек.
в) Жоопторду табуу үчүн бизге шарт түзүп берет да, маселелерди чечүү жолдорун издегенибизди бағыттай турат. Бирок даяр жоопту чанда (сейрек учурларда) гана айтып берет.
г) Бири-бирибиздин айткандарбызды утуу мугалимгэ кулак салуудай эле маанилүү экендигин билет.



²Логикалық – ыралытуу (иреми менен, түзүр тарыпшыт). Логика – ой жүгүртүүчү майрамдары, формалары жөнүндөсү ишмәл.

06-тапшырма. Мен киммөн?

Мамлекетибиз менен коомбуздун түзүлүшү жөнүндөгү маселелерди талкуулоодон мурун биз «Мен» деген түшүнүккө эмнелер көмтүлөрдөн аныктап алышыбыз керек. Бул учун биз бул «Менин» калыптыншынын кайсы факторлор таасир эте турғандыгын, алар канчалык маанилүү жана еэ ара кандай байланышта экендигин карап чыгышыбыз зарыл. Төмөнде ушундай факторлордун болжолдуу тизмеси көлтирилди (каласасаар силер муну толуктасаар болот). Шеригицер менен төмөндөгү суроолорду талкуулагыла. Жообунарды түшүндүрүп бергенге даярданыла.

- 1) Жашаган жери
- 2) Тил
- 3) Кызычылыктар
- 4)
1. Силердин оюндарча, бул факторлордун айрымдары башкаларынан маанилүүроок болушу мүмкүнбү? Эгер болсо, кайсылары?
2. Бул факторлорду ушундай жайташтырсак, бардык адамдарга туура келеби? Эгер туура келбесе, эмне учун?
3. Силердин озундердүн «Мениндердин» кандай болушуна ким жооптуу?

07-тапшырма. Биз, ушул класстын «Эли»...

Көпчүлүк өлкөлөрдүн еэ конституциялары бар. Аларда мамлекет учун ээ негизги деп таанылган нормалар жана дөөлөттер аныктап корсөгүлтөн (дөөлөт – баалуу, барктуу, маанилүү деп таанылган нерселер. Мисалы, эркиндик, ден-соолук, ынтымак). Окуучулардын бири класс кичинекей олкөөк окошо, андыктай класстын да еэ конституциясы болгону жаксы эмспи деген эле. Уч-төрттөн болуп топторго болунуп, жарапдык билим берүү сабагында колдонулушу керек болгон эрежелердин тизмесин түзгүлө. Муну аткарып бүткөндө жыйынтык оюндарды жалпы класстык талкууга салганга даярданытыла. Силер колективдик иштеринерде дайыма колдоно жүрүү учун еэ классынардын «Алтын эрежелеребиз» деген биргелешкен документтин иштеп чыгууда жалпы бир пикирге келишиңдер керек.

08-тапшырма. Эмнеден баштайбыз жана калыса барабыз?

Үч-торт кишилик топторго болунуп, силердин оюндарча «жакшы жаран болуу» деген эмне экенин жазыла жана жарапдык билим берүү курсу, силердин оюндарча, кайсы суроолорго жооп бере аларын санап чыкыла. Жазуунарды курстун аягына чейин сактап койсондор, езүүнөр койтөн суроолорго жооп алган-албаганынарды, «жакшы жаран» дегенди түшүнгөнчөрөн озгоргон-озгорбогону корсакунар.



Окуу учун текст

1.0 Киришүү

Жарандык билим берүү курсу коом кандайча түзүлөрүн, анын мучалерүү өзүнчө инсанлар катары кандай роль ойнорун таанытып билгизет. Коом абдан татаал корунуш болгондуктан, жарапдык билим берүү курсунда экономикинан, социологиянын, тарыхтын, саясаттын, философиянын, мамлекетти башкаруунун борбордук дагы, жергилүкүттү дагы деңгээлдериндеги уюштурулушуну, жарапдык коом менен массалык маалыматтар жаржаттарын ж.ү.с. камтыйттарын темалардын көнери катары караштартууга туура келет. Жарапдык билим өлкөдө түптамирынан озертүрүлөр жүрүп жаткан учурда езгечө зарыл, ал эми Кыргызстанда болсо 1991-жылдан бутгынуу күнгө чейин дал ушундай саясий жана экономикалык

Бул эмнени билдириет?

Бул курстун жүргүшүштөө контекстин жаңы сөздөрдү өздөштүрүсүцүр. Биз силерге ал сөздөрдүн чөмчөмөшүнүн, маакинин жалын жүрүү чүчин аттын дөйтөр ачкыла деп көнөш беребиз (сөнгөткөнде алар эсицөрөв бекем сакталат). Кайсы бир сөздөн маакинин унуктаки учурларда бул сөздүктүн көрөгү тиет.

Мындан сөздөрдүн көпчүлүгү биринчи ирет көзүккөнде алардын тишиңдүрмөвүч же синонимдерүү окуу китебинде (беттепин этегинде же жаны сөздөн кийин эле, кээдэ сүйлемдүн аягында кашашын ишчүйдө берилет. Китеппин аягында ушурдай сөздөрдүн тизмеси алфавиттеги тартибиден көлтирилди. Алардын түшүнүүдөн тишиңдүрмөлөрү берилген дөйтөр көрсөтүлгөн. Бул силерге ынгайлуу болушу чүрүк жасалады,

реформалар¹ ыкчам (тез) жүзеге ашырылып келет. Эки белүктөн турган бул курс силерге коомдук жана мамлекеттік башкаруунун айрым принцилерин (эрежелерин) түшүнүүдө жардам берет, ошондай але өзүнгергө да, башкаларга да жасай турган мамиләнерди калыптандырууна көздөйт. Башка бардык жаштардай але, силер учун да бул ете маанилүү, айткени силер жакында шайлоочу болосуңдар, араадардан өлкөнүү келеңкетеги жетекчилерди да осуп чыгат. Ошондуктан силерди коомдун башкаруу ишине активдүү катышкан сабабтуу мүчелеру кылым даирдоону көздөдүк. Жергилиттүү же республикалык деңгээлде болобу, коомдук иштерге мамлекеттік бийлик органдары аркылуу катышканда туура корсонарубы же өкмөттүк эмес уюмдардын алкагызын иштегири келеби - кеп мында эмес. Эң башкысы - маселелер өзүнүн өзү чечилемет деп күтүп отура бербеген активдүү жарандардан болушунар жана жарандар мамлекетке эмес, тескерисинче, мамлекет жарандарга кызмат кылууга тийиш экендигин түшүнүшүнөр керек.

Бул курста силердин ар бириңдердин адам катары кайсы укуктар менен милдеттеринер бар экенине өзөгө басым жасалат. Адатта булат жарандардын укук-милдеттери катары бекемделет. Ал эми силер жарандар экениндерде шек жок. Бирок «жаран» деген сез эмнени билдирет?

2.0 Жаран жана жарандык

Жаран - бул кайсы бир мамлекетке же улутка берилгендин сактоого милдеттүү жана ал елкеде түтүндүгүнүн же натурадашканыгына байланыштуу ошол мамлекеттин коргоосунда болууга укугу бар адам. (Натурадашшуу - бул башка өлкөнүү жарандыгын кабыл алуу процесси). Демек, **жарандык** - бул жарандын статусу (укуктук абалы; коомдо ээлеген орду). Бул статус ага укуктарды жана артыкчылтыарды берет, ошондай але милдеттерди да жүктөйт. Демейде жарандыктын далили катары паспорт же түтүндүгүн туралуу күбөлүктүү бар экендиги саналат. Өкмөттүү адамдарга жарандык бербейт, анткени жарандык кабыл алууда терөлөр замат зо болот. Кимдир бирөө ээ жарандыгын өзгөртүү жөнүндө арыз берген учурларда гана өкмөт жарандык берет. Биздин өлкөнүн Конституциясында (окуу куралынын аягында тексти көлтирилгандык) жарандын укуктары, ошондай але кимдир жаран болуу укугунан ээ экендиги да тақ, даана аныкталтган. Көлчүлүк өлкөлөрдө бирден гана жарандыкка ээ болууга уруксат берилет.

Кээ бир тилдерде «жаран» деген кишиге кайрылуу катары колдонулат да, негизинең, тоңдорго карата айтылат. Ушул курстун жүрүшүндө да, Конституцияда да бул сез мындаид мааниде колдонулбайт.

Жарандык менен улут - эки башка нерсе. Мисалы, япон улуттундагы адам бизге келип белгилүү бир мезгилге чейин жашап, Япониянын жарандыгынан баш тартып, кыргыз тилинен экзамен тапшыра алса жана айын арызын иммиграциялык органдар кабыл алса, ал Кыргызстандын жараны боло алат. Кыргызстанда түтүлгөн жана ата-зинесинин экеөн төн болбосо да бири бул мамлекеттин жараны болгон ар кандай адам дароо зе Кыргызстандын жараны боло алат. Кеп өлкөлөрдө атүгүл атасы да, эвеси да ошол өлкөнүү жараны болбосо деле, эгер бала да ушул өлкөдө терөлсө, ага жарандык дароо берилет. Ал эми башка бир өлкөлөрдө ата-зинесинин бири ошол өлкөнүү жараны болсо, бала кайда терөлгөндүгүнө карарай, ага жарандыкты дароо беришет.

Биздеги окошо але, эгер кыргызстандык бирөө Австралияга барып, еки жыл жашап, кыргыз жарандыгынан баш тартса, айын арызын Австралиянын иммиграция бийликтери кабыл алса, аида ал ушул өлкөнүү жараны боло алар але. Демек, бул учурда ал адам ушул өлкөнүү жараны тиешелүү болгон бардык милдеттердө мойнана алыш, бардык укуктарга ээ болот. Ошондо деле улутуу, маданияты боюча ал көп жагыланын кыргыз эле бойдан калат.

Улутуу кайсы экенинене карарай, өлкөнүн ар бир жараны, башка бардык жарандардын кандай укуктары, милдеттери бар болсо, так ошондой укук-милдеттерге ээ болууга тийиш. Даалашуул себептен улам көп өлкөлөрдүн паспортунда аны алган адамдын улутуу көрсөтүлбөйт. Бул кимдин кайсы улутка таандык экендиги жарандык концепциясы (негизги идеясы) учун мааниге ээ эмес дегендө туюннат.

Жарандыкты патриотизм менен чаташтырбо керек. Кайсы бир ете оор кылмысты жасагандыгы учун түрмөгө кесилгөн же ушул өлкөдөгү өкмөттүү күлаттууга аракеттөнген болсо деле, бул учун шайлоочу катышшуу сыйкытуу айрым артыкчылтыкторышынан көп жуса дагы, ал адам баары бир жаран бойдан калы берет. Демек ошол өлкөдө туристик саякат жасап жургон же качкын болуп жашагандай тышкыры бардык учурларда, атүгүл жашы добуш берүүгө укук алгыдай куракка жете элек болсо деле, алар жаран болуп эсептелет.

Жарандар коомдун уюмдашыусуну катышуу укугунан жана милдетине ээ. Бирок адамдарды коомдук иштерге тартууда биз дайым алардын көз караштары ар турдүү, атүгүл карама-каршы болорун көрөбүз. Буга күн мурултандын эле даар болуу көрек, анткени бул көпчүлүк учурларда он натыйжа берет. Тагыраак айтканда, жаран катары силердин ар бирицер көздө өзүнчөрдүн көз караштыар башкалардын ой-пикирлерине каршы болуп калган албадарга түш көлсөндер. Коомдук жана мамлекеттік башкаруу enerqu эң болуу дал ушундай конфликттерди

¹Реформа – коомдук түрмүштүн кайсы бир жагын төмөртүү, кайра түзүү, жашылттыу.

бардык жаңарандарга пайдалуу болгондой кылыш жонгө сала билүүгө негизделет. Аңдиктан бул курсту баштоодон мурун биз социалдык процесстердин¹ бири катары конфликттандайча жүрүрүн жакшы билип алыштырып керек.

3.0 Конфликттеги мүнөзү

Конфликт дегенде кайсы бир маселе бөюнча айрым адамдар, топтор, аттүгел ортосунда пикир келишестиктөн улам пайда болгон кырдаалды (жагдайды, ситуацияны) түшүнүүтө болот. Бул жерге ээлин кылуу укугунаң тартып кандайды бир динге же салтка тиешелүү абстракттүү (идеяларга байланышкан) талаштарга чейинки маселелер болушу мүмкүн. Конфликттеги көбүнчө туура эмес түшүнүштөн, анткени анын сыртыны формасын түшкү себеби катары кабылдашат. Демократиялык коом чүн мунун мааниси абдан зор. Анткени мындай коомдун өнүгүүсүндөгү маселелерди чечүүтө калк улам көбүрөөк катыша баштаганына байланыштуу карама-каршылыктуу көз караштар кыйла ачык түүнчүлүп жүргөн. Биз бул курстун милдети аткарылышы учун, силердин активидүү жана конструктивдүү (иштин өнүмдүү үләнләшүүсүнөн аблеге түзгөн) ойлорду сунуш кылган жаңарандарды болушууда учун өзүнердүн оюнарга кескин каршы келген пикирлерди да ута билүүгө жана аларга жүйелүү (далилдүү) жооп кайтара билүүгө ўйротмөкчүбүз. Бул аркылуу биэди ким башкарууга тийши деген маселеге байланыштуу чыгышы мүмкүн болгон конфликттүү кырдаалдарды жөнгө сала билүүгө көнүгсүзчөр. Төмөнде конфликттердин айрым белгилери көлтирилди.

Конфликт

- ❖ Конфликт – бардык коомдордо күн сайын боло турган табигый процесс. Бул процесс ага катышканадардын айрымдарына же баарына он дагы, терс дагы натыйжаларды алып келиши мүмкүн. Конфликттеги натыйжасы бул процесс кандайча жөнгө салынгандыгына жана ага тартылган таралтардын жөндөмүнө жараша болот.
- ❖ Конфликт көбүнчө бийлиktи, идеяларды жана ресурстарды белүштүрүүдөгү пикир келишестиктерден улам келип чыгыт да, ал балдардын мушташынан жана катуу пикир келишестиктерден баштап согушка чейинки түрдүү формаларга ээ болот (ресурс - каражат, байлык, мулк ж.б.). Көл үчурда конфликттеги натыйжасында бир тараалтын же эки тараалтын төн белгилүү бир укуктары чектелет. Биз конфликтти каршылашканадардын укуктары себепсиз бузулбай тургандаид зордук-зомбулуксуз жолдор менен чечүүгө аракет кылыштырып керек.
- ❖ Дароо эле канавтандырлардын түрдө чечилбей турган жагдайлар да болот. Бирок бул зордук-зомбулук абдан чыгуунун бирден-бир жана болжой койбай турган жолу деген сез эмес.
- ❖ Конфликт дайын эле түшүнбүстүктөн келип чыктыр. Оюнчук талашын жаткан эки бала бирин-бiri жакшы түшүнүштөт. Алардын чатааты тиль табышуу көндүмүнүн жоктугунан келип чыгат.
- ❖ Конфликт дайыма эле ачык боло бербейт, көп учурда ал жөнгө салынбай, башкаларга билинбей жүре берет. Ошондой эле конфликт абдан тынч чечилгендиктен, башкалар анын болгонун байкабай калган учурлар да көздөштөт.
- ❖ Конфликттеги ийгиликтүү чечүү учун аны женип же жениле турган «мелдеш» катары баалабаш керек. Аңткенде талаш-тартышка себептөн болгон маселелерди чечүү эмес, элтеп эле «женишке» жетишүү максат болуп калат. Чынчыгы жениш - бул эки жактын төн вздорун канавтандыра турган чечимге келиши, мында бардыгы женишке ээ болот.
- ❖ Конфликттеги көбүнчө кимдир бирвөнүн ыйгарымга² ээ болушуна же бийликтин ыйгарымсыз колдонулушуна болгон элгин наазралыгынан келип чыгат. Аңдиктан демократиялык процесстер, эгер алар туура жүргүзүлсе, бизге ким жетекчилик кылтууга тийши экендиги жөнүндө көз караштарды жакындаатуунан эн эффективидүү (натыйжалуу) жолу болуп саналат.
- ❖ Куралчан конфликттеги башынан өткөрғен коом адатта конфликттөн кашуу жолун тандайт. Бул адамдардын коомдогу проблемаларды чечүүгө катышысы келбегенин түшүндүрт. Конфликттеги дайыма каша берүү алкыры жамандыкка алып келиши мүмкүн. Себеби конфликттеги ачык айтып, ал сүйгөндөн жалтантан, жөнгө салуута умтулбаган адамдардын айынан проблемалар ырбап (курчуп) кетет да, алкыры кээ биреөөлөр мынчай кырдаалдан куч колдонуу жолу менен гана чыгууга болот деп ойлоп калат. Эз өлкөнчөрдүн жаңарандары катары сипер проблемаларды (маселелерди) убагында талкуулап түрушунар керек. Аңтлесөнчөр алар конфликттеги зордук-зомбулук формасында алып келиши мүмкүн.

¹Процесс – кайсы бир персонан, окуянын, көрүнүштүн, ж.б. взаффысын, түсүчүсүн, жүрүшүн.

²Йыгарым – кызмат адамыны же мекемеге бийлик органдары тиражынан берилгүчүү үкүк. (Конституциянын текстинде йыгарым укук).

3.1 Кеңири коомдук пландагы конфликттер

Күч колдонулган конфликттер, айрынча кеңири масштабдагы кагылышуулар отө заңдылық менен коштолуп, акыр аятында каршылаш тарараптардың эч кайсынысын, атту-гүл «женин чыкканын» да жақшылыкка жет-кирбеши мүмкүн. Коррупцияга белчесинен баткан бир ууч лидерлер гана башаламан кыр-даалда кызмет аблалынан мыйзамсыз (законусу) пайдаланып үкүмшілік көп байлыкты толтоғ алышы ықтимал (мүмкүн). Даң ушул себептеген улам, ошондой зеңле буга оқшоғон иш-аракеттер адам укуктарынын одондо (орой) бузулушуна алтын келгендиктен, көңгілік өлкөлөр, алар-дым башчыларды мындай окуяларга дароо көңүл буруп, зордук-зомбулуктарда айыптады.

Дүйнедеги өлкөлөр же эл аралык уюмдар конфликтти тынч жол менен жөнгө салуунун мүмкүнчүлүктөрүн албагандыстан, адамдын жана жаңаандын негизги укуктарын коргоо учун күч колдонуу керек деп чечкен бир нече учурлар болгон. Мисалы, 2000-жылы Чыныш Тимордо күрчүп кеткен конфликтке БҮҮ шундайчай кийилигүүнен. Бирок жаңаандапкандардың баарынын негизги укуктарын бузбастан конфликтте жонге салуунун контөгөн жолдору бар болгон учун буга оқшош учурлар отө сейрек кеңешилери билүп коюу керек.

Ар түрдүү жамааттар¹ же өлкөлөр ортосундагы куралдуу кагылышуулардын (согуштардын) кобу саясий байлыкти жана экономикалык ресурстарды белүштүрүүдөгү пикир келишпестиктерден улам чыккан. Бул маселелерге байланышкан карама-каршылыктар да жеке инсандар ортосундагы конфликттерге оқшош: аларды такыр болтурбай коюу да, көрмөксөнгө салууга да болбайт.

3.2 Конфликттерди жонго салуу

Конфликттин бар экендигин жана ага катышкан тарараптардың кызынчылыктарын монинга алуу – аны тынч жол менен чечүүгө жасалган маанилүү кадам болот. Заң-кичине дебей, ал кандай эле конфликт ардыдан бери, опозиций жөнгө салына койбайт, аяткенин будучи кебүнчө кимдир бирөө уштуу чейин пайдаланып келген артыкчылар аблалынан баш тартышы керек болот. Анын устуна демейде каршылаш тарараптарын ар бири кайсы бир туура эмес иштерди жасайт да, ошого жараша ар кимдин дооматы взунчо жүйелүү болот, андайтан элдештириүүдөгү максаттукондоолуу-кунеөсүз деп баа берин коюу але змес.

Биз күн сайнан катышып жүргөн экономикалык коомдукту шайлоо сыйкиттуу мелдеш жолу конфликтти жонго салуу ылжаларынан (жолдорунан) болуп саналат. Бирок бул мелдешкен тарараптар процесс алардын ар бирине карата адилеттүү жүрүп жатканына (б.а. зережелер катышуучулардын баарына бирдей түрдө колдонулуп жатат деп) ишненген учурда гана онын натыяжы берет. Анын устуна би мелдешти, ал канчалык адилеттүү жүргүзүлгөнүүнү карабай, кимдир биронун жаңайт да кайсы бир толтун негизги укуктарын чектоо максатында колдонбашшуба керек. Мисалы, биз адамдарды орто билим алуу укугунда жетишүү учун атаандаштырбоо тишишпиз.

Конфликтти консенсуска (мунасага, б.а. макулдашууга, ынтымакка) жетишүү аркылуу да жонго салуту же жок дегенде позитивдүү (он) формага келтирүүгө болот. Бул процессте адамдар ага катышкан тарараптардың баары макул болгудай чечим табылмайынча маселени талкуулада беришет.

Кәэдебелек бир калыс адам кырдаалды талдаш көрүп, аниан ез чечимиин таңуласа, конфликт эң соңын чечилет. Бирок мунун кемчилеги – жаңаандашкан тарараптар мындай таңуулапта чечимииди аткарууга дайым эле кызыга бербейт. Анын устуна белок адам маалыматты толук болсон адамдар тобу.

Арачы (медиатор) эмне кылат?

Арачы – бул чатакташкан тарараптардың бардыгы тен ишненген, алардын эч бирине жан тарараптай кальыстык кылуучу кипи. Даңыма бойбосо да, көвүнчө бул адам каршылаши тарараптардың эч кимиси менен таанын эмес балшуу зары.

Арачы адегендө араздашканардың баарынын дооматтарын, аргументтерин (жүйелорун, б.а. далил катары айткан ойлорун) узут, алар эмнени көзөн жалтакын, кайсы маселелер өюнчөн макул, кайсылар өюнчөн макул эмместигин аныктоого тишиш. Арачынын майдати каршылаштардын кимиси күнволуу, кимиси ак жекин айтту эмес.

Мунуң көнчүгө алгандан кийин арачы каршылашканар кайсы маселеде мунасага келе аларын, эмнелерди талкуудабай эле коюу керек экендигин тақтап алууга аракеттешет.

Арачылыктың болушуучылукынын бул принципе таянуу зары: жаңажа тез эле кайра чындык көттөшөүүнүүнүн бардык тарараптардың негизги адамдык укуктары сакталуучу тишиш.

Арачылык чүнүн көвүнчө узак убакчылар талап кылышат. Арачы тарараптардын ар бири менен взича, ошондой эле чоогу да жолгуушу зары болушу ыктымал.

¹Жамаат – жашасан жер, жумуми орду, социалдык-экономикалык мамлекеттери өюнчөн дайында карым-катышта, байланышта болсон адамдар тобу.

былбекендиктен эң кимди канааттандыра албаган чечимді сунуш кылышы мүмкүн.

Кәзде конфликттің жөнгө салуу үчүн ортомчунун кийлигигүйсүс талап кылышат. Бирок конфликттің узак убакытка көнин кайра чылкагыздай кылыштың жол менен чечүү ага катышкандардың баары төмөндөгүдей эрежелерге макул болгон учурда гана мүмкүн:

- өзгөртүүлөр зарыл;
- кандай гана чечим кабыл алынбасын, тараптардың баары өздөрүнүн адамдың укуктары менен беделин (кадыр-баркын) сактап калууга тиши.

Эгер бул идеялар кабыл алынса, анда конфликттің мүнөзү тынч жол менен онугүүчү социалдык процесске ылайык болуп өзөрт.

3.3 Конфликт жана демократия

Шайлоо саясий бийликті ким алыш, озүнүн саясий идеологиясы¹ жайылтуу укугунда ээ болушу керек деген талаштан чыккан конфликттерді мелдеш аркылуу жөнгө салуу ыкмасы болуп саналат. (Бул учурда жарапандар шайлоо өткөрүү жолу менен эки же айдан көп талапкердин кимиси алардың жетекчиси болууга тишиш деген маселеге байланышкан конфликттін алдын алат). Демократиялык шайлоонун маани-манзызы дагы ушунда – бийлик саясий процесске катышкандардың баары – үчүн адилеттүү болгондук ыкмада, тынч жол менен өткөрүлүү берилген түрушү же мурунку башкаруучунун колунда сакталып калышы зарыл. Бийликтин тынч жол менен өткөрүлүү мүмкүндүгү дал ушул процесстин калыс жана адилеттүү өтөрүнө алканчалык ишшене, ошого жарааша болот. Эгер адамдар бул процессте караэзгойлук (карапиеттүү) болгонун туюша, алар ез максаттарына жетүү үчүн башка жолдорду издей баштасы ыктымал.

Демократия – татаал процесс, мында деле башкалардың адамдык укуктарын сактоого караганда ээ көрт башынын кызычылыгын єйде койгон адамдар дайымын көздөштөт. Жарапандар конфликттің жөнгө салуудагы шайлоо же мунасага жетиштуу сыйктуу процесстердин адилеттүүлүгүн камсыздоого катышканы өзгөчө маанигө ээ болот. Демократиялык процесстер адамдардың карамакарышлыктарды мыйзамдуу жол менен чечишине ээ көп мүмкүнчүлүктөрдү түзүрүн өзүңөр ушул курстар окуп билесицер. Жалгыз өкмөт але бул процесстин адилет жол менен ишке ашусуун камсыза кыла албайт. Бул айрыкча ыкчам темпитеги өзөрүү процесстерин жана экономикалык оор кыйынчылдыктарды баштап өткөрүп жаткан Борбордук Азия республикалары сыйктуу елколөр учун өзгөчө маанигө ээ.

4.0 Сабырдуулук деген эмне?

Сабырдуулуктуу болуу – башка адамдардың жүрүм-турумуна же идеяларына карата конструктивдүү позицияда туруу (көз карашта болуу, мамиле жасоо, аракеттениүү). Бул бир топ але кыйын жол. Алткенин эмни түйүн түйүн же нормалдуу деп табууга келгенде башка адамдар менен биз иззүбүн тутуган (туура деген, сактаган) идеялар же клаада-салттар ар башкача же карамакарыш болуп чыгат. Бул конструктивдүү, сабырдуулук мамиле азүбүздүкүнөн айрмаланган

¹Идеология – кайсы бер социалдык топтун, топтын, саясий партиянын, коомдун социалдык-саясий жана башка жағдайларга карата көз карашын мүнәжжөвчү идеялар, түшүнүктөөр жана көз караштар системасы.

Молдо Нияз



Молдо Нияз (1823-1896) – кырсыздын жазма мурас калтырган биринчи акындарынан. Ал Кызылбаш деген жерде (Баткен облусунун Кадамжай районунда) туулган. Кол жазмалар фондунда анын чыгармаларынан (санаптарынан) түзүлген китептер сакталууда. Абдан билимдүй жана акылдуу киши катары Молдо Нияз Кокон хандыгында лор кадыр-баркка жетшикен, көн саякат жасап, бийликтеги хандар, бектер, бийлер жана баатырлар менен байланышын түрген. Өз чыгармаларында ал коомдук адеп-ахлак маселелерин көзөн, XIX күлгүмдөгү жарапонук билүм берүү жөнүндө да ой жүргүткөн, адам укуктарын корео зарылдысын айтып, кишини күлгө айланып калууну айтыпаган.

уукттар менен көз караштарды, үрп-адаттар менен жүрүм-турум формаларын сыйлоого алып келет да, ортодо сый-урмат сакталышын тараптардын биринен же экөөнен тәң айке келүүнү талап кылат.

Башка адамдардын ар кандай але жүрүм-турумнау сабырду мамилө кыла берүү керек эмситгии билген жакшы. Эгер такыр жол коюуга болбос жорукка (мисалы, жаш баланы биреө сабап жатса) күбө болсок, анда биз башка адамдардын жүрүм-турумун тийштүү түрдө езгертуү учун проблеманы чечүүүнүн кандайдыр бир тыныш жолун табууга аракеттенишибиз керек. Дегеле болбос мындай ташбоордукту токтотту учун күч колдонуу да талап кылышынды мүмкүн. Сабырдуулукту урмат жана электика менен чаташтырбоо керек, мисалы, эгер окуучу мугалимге тактайdagы жазууларды очурғонгө жардамдашса, мууну сабырдуулук дегенге болбойт.

5.0 Жоопкерчилигі өзүң ал

Бул курсту окуп жатып силер эмне учун коомду башкарууга активдүү катышуудар керекжекендигин, мунуишкеашыруунуттүрдүү жолдорун билесіцер. Акыры бул маселени ар биринер өзүңдер чечүүгө тийшишир. Бирок, силер эмне жумуш кылсанар да, эң негизгиси, демократиялык коомдо биэдин коомдук иштерге катышшу милдетибиз болот. Айрым адамдар проблемаларды өздөрү түш келген кыйынчылкыларды бийлик органдары же башка кайсы бир тыныш күч жөнө салат деп күтүп жүре беришет. Бирок Кыргызстан чыныгы демократиялуу елке болушу учун ар бириз аракет жасашыбыз керек.

Демократиялык коомдугу мамилелер көн түрдүү жана татаал келет, антикени мындай коом урмат-сын менен угуулуп турруу ар түрдүү пикирлердин бар болушуна негизделет. Кеп түрдүүлүк көзде бир пикир устемдүк кылган учурга карағанда кылла машакаттуу болот. Бирок бул ошондой але кылла кызыктуу да болуп, түрмушта, окууда жана иште чыгармачыл демилеге жол ачышы мүмкүн. Бул курс окуучуларга башка адамдардын пикирин угуп, баалай, сыйлай билүүнү үйрөнүүде комектөш болушу керек. Ал силердин ез көз карашындарды, мамилелерди күч колдонбай еле түюнтуу, башкаларды да буга көндөрү билүүгө үйрөтөт. Кыскасы, жарандык билим берүүнүн маңызы - чыныгы цивилизациянын маңызын түзгөн сабырдуулук жана ынтымак маданиятын калыптандыруу.



Аз калыпталған үй-бүлүмдерден чыккан шык-жандемдүү балдар үчүн ачылған Үйлөнбөл мектеп-гимназиясы.

ТЕКСТТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

10-тапшырма. Кезек силерде

Шеригицер менен төмөндөгү суроолорду талкуулап, класс менен ой болушкөнгө даярданыла:

- Зордук-зомбуулукка алып келүүчү конфликтти кантып болтуруп кө алабыз?
- Бардык але конфликттер жаманбы? Эмне учун?
- Конфликттер кочак ага тиешеси барлардын бардыгына оң натыйжа бериши мүмкүн?
- Конфликт бардык катышуучулар учун оң натыйжа алып келгидей нұкта жөнгө салынып жатканын кайсы белгилер көрсетот?

Булитеттүйсүн
Ардым жөннөн көрсөтүүлүк
Дө сүйлүүрүүлүк
Чыншылгыка.
Китеңис же тоғтайы!

10-тапшырма. Талкуу жана ага катышкандардын статусу

1. Томондогу текстті окугула:

Ар түрдүү көз караштар

Бул күтептеги көнүгүүлөр көп талкуулупон талап кылат. А талкуу болгон жерде ар түрдүү никирлер болот. Ар кандай коомдо эске алына турган маданияттын аспекттер бар. Ангемелешүүнүн да ошо жараши жүргүзүү керек. Көлчүлүк маданияттарда адамдар оюн айтуудан мурда вэзүнүн жана маектештеринин **статусун** (зәлеген абалын) эске алышат. Статусту аныктаган факторлорго төмөнкүлөр кирет:

жашы / жынысы / расасы / кызмат даражасы / үй-бүйөлүк карым-кательши / билими / дөнө-бой жөндөмү / экономикалык бийлиги

2. Шеригиңер менен бул эки диалогду окуп, суроолорго жооп бергиле.

Диалог А:

Самат: Мен кээ бир адамдардын парламентке аялдарды көбүрөөк шайлоо керек дегенин уккам.
Бурул: Айрым алкөлөрдө квоталар (күчүгүлүкке белүнүүчүү үлүштөр) бар. Мисалы, талапкерлердин (кандидаттардын) бери болондо 35% аялдар болушу керек.
Самат: Бул болгон нерсе! Акыркы шайлоонун жыккынтыгы болонча, конгрессте (Амери-канын парламенттінде) эче кандай квотасыз эле окул аялдардын саны эки эсеге көбөйген. Эмне, биз талапкерлерди сапатына эмес, квотасына караш шайланыбыз? Аялдар эркектер менен бирдей шартта шайлантууга тийши. Бул – демократиянын принциптеринин бири.
Бурул: Ооба, мунүң түшү, бирок аялдардын талапкер болуу мүмкүнчүлүктөрү азэр дөле чектелген бойдан камтуда.
Самат: Анда акыркы шайлоодордо конгресстеги аялдардын саны кантин эки эсеге көбөйдү?
Бурул: Билбейм, бирок биз алардын эзлеген кызметтөрдөн да эске алыныбыз керек. Алардын баары томонкүү кызметтәрдә.
Самат: Бирок атуулду элэ демократиялыу эмес деп эсептөлип жүргөн Пакистандын премьер-министр Беназир Бхутто деген атактатуу аял болгон эле то!
Бурул: Ооба, бирок процент болонча алганда...
Самат: Мени менен талапта.

Диалог Б:

Брэдли: Парламентке аялдардын көбүрөөк шайланышы учун эмне кылса болот?
Мэгги: Мен квота бериш керек деп эсептейм. Жоқ дегенде талапкерлердин 35% аялдар болушу керек.
Брэдли: Болгон нерсе. Акыркы шайлоонун жыккынтыгы болонча конгресстеги аял окулдордун саны эки эзлени, ал эми аларда квота болон эмес. Кантине да биз талапкерди сапатына жараши шайланыбыз да. Алар бирдей шарттарда шайланышы керектиги шексиз. Бул демократиянын принциптеринин бири болуп саналат. Сен демократың да, түрүйдү?

Мэгги: Ошентип симдердин алкөлөр идеалдуу түрбайбы? Түүра түшүн, Брэдли. Сен билесин то, аялдардын парламентке шайлануу мүмкүнчүлүгү азынын баратат, себеби партиялардын кончулук мүчөлөрү – эркектер.

Брэдли: Анда кантин акыркы шайлоодо конгресстеги аялдардын саны эки эзлени? (Уну камтуураак чыгат).

Мэгги: Жакши, алар аялдардын санын эки эсеге көбөйтүштү. Бирок алардын эзлеген кызметтөрдөн кара, баары начар кызметтәр эмесли, Брэдли? (Түрүп баратып айтат).

Брэдли: Бирок менин алкөмдө премьер-министр жана оппозиция лидери (өкмөттө атаандаша позицияда тургандардин башчысы) – аялдар.

Мэгги: Ооба, бирок процент болонча алганда...

Суроолор:

1. Аңгемелешин жаткан кишилердин кимисинин статусу жогорураак?

A**B**

2. Мында статусту кайсы факторлор (себептер, нүчтөр) аныктайт?

A**B**

3. Сүйлошконға чейин, сүйлоштуу учурунда жана сүйлоштуу бүткәндөн кийин аңгемелешкен адамдардын бири-бiriне мамилеси кандай болду?

A**B**

 **11-тапшырма. Аңгемелешүү жонундегү башка көз караштар**

Мындан мұрунку тапшырмадагы жоопторуңарды дагы бир ирет каратып чыгып, анан аларды австралиялық Эриктиң жооптору менен салыштыргыла.

1. Аңгемелешин жаткан кишилердин кимисинин статусу жогорураак?

А Мен Саматтын статусу Бүрүлдүн статусуна караганда жогорураак деп ойлоым, себеби Бүрүл Саматтын айтканин бир жолу да тиура эмес деген жок.

Б Жалны алғанда, биз билбейиз. Мен алар экөө төң статустук айырмачылыктар аңгемелешүү учурунда интигуулум каларын түшүнүштү деп ойлоым.

2. Мында статусту кайсы факторлор аныктайт?

A Мен Самат зерек, Бүрүл ахыл экендиги деп ойлоим.

Б Эң кайсы, анткени сүйлоштуу учурундагы алардын статусу бирдей.

3. Сүйлошконға чейин, сүйлоштуу учурунда жана сүйлоштуу бүткәндөн кийин аңгемелешкен адамдардын бири-бiriне мамилеси кандай болду?

А Бүрүл Саматтын статусуна же ыйғарасымана шек келтирип албасын злем деп чочулашты. Бүрүл статус билүм деңгээліне да жараша болорун Самат түшүнөп деп үмүттөнген.

Б Аңгемелешүү аларга жакты. Алар бир аз ылаланышкандаи корутс да, сиң мамиле олорғон жок.

Эрик Б диалогунан индагы тема адамдардын бири-бiriне мамилесин езгерте турган жекече мүнездө әз эмес экендигин түшүндү. Адамдардын ойлорун ачык жана коркрай билдириши ото чоң мааниге әз. Маселени жеңи кишиге тийиштирбөй үчүн дискуссияның жүрүшүндө еки тараф бири-бiriне төң укуктуу катары мамилеле жасоо тишил экендигин түшүнүшү керек.

Көз карашты жана адамга болгон мамилени айырмалай билүү томонкүлөргө жараша болот:

- адамды сындоодон алыс болуп, логикага мынтаа коюу;
- конструктивдүү сынтай билүү.

Конструктивдүү сындағанда силер томонкүлөрдү эске алышыңар азбел:

- Кайсы бир маселелер боюнча бир жактуу пикир айтпастан, эмни жагарын жана эмнигө каршы экендигицерді айтышыңар керек.
- Компромисстерди жана/же чечимдерди сунуш кылышыңар керек.

Көз караштар ар түрдүү болгон учурда чечим кабыл алуу: КОНСЕНСУС

Эң женекой жол – бул консенсуска (мунасаға) келүү. Бул жол төмөндөгүдей факторлорго негизделет:

- ❖ Бардың айтылган ойлор сындоосуз кабыл альнат.
- ❖ Тарааптарды баары төң консенсуска келүүгө мүлдөттөнөт.
- ❖ Бул процессте белгилүү бир убашыт талап кылышат.
- ❖ Айрым карма-каршылактуу жактары болсо да, негизинен алгылыштуу буттум чыгарылышы мүмкүн.



12-тапшырма. Чечим кабыл алуу

Чечим кабыл алуу ыкмасын биз З түрге белсек болот. Бул ыкмалар демократиянын мезгилинде ар түрдүү кырдаалдарда колдонулат.

Добуш берүү (лидер шайлаганда колдонулат)

Консенсус (жогорудагы алкактын ичин карагыла)

Тануулоо (адам колундагы бийлигин пайдаланып, башкаларга өз чечимин тануулайт)

Төмөнде чечим кабыл алуу процесси жүргүзүлген кырдаалдардын тизмеси берилди. Шеригиндер менен кайсы учурда кандай процесс сипатталғанын талкуулап, аныктагыла: добуш берүү, мунасабы же тануулообу?

№	Кырдаалдар	Добуш берүү	Консенсус	Тануулоо
1.	Ар бир адам добуш берүүтө укуктуу.	✓		
2.	Бир адам башкалардын атынан чечим чыгарат. Адатта анын чечими ақыркы болот.			
3.	Бардык адамдар өз оюн билдириүү мүмкүнчүлүгүнө ээ, андиктан бардыты мақул боло турган чечим иштелип чыгар. Бул баары эле каалагандай чечим болбошу да мүмкүн.			
4.	Силер оюндарды кол көтөрүү аркылыу билдириесицер же жашыруун болушу үчүн кагазга жазып, кутуга саласындар.			
5.	Чечим жалпы элдин эмес, лидердин гана каалоосун билдириши мүмкүн. Бирок бул чечим кабыл алмынды, анткени аны кабыл алган адам мыйзамдуу бийликтөө ээ.			
6.	Кабыл алмиткан чечим көпчүлүкүнүн оюн билдириет. Азчылык чечим кабыл алуу адилеттүү болду деп ишештендиктөө мақул болот.			
7.	Колунда бийлиги бар бирөө зереже бузулду деп эсептейт да, жазалоо иретинде бутундой топту бир нерсе жасоого мажбурлайт.			
8.	Адамдар баары мақул болгудай компромисске келмейиниче проблеманы талкуулай беришет.			
9.	Баары проблеманы талкуулашат, бирок эң ақыркы чечимди алардын эн улуусу кабыл алат.			
10.	Компания (ишкана, бирикме) кайсы продукцияны индүстрияны көркөтүөчүлөрдүн таланттарына жараша чечет.			
11.	Жардам корсетүүчү үзүн кайсы өлкөдө иштөөнү өзү чечет.			



13-тапшырма. Артыкчылыктар жана кемчиликтер

Төмөндөгү кырдаалдар конфликтті чечүүнүн ар түрдүү ыкмаларына мисал болот. Фермерлердин бири болгон Эркинді каналдан сууну өтө эле көп (күн сайын алты сааттан) алым жатат деп кошуналары айыптаташ. Талашты жөнгө салуу үчүн чогулуш откөрүлүүдө. Сүйлөшүүнү окуп, конфликтті чечүүнүн З түрүнүн артыкчылыктарын жана кемчиликтерин жазыгыла.

Добуш берүү:

Адилет:

Суу талашын чечин алалы. Суу баарбызга керек, андиктан туура бөлүшүп албасак болбойт. Эркин мындан ары да сууну ушундай ала берсингибى же ага каршысыцарбы? Добуш бергенте чейин кимдин кандай ою бар?

Канат:

Менимчө, талашка себеп болгон Эркин сууну аз талаш кылуучу осумдуктөрдү эгшиш керек эле. Суу жетпей, эгни кургап жатса, бута биз күнөөлүү зместиз. Эмне үчүн ал биздин зыян тартып жаткынызыды ойлобойт? Сууну баарбызга бирдей болуштуруү керек. Демек, Эркин да күнүгө эки сааттан гана суу алуута тийиш.

Айғыл:

Туура, бирок анын эгиндери кургап жаттайбы. Анын устүнө эгин эккенте чейин Эркинге суу канчадан болуштуруулорун эч ким айткан эмес. Биз ага сууну дагы эле кобурбоок, бирок күнүнө төрт эле сааттан бурганга уруксат берсек болбойбү?

Айнурас:

Мен Эркин сууну канча кааласа, ошончо ала берсін дәрәз элем. Анткени ал биздин кәэ бир айылдаштарыбызды жумуш менен камсыз қылып, мектептін чатырчасын ондогонго да жардам берген эле го.

Адилет:

Биз үч башка сунуш уктук. Бириңчиси боянча Эркінге сууну тишелелүү өлчөмдө гана берүү керек. Ошондо сууну күнүгө экін сааттан алғат да, ал өзү айткандай, әзіндеринин бир болуту сугарылбай калат. Экінчиси боянча биз ага сууну күнүгө торт сааттан алууга уруксат беребиз. Үчүнчүсүзбуга чейинкідей эле ал сууну күнүгө алты сааттан барат. Эми добуш берели!

Келгиле добуш берели!



(Эл үч сунуштун бирине добуш берүү үчүн колдорон көтөрөт).

Адилет:

Добуш берүүнүң жыйынтыгы: 17 киши бириңчи сунушка, 12 киши учунчү, ал эми 28 кишин экінчичи сунушка добуш берди. Көпчүлүк Эркіндін сууну каналдан күнүгө торт сааттан алыш турушун жактады.

Консенсус:**Адилет:**

Суу талашы токтобой жатат, айрым адамдар нааразы болуп жүрөт. Азыр биз баарымызды канаттандыргыдай чечим кабыл алышыбыз керек. Кимдин кандаиди сунушу бар?

Айнурас:

Бул маселени келерки жылы чечсек кантет?

Нуржигит:

Бул проблеманы келерки жылга калтырууга болбрайт. Мен Эркин сууну азун тийиштүү өлчөмдө гана алыши, өзү тарта турган чыгарашага да кайыл болушу керек деп ойлоим.

Эркин:

Муну айтканга оцой, бирок менин жерим курғап кала берсінбі? Эгер мен түшүмдү жакшы ала албасам, карыздарымдан күтүлбайм да, үй-булем ачка калат. Сууну канчадан белүштүрүүнү эгин эккенге чейин тақтап алышыбыз керек эле.

Мурат:

Нуржигит туура айтат, бирок Эркінди да түшүнүшүбүз керек. Менин мындай сунушум бар. Эркінге сууну көбүрөөк алууга уруксат берели, бирок ал озунун кошуналарынын жерине да барып, аларга суу жетип жаткан-жатлаганын өз көзү менен корсун. Балким ошондо ал өзү көбүнчө күпүн торт эле сааттан суу алыш тургана макул болоор. Ал эми кийинки жылы кайрадан чогулуп, эмнени эгеризбизди жана сууну канчадан керектей тургандыбызды чечип алабыз.

Адилет:

Мураттын сунушуна баарыңар макулсуңарбы?

(Баары макул болушат)

Адилет:

Жакшы, анда ошентели.

Тануулоо:**Адилет:**

Суу талашы чечилбей жатат. Силер муну туура эмес деп ойлошуудар мүмкүн, бирок мен Эркінге сууну күн сайын үч сааттан алыш турууга уруксат берели деп чечтим. Чогулушка келгениңдерге раҳмат.

Эми чечим чыгаруунун үч жолукун артыкчылыктарын жана кемчиліктерин ойлонуп, таблицаны толтургула.

Артықчылыктар	Кемчиликтер
Добуш берүү	Добуш берүү
Консенсус	Консенсус
Танууллоо	Танууллоо

 14-тапшырма. Бул ыкмаларды качан колдонуу керек?

Үч-торт кишилил топ болуп төмөндөгү кырдаалдарды окутула да, чечим кабыл алуу үчүн кайсы ыкма же ыкмалар ылайык келерин чечкиле. Ап бир кырдаалта карата тигил же бул ыкманы эмне үчүн тандаганыцарды жана, силердин оюнарча, чечимиди ким кабыл алуута тийиш экендигин түшүндүргөнгө даяр болгула. (Биз «индивидуалдуу чечим» деген мамыччаны коштук, анткени айрым учурларда чечимиди ал кимге эң көп таасир эте турган болсо, ошол чыгарат деген бутумғо келишиңдер да мүмкүн).

№	Чечим чыгаруу талап кылынган кырдаалдар	Индивидуал-дугу чечим	Добуш берүү	Консенсус	Танууллоо
1.	Эки адам өздөрүн баарынан мыкты жана президентикке татыктуу деп эсептейт.		✓		
2.	Беш жаштагы уулу телевизор көргүсү келет, бирок апасы аны укта дейт.	✓			
3.	Эки айылдын кишилери жер талашып жатат.				✓
4.	Экономиканы башкаруу маселеси боюнча пикирлери карама-каршы 3 топтун ичинен кимиси окмөткө келерин эл чечет.			✓	
5.	Райондук соттүн судасы адамдын күнөөлүү же күнөөсүз экенин чечет.	✓			
6.	Врач кайсы дарыларды колдонуу керектигин чечет.				
7.	Үй-була ымыркайга ат тандайт.				✓
8.	Кыздын күнгө түрмүшкә чыгышы чечилет.		✓		
9.	Үйдүн ички дубалын кайсы түскө бөйө керек деп көнешип жатышат.			✓	

 15-тапшырма. Силердин шаарындарда, кыштагындарда, айылыштарда...

Шеригиңер менен шаарындардагы, айылыштардагы топтордун ортосунда пикир келишпестик келип чыккан жағдайды эстегиле. Проблема (масселе) кандай чечилди эле? Чечим кабыл алуунун кайсы методу колдонулган болчу? А бир ыкмага экиден мисал келтиргенге аракет кылгыла. Бир мисал улгы катары аткарылды.

Кырдаал № 1	Добуш берүү	Консенсус	Танууллоо
Биздин айылдын адамдары башкы көчөбүзгө кандай ат коту жөнгөдө макулдаша алышкан жок. Бир нече атальштар сунуу кылымы да, алар добуш берип, Усенов атындағы көчө деп көюштү.			
Кырдаал № 2			

16-тапшырма. Кайсы өлкөнүн жараны?

Эки-экиден болуп, темендегү кырдаалды талкуулагыла да, ага карата коюлган суроолорго жооп бергенге аракеттенигиле.

Кыргызстанда туулган, тажик улутундагы айы-күнү жетин турган кои бойлуу келиндииң кыргыз паспорту бар. Ал ирланд паспорту бар, Нигерияда туулган улуту нигер кишигө турмушка чыккан. Алар Япониядан Австралияга корей авиакомпаниисынын самолетунда учун баратышат. Экөн төң Австралияга барууга туристтик виза алыскан. Торт сааттай үбактын откондый кийин келиндииң толгоосу башталды. Самолет Соломон аралдарынын үстүнөн өтүп баратат. Он муниттөн соң келин көз жарып, кыз төрөдү.

Кыз кайсы өлкөнүн жарандыгын алууга укуктуу?



Бийликтин милдети – адамдар иштей алгандай, көбүрөөк иштеп таап, жакиыраак жашагандай шарт түзүү.

А. Акаев

33 Бап

Үй-бүле эксан коом

Текстті оқуғанға чейинки көнүгүүлөр:

 01-тапшырма. Үй-бүле

Үч-тертпен болуп үй-бүленүн сиперге белгилүү функцияларын (аткаруучу иштерин, милдеттерин) санаал чыгып, жазыла.

 02-тапшырма. Термөндөр жана алардын аныктамалары

Эки-экиден болуп термөндөргө туура келген аныктамаларды бергиле.

Термин	Аныктама
1. Мурас мүлк	а) Жакын туутандардын ортосундагы жыныстык байланыш (буга салт же мыйзам тыюу салат).
2. Инвест	б) Ээси дүйнеден кайткандан кийин мыйзам же көрөз боюнча мураскорго отө турган мүлк.
3. Иерархия	в) Ата-энесисиен жана алардын балдарынан гана турган үй-бүле.
4. Чон үй-бүле	г) Ар кимдин жондемүнө же статусуна карай адамдар тобунун вертикалдуу белгүнүшү.
5. Нуклеардык үй-бүле	д) Ата-энесисиен, алардын балдарынан жана башка туутандарынан туршу мүмкүн болгон үй-бүле.



Окуу үчүн текст

Бул бапта төмөнкү маселелер каралат:

- Борбордук Азияда жана башка олкөлөрдө үй-бүлөлөр түзүлүшү боюнча кандай айрымаланат?
- Үй-бүленүн функциялары
- Үй-бүле мамлекеттен эмнеси менен айрымаланат?
- Үй-бүленүн түзүлүшү жана каада-салт менчик укугуна кандай таасир этет?
- Үй-бүленүн түзүлүшү экономикага кандай таасир этет?
- Мамлекет кантит үй-бүленүн түрмушуна таасир тийгизет?

1.0 Үй-бүленүн түрлөрү

Үй-бүле – бул ар кандай эле коомдун куралышына негиз болуучу баштапкы бүтүн бирдик. Ал түрүктуу түзүлүш катары пайда болот да, ез курамына нике, туутандык же багын алуу жағынан байланышы бар адамдарды камтыйт. Бирок түзүлүшү боюнча үй-бүлөлөр ар башка элдерде гана эмес, бир эле улуттуу ичинде да айрмаланат. Мисалы, коомдо үй-бүлөлүк түрмуштун курулушу ар бир адам азүйчө болуп тургандаң бүтүндей бир урук чогуу бир үйдө жашаганга чейин түрдүүче боло берет.

Үй-бүленүн эц эле кецири тараалган түрү – бул ата-эне жана балдардан турган вәзек (нуклеардык) үй-бүле. Бирок бардык эле жубайлар балалуу болбогондуктан, үй-бүлөлөрдүн түзүлүшү да ар башкача келет. Көп олкөлөрде ата-энесисинин бирое гана бар үй-бүлөлөр арбыз көзигет. Аттагул адамдар чонураак үй-бүле болуп биригиши учун экономикалык жана социалдык сыйым жасалган олкөлөр да бар. Ошол эле учурда көпчүлүк коомдордо жалгыз-жарыс

булелер моралдык да, экономикалык да колдоого татыктуу, эгер каражаты жетишсе алар ошондой белек болуп жашаганга укуктуу деп эсептөт.

Араб Эміраттары сыйактуу өлкөлөрдүн мыйзамында эркектердин бир эле мезгилде бир нече аялдуу болушуна (полигамия) урукусат берилет. Кыргызстанда буга мыйзам жол койбөйт. Ал эми тескерисинче Түштүк Индия менен Тибеттин кээ бир жерлеринде мурда кезиккендей, бир аялдын бир нече күйөлүү болушуна (полиандрия) жол берген коомдор абдай сейрек учуралт. Бирок мыйндай учурлардын баарында диний ишенимдин зөржелери күнүлөштөр – бир эркектин эки же андан көп аялдары, бир аялдын эки же андан көп күйөлөрү.

Нуклеардыктан тышкары уул-келин, кызы-күйөо, неберелерди кошо камтыган чоң үй-булелер болот. Мунун айрымчыка үй-булелук мамилелерди башка социалдык байланыштардан алда кашча ейде койгон элдер үчүн мааниси абдан зор. Үй-булөнүн мыйндай түрү Батыш олкөлөрүнде сейрек көздешсе да, Ворбор Азияда ете кецири тараалган. Батыштагы айрым өлкөлөрде балдар финансасы (акча каражаттары) жагынан өз ата-әнелерине арте көз караптадысыз болуп, ошондай эле үйүнен алым жерлердө жогорку билим алтып же иштөн жүргөн жаштар көп көздешкендиктен, чоң үй-булелердин мучалорунун ортосундагы алака (мамиле, карым-катыш) начарлап же такыр але жоволуп кеткен.

Борбор Азиядагы түпкүлүктүү элдердин көпчүлүгүндө үй-булө негизинен чоң бойдон калып, иерархиялык түзүлүшүн да сактап келет. Салт катары үй-булө башчысы (дээрлик дайым – эркектердин улусу) мұлкүтүк укуктардын баарына ээллик кылыш, үй-булөнүн калган мучалоруна урушуп, жазалаганға ақылуон. Анын тилин албаганы же каяшпа айтканы болсо аттугүл үйден куулуп чыгышы да мүмкүн эле.



Үй-булө курамы
(Үй чарбаларынын демографиялык муназзәмесү)

Аймак	Үй-булөнүн чоңдугу	Балдар	Чоңдор	Карылар
Кыргыз Республикасы	4,34	1,56	2,39	0,38
Байык тоолуу райондор	5,27	2,32	2,48	0,47
Бекес тоолуу райондор	4,79	1,81	2,60	0,38
Чөлдүү (жапыз тоолуу) райондор	4,15	1,43	2,35	0,37

(Маалымат булаасы: Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети, 2001-ж.)

2.0 Ар түрдүү коомдордогу эркектер менен аялдардын мамилеси

Айрым өлкөлөрде алгач ирет никеге тургандардын орточо курагы 17 жашты түсө, башкаларында, айрымчы Батыштың өнүккөн өлкөлөрүнде, адамдар 25, аттугүл андан да улуу жашка жетмейинче турмуш курбай жүре беришет. Мунун башкы себеби, жаштар үй-булө күткөнгө чейин билим алтып, жакшы жумуш табууга аракеттенишет. Жалпысынан алганда олжыс канаалык өнүккөн болсо, андагы адамдар ошончолук кеч турмуш куруп, ал балалуу болушат.

Каз бир алдердин (мисал, Индиядагы) салтында нике ата-әнелердин макулдашусунун негизинде кыйылат. Айрым учурларда ата-әнелер уул-кыздарын бир нече жыл мурда эле күдалап коюшат, айдыктан мыйзам боянча никени расмий (официалдуу) каттоодон өткөрдө (борборазиялык өлкөлөрдө дагы) турмуш курууга жигиттүн да, кыздын да ыктылардуу (эз эркин менен берген) макулдугу талалыктын көрүнүшүнен көрүнүштөн таандо укуту болбойт. Башка элдерде, айрымчы балдар узак убактасы бою ата-әнелерин белек жашаса, никеге туруу толугу менен эркектин жана аялдын өз эркинде болот. Алар аттугүл ата-әнелеринин

макулдугусуз эле үйлонушу да мумкүн.

Иицестике каршы каттаал мамиле дээрлик бардык алдерде байкалат. Мисалы, көпчүлүк алкелерде азыр үч ата ётушконгө чейинки туугандар ортосунда нике күюгута уруксат берилбейт.

Кыргыздарда бөлөлөрдүн баш кошусуна жол коюлган учурлар кезигет. Ал эми Индиянын көз бир жерлеринде эки бир тууган атанаңнан уул-кыздары да үйлене берет.

Айрым алдерде кызды күйөөге узатканда сеп берилет, дагы башка алдерде жигиттараптан калың толенет. Кыргыздарда мунун экөө төп бар. Салт боюнча кыз макулдугун билдиригендөн кийин күйөнүн ата-энеси тыйго чейин калың толеөөгө тийшил болот. Тойдо кыз тараалтап берилүүчүү септин наркы көбүнчө калыңга тенденш келген. Мындан тышкыры жаш жубайлар оздорукко болуп жашай баштаганда же балалуу болгондо алардын ата-энелери энчи (улуш мүлк) да берген. Бирок бул каадалар ар кайсы *региондордо* (аймактарда) айырмаланып турарын билип кую керек. Белек алмашуунуу башка дагы эки туру бар: мунун бири – кийиз, б.а. кудалар бири-бирине тартууллаган кийим-кече; экинчisi – сүт акы, күйөө тараалтап кыздын знесине берилүүчүү копшумча белек.

Мурда деле ал кездешкен:

- кайчы куда болуу (эки үй-було кыз алышып-беришет);
- болочок жубайлар бой жете алекте кудалашуу;
- калың ордуна иштеп берүү салты;
- кыз ала качып үйлонуу сыйктуу каадалар азыр дегеле сейрек учурал калды.

Кыргызстанда жашаган башка түпкүлүктүү алдердин да ушууларга оқшош салттары бар, бирок алар айысы райондо ар башкacha болот.

Совет мезгилиндеги аялдар көнтөгөн укуктарга жана бир топ деңгээлде эркектер менен төп укуктуулукка жетишти. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон соң эски салттар кайра жаядана баштады. Акыркы жылдарда аялдардын укуктары конүмүш салттарга да, мыйзамга да сыйбай турган жолдор менен бузула баштады. Мисалы, катталбаган никелер көбайуп, мунун айынан аялдар жана ушундай никеден торалгөн балдардын укуктары басмырланган (кемсингитлен) учурлар бар. Ошондуктан көнтөгөн аялдар менен эркектер Кыргыз Республикасында аялдардын укуктары иш жүзүндө корголушуу талап кылууда. Бул учун аялдардын абалыны, үй-буледогу милдетти жана ошондой эле эркек менен аял мамлекеттисин жаңыча түшүнүү талап кылышат.

Үйрас, нике түркүтүү үй-булуну түзүү учун кыйылат, бирок айрым алдерде ажырашып, башка бирөө менен турмуш куруп кеткендөр көз ал кезигет. Кончулук алдер менен мамлекеттерде балдар тириүүлөй жетим калбашы учун ажырашшууну кыйындаткан мыйзам же каада-салт, а кәэде экөө төп болот. Бул мыйзамдарга ылайык көбүнчө үй-буленин меничиги бүттөн төп болунуп, ата-энелер ажырашыпкандан кийин да балдарга кам көргөндүү улантуттаа милдеттенидилет.

3.0 Менчик жана үй-було

Ата-эненин көзү тириүү кезде менчик балдарга энчи түрүндө, ал эми алар өлгөн болсо, мурастап алуунун белгилүү жол-жоболору (эрежелери, процедуранлары) аркылуу откөрүлүп берилиши мумкүн.

Көз бир алдерде менчик мүлк балдардын баарына бирдей болуштурулсө, Европанын айрым алдеринин салты боюнча уулдар гана мураскор боло алган (патрилиниялуулук). Башка алкелердө, мисалы, орто кылымдардагы Британияда, мурас мүлк уулдардын улусуусун гана энчисине тийген (майорат укуту). Ал эми жерди кындардага гана мурастаган салты бар, мисалы, Тының океанынын аралдардынdagыдай, алдер аз кезигет. Мүлктүн кичүү уулдуң энчисине калтырылыши минорат деп аталаат.

Азыр Батыштың көп алкелерүндө жана башка мамлекеттерде мурас калтыруу накта (аинь, таза) юридикалык иш болуп саналат, б.а. мүлктүн эсси аинь кайсы бир болууж же бүттөн баары озү алғаңдан кийин кандайча бөлүштүрүлөрү түрүрлөр документтүү түзөт (кероза калтырат). Бул документте аинь каалосу боюнча үй-було мүчелөрү көрсөтүлбешү мумкүн, кийин муну сот жараттай коюшу да ыктымал. Иш жүзүндө мүлк эссиини багуусунда болгондор



Аялдар солту жасы жубайларга аныл-насаат айттууда.

(балдары же жубайы) мүлкүтү биринчи кезекте, мурасст алуу укугунга ээ. Бул юридикалык процесс көп учурларда каалаганды карызыдь уй-буленүү тириү калган мүчелерүүнү майнуна жүктөө мумкиндүгүн да чектейт. Бирок, менчихти тартуулуду мыйзам тарафынан жакшы жөнгө салынбаса деде, менчихти кыйла болтугат ата-әнеси тириү көзде але балдарынын колгына ает.

Базар экономикасы менен жашаган бай елкелорде мурас тоону мааниси зор болот, ал эми жерди балдар мурас түрүндө гана ала турған айрым елкелөрде бил айчалды чөн төрөйн обойт.

Борбор Азияда көңгүлүк үй-бүлөлөрдүн мүлкү уулдарга калыптарат (бирок кыздар да зинчи альшы мүмкүн). Мунун зесесине кенже уул карыган ата-зесесин бағууга милдеттүү. Карын калган туутандарына кам коруү милдети көп елкелерде мыйзам тарабынан чанда гана корголот. Айткени менен кебүчү улуттук жана диний салттар (мисалы, шарияттын талаптары) бул мамилөлдерди жөнгө салып турат.

Мурас мүлкүтү атадан уулга калтырган салты бар элдерде аялдардын статусу көп кемсиздилт. Айрым элдерде аттугүл аялдар өздөрү менччикке айланат да, калың толоо кызыда ата-зинесинен сатып алганга барабар болуп калат. Бирок мурдагы советтик системага жана батыштарга демократичкүл салттарга ыйылай адамдар эч каячан кимдир бирлеңүнүн менчич каттары эсептөлбеши керек. Бутгыку күнде Тажикстанда да, Кыргызстанда да калың берүү салты сакталат менен, көпчүлүк адамдар жана, албетте, мамлекеттик бийлик органдары бул аялдын күйөөсүнө менчич болуп отшүү деген идеяны жокко чыгарад.

4.0 Үй-бүлөнүү функциялары

Үй-було инсандык, коомдук жана экономикалык функцияларды аткарат. Үй-бүлөнүү инсандык функциясы эрек менен аялдын интимдик (жыныстык) карым-катышыны нике аркылуу мыңзамаштырууда турат.

```

graph TD
    YB[Үй-бүле] --> SB[Сындар  
жоопкерчелик  
ишинам  
майдет]
    YB --> SF[Үй-бүлөнүң  
функциялары  
Жеке  
социалдык  
экономикалык]
    YB --> ST[Инцест]
    YB --> YT[Түрлөрү  
Азек  
(нуклеардык)  
Полигамия  
Полигандрия  
Моногамия  
Чоң]
  
```

Кластердин (тәжірибелік) үлгісінде 11-кін оқынуда Гаребді Л. шығын.
Баткен облысу, Кызыл-Кыя ш., №2 орта мектеби

Экономикалык жагынан алганда үй-бүле кабыл ала турған эң маанилүү чечимдердин бирі балдардың санына байланышкан.

Салт кармаган көпчүлүк коомдордо үй-бүле кеп балалуу болгонду түүра көрөт - анткенин.

- ❖ алар ата-энеси карыганды камкордук кылышат;
 - ❖ жумушчу күч болот;
 - ❖ балдар узак убакыт бою үйде же ата-энесине жакын жерде кала берет;
 - ❖ балдарды тарбиялоого акча көп сарпталбайт (жумшалбайт, иштетилбайт);
 - ❖ балдар чарчаң қалған учурлар көп болот;
 - ❖ көп балалуу болсок жакшы жашайбыз деген ишеним күчтүү.

Мунун тескерисинче базар экономикасындағы өнүккен өлкелерде жубайлар кебүнчө балдардың санын чектегенге аракеттенишет, себеби:

- ❖ жибайлар карында материалдык жактан кыйналбайбыз деп үмүттенүшет;
 - ❖ балдардын билим алуусуна көп убакыт талап кылышат;
 - ❖ балдар адатта белек жерде, ата-энисинен алых жакта жашап, иштейт;
 - ❖ балдарды тарбиялап естурруге көп каражат керектелет;
 - ❖ балдар чарчап қалған учурлар аз;
 - ❖ жаш жубайлардын ата-эниселери үй-буле күткендүү жакташат (алар бул маселеге кийла серпек, олуттуу, б.а. акыны-естүү мамиле жасашат).

¹Аден-ахлактык – мәмандық, моралдық-этикалық.

Бул коомдордо канча балалуу болушту жубайлар чогуу чечиштэ да, ар бир перзентти бойто бутурруу жонунде экөе тен макул болушу керек.

Кыргыздардын ар бир эркеги мүмкүн болушунча көп балалуу болугу умтулган, анткени уулдар анын уругун көбөйтүп, кыздар болсо жек-жаат (куда-сөөк) арттырган. Ошондуктан канча балалуу болунуу ал өзү чечкен. Кыргыздар балдарды, эзгече эрек балдарды жакшы көрүшкөн, ушундан улам аларда бала асыроо (багып алуу) салты көнцири тараган. Көп учурда күйөөнүн туугандарынын балдары асыралган.

Совет доорунда билим берүү жана башка мүмкүчүлүктөр пайда болгондуктан, үй-бүлөдө көп өзгөрүүлөр журдуу. Кийинки жылдарда экономикалык кыйынчылыктардан улам көп балалуу болгусу келгендеги үй-бүлөлөр азыйып кетти.

Дагы бир маанилүү функция – баланы коомго аралаштыруу (социалдаштыруу) үй-бүлөдөн бир топ чымыркандын аракетти талап кылат. Адамдар бул проблеманы ал турсун бир маддий салттын жана бир коомдун чегинде да ар түрдүү жолдор менен чечиштэ. Баланы коомго аралаштыруудагы эн негизги нерсе – бул башка адамдар менен кызматташууга үйреттүү. Адатта муун бала жаш кезинде ар бир мучесүү башкалардын укуктарыны, керектөөлөрүн жана кызыкчылыктарыны эске алууга тийиш болгон үй-бүлөдө өздөншүтүрт. Бул жагынан алгандай үй-бүлө жарапандык, цивилизацийлоочу (өнүккөн коомдун мучесүү кылыш тарбиялоочу) функцияны аткаралат. Демократия ушундай кызматташтыкты жакшы кабыл алган формалардын бири болуп саналат, андыктан дал ушуну балдар алганда үйренинг тийинш.

5.0 Ата-эненин саясий лидерлерден айырмасы

Үй-буле менен мамлекеттин функцияларында белгилүү бир окшоштук болсо да, эч качан биз үчүн саясий лидерлеридей але же жарапандар «балдарга» окшош деп ойлобош керек. Жарапандар – ой жүгүртө билген, көп учурда жакшы билим алган адамдар, алар урмат-сыйга татыктуу жана алардан жарапандык милдеттердин аткарылышы күтүлөт. Демократиялык коомдо бул укуктарга жарапандардын эз лидерлерин шайлоо жана аларды алмаштыруу укуту, милдети жана жондому кирет.

6.0 Үй-буле менен мамлекеттин оз ара мамилеси

Айрым өлкөлөрдө же шайлоочулар ушундайды каалагандыктан, же екмөттүн каражаты жетишилгендиктен мамлекет үй-бүлөлүк иштерге көп кийлигиге бербейт. Бирок көпчүлүк мамлекеттерде нике, ажырашуу, үй-булолук турмушту жөнгө салуучу, ошондой эле балдарды коргол, аларга билим берүү үчүн каражат ажыратууну караган мыйзамдар бар.

Үй-бүлөлүк укуу адатта эрек менен аялдын мыйзамда алдында төндиги тууралуу идеяга негизделген. Ошондуктан мыйзамдар айрым үй-булалар тутунгган каадаларга каршы келбей койбайт, анткени адамдарды баарына тегиз жаккыдай мыйзамдар комплексин иштеп чыгуу дегелे мүмкүн эмес.

Мамлекеттин үй-бүлөнү коргоого багытталган эц маанилүү мыйзамдарынын бири – бул никени юридикалык каттоо, демек, расмий түрде таануу жонундогу мыйзам. Нике катталгандан кийин мамлекет күйөе менен аялдын ортосундагы милдеттөмөлөрдин аткарылышы үчүн эз күчүн колдонно алат. Мыйда аттагул жубайлар ажырашып кеткен күнде деле балдарынын же башка багуудагы адамдарынын корполушу, материалдык жактак камсыздальышы үчүн бирдей жоопкерчилиги каралат. Ал эми нике катталбаган болсо, эрди-катын ажырашкан учурда мүлкүүтүн түүр эмес болуштурулгандыгун айтып талашуу кыйын болуу калат.

Мамлекеттин ресурстары жетиштүү болсо, көбүнчө ал үй-буле бузулган же ата-энелери бага албай калган учурларда балдардын кызыкчылыгын коргоого кийлигигешт. Балдарды мамлекет багып алгып келгендерге бериши же атайын мекемедерге жайгаштырышы мүмкүн.

Мурдагы ССРдин аймагында мамлекет үй-бүлөлүк турмушка мыйзамдуу жөнгө салуу



аркылуу аяч-мынча таасир этип турчу. Бирок соңку жылдарда марксисттик (коммунистик, б.а. Карл Маркстик салсай-экономикалык окуусун жолдогон) идеологияя жана илгері Европа елколерүндо болгон салттарга негизделген мыйзамдар кийла эфективдуу (натыйжалуу) иштей баштады. Бул айрымка экономикалык жаңы мамилелер уруулук-үрүктүк карым-каташтар менен каада-салттарды начарлатып ийгендө даана байкалууда.

Эгемендүүлүккө жетишкендөн кийин борбор-азиялык республикалардын көбү мурдагы Советтер Союзунун бул тармактары мыйзамдардын аяч-мынча өзөртүп же өзөртпөй эле сактап калышты. Бирок маалы келгендө эл аралык нормаларга жана ар бир олкунун жекече өзгөчөлүктөрүне шайкеш (ылайык) көлтириүү үчүн бул мыйзамдар өзөртүп лашуу мүмкүн.

ПРООНдун улуттардагы адам өнүгүүсү тураалуу отчеттунан алмандык демографиялык статистика (Кырг. Респ.), 2002

Калкы - 4,9 миллион адам

Кыргыздар - 66 %

Өзбектер - 14%

Орустар - 11%

Аллар калктын 50,6%ин түзөн

Калктын 2000-жылдагы табигый өсүшүү 65500 киши

Калктын 36%-и - балдар жана өспүрүмдер. 65,1% айыл жеринде жашайт. Орточо жаш курак - 26 жаштын тегерегинде

ТЕКСТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

03-тапшырма. Силердин жашаган жерциер жөнүндөгү маалыматтардын графиги

Көрсөтмелөр:

1. Коншулаш жашаган эң кеми 10 ўй-бүленүн тизмесин түзгүле.
2. Аларды типтерге болту: озок ўй-буле, чоң ўй-буле, толук эмес (атасы же апасы гана бар) ўй-буле жана башка типтеги ўй-бүлөлөр. (Бул учун силер ошол ўй-бүлөлөргө барып келишицер керек. Суро берерден мурун эмнеге барғанындарды түшүндүрүшүүцер керек. Эгер адам жалтыз жашаса, аны ўй-буле деп айтууга болбойт.)
3. Чогулткан маалыматындарды классаста башка эки окуучунун маалыматына кошкула.
4. Бир эле ўй-буленүн эки жолу жазбаш үчүн текшерип чыкыла.
5. Ар бир типтеги ўй-бүленүн процентин эсептегиле.
6. Анын диаграммасын түзгүле (Жаңы Зеландиядағы бириккен түзүлген диаграммама оқшош кылым).
7. Силер жашаган жердеги ўй-бүлөлөр менен Жаңы Зеландиядағы ўй-бүлөлөрдү салыштырып, үч сүйлөм жазыла. Айырмачылыктардын себептерин түшүндүрүүгө аракеттенигиле.
8. Силер жашаган жердеги адамдардан ақыркы 10 жылдын ичинде ўй-бүленүн структурасы (түзүлүшү) кандайча өзгөрүнүн жана 1989-жылта чейин анын структурасы кандай болгонун сурагыла.

Жаңы Зеландиядағы ўй-бүлөлөр



Жаңы Зеландиядағы ўй-бүлөлөр

Нижеге түргандардын орточо жашы:
эркектер - 33,5; алдар - 30,7

Үй-бүлөлөгү балдардын орточо саны - 1,95

04-тапшырма. Ар түрдүү ўй-бүлөлүк салттар

Биздүй өлкөдө түркүн салттары жана үрп-адаттары бар ар түрдүү улуттардын өкүлдерү жашайт. Төмөндо берилген суроолорго өзүңордун этникалык тобунардын (улутунардын) салттарының башка этностордун (улуттардын) салттарының салыштыруу менен жооп бергенге аракеттенигиле.

1. Колукту үчүн сеп камдалабы? Эгер камдалса, ким тарабынан? Кимге берилет?
Ал эмнеден турат? Калың эмне үчүн берилет?

- Ким кимге үйленүшү көректигин аныктаган эрежелер же қаадалар барбы? Мисалы, үйленгендердүн жаш куралы, туутандыгы же башка улуттаға таандык экендиги бояонча.
- Ким кимге, качан үйлонушун же күйөөгө чыгарын ким чечет?
- Күйөсү менен алымынан қандай милдеттери болот?
- Эгер жубайлардын бирою же әкөөн тәң ажырашысы келсе эмне болот?
- Алар ажырашыны көткөндөн кийин мүлкү жана балдары эмне болот?
- Мүлктүн эсси каза болгондан кийин ал қандайча болуштурулед?
- Күнделүк түрмушта бул қаада-салттар сакталабы? Эгер сакталбаса, иш жүзүнде қандай болот?

05-тапшырма. Мұрас мүлк

Менчикти үй-бүлөлүк мұраска калтыруунун түрлөрүнүн қандай артыкчылыктары жана кемчиликтери бар? Шеригицер менен берилген таблицаны көчүрүп жазып, аны толтургула.

Артыкчылыктары		Кемчиликтери	
а) Мүлктүн көнжे уулуна мұраска берилиши			
1.	1.		
2.	2.		
б) Мүлктүн уулдардын улуусуна мұраска берилиши			
1.	1.		
2.	2.		
в) Мүлктүн бардык балдарга бирдей болунушу			
1.	1.		
2.	2.		
г) Мүлктүн уулдардын баарына бирдей болунушу			
1.	1.		
2.	2.		
д) Мүлктүн улуу же кичүү кызына мұраска берилиши			
1.	1.		
2.	2.		
е) Бардык мүлк мамлекетке откерүүлөт			
1.	1.		
2.	2.		
ж) Мүлк бүт үй-булого таандык болгондуктан, мұраска калтырылбайт			
1.	1.		
2.	2.		

06-тапшырма. Ар түрдүү артыкчылыктар (привилегиялар)

Үч-төрттөн болуп төмөнкү адамдардың кыйынчылыктары менен артыкчылыктары жөнүндөгү оюндарды жазыгы:

- ❖ Силердин коомунардан түрмушка чыга элек кыз
- ❖ Силердин коомунардан түрмушка чыга элек жигит
- ❖ Силердин коомунардан түрмушка чыганган эрек
- ❖ Силердин коомунардан түрмушка чыкан аял
- ❖ Силердин коомунардан түрмушка чыкан аял



07-тапшырма. Катталбаган нике

Кыргызстанда кээ бир жаштар түрмуш куруп, бирок никеси катталбайт. Топ-топ болуп төмөнкүлөрдү талкуулагыла:

- ❖ Эгер никеси катталбаса, кыздар қандай укуктардан ажырайт?
- ❖ Эгер никеси катталбаса, жигиттер қандай укуктардан ажырайт?
- ❖ Коомдогу никелердин көпчүлүгү катталбаса, натыйжасы эмне болот?
- ❖ Катталбаган нике проблемасын чечиш учун эмне кылса болот?

Катталбаган никенин аялдар жана эркектер үчүн артыкчылыктары менен кемчиликтерин карап чыккыла.

Артыкчылыктары

Кемчиликтери

08-тапшырма. Үй-бүлөңдердө сипер кандай мілдедет аткарасыңдар?

Эки-экіден болуп эжегерге, ағашарга, энегерге, атанарга жана башкаларға болгон мілдедицерди санағыла. Мисалы, Тынч океандың түштүк тарабындағы Соломон аралдарындағы чакан мамлекеттегі еспұрум, улан:

- ❖ Эже/карымдашының абийириң коргоого;
- ❖ Үй-бүлөсүн тамак-аш менен камсыз қылууга комектоштуғе;
- ❖ Эгер ал иштеп акча тапса, анда ини-/карымдаштарының окуу акынын төлеөғө мілдедеттүү.

Еспұрум кыз:

- ❖ Аласына тамак дағрадаганга жардам беріши керек;
- ❖ Балдарды карашы керек.



09-тапшырма. Үй-бүлөлүк турмуш

3-4 кишилік топторго болунуп, төмөндөгү ойлорду карап чыккыла да, аларға макул же макул эмес зекендигіндерди аныктагыла. Эгер айрымдарына кайсы бир шарттарда макул болсоңор, анда ошол шарттардың түшнүдүрүп бергентең даярданғыла.

1. Күйөвөгө тиісінен кийин кыз жок дегендеге бир жыл күйөвөсүнүн ата-әнесинин үйүндө жашоого тиіши.
2. Үй-бүлөдө экіден аштаган бала болғону он.
3. Үй-бүлөдө канча бала болушун күйөвөсү чечиши керек.
4. Балдарға ылайықтар болса да, алардың айтқанына кулак салыш керек эмес.
5. Үй-бүлө мүчөмөрү бат-бат кабар алышын түрүү үчүн бир жерде жашаганы он.
6. Азыркы мезгилде үй-бүлөнүн ролу аңча тоң эмес.
7. Кыз жакшысы – тил алчаак, әмгекчил, уул жакшысы – талапчыл, бакылдан-шакылдайт, активидүү болот.
8. Балдардың жүргүм-туруму үчүн алар вздору эле эмес, әнелери да жоопттуу.
9. Ата-әнерлердин балдарды тарбиялоодо үргүп жазаладаны мүйізімсиз деп эсептeliши керек.
10. Аял үй-бүлөдөгү бюджеттің көзөмөлдөвөгү тиіши.
11. Кылдардан эстүү болбогондуктан балдардың билүм алусуна көбүрөөк мумкундук берүү керек.
12. Бардык никелер сүйүүгө негизделеші керек.
13. Энелер да, аталар да балдары менен көбүрөөк баарлашууга тиіши.
14. Аялдардың статусын эркектердин статусундаи эле болғону түүра.

¹Бюджет – белгилүү бир мезгил, адатта бир жыл үчүн тұрғызып киреме менен сарытоолордун, чысыншылдардың тиэмеси.

III бап

Адам укуктары

○ ТЕКСТТИ ОКУГАНГА ЧЕЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

 01-тапшырма. Силер озүңдер эмнелерди билесиндер?

Текстти окай баштаганга чейин төмөндөгү суроолорго шеригинер менен жооп бергиле:

- Адам укуту деген эмне?
- Аларды коргоо учүн ким жооп берет?
- Аларды кантит коргоот болот?

 02-тапшырма. Терминдер жана алардын аныктамалары

Шеригинер менен терминдерге туура келген аныктамаларды бергиле:

Термин	Аныктама
1. Мыйзамдуу укуктар	a) Мамлекеттин оз жаңандарына болгон мамилесин, ошондой эле башка мамлекеттерге карата жасаган иштерин да жонго салуучу, бул туруралуу мамлекеттер из ара макулдашып алган мыйзамдар.
2. Адам укуктары	b) Бардык адамдарда бар негизги укуктар жана эркиндиктер.
3. Эл аралык укук	v) Мыйзам боконча берилүччүү укуктар.



Окуу үчүн текст

1.0 Укуктар жана адам укуктары

Силер жасаган иштердин баары, озүңдер каалабасаңдар деде, башка адамдарга ар кандайча таасир этет. Бул таасирлер адамдын ачуусун көлтиргендөн тартып аны олумтоо дуушар қылганга чейинки түрдүү қырдаалдарга себепчи болушу ыктымал. Ошондуктан коомдо качан, кайда, жана канчалыч даражада башкаларға таасир этишиңдер же алардын таасирине кабылышыңыз мүмкүндүгүү көрсөткөн мыйзамдар, үрп-адаттар менен каада-салттар болот.

«Укук» адамдардын из ара мамилесин чагылдырат: кимдир бирөө озүң карата тийиштүү «милдети» бар башка дагы бирөөден бир нерсеге укуктуу болот. (Менин жашоого укугум бар, демек, сиз менин ушул укугумду коргоого милдеттүүсүз).

Укуктун экзи түрү бар:

- ❖ бардык адамдарга карата болуучу укуктарбызы. Буга жараалык бийдин баарыбыздын башка бардык адамдар алдындағы милдеттерибиз
- ❖ биз менен атайын келишим (мисалы, нике келишимин) түзүүшкөн адамдардан гана ала турган укуктарбызы.

Атайын макулдашынуун негизинде айлануучу укуктардын эки адам ортосунда түзүлүүчү иштиткүү контракттан (келишиден) тартып оқметтүн бутундой калкка саламаттык сактоону арзан баада камсыздоо жөнүндө убадасынан келип чыга-

Мыйзамдуу укуктар жана адам укуктары

Мыйзамдар адам укуктарына мыйзамдуу мүназ бергүү максатында иштеп чыгарылат да, тиешиттүү түрдө, ушук укуктарды корго жана колдон түрүү үчүн өзгөрүпчөт.

Мыйзамдуу укуктардан адам укуктарынын айрымасы – адам укуктары ажыратып алғыс болот, сүйлөшүүчүр, макулдашынуун предметине айлантылбайт. Ошентип, кайсы аякеде жашаганын карарай, бардык адамдар бирдей укуктарга ээ. Бул дая ошол ар бир олканы өкмөтүү үзүтүүк мыйзамдарды адам укуктарын сактоо таалаптарын шайкет келишидөй кылса взэртүүгө тийини дегенди билдирият.

турган укуктарга чейинкин абдан кеп түрлөрү болот. Мындай учурларда жайы бир нерсеге укуктуу болосуң да, кээде анын ордуна бир нерсе жылуу милдетин аласыңдар, мисалы, салык төлөйсүчөр.

Үүк жана ага жарапча милдет алмашууга ошоуп кетет. Силер үчүн дагы башка бирөө кандайдыр бир укуктарынан кечкенине жарапча өзүңдер да ага жайы бир укуктарынды бересиңдер. Мындайда экөөңдер төц тийиштүү түрдө алмашылган милдеттерди да камтыган макулдашууга бекем турабыз деп милдеттенесиңдер. Мисалы, Асель Русландан койлоруна көз салып турруу туунуп, бул учун ага бир аз алма бермек болду дейли. Мында укук алмашуу болду: Асель Русландан койлорууда ал карал турат деп күтүү укугун, ал эми Руслан эмгегим үчүн Асель бир аз алма берет го деп үмтүттөнүү укугун алды. Биз муну милдеттөмөн десек да болот. Маселен, мында келишим түзүлгөндөн кийин Руслан Асельдин койлоруна көз салуу милдетин алды.

Адам укуктарынын деңгээлине этсок, башка бир адам езу ээ болгондой эле даражада силердин да жашоого жана эркиндикке болгон укугутардын таанышы керек. Бирок адам укуктарды менен атайын макулдашуу негизинде алынган укуктардын ортосундагы башкы айымратылык мында турат: биринчиси жөн гана адам баласы болгондуктук үчүн, алмашуунуу монож аялганында карабай, адам сөзсүз түрдө ушул укуктарга ээ болорун билдириет.

2.0 Укуктар жана милдеттер

Укуктарды жөн гана сактоо жетишсиздик кылат. Бул, негизинен, мамлекеттин башкы милдети болсо да, биз инсан катары бири-бирибиздин укуктарбызды өзөмүрбуздуда тобокеле салып болсо да активдүү коргоого тийишшиз. Анткени бир адам мамлекетке же буттүндөн элге каршы турал альбайт. Ээ укугун коргоо учун ага башкалар жардам бериси керек. Ар бир адам башкалардын укуктарын коргоого тийши деген идея адам укуктарындағы негизги идеялардын бири, анткени мындаид идеясы адам укуктары куру сез болуп кала берет. Эмне үчүн ушул заржеми сактоого тийиш экендигибиздөн фашисттик Германияда жашап откон адамдын төмөндөгү эскеруусун окусак түшүнебүз:



Еврей улуттундасты эки баласа класста ақаарал жетирисек. Тактадың жазуу: «Еврейлер - балдар кас башмандарбызыз, алардын сактансыны», 1935-ж.

«Адегенде алар (бийликтегилер) еврейлерге келиши. Менин билүүшүмче, аларды алып барып олтүрүп салышты. Еврей болбогон соң, мен эч кимге жардам берген жокмун.

Анан алар католиктерге келиши. Менинчө, аларды да алып барып олтүрүп салышты. Католик болбогон соң, мен эч кимге жардам берген жокмун.

Андан кийин алар цыгандарды алып кетишти, менин билүүшүмче, аларды да олтүрүштү. Цыган болбогон соң, мен аларга жардам берген жокмун.

Акыр-аягында алар менин алып кеткени келиши. Мага жардам бере турган эч ким калыган жок...»

Биз адам укуктарын саясий, жарапчык, экономикалык, социалдык жана маданий деп топторго белсек болот. Сакталышы учун бир нерсенин камсыздалышы талап кылышуучу (берилүүчүү) жана сакталышы учун эч нерсе талап кылышын бирдей турган (негизги) укуктардын айрымчалыктарын кийинки белүмдердөрөн карал чыгабыз.

2.1 Негизги укуктар

Негизги укуктар силердин башкаларды кийлигиштирбей туруп жашоого укугунар бар экенин көрсөттөт. Бул бир нерсе кылуга болгон эркиндигицерди жана башкалардын аракети-чен эркин болуу укугунар корголушу көркөтгөн билдириет.

Аракетинер башка аламдардын укуктарын боодо (себепсиз) чектебесе, силер каалага-нындарды жасасына болот.

Мында силердин иш-аракетке укугунар бар экени ырасталат. Бул укук силерге бир нерсе жасоо эркиндигин берет. Мисалы, силер:

➤ каалаган жерге саякат жасоого укуктуусунар;

- бир жерге чоғулууга укуктуусунар;
- каалаган нерсесерди жазуута, окууга жана утууга укуктуусунар.

6) Эгерде силер башкалардын укугун эчкандай жүйелүү себепсиз але чектебесендер, башкалар си-дердин укуктарында жойгондо акысы жок.

Бул укук кайсы учурларда башкалардын силердин ишициеге кийлигүштүүгө акысы болорун аныктайт. Чындыгында был укук алардын иш-аракетин чектейт, демек, алардын иш-аракетинен экин болууга силердин укугутар бар. Мисал катары төмөнкүлөрдү көлтиреек болот:

- кыйниодон экин болуу укугу
- күчлүктүктөн экин болуу укуту.

Ар бир адам бул укуктарга эз болушу керек, анткени ар бир адам зомбулуктан экин болуута тийиш. Бул ар бир киши башкалардын зомбулуктан экин болуу укугутар урматтоого тийиш деген сөз. Бул учун адамдар кимдир бирбөйөв зияя көлтируүдөн ездерүн тыюуга тийиш. Бул негизги укук, анткени ал адамдардын бир нерсени **ЖАСАБАШЫН** талап

Чоң-Таш: жашо жана саясий коз-караштарын билдириүү укугунун тартып алышы

1991-жылы Бишкектен алдыс эмес жердеги Чоң-Таш айылында стадиондик репрессиядан курман болгондордун чоғуу көмүдиген сөвөтөрү табылган. Бул жана башка жерлерде мамлекетке каршы иш жүргүзгөн деп айыпталган көп адамдар жок кылышандыгы илкитвилюрден кийин белгилүү болду. Алардын айрымлары Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын земенендүү болушун эңсегендиги чүчиндөн жазасынын тартылган.

Ошол мезгилде Советтер Союзунун башында турган Сталин вэзүнин байланында коркунч түүдүрүшү мүмкүн болгондордун баарын жок кылыш турган.

Кишилерди соодалоо: «Сен мага таандыксың. Сен менин менчигимсиз. Качам деп убара болбо».

Кылыштын жаны бир түрү - кишилерди сатуу жакында зле белгилүү болуп калды. Кишилерди соодалоо алардын алдырмандык шарынан же алдырмандык күчкө салып же алдан алыш кетип, каалабагыннаа карарадай ар кайсы жерлердө бекер же эмгек контрактын түзбестен иштептөндө болот. Кээдэ башкаларды күчлүчүлүкка салып түшүү үчүн алтын алданадарды паралашат (амча берип көндүрүштөт). Мындаан соодалан канча киши жабыр тартаңдайтын эч күм ток бүлбөйт, бирок жыл сайын дүйнө жүзүндө 700 000ден 4 000 000га чейин адам кабылчыда. Алардын 80% аялдар, жалпысынан соодаланын кеткендөрдүн 25% КМШ алдырларынан.

Сатылып кеткендөрдүн сойкүлүкка жана сексуалдык эксплуатациянын башка түрлөрүнүн, түрмүшкүү чыгууга, ал аны менен же дегеле бекер, иктиярызын иштегенге, дөнө мүчөлөрүн зордук менен трансплантациялаганга (кесип алыш көччөрдөн), мынзашыз аскер кызметтүүнөн төвөгөнгө жана данцизат (наркотик) ташыганга мажбурлошат. Бүткүл дүйнөндө киши соодасынын түшүккандардын 80% сексуалдык жактан эксплуатацияланып жатса да, бул проблема сойкүлүк насасынин айрмаланат. Соодаланын кеткендөрдүн аялдар жана балдар кылыштырларлар.

Кишилерди соодалоондар - булар аларды жашыруун түрдө сатууда ортомчулук кылуучулар, кээдэ бир эле үччүрдө сойкүлүк жаңында да иш-аракет жасоочу кылыштырлар. Мындаандардын көбүнчө түүхендөрүнүн, үй-бүлөв мүчөлөрүн же досторун алдан же мажбурлап күчлүчүлүкка же сойкүлүкка түшүктүрүүчүү бейтаанынын алданадарды табышат. Кээдэ киши сатыкчатор «бий сапарларын чоштуруучуларбыз» деп ээ күрмандыктарын азгырышат.

Бул проблема дүйнөндөгү дәрәлдик бардык алдырлардын түрлөрүнүн түрдө сатууда ортомчулук кылуучулар, кээдэ бир эле үччүрдө сойкүлүк жаңында да иш-аракет жасоочу кылыштырлар. Мындаандардын көбүнчө түүхендөрүнүн, үй-бүлөв мүчөлөрүн же досторун алдан же мажбурлап күчлүчүлүкка же сойкүлүкка түшүктүрүүчүү бейтаанынын алданадарды табышат. Кыргызстан кишилерди соодалоонун алдын алыш жана болтулардо жөнөтүүчүү зяралык тарактама көлкөн 2002-жылы Миграция боенча эле аралык үүн жана биздин өкмөт тарабынан Адамдарды мынзашыз түрдө ташып чыгууга жана соодалоого карши күрөштүү боенча программа иштеп чыгарылган жана Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында Адамдарды мынзашыз түрдө ташып чыгууга жана соодалоого карши күрөштүү боенча Чынчылук көнөш түзүлгөн.

Кыргызстан кишилерди соодалоонун алдын алыш жана болтулардо жөнөтүүчүү зяралык тарактама көлкөн 2002-жылы Миграция боенча эле аралык үүн жана биздин өкмөт тарабынан Адамдарды мынзашыз түрдө ташып чыгууга жана соодалоого карши күрөштүү боенча программа иштеп чыгарылган жана Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында Адамдарды мынзашыз түрдө ташып чыгууга жана соодалоого карши күрөштүү боенча Чынчылук көнөш түзүлгөн.

кылат. Бул эле змес, укуктун мындаи түрүн коргоо учун алардан иш жүзүндө кандайдыр бир кошумча ИШ-АРАКЕТТЕРДИ ЖАСОО Да ТАЛАП КЫЛЫНБАЙТ. Жалпысынан алганда, коргой турган мыйзамдарды ишке ашыруучу укук коргоо органдарына (сот системасына, прокуратурага ж.у.с.) гана каражат сарптайт.

2.1.1 Укуктардың иерархия принципи

Эгер силем муну жакшы ойлонсоор, «Иш-аракеттеринер дагы биренен укуктарын тийштүү санкциясы (расмий уруксатсыз) жокко чыгарбаса, озукер каалагандын баарын жасай бергенге укуктуусунар» деген ырастоонун (деп айтуунун) иш эле адамды белгилүү бир укуктарга ээ кылбай турғандыгын көрсүчөр. Айткени ар бир иш-аракет башка адамдардын укуктарына кандайдыр бир түрдө таасир этерин билет эмеспизби. Кайсы укук башка калган укуктардаға ойде көюлуге тийши экендигин аныктай турган укуктар иерархиясын тектап алсак, анда бул кыйынчылыкты жөниннөтө алабыз.

Келгиле, бир практикалык мисалды карап көрөлү. Бир топ жумушчулар фабрика близдин дең соолутубуз учун кооптуу технологияны (техникалык жабдууларды жана индүруштүк ыкманды) колдонууда дең аның дарбазасын тосуп алышты. Муну менен алар озүбүздүн жашоо укугутбазу коргоп жатабыз дешет. Фабриканын ээси аларды менин иш жүргүзүп кириш¹ алуу укугумду жокко чыгарып жатыштад деп сотко берди. Жашоо укугу кириш алуу укугутан жогору экендиги кимге болсо да түшүнүктүү, андыхтан егер жумушчулар оздерүүнүн актыгын далилдей алса, фабриканы блоккалааганды (курчап алганды) уланта берүүгө мыйзамадуу укугут алышат.

Жарыяланган адам укуктары жана дегеле каалагандай мыйзамдар же қаада-салттар ээ маанилүү функциялардын бирин – дал ушундай укуктар иерархиясын куруу милдеттин аткарат. Бул иерархия мамлекетке кылмыш жасаган жарапандардын айрым укуктарын чектөө (мисалы, түрмөгө отургузуу) мүмкүндүгүн берет. Ал башка жарапандардын кылла маанилүү укуктарын ушундайча коргойт.

2.2 Берилүүчү укуктар

«Бала ата-энесинин тамактандырышына укуктуу» – был берилүүчү укуктун мисалы. Бул укукта ошондой эле башка адамдардын бир адамга мамилесинин натыйжасы да конкулдо тулатул, бирок мында бир нерсенин берилүүни көбүрөөк эске алынат (жогорудагы мисалды алсак, мында бала тамак-аш менен камсыз болууга тийши). Ошондуктан биз муну берилүүчү укук деген атабыз. Эгер силем бирөөнүн тынч жайына коюу менен аны негизги укугут коргосоор, берилүүчү укуктар бир нерсе менен камсыз кылуу же бир нерсенин аткаруу менен корголот. Бир нерсе менен камсыз кылуунун адатта наркы болот. Мисалы, билим менен камсыза кылуу учун акча керек.

Берилүүчү укуктарга балдар але ээ болобу? Такыр айдай змес: берилүүчү укуктар биз бир нерсенин ордуна башка нерсе менен камсыз кылуу жөнүндө келишим түзөн учурлардын бардыгында болот (жана ушунун ишүү милдеттенне болуп саналат). Бала тамактын ордуна (балким, ишүү билбестен туруп) ата-энесин кайрадан курсагы ачкчаны тамак менен камсыз кылуу милдеттинен бошотот. Берилүүчү укуктын кимдир бирөөнүн болуу укукту камсыз кылуудагы милдеттенмеси менен байланыштуу болот. Ата-эне балдарына жок дегенде кичинеки кезинде тамак-аш берүүгө милдеттүү экендиги өзүнөн иш түшүнүктүү.

Мугалимдер укук коргоочуулар катары

Мугалимдин ишүүл жана башка сабактардагы ээ маанилүү ролу бардык окуучулардын из тиккирип айтуу укугүн коргоодо турат.

Мугалимдер буга окуучуларды бирги-биринин сөзүн белбей, кезек-тешин сүйөөгөнгө чүрөтүп менен жетиште алат. Окуучулар катары силем из мугалимнеге хөмкөтүшүп, башкалаарды да ушундайча иш-аракет жасағанга үндөшүчөр керек.

«Ата-энем досторум менен кочөдо жүрүү укугумду алып койдай!»

Ата-эне менен балдардын ортосундагы мамим жарапандар менен мамлекеттин ортосундагы маммиден айырмаланын турат. Улуттук жана ээ аралык мыйзамдардын көнчүлүгү ата-энелер из балдарына кам көрт, ошондуктан аларды жакынрак коргоо чүнгүн гана айрым бир укуктарды чектейт деген жүйөвөт таянышат. Бирок балдардын укугу одондо түрдө бузулушуна жеткирбө керек. Мисалы, ата-энелердин из балдарын алар каалабаган адамдар менен баш көшүүгө жаңа каалабаган шити аткарууга мажбурашына жол көйгөн мыйзамдары бар алкөөр жокко же.

Эл аралык мыйзамдарда мамлекеттин из жарапандарына каратап ушундай кысым жасашына жол көйгөн змес.

¹Кириш – кандайдыр бир иштүн натыйжасында мамлекет, мекеме, ишкана же жеке адам алуучу акча же материалдык билим.

анткени алар балалуу болууну чечкенде эле билдіреттің оздоруно алышкан. Мында жазуу туруидогү мілдептінме болбогону менен, баланы бағып чоңойтуу мілдептің үнчуклай эле зеке алыны.

Демократиялық коомдо өкімнің белгилүү бир товарларды берүүгө жана кызметтәрдүү корсетүүгө тийиш экендиги жарапандар ез окуулдору учун добуш берүү жолу менен чечет. Мындаидай юридикалық берилүүчүү үкүк пайдаланып, башкача айтканда, жарапандардың мындаидай товарлар менен кызметтәрге болгон үкүктары мыйзамда белгиленет (мисалы, саламаттык сактоо). Аңдан ары өкімот (иши жүзүндө бардык жарапандар талап кылышын салыктарды төлемендердүү) жарапандардың баары көркөтүү товарлар, кызметтәр менен камсыздылышына жооп берет. (Мындаидай үкүктар калкынбаары көркөтүү үкүктарды түзүлген келиншілдік оқшоо). Уштага байланыштуу берилүүчүү үкүктардың эки проблемасы бар:

- ❖ биринчиден, товарлар менен кызметтәр мыйзам тарабынан экономика камсызын кыла алғандан көбүреек «гарантияланыши» (жеткирилишинин же аткарылышынын камсыздылышы) мүмкүн;
- ❖ екінчиден, бул товарлар же кызметтәр менен камсызын кылуу үчүн салыктарды пайдаланууга бардылар макул болбошу мүмкүн (өзгөчө бул мыйзамга же муну суништаган саясий тошко добуш бербеген адамдар).

Бул биз ез мілдептінмелерібизді берилүүчүү үкүктарда талап кылышындаидай аткаруу менен көп учурда башка үкүктарбызыдан айрылабыз деген сез. Мисалы, өкімот билим менен камсызын кылуу үчүн бардык жарапандарга салык салат, демек, жарапандарды ақчасын езу каллагандай сартоо укугунан ажыратат. Демократиялық олкөдө биз добуш берүү жолу менен ез үкүктарбызыданын бир болууну салык аркылуу алыш кокоту макулдугубуздуу беришибиз мүмкүн. Бирок мунун бир шарты бар: салыктар жарапандарга саламаттык сактоо жана негизги билим алуу саяктуу ар түрдүү берилүүчүү үкүктарды гарантиялоого тийиш.

3.0 Жарапандык, экономикалық жана саясий үкүктар

Жарапандык үкүктар же еркиндиктер адамдын жарапандык коомдогу аракеттерин түюндерат. Бул озүн-езу талапкер катары корсетүү еркиндиги, сөз еркиндиги жана ар түрдүү мамилелер еркиндиги болушу мүмкүн. Саясий үкүктар жарапандар менен билим органдарынын ортосундагы мамилелерди жана ез ара аракеттерди камтыйт (мисалы, добуш берүү үкүгү ж.б.). Ар бир жарапандык иштерде еркин болуп, кысын корсетүүден жана кемситүүден корголууга тийиш.

Эгер биз экономикалық үкүктарга эз болсок, бул ез менчигибизди езүбүз каллагандай пайдаланууга үкүктуубуз дегенди билдиред. Бирок бул үкүктар айрым учурларда, мисалы, сенин менчигиң коомдун жыргалчылыгы үчүн көрөн болгон учурда, чек көюлүшү мүмкүн. Мисалы, жол куруу үчүн. Бирок бироронун менчичк жери аркылуу жаны жол салынса, мамлекет ага белгилүү өлчөмдө компенсация төлөп берүүгө тийиш.

4.0 Адам үкүктарын коргоо

Кээ биреөлөр айрым адамдардын үкүктары башкалардын аяна караңында көбүреек дешет. Бул туура эмес, чындыгында айрымдардын үкүктары болкоттердүкүне караңында жакшыраак корголгон десе болот. Адам үкүктарынын канчалык даражада корголушу баарынан мурда мамлекеттік билим менен жарапандарды адам үкүктарын сактоо принципи жактаганына жараша болот.

Адамдардын үкүктарын коргоонун зарылдыгы биликтин шайламна ақулчулуктүү органдарын түзүүнүн негизиги себеби болуп эсептелет. Мамлекеттік билим органдары мыйзамдарды чыгарат, алар бардык жарапандар бирдей колдонуулуга тийиш (бул идея «мыйзамдын үстемдүгү» катары белгилүү). Бирок кээде адамдар проблемаларын оздерү чечмекчи болуп үкүк бузгандарды оздерү жазалашат. Мунун езу опуртадлуу (коопттуу, коркунчуттуу) персө жана буй ойн эле башаламандыкка айланып кетиши мүмкүн.

Башкалардын үкүктарын бىз кантит коргой алабыз?

- 1 Мүмкүнчүлүк болсо, башкалар менен ақылдашып көргө.
- 2 Үкүк бузуу фактисын ачык жарыялагыла: көбүнчө бул үкүк бузуучуны тыйт.
- 3 Арачы болтула: эмне кылыш жатканын түшүнсүнүү проблеманы үкүк бузуучу менен талкуулаганга аракеттениле.
- 4 Бөлөктөгүлө (четтеткиле): үкүк бузуучу менен сүйлемшөй койгула.
- 5 Үкүк бузуучуны токтотуу учун күч менен кийнгитишкін.
- 6 Бул туралуу биликтин жогорку органдарын кабарландыргыла.
- 7 Улууларды же ата-эненерди жардамга чакырыла.

Башкалардың укуктарын коргоодо укукту кыянаттык (кара ииеттик) менен колдонууга болбой турғандығы түшүнүктүү. Жазалоо ишин буга мыйзамдуу укугу бар адамдар гана аткарыши керек.

Эгер сиелдин укугунар бузулса, көбүнчө жакын турган кишилер эле кийлигишин, аттагул укук бузуучу өзүцөрдүн эле жамааттан (мисалы, өзүцөрдүн айылдан, кечедон) болсо да, маселени жеңге сала альшат. Бирок бул оңуман чыкпаса, анда кийинки эң эле реалдуу жардамды мамлекеттик органдарда алу керек.

Тилемке каршы, адамдардын укуктарын кээде, аттагул айрым бай өлкөлөрдө да, одоно турда өкмөттүү өзү бузат. Расмий саясаты менен аракеттине макул болбогондугу учун өкмет адамдарды түрмөгө камап, куутунгуткан, ал турсун олтуруп коюшу да ыктымал. Чындыгында адам укуктарын ето көп бузгандар репрессиячыл (катаал жазаларды көп колдонгон) бийлик органдары болот жана адамзатка каршы иштеген эң сор қылмыштар ушулар тарабынан жасалат. Мындай учурларда эз укутуни эл аралык укуктун жардамы менен коргоого болот.

4.1 Эл аралык укук

Укук жаатында иштеген эл аралык уюмдар мамлекеттердин бүтүндөй калкына карата адам укуктарын колдонууда алардың өкмөттерүүн колдооп турууга аракеттенишет. Айрым жеке адамдын укуктары бузулгаңдыгы тууразуу маселени кароого алар етө сейрек учурларда гана киришет, ошондо да муну бул мамлекетке үлгү катары көрсөтүү учун, аны өз саясатын өзгөртүүгө көндүрүү маңстасында эл аралык коомчулук тарабынан кысым жасос иретинде гана караштырат. Көбүнчө эл аралык уюмдардың айрым жеке мамлекеттеги иштерине кийлигигүүгө мыйзамдуу акысы жок. Ошондуктан аларга укугунар одоно турда бузулуп, жергилиттүү мекемелер тарабынан тиешелүү турда көнүл бурулбаган учурларда гана даттансацар болот. Бирок эл аралык уюмдар адам укуктары тууралуу эл аралык келишимдердин канчалык даражада саисталып жатканы илимкеп (изилдеп) чагылдырууда маанилүү роль ойнойт. Дәэрлик бардык мамлекеттер кол коюуга макул болсо да, айрымдары бул келишимдерди күйделүк түрмушта жетекчиликке албай жүрөт. Бул келишимдер каалагандай улуттук мыйзамдарга караганда кыйла жогору статуска ээ, аларда адам укуктары даана сыйппатталат. Мисалы, 1995-жылды Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигигине (КМШ) киргөн өлкөлөр «Көз каранды эмес Мамлекеттердин Шериктештигигин адам укуктары жана негиге эркиндиктери боюнча конвенциясы» деп аталған макулдаштууга кол койгон.

Бул документте Конвенцияга кол койгон мамлекеттердин бардыгы коргоого милдеттенме алган укуктар бар. Кыргызстандың өкмөтү бил Конвенцияга кол койгон тарантардын бири болгон. Адатта өкмөттер жасоого болбой турган иерселер жөнүндөгү келишимди оцид эле түзүштөт, бирок ошол келишимдин бир бөлүгү бузулса эмне кылуу керек деген маселеге келгендө иш татаалдашат.



Кепчүлук елкөлөр көл койғон укуктардың әңгімәсі – бул алғаш 1948-жылы түзүлпөндө, кейтоген елкөлөр көл койғон «Адам укуктарының жалалы декларациясы»¹.

Әкметтөр тарабынан бекитилген адам укуктарының тизмелерине көрсеткөн башка документтер бар. Булардың ичинен Томонкүлөр бир топ белгилүү: «Аялдарды дискриминация-лоонун (басымырлоонун) бардың түрлерүү жою буюнча Конвенция», «Баланың укуктары буюнча макулдашу» жана «Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар буюнча аларлық пакт (келишиш)».

Бул документтердин баарының артыкчылығы – алар ар түрдүү маданияттардың жана диндердин өкүлдөрү тарабынан түзүлгөн. Ошондуктан әкметтөр адатта бул документтерге маданиятты жана диний ишчелімдерди ар түрдүү болгон өз жарапандарбыздын намысына шек көлтирип албайбызы деп кооптобой туруп көл көб алат.

4.2 Бул документтер биздин адамдык укуктарбызды кантит коргойт?

Документтердин бар экендиги эле укуктарды коргоо үчүн әңгімә жетиштүү болбойт. Бул документтерди пайдалануу, б.з. алардын мазмунун жана оозуң карата киңидай колдонуларын билүү, укук бузу тургандарад адан укуктарын сактоону талаң кылуу зарыт.

СССР тарағанга чейкин Чехословакия менен Польшада адамдар эл аларлык укуктардан пайдалануу менен коомдук түрмушка өзгөртүүлөрдү киргизүүгө аракеттүү кылышкан. Кепчүлук елкөлөрдө әкметтөр менен жергиликтүү әкметтүүк эмес уюмдар ошол мамлекеттер тарабынан кол көлгөн адам укуктары жөнүндөгү келишимдерди түрмушка ашыруу үчүн шериктеш болуп бирге иштешет.

Тилемек каршы, дүйнөдө адам укуктарының бузулушу кенири тарапланы, ал эми айрым бир елкөлөрдө бул биротоло чектен чыгып, системага айланған. Буга мисал катары камакташылардын полиция же аскерлер тарабынан – кыйноого алышып, мыйзамсыз түрдө олтурулуп жатышын айтуута болот.

Бириккен Улуттар Үзүүм жана ОБСЕ өндүү башка үзүмдар мамлекеттердин өз жарапандарына жасаган мамилесин мониторингдөө (дайыма иликтөө түрүү) ыкмаларын камсыздыо, көзөмөлдөө жана, андан да маанилүүсү, адам укуктарын жакшырсарак коргой алгыдай кылышып өз елкөлөрүн инкүнгүрүүдө әкметтөрдө жарадам берүү максатында түзүлгөн.

Бириккен Улуттар Үзүүм «эл аларлык полиция» катары аракеттүү кылбайт, бирок анын Коопсуздук Кенеши адам укуктарының масштабдуу түрдө жана дайын бузулушуна жол берген әкметтөрдүн ишине Томонкүдөй жолдор менен кийлигиге алат:

- Экономикалык изоляцияда (жекеленген, башкалар менен түштүшүүсүнүзүлгөн абалда) калтыруу максатында опол мамлекетке каршы экономикалык санкцияларды жарыялоо. Мисалы, Бириккен Улуттар Үзүүмнүн мүчелерүү ак адамдар гана добуш берүү укугуна ээ болгон саясий системасын реформаламайынча Түштүк Африка менен соода мамилелерин токтотуу көю буюнча бутум чыгарышкан.
- Бириккен Улуттар Үзүүмнүн аскердик кийлигүүшүсү. Муну муче мамлекеттердин аскерлери жүзөө ашырат (адатта бул ақыркы чары болуп саналат).
- Согуштук кылмыш жасаган адамдарды эл аларлык сотто сот жоюбұна тартуу чечими.

Тарых көрсөткөндөй, Бириккен Улуттар Үзүүм муче мамлекеттердин кийлигүүшүү маселесинде, озғоче адам укуктары бузулган учурда, бир бутумға келиши күйин. Мисалы, XX кылымдын ақыркы он жылдыгындағы Балкандагы эл аларлык аскердик кийлигүүшүү ал жердеги азчылыктын адамдык укуктарын коргоғо негизделген. Ал эми ушундай але башка азчылыктардын укуктарынын төбелениши дүйнөлүк коомчулуктун көз жақадымында калып кете берген.

Эл аларлык соттор

Экинчи дүйнөлүк согуштук аялнанда нацисттик согуу кылышкөрлөр тынчтыкка жана адамзатка каршы жасаган кылыштары үчүн айыппалып, жазага тартылаған.

Азыр эл аларлык сот Гаагада (Нидерландия) жайгашкан. Эл аларлык сот 15 судьядан турат жана сот адилеттегиң эл аларлык укукка ылайык жүргөзүп, аймактык талаштардан баштап кемелердин жана транспорттун отшыншын чейинки шайерди, ошондай эле адам укуктары бузуу жана адамзатка каршы кылыштар (мисалы, мурунку Югославиядагы адамзатка каршы жасалған кылыштар) менен байланыштуу шайерди карайт.

Балкан согуштун үчүрүнде адам укуктарын бузгандығы үчүн айыппалаган аскердик жана жарандык лидерлер азыр Гаагадаасы Аскер трибуналына берилди. Айрым учурларда айыппалаган көз бер адамдар зыл аларлык күчтөр тарабынан кармалып, соттоо үчүн Голландияга жеткирилди.

¹ Декларация – 1) өсмөттүрү, парншының, эл аларлык саладын ж. у.с. атапан салттанаттуу түрдө жарыланған программалык балдар; 2) кайсы бир маанилүү жобалор же көркөнчү маасыншаттар хамтылган расмий документтін атапысы.

5.0 Тыннак

Ақырында айтарбызыз, азыр адам укуктары чоң талаш-тартыштарға түшүп жаткан чакта, бүткүл дүйнөдөгү әкметтер бери болгондо ушул укуктардың сакталышына көмектөшүү милдетин алганын көрсөтөн келиншилдеге кол коюу инистин билдиришүүде. Алардын турмушка кандай ашары жарапандык коомго, әкметтерге, ал аралык уюмдарга жаракша болот, адам укуктары куру саясий сезеге айланып калбашы учун алар биргелешин иштөөгө тийиш.

Бирок жарапдар катары силер бул бағытта биринчى кадамынарды жасашыңар керек. Силер башкалардың укуктарын таанып, аларды коргоого дилгир болууга тийишиңдер. Ошондо гана силердин озүнердүн укутунардың корголушу гарантияланышы мүмкүн.

Адам укуктарын коргоо жаатындағы әл аралык жана улуттук негизги нормативдик актылар (эрежелерди бекиткен документтер)

- Адам укуктарынын жалты декларациясы
- Жарапандык жана саясий укуктар жөнүндөгү әл аралык пакт
- Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү әл аралык пакт
- Укуктарды жана негизги эркиндиктерди коргоо жөнүндөгү конвенция
- Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктестигинин адамдын укуктары жана негизги эркиндиктерди жөнүндөгү конвенциясы
- Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктестигине катышуучу мамлекеттердин башчыларынын адам укуктары жана негизги эркиндиктери жаатындағы әл аралык милдеттешмелерди турулап декларациясы
- Расалык дискриминациянын бардык түрлөрүн жооу жөнүндөгү әл аралык конвенция
- Улуту, дини жана тили жағынан азчылыкка киргөн адамдардын укуктары жөнүндө декларация
- Кынно жана ташбоор, адамгерчилексиз же адамдын намысын кордоочу мамилелер менен жазаларда каршы конвенция
- Аялдардын саясий укуктары жөнүндөгү конвенция
- Баланын укуктары жөнүндөгү конвенция
- Баланын укуктарынын декларациясы
- Кыргыз Республикасындағы адамдын жана жарапандын негизги укуктары менен эркиндигин камсыздонун натыйжалуулугун жогорулаттуу chartedары жөнүндө КР Президентинин 2001-жыл, 14-январдагы указы
- 2002-2010-жылдарга карата «Адам укуктары» улуттук программасы (негизги бағыттардын долбоору)

ТЕКСТТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

03-тапшырма. Мұктаждыктар жана каалаган нерселер

- ❖ Өзүнөрдүн «мұктаждыктарындары» (б.а. зарыл нерселирицеди) жана «каалаган нерселирицеди» санап чыккыла.
- ❖ Бул тизмегидилерден кайсыларды силер сатып ала аласыңар?

Менин мұктаждыктарым	Сатылабы?	Мен каалаган нерсeler	Сатылабы?
Жанынан	Сода	Желбизор	Сода

- ❖ Өзүңдер учун маанилүүлүк даражасы бионча мұктаждыктарындарды жайгаштыргыла да, анан жогорудагыдай таблица чиынгиле.
 1. Кайсы бир нерселиди башкаларынан кобүрөөк каалаганындарды себептери эминеде?
 2. Тизмеги мұктаждыктардын кайсыларын канаттандырууга силер жөн гана адам болгонунар учун эле укуктуубуз деп ойлойсунар?
 3. Мунун баарын силерге ким берүүгө тийиш?

 **04-тапшырма.** Силер авторсунар

«Адам укуктарынын жалпы декларациясы» 1948-жылы бардык олкөнердүн екүлдерүүнүн жыйынинда иштеп чыгарылган. Ушул жыйында ез олкөндөрдүн окулу катары катыштык деп элестеткиле. Эки-экиден болуп, адам баласы учун эң маанилүү укуктардын тизмесин түзгүлө, анан эң олуттуусунан маанини эң азына карай иерархия тартибинде жайгаштыргыла.

 **Китеңке жазбагыла!!!**
 **05-тапшырма.** Берилүүчү жана негизги укуктар

Шеригиңер менен төмөнде айтылгандардын берилүүчү укукту же негизги укукту билдири тургандыгын аныктагыла.

№	Билдириүүлөр	Берилүүчү же негизги укук
1.	Силердин каалаган учурда коомдук жайларда болуута укугунар бар.	
2.	Жарапандар каалаган өлкөнүн товарын сатып алуу укугунда эз.	
3.	Бардык адамдардын кадыресе түрак-жайы болуш керек.	
4.	Силердин зордук-зомбулуктан эркин жашоого укугунар бар.	
5.	Силер каалаган диницерди тута аласыңар.	
6.	Жарапандар, эгерде алардын маалыматы чын болсо, коркостон, эмне жөнүндө болбосун айта да, жаза да алышат.	
7.	Ар бир жарап акысыз негизги медициналык тейлоо кызматынан пайдалануу укугунда эз.	
8.	Жарапандар жубай тандоодо эркин.	

 **06-тапшырма.** Убадабызга туралы атабызбы?

Чынында эле силердин мамлекетиң төмөндөгү укуктарга кепилдик бере ала тургандыгын шеригиңер менен аныктагыла. Мында силер эмнеге эз болууну каалай тургандыгыңар эмес, мамлекет эмнени бере ала тургандыгы суралып жаткандыгына көнүл бургула. Биринчи жооп үлгү иретинде берилет.

№	Укуктар	Бул реалдуубу?
1.	Ар бир жарап бекер машина алуу укугунда эз.	Жеке
2.	Ар бир жарап ез энеге тилинде сүйлөө укугунда эз.	
3.	Ар бир жарап бекер кийим-кече алуу укугунда эз.	
4.	Ар бир жарап электр акысынын жарымын тана төлөө укугунда эз. Калган белгүүн мамлекет төлон берүүгө милдеттүү.	
5.	Ар бир жарап мүлкөө ээлия кылуу укугунда эз.	
6.	Ар бир жарап акысыз медициналык тейлоо кызматынан пайдалануу укугунда эз.	
7.	Ар бир жарап акысыз жогорку билим алуу укугунда эз.	
8.	Ар бир жарап озүнө жубай тандап алуу укугунда эз.	
9.	Ар бир жарап жумуш менен камсыз болушу керек.	
10.	Бардык жарапандар жылуулуктан бекер пайдалануу укугунда эз.	

 **07-тапшырма.** Көзөмөл отө эле катуубу?

Шеригиңер менен ар бир билдириүүдө отө катуу көзөмөлдүк көрсөтүлгөн-көрсөтүлбөгөнүн жана ал көзөмөлдүктүн айынан укуктар менен эркиндиктер коркунучка дуушар болор-болбостугун аныктагыла.

№	Билдириүлөр	Өте катуу көзөмөндүк
1.	Силем кие турган кийимдии түсүн мамлекет аныктайт.	Сөбө
2.	Ата-энелер түн бир маалга чейин сейилдегенге уруксат беришпейт.	
3.	Мугалим үй тапшырмасын saat канчада аткарыш керектигин айтат.	
4.	Сенин ким менен дос болушуңду атаң билет.	
5.	Милиционер көчөнү белгиленген жерлерде гана кесип оттуну талап кылат.	
6.	Жыл сайын мектептеги окуучулар флюорографиядан оттүш керек.	

11 08-тапшырма. Эрюоцикли???

Шеригиңер менен окуяны окуп чыккыла да, темөндөгү суроолорго жооп бергиле.

«Мен озум каалаган көрсөн жасай алам!!!»

Өткөн жылы февралда менин Тимур деген байкем үйүндө кызынын туулган күнүнө арнал кече откөрүңчү чечти. Ал дасторконуна дұйым тамак жайнатып, көп досторун чакырыды. Бир аз убакыт откөнген кийин досторунуң бири бийлөөнүң сунуш кылды. Тимур стереомагнитофонғо кассетаны салды да, үңүн орточо чыгарып койдү. Он мунюэттен кийин кимдир бирөө Тимурдан анын үңүн көтөрүп куюнна суранды. Тимур магнитофондун үңүн болушунча чоңойтуп койдү. Алар бир салттай бийлеген соң эшикти бирөө тыкылдатты. Бул анын кошунасы эле. Ал: «Тимур, айланынын, музыкаңын үңүн акырын кылчы, биз уктайтын дедик зе», - деди. Тимур кошунасын кечеге чакырыды зе, ал баш тартты. Андан соң ал магнитофондун үңүн азайтып, кечени улдант берди. Бирок коноктордун бири бир аз убакыттан кийин анын үңүн кайра чоңойтуп койдү. 20 мунюэттен кийин эшикти кайра каттуу каккылаشتы. Ошол эле кошунасы келип, музыканын үңүн азайтышын, атүсүл кечени аяктаста индан да жакин болорун, болбосо ши чатағына айланарын каттуу айтты. Тимурдан ачуусу келди. Ал кошунасында: «Менин кече откөрүңгө укугүм бар. Музыканы кандай кааласам, ошондои көз алам! Бар, жатып уктина, эгер сага жакнаса, кулагыңды жаздык менен жаап ал! Мен взумдун маданий салт-санаамдук карманууга «адамдык укугүм» бар, ал эми биздин маданият шаңдуу кечелерди откөрүңгө жол берет!» - деп кыйкырыды. Талаш-тартышын бир топ убакытта согулуп, ызы-чууну уккан кошуналардын баары чогулуп келишиш. Бир убакта күтүүсүздөн жарык вчуп калды. Ошондо гана баары уктаганы тарашиби.

1. Жарык ечкендөн кийин да проблема ошол бойдан калдыбы?
2. Биз «өзүбүздүн каалагандын баарын зе» жасай алабызы? Эмне үчүн жасай албайбыз?
3. Мында кандай чектоолорду киргизүүтө болот?
4. Тимурдун милдеттери кандай зе?

12 09-тапшырма. «Бул менини укусутум зе!» Сот эмне дейт?

Шеригиңер менен темендегү окуяны окуп чыккыла да, суроолорго жооп бергиле. Жоопторунарды бүтүндөй классыцаардын алдында айтканта даярданыла.

Элгө жык толгон кинотеатрдын залына бир киши кирип келип: «Фрт!» - деп кыйкырыды. Чынинда эч кандай орт жок зе. Бардык көрүүчилөр дүрбөлөңгө түштүц. Залдан чыгып кетүүгө жанталашып жатып, бир нече адам төпсөндөде калып каза болду. Бул тополоңдуу кылган адам камалды. Бирок ал сотто бул тамаша зе болчу деди. Ал ошондои зе адам катары сөз эркиндигине укугүм бар деп айтты.

- ❖ Эгер силем сот болсоңор, буга эмне деп жооп берер элеңер?

Укуктар иерархиясы ар түрдүү укуктар бузулғандагы проблеманы чечүүгө мүмкүндүк берет. Бирок эки адам бир эле укукту айтып ал укугун гана коргот, бири-бираиникин жокко чыгарын жатса эмне қылу керек? Мисалы, ээн араада эки адам бирдей оору менен ооруп калы дейли. Алардын бир гана таблеткасы калган, болуп жесе эч кимиси айыга албайт. Бирөө эле жесе экинчиши жашоо укугунан ажырайт.

❖ Эгер тиругү калган адам табылып, күткарылса, ошол иши үчүн жазаланышы керекпи?

10-тапшырма. Укуктар жана милдеттер

Шеригицер менен укуктарга ылайык милдеттерди жазып чыккыла. Келтирилген укуктар – Адамдын укуктары жана негизги эркиндиктери жонундегү КМШ конвенциясынын жалпылантан жоболору. Бириничиси үлгү иретинде берилди.

№	Адам укуктары	Бул укуктарга ылайык келген милдеттер
1.	11-статья. Пикир айттуу эркиндигине болгон укук жана аны эркин билдируү укуту.	a) Биз башкалардын ой-пикирине күләк салышыбыз керек. б) Биз коомдо башкалар жөнүндө чындыкты айттышыбыз керек. в) Биз башкалардын жазаланып калуудан көркөн-үркөн ал ой-пикирин ачык айттуусуна мүмкүндүк бершишбиз керек.
2.	12-статья. Тынч жыланындарлы откөрүү жана бирикмелерди түзүү эркиндигине болгон укук.	
3.	24-статья. Адамдын жаран катары таанылдуу укуту.	
4.	29-статья. Өз олкесүн башкарууга катышшуу укуту.	
5.	2-статья. Жашоо укуту.	
6.	10-статья. Ойлонуу, мыйман жана дин тууту эркиндигине болгон укук.	
7.	20-статья. Мыйзам алдында бардык адамдар төң.	

11-тапшырма. Адам укуктары канткенде иштейт?

Шеригицер менен төмөндөгү суроолорду талкуулап, оз жообунарды класс менен болушуүге даатранынга.

- Коомдо «адам укуктары» корголушу учүн биз эмне қыла алабыз?
- Эгерде бир топтун укугу башка топтуу укугунда карама-карши келсе, биз эмне қыла алабыз?
- Эмне үчүн милдеттерге жана укуктарга бирдей ээ болуу керек?
- Башка адамдардын укуктарын жүзөгө ашыруу кимдин милдети?
- Биз адам укуктары маселелерин коомбуздагы лидерлер менен уюмдардын жакшыраак билишине канттип жардам бере алабыз?

12-тапшырма. Биздин класстары адам укуктары

Эки-экиден болуп, төмөндо берилген кырдаалдарды карап чыккыла да, бул суроолорго жооп бергиле:

- Буларды адам укуктарынын бузулушуна мисал десе болову?
- Кайсы укук бузулган?
- Кимдин укугу бузулган?
- Мунун мындан ары кайталанбашы үчүн окуучулар эмне қылууга тийиш?
- Бул ишти ким жасасы керек?

Адам укуктары конвенциясын карап көрүшүнөр керек болушу да мүмкүн.

- Окуучу башка бир окуучуун китебин чурдан алды.
- Окуучу дайма үй тапшырмаларын аткарбай жүргендүктөн жаман баа алат.
- Класста бирдей чыгып сүйлөп, ал көз карашын түсүндүрүп жатса, бир окуучу укпай эле жанындагы шериги менен сүйлөш берет.
- Мугалим сабакка кечизги чүчүн окуучуңу үрдү.
- Мурда экспрессине карарай жалкоолонуп отура берген окуучуга мугалим кыйкырыдь.
- Окуучулар классстык шити аткарлып бүттөндө эле, алгына чыгышын деп мугалим аларды сабактан кийин алып калды.
- Айрым окуучулар бир класстын анын улутундагылардын баары кемакыл жооп беришет деп шылдындашат.
- Башкалар канчалык тырышын окуса деле мугалим взү жакшы корғон окуучуга гана эң жакши баа көт берет.
- Бир кыз чыгып сүйлөп жатканда анын классстасы сезүн болуп кыйкырыт, макул эместигин билдирем.
- Мугалим окуучуларга тобунардын мүчелорун озүңөр тандап алгыла деди эле, алар бир окуучуну коштоң болуп салышыт.
- Окуучу башка бирдей тапшырманы көчүрүп алып, муну взум аткардым дейт.
- Мыкты окуган окуучулар гана лагерге барышат.

13-тапшырма. Мен жашаган жердеги адам укуктары

(А белгү)

Кыздарды ала качып алуу салты кыргыз коомчулугунда азыр деле сакталып келет, ал эми башка элдерде кудалашкан жерине кызды мажбурлап берүү салты бар. Окуучулардын бул тууралуу айткан пикирлерин эки-экиден болуп окуп чыкыла да, взунерче ойлонуп көртүло. Бул жerde кыз менен жигит алдын ала макулдашпаган же ала качуу тууралуу кызга айтылбаган учур жөнүндө сөз болуп жаткандыгын көңүдө туткула.

**Айнурра
(Бишкек)** Кызды ала качуу - бул эскирген салт, муну кедей адамдар гана колдонот. Мен мындай нерсе коомдогу бирдей обалда жашаган адамдардын чейресүндө гана болот деп ойлойм. Башкача айтканда, жакыр үй-бүлөдө өскөн билимсиз жигит эч кочан билимдүү кызды ала качпайт. Мен взум мындай жорукка түш келсем, эч кочан макул болбос элем, бирок бул биздин элдин салттарынан бири, муну колдогон адамдорга да сабырдуу мамиле жасашыбыз керек деп эсептейм. Аңдактот мен бул салтты биздин өлкөдө мыйзамсыз деп жоръялабай эле койсо болот деп ойлойм.

**Манас
(Ак-Талаа
району)** Сен эмнени айтып жатасын? Мындай иштер биздин мамлекеттин мыйзамдарында кылмыш деп эсептөлт. Анын устунто биздин өлкө Адам укуктары жөнүндөгү конвенцияга кол койгон эмесли. Албетте, эгер кызды күчкө салып ала качышса, бул анын адамдык укуктары олуттуу түрдө бузулгандыгын билдирирен эч ким, төгүнгө чыгара албайт. Мен взум жигит кызды уурдоса, бул анын кызды сыйлабогандыгын, кыздын аруусуна төткүү боло албагондыгын көрсөтөт деп эсептейм. Сенин мындай окуялар коомдо бирдей обалда турган адамдардын чейресүндө гана болот деген оюна макул эмесмин. Мен айылдык жигит жогорку билимдүү кызды ала качканын билем. Жигиттин ата-знеси, түүгандары бул ишти туура болду деп жаштырышкан.

**Нурбек
(Жалалабад)** Ырас, силер мыйзамдар жана логика тууралуу айтып жатасын, бирок биздин коомдогу реалдуу абал бошкаша да. Кыздар жигиттер менен достук мамиледе болгондо, алар ала качып кетиси мүмкүн экендигиги билишет. Мындан тышкыры жигит жана анын ата-знеси кыздын үй-бүлөсүнүн урмат-сый көрсөтөрүн силер уннуп кооп жатасын. Алар муну менен кызды канчалык баалаганын көрсөтүштөт. Мен ошондой эле жаштардын макулдугу менен ата-энэлдер куда-сөөк болгондогу нике эч эле ал жолтой болот деп эсептейм. Баатыр Манас, сага аты ўйкаш улуу бабабыз, ушинтүн үйләнгөн эмесли.

**Бакай
(Көрбен)** Менимчө, сен ар башка нерселерди чаташтырып жатасын. Эгер кыз-жигит акыр-аягында эз тагдырларын өздөрү чечсе жана кыстоосуз, эз ыктыялары менен баш кошо турган болсо, анда алдын ала кудалашууга эч ким каршы болбайт. Бакай бабабыз Коныкейди

Манаска уурдал келип берген эмес да. Эстегилечи, эпосту окугансындар го, Бакай жөн гана Манастин атынан куда түшүү үчүн кыздын атасына атыйн барып жолуккан. Ошондо Коныкейдин ыктыяры да эске алғынан болуу керек. Мен ошондой эле ала качуу кызга урмат-сый көрсөткөндүк болот деген пикир чындыкка онча түруу келбейт деп ойлойм. Албетте, урматтап жатышабы же жоктуу, муну кыздын ئۇ مۇنۇ билет.

Алтын (Коракол)

Мен куда түшкендө кыздын макулдугуту эске алынууга тийшиш дегенге кошуладам. Манас менен Коныкей да бактылуу омур сүрүшкөн. Менин жактырганым - кээ бирөөлөр бул адатты тууро деп актоого ораккеттенишет. Анткени кыз, эгер кааласа, кетип кала алат. Айрым бир учурларда ушундай да болушу мүмкүн, бирок көбүнчө коомчулук кызга кысым жасайт. Анын үстүнө, кыздын агалору, женелери до «таш түшкөн жеринде оор», «барған жеринден кайтый келбэ» деп тыят (себеби кыз бул абалга кайыл боло турган болсо, алар эч кандай зыян тартпайт эмеспи). Буга конбесе, эл оны ушкотап, ата-энесинин кадырьына дос кетет. Эгер чыныгы салттын ئۇ مۇنۇ بۇزبىй карманса, жигит кызга анын макулдугуга болмоюнча үйленбөөгө тийшиш.

Көнеш (Баткен)

Силем бердин бардык салттарды жокко чыгаралып дайсинар го! Эгер биз кока-кола ичиш, джинсы кийгендөн башкыны билбесек, олкөбүз эмне болот? Европа олкөлөрүнүн көбүнчө жажынызы эле доорлордо жаштарды макулдугун сурал отурбай эле кудалап жүрүшкөндүгүн эстен чыгарбоо керек. Жигитти чонган кызды эл сыйыттабагандай жолду табуу керек деп ойлойм, бирок бул салттын үнүтүудан ётө этият болушубуз зарыл.

Алымбек (Чоңалай)

Мен силемге кошуладам, бирок биз салттарыбыздыгы ушул маселеге байланыштуу чыныгы карама-коршылъктар жөнүндө ойлонууга тийшилгиз. Кыз ала кичканды, салт боюнча ага урмат-сый көрсөтүлгөндөн санаал келишиш да, бүгүнкү күндө мында бир чоң маселе турат. Салт никемин бекем болушуна кызмат кылышы керек. Бир тарап экинчисинин укуктарын орой түрдө төбелеп кемситкен жорук менен кыйылган нике ишенимдүү болот деп биз контип айта алабыз? Күйөөсү же авыл биринин негизги укуктары чектелгендигине кайыл эле болбасо... Менимчө, Европа олкөлөрүнүн эмне үчүн жаштардын макулдугусуз кудалашуу ётө сейрек болуп калганы жөнүндө биз дагы ойлонуп көрүшүбүз керек.

Анара (Талас)

Бул чечүүчү факторлорго кирбесе да, биз ушул салт жөнүндө чет олкөлүктөргө айтсан, алар буга эмне дээрин билбей таң калорын элестетип көрөлчүү. Мында олкөбүздүн оброндо да шек келтирилет. Мында сыймыктаста турган эн нерсе жок: бул - элибиздин адегендө кыздын макулдугун сураган жакшы салттарынан бирин бурмалоо гана. Мен жигиттин укуктары түүрлүү дө ойлонуу керек дейм. Көп учурларда аны да кыстап эрте. Үйлендүрүшөт. Ата-энелер жигитке да, кызга да бул маселеде кысым жасабоого тийшиш. Эгер ала качуу кыздын макулдугуга боюнча болсо, анда мунун эч кандай жаман жери жок, наразылыктай да болбайт.

(Б белүгү)

Конституцияны карал, анын кайсы статьялары (беренелери) адам уурдоого тыюу сала тургандыгын аныктагыла.


(В белүгү)

Эки-экиден болуп төмөндөгү маселени талкуулагыла:

«Кызды ала качуудагы негизги маселе - адамдын жекече тандоо укугунун жоктугу. Демократия жана шайлоодо добуш берүү менен мунун кандай байланышы бар?»

2-диаграмма

Силемдердин олкөнөрдүн жарандары каалагандай диний топко кирүү укугуназ ээ болушу керек деген пикирге макулсунарбы?



JV бап

ЭКОНОМИКАЛЫК КОНЦЕПЦИЯЛАР: МЕНЧҮК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК ОСҮШ



Текстті оқуғанға чейинки көнүгүүлөр:

01-тапшырма. Терминдер жана алардың аныктамалары

Шеригиңер менен терминдерге туура келген аныктамаларды бергиле.

Термин	Аныктама
1. Акча	а) Бир товарды же тейлөө кызметтүүн экинчисине түздөн-түз (акчасыз) алмашуу.
2. Эркин базар	б) Сатуучу озунуу товары же тейлөө кызметтүүнүүн сураган сумма.
3. Бартер	в) Эркин атаандашуу шарттында суроо-талаап жана сунушка жараша өндүрүлүччүү товарлар сатыла турган базар .
4. Баа	г) Базарда сатуу учүн өндүрүлгөн продукция.
5. Инвестиция	д) Ар кандай товарга же тейлөө кызметтүүн алмашылыш мүмкүн болгон, наркы мақудашылган алтын, кагаз же металл түрүндөгү товар.
6. Нарк	е) Капиталдан кандайдын бир ишкананы түзүүгө же көзөйтүүгө сарпталышы.
7. Пайда	ж) Ишкер операциянын натыйжасында ага сарпталган бардык чыгымдарды толонгоиден кийин алышкан киреше.
8. Тейлөө	з) Бир нерсенин акчалай же башка буюмдардын наркы менен өлчөнүүчүү баалуултуу.
9. Товар	и) Белгилүү бир суммадагы акча учүн керектөөчүүгө сунуш кылышкан кандайдыр бир иш-аракет.



Окуу үчүн текст

Сиiller «экономика» деген сөздү укканды, дүйнөдөгү көпчүлүк адамдар сыйктуу эле, бул мамлекеттик түзүлүшкө тиешеси бар бир нерсе деп ойлошунар мүмкүн. Бирок экономика – бул адамдардың өндүрүш, көркөтөө жана белүштүрүү тармагындағы жалпы мамлекеттин жыйындысы. Бул ошондой эле өндүрүштүн да, өндүрүштүк эмэс тармактын да түрлөрүн камтыйган чарба комплексине дагы тиешелүү. Экономика илими амни учун биз бир нерсени белгилүү бир жол-жобо боюнча аткаарыбызы жана, анын ичинде, буюмдарды кандайча өндүрүү, пайдаланырыбызы түшүнүүгө жардам берет. Ушул оңдуктан (аспекттен, жактап) алым карасак, тамак (мисалы, палоо) даңдрай учун көркөтүү жашылчаларды өстүрүп же кой союу менен биз экономикалык чечим кабыл аларбыз түшүнүктүү болот. Айылдыктар көп учурда экономикалык пландоо жагынан (бул ушундай аталаарын өздөрү билбесе деле) тажыйбалуу келишет. Алар өздөрү пайдалана же сата ала турғандан ашыкча түшүү өндүрбөө көрек экендигин түшүнүштөт. Алар аз күч жана каражат сарптоо менен бир нерсени арзан жана натыйжалуу өндүрүнүүн жолун билишет. Эц негизгиси, алардын колунда машина сыйктуу башка ресурстар болушу көрек.

1.0 Адистешүү, кызматташуу жана алмашуу

Эл кээ бир адамдардын белгилүү бир буюмдарды жасай аларын, башкаларда жок эзгече усталыгы, чеберчилиги бар экенин билет. Мисалы, наабайчы Канаттын нан бышырууга жөндемү жана зарыл шаймандары (жайдуулары), ал эми фермер Андрейдин эгин өстүрүүгө жөндемү

жана керектүү жабдуулары бар болушу мүмкүн. Наабайчы эзүнүн шыгы менен эптуулугүн (жөндөмүн) наабайчылыкка жумаш, эгин естүүрүнү башкаларга койс, ал эзүнө да, алгэ да пайда келтирет. Аның наабайчы наандын ашықчасын сатып же Андрейдин эзүнөн ашкан буудайына алмаштырып алас болот. Бул мисал экономиканын айрым орчуундуу концепцияларын: адистешүү¹, кызметшашууну жана алмашууну түшүндүрет. Айылдын жашоосу еле эле жөнөкөй деп ойлобогула, андай эмес; ал жерден силер практикада колдонулувучу көптөгөн адистик тажрыйбалар менен билимдерди учурасыңыз. Ал эми райондук деңгээлге чыгарыңдар менен булардын чойросу көңең баштайды. Силер ошондой эле адистешүүнүн кээ бир формалары «кеин» болбай турганын байкайсыңыз. Мисалы, уйду жакшы баға турган кишилер бар, бирок аларды ветеринар деп аташтайт.

Буюмдарды алмашкан учурда, акча колдонулбаган күнде да алардын наркы жана баасы болот. Эгер Канаттын бышырган наны өзгөчө даамдуу болсо, же Канат айыллагынан бышырып саткан жалгыз адам болсо, анда эл анының кымбатыраак баада сатып алары шексиз. Эгерде ушундай эле сапаттагы наанды Элмири да бышырып сата баштаса, анда наандын баасы арзандайт. Ошентип, баа «ийкемдүү» болот, анткени ал өзгөрүлүп турат.

Бирок наанды наркы наан бышырган кишилдердин саны менен эле аныкталбайт. Ал ушул наанга муктаж болгон жана анын ордуна наабайчы каалаган бир нерсе бере ала турган адамдардын санына (наанга болгон талапка) жарааш болот. Эгер мындаи адамдар кеп болсо, «баа» осот. А эгер суроо-талап төмөн болсо, адатта баа көбүнчө арзандап, мындаи товарды саткандар да аазяят. «Сүнүү жана суроо-талап» теориясынын негизин түзүгөн идеянын түпкү мааниси мына ушундай.

2.0 Түрткү берүүчү себеп (стимулдар) жана конкуренция

Пайда түшпөгөн жумушту аткарнууну эч ким каалабайт. Пайданын белгилүү бир баасы болушу керек, андай болбосо курулай түйшүк тартуунун кереги жок. «Стимул» идеясынын мааниси ушундай.

Эл жаккын төлөп турганда Канат наан бышырганды уланта берет, анткени бул учун түрткү берген себеп бар. Эгер Элмири да муну негиздүү стимул деп чечес, ал дагы Канатка атаандашып наан бышыра баштайды. Ошентип сунуш көбайт, ал эми суроо-талап мурдагы деңгээлинде кала беринши мүмкүн. Эми Канат менен Элмиринын наандары күн сайын артып кала бере турган болот. Канат эми такси айдасам көбүрөөк пайда табам до деген ойго келиши же наандын баасын эле арзандатып коюнуу туура табышы да мүмкүн. Бул учурда эки кырдаал түзүлүшү ыктымал. Элмирадан наан алым жүргөндөрдүн айрымдары Канатка кайтып келиши, ал эми баашка баөөлөр баа темендөгөн сон наанды көбүрөөк сатып ала баштапша мүмкүн (б. а. суроо-талап осот).

Канат нааны кымбаттатса, ага түрткү берүүчү себеп күчтүүрөөк болот, анткени пайда көбайт, жумуш азаят. Суроо-талап мурдагы байдоң калып, кирдэрлары (клиенттери) азайбаса жана ар бир жолку сатудаан мурдагына караңаңда көбүрөөк киреше түшүп турса, ушундай болот. Бирок кээ баөөлөр мындаи баада сатып алууну каалабашы же сатып ала албаша мүмкүн, бул болсо суроо-талаптын азайышы билдирил. Анда Канат ушул эле көлөмдөгү кирешени алым туруу учун наанды кайрадан азыраак бышыра баштайды. Бул жерде биз керектөөчүлөрдүн суроо-талабы Канаттын наан бышырышы жана ага ылайык баа коюшу учун түрткү болуучу себеп болоруң байкайбыз.

Бул мисалдан биз конкуренция бар болгон-дуктан товардын баасы арзандап, керектөөчүлөр утушка ээ болуп жатканин коробуя. Ошентип, керектөөчүлөрдүн саны арбыйт (көбайт), бул болсо суроо-талап естүү дегенди билдирил, андыхтан ондуруучулар да утушка ээ болот. Нанга болгон суроо-талапка байланыштуу унга болгон суроо-талап да есөт, демек, бул жерде ондуруучулар да пайда табышат. Унга болгон суроо-талап наабайсанага ээ алгылыктуу (ылайыктуу, туура келген) баадагы уйду жеткирип туруу жагынан атаандашкан кишилер үчүн түрткү берүүчү себеп болуп калат.

Адамдар озүмчүлдүгүнөн, ач көздүгүнөн же алысты коро билбекендигинен эмес, жон гана түрткү берүүчү себептерге ылайык аракеттенинип. Түрткү берүүчү себептердин көптөгөн түрлөрү бар. Көзде адамдар аз аны төлөнген жумушту таандашат, себеби аны кызыктуураак же



¹Адистешүү – шишмердиктүн изүнчө кууш (тар) аттайын баасында жүргүсүүчүү; зияккын түрлөрүнө боюнча белгүчтүрүлүүшү.

жагындуураак деп эсептешет. Алар көп учурда башкаларга жардам бергенден, кооздук менен сулуулуктан ырахаттанып, канагат альшат. Биз каалаган нерсенин баары түрткү берүүчү себептин түрлору болуп саналат.

3.0 Менчик

Товар алмаштырганда иш жүзүндө зәллик кылуу укуктары айырбашталат (алмаштырылат). Канат озүннүү нанын сатуудан же Андрейдин унун алмаштыруудан мурин езү шупуданын зәси, ал эми Андрей индүн зәси экендигин анык билиши керек. Канат ошондой эле айырбаштагандан тартып нанга зәллик кылуу укугунун өзгөрүшүнүү Андрей макул болорун анык билүүгө тийиш. Бир нерсеге зәллик кылуу укугу – бул менчик укуту. Бул укуктар корголмоюнча, экономикалык система иштей албайт. Анткени Канатка Андрей жана башка адамдар келип, өздөрүнүн нанга алмашкан товарларын кайра алып кетчү болсо, анда ал наан бышырууга, аны алмашууга жана сатууга аракет кылбай калат.

Канат нанга эле зәллик кылбасы түшүнүктүү. Ал езү пайдаланган эмгек куралдарына, наабайканага жана ал жайгашкан жерге да ээ экендигин анык билиши керек. Бирок наабайканы озүнүкү болдо да, Канат жерди толук бойдан эзлөп түрүүнүн зарылчылыгы жок деп чечиши мүмкүн. Ал ошол жерди бир жыл пайдалануу укугун бир нерсеге алмашып алса болот. Ошондо да ал мындай алмашууну озүнүн укуктары корголоруна бекем ишненгү учурда гана жүргүзэе алат.


4.0 Экономикалык осууш

Жашоого мүмкүнчүлүк түзүп, адамдарды канааттандырган нерселер (ар кандай тамак-аш, унаа, түрек-жай, кийим-кече жана көңүл ачуу) – бул адамдын иш-аракеттеринин өнүмү. Жакшы товарлар дайыма оцой сатылат, анткени сатып алуучулар алардын бар экенин, баасы да бап келерин билишет. Ал эми начар өнүмдер адатта, ал түрсүн ишканын бул товарларды рекламилап, кардарлардын коодулүү бурууга аракеттесе деле, сатылбай калат. Экономикалык осууш тер төккөн эмгектин жана адамдар чындыгында эмнени каалай турғандыгын туура баалоонун натыйжалы болуп саналат.

Биз экономикалык осуушту озубузун жашоо деңгээлийнди өлчөө аркылуу ченей алабыз. Өндүруштун жана кирешенин негизги булактары жумушчулардын чеберчилигинин жогорулашына, жакшы жабдуулардын болушуна, технологиялык еркүндүтүүлөргө жана ишти мыктын үшүштүруга жараша болот. Эгер мунун баары еркүндүтүлбөсө, экономика мурдагы деңгээлийде калышы же анын корсостукчутерүү төмөндөн кетиши мүмкүн.

Жер сыйкятуу мүлкөө зәллик кылуу укугута адамдар адатта сатып алуунуу, белекке алуунун же мурастап калуунун натыйжалысында ээ болот. Айрым өлкөлөрдүн бай болушунун негизги себептеринин бири алардын жарандарынын жеке менчикке зәллик кылуу укуктары так аныкталип, ээ кандай шек түүдүргандыгында. Анча жакшы өнүккеген экономикалык системаларда ушул сыйкятуу менчиккүү укугунда ээ болуу мүмкүн эмес. Айыктан бул жерде жашаган адамдар өндүрүүш кубаттуулугун өнүктүрүүгө (имараттарды курууга жа машиналарды сатып алууга) өздөрүнүн үбайтысын жана акчасын жумшагылары келбейт, себеби алар жерден кол жуул калышы ыктымал. Анын устуну мындай өлкөлөрдө төмөндөгү себептерден улам адамдардын карызы алышы ете кыйын:

- Карызга акча бере турган мекемелер аз.
- Банктар жана башка кредит (проценттүү карыз) берүүчү мекемелер адатта кредитти кайра ачкалай түрүндө төлөй турган шартта бергенди артык көрүштөт, ал эми кээ бир жерлерде адамдардын колунда товар гарына (мисалы, кой же дан) болуп, аларды акчага «айландыруу» кыйын болуп мүмкүн.
- Банктар жана башка кредиттүү мекемелер кредит толеибөгөн учурда мүлктүк доо көй турган, толук зәллик кылган менчиги жок адамдарга кредит берүүнүү каалабайт.
- Ушул факторлордан улам проценттик өлчөмдөр жогору болот да, кредит алгандар карызыда төлөй албай жана пайда ала албай калуу коркунучу чоң болот.



Чумаки гидротүйүнүү

Квалификациясы жогорураак жумушчулардын эмгеги **квалификациясы** (билими, кесиптик даярды) томонүреөк жумушчулардынына Караганда индурумдүүрөек болот. Үйрөнүү, тажрыйба жана билим адамдардын энгүлүгүн, чеберчилигин арттырышына мүмкүндүк берет. Станоктор мыкты болсо, анда иштеген жумушчулар да көбүрөөк индурущат. Эмгек куралдарын жакшыртууга жана квалификациялуу жумушчуларды жалдаганда жумшалуучу инвестиция (киреше алуу максатында каражат сарптоо) адегендө чыгымдарды талап кылса да, кийин продуктулар көп жана кыйла сапаттуу чыгарылып баштагандын пайды алмы келет. Убакыт, энергия жана материалдар сыйкытуу ресурстардын аз чыгымдалышы менен продукция индуруу мүмкүнчүлүгү болгондо, биз индурумдүүлүккө (натыйжалуулук) жогорулады деп айтбыз.

Экономикалык есүштүн ото орчуундуу аспекттеринин (карапалуучу жактарынын, тараптарынын) бири – бул жаңы технологиялар жана жаңы нерселерди киргизүү. Жаңылыктарды киргизүү товар индүстриянын натыйжалуу ыкмаларына алыш келет жә таптақыр жаңы товарларды жараттууга «белле» (шарт, мүмкүнчүлүк) түзөт. Мисалы, Канат өзүнүн дандырына же мешине отунду азыраак жатын наа бышыруу жолу тапса, анда анын чыгымы взайып, кирешеси көбөйт. Анын наабайчылык иши уюмдуураа, сарамжалдуураа болуп калат.

Жеке азынку кирешеси менен жаңы идеяларга гана таңыган ишкәнданын осушу кыйын. Эгер Канат алектр мешин орноткусу келсе же башка айылдык кардарларды өзүн тартуу менен суроо-талапты чоңойтууну чечсе, ата жаңы меш орнотуу жана жук машина сатып алуу учун карызы акча керек болот. Ишкердик жургүзүү, ишкана ачуу же кенеттүү учун жумшалуучу же карылга алынуучу караажат капитал деп атлат. Экономикалык осушутун негиздеринин бири – проценттик төлемдөрү алгылыктуу капиталдын бар болушу. Эгер проценттик төлем ето але жогору болсо, анда ишкәндалар карызга акча албай калышат да, эздерунун чарбалык иш-аракеттин кенеңтишишт. Маселен, Канат жүк машина сатып алуу учун Анвардан 26ミニм сомду бир жылдык мөөнөт менен карылга сурады дели. Анивр Канатка андай болсо бул 26 мингүү кошуп 3 мин сомду капитал пайдаланган ақын учун процент эсебинде төлөйсүц деп жооп берди. (Компенсация наркы туура келген кандайдыр бир белек, же ишкәнданын акциясы¹ түрүндө, же дагы башкача жол менен төлөнүшү мүмкүн). Канат кенеңтилиген ишкана менен жук машина карызды төлөнгө, ошондой эле калган чыгымдардын ордун толтурунга жеткидей киреше альш келеби деп ойлоно башттайт. Эгер ишни онуунчук чыкса, Канат башка атавандаш карыз беруучулорду да табышы мүмкүн. Анда ал 26 мини сом карылга кошуп кайтаруу учун эң төмөнкү проценттик төлемдүү талап кылган карыз беруучуну таандай алат. Адатта проценттик төлемү эң төмөн болгон карызды баңктар берет, аяткени алар карыздын төлөнбөй калуу коркунучун башка көнтөгөн карыздарга белгүштүрүп жибере алат.

Акырнда, ишкананың экономикалық жақтаң уюштуруулушун жасыптыру да экономикалық өсүшкө алып келиши мүмкүн. Ишканаларда чогуу иштөөгө милдеттүү болгон адамдар эмгектенет. Алар үчүн жумуштун мақсатын, өздөрү күмгө отчет берип турушу керектигин, кантит биргелешпүн натыйжалуу иштөөгө болору билүү маанилүү. Адамдар машинналарга карагаада алда канаң татаал болгондуктан, кээде эмгектин эң натыйжалуу болушуна эмне оболгө түзөрүн аныктоо кыйын. Башкаруучулар ишкананың ресурстарын абдан натыйжалуу пайдаланышы керек. Жумушчулар адатта ишканадагы эң орчундуу ресурс болуп саналат. Итилилек же жетишүүнүн дагы бир жолу – эмгектин натыйжалуулугуна жумушчулардын кызыгуусун, алардын соң ишнин канагат альшын, ишкананың коксоюндары кадырлай турғандыгын сезизин камсыз кылуу.

5.0 Макроэкономика

Кайсы бир товарларды өндүрүп сатуучулар менен аларды сатып алып пайдалануучулардың ортосундагы экономикалык карым-катьштардың (айрыкча ақчасыз жүргүзүлген айрыштоолорду) карат корсок, алардын аттүгүл айылда да бир тоо эле татаал экенинг байкалат. Эгер силем елкеде жүргүзүлүп жаткан бардык алмашуулардын наыйжасын түшүнүп, аларды санаан чыгуура аракеттесеп, бул ете эле татаал экенин корсуюч. Макроэкономика дал ушундай иштерди аткарууга аракеттештөт.

Макроэкономика төмөнкүлөрдү илкшайт:



³Акция – акционердик коомдор чыгарылган, жүргүп тұн мәннен ту қолданылғандағы бағалар. Акцияның эссеңин акционердик капиталға косылған ылдау бар жекеңдеги күбіледілдірет.

- елкеде индуруулғен нерселердин наркы (силер елкенүн ички дүйн продукциясы (ИДП – ВВП) жөнүндө уккан болсоор керек. Буга продуктулардын эле эмес, унаа (транспорт) жана саламаттык сактоо сыйктуу тейлоо кызматтарынын да наркы кирет);
- индурумдүүлүк деңгээли (продукцияны индуруүге же тейлөөгө зарыл болгон ресурстардын колөмү – адамдар, убакыт, материалдар). Это аз ресурс жумшо менен продукция индуру же тейлөө кызматын көрсөтө алсак, аида индурумдүүлүк жогору дейбиз.
- жумуштуулук жана жумушсуздук деңгээли (эмгекке жарамдуу калытын ичинен жумуштуулардын түшөн проценти);
- елкедеги баалардын жалпы динамикасы (есүшү, өзгөрүп турушу). (Силер инфляция дегенди уккан чыгарыңыцар, бул бардык товарлардын орточо баасынын есүшү дегенди билдирет. Инфляция – жаман көрүнүш, анткени мында акчанын күчү начарлайт. Кээ бир елкөлөрде, мисалы, Японияда бута карама-карши келген проблема, б.а. дефляция бар. Канчалык таң калыштуу болгону менен, экономика учун бул көрүнүш да инфляциядай эле зиянидуу. Мындаидык акчанын баасы есүп, товарлар арзандайт. Анткени сатып алган нерселерди кийин араандай кетет деп адамдар акча сарпташиб, инвестиция жасабай калышат.
- капиталдын жана проценттк олчөмдердүн болушу;
- елкенүн башка елкөлөрден сатып алган (импорттогон) продукциянын наркы менен езүү башка елкөлөргө саткан (экспорттогон) продукциянын ортосундагы тең салмактуулук (баланс).

Үшүндай иликтөөнү жүргүзүү менен өкмет экономиканын есүп же оспей жатканын, елкөнү башкарууда колдонуп жаткан ыкма экономикалык есүшкө оболго же тоскоол болуп жатканын түшүне алат. Кээ бир елкөлөрде муну аныктоо ёткыны. (Мисалы, эгер силер досунардан анын уюнуң сүтүн алыш, ордуна бир аз отун жарып берсеңдер, бул алмашуу жөнүндө өкметтүү билүүгө мүмкүндүгү жок).


Өкметтүү индурумдүүлүктүү жогорулашына, калктын жумуш менен толук камсыздалышына, инфляционнын жана проценттк олчөмдердүн аз болушуна, импортко салыштырганда экспорттун басымдуулук кылышына жетишүүгө, булар аркылуу, экономикалык есүштүү камсыз кылууга умтулат.

Өкметтүү индурумдүүлүктүү жогорулашына, калктын жумуш менен толук камсыздалышына, инфляционнын жана проценттк олчөмдердүн аз болушуна, импортко салыштырганда экспорттун басымдуулук кылышына жетишүүгө, булар аркылуу, экономикалык есүштүү камсыз кылууга умтулат.

6.0 Кыргызстандын совет мезгилиндеги экономикасы

Совет доорууда Кыргызстандын экономикасы Советтер Союзунун экономикасынын бир белгүү болгон. Ал кезде елкөнүн экономикасы кыйла жакшы онүккөн. Алсак, онор жайдын ар кайсы тармактары түттөлүп, коомдук тейлөө дагы (мисалы, жалпы билим берүү системасынын иши) жакшы жолго коюлган. Кыргызстан, негизинен, айыл чарба продукциясын, ошондой эле минералдык чийки заттарды жана электр энергиясын индурургөн. Соода алмашуунун көпчүлүк белгүү Советтер Союзунун чигизде жургузуулуп, бардык финансаль ресурстар жалпы союздук бюджеттөн келип турган.

Мурдагы Советтер Союзунун экономикасы бирдистүү ишканы сыйктуу башкарылган да, индуруштук караттардын бардыгы мамлекеттин менчигинде болгон. Жумушчулар менен кызметкерлер эч качан индуруштук караттарга ээлип кыла алган эмес, аныктан ишканалардын кирешеси мамлекеттик бюджетке гана түшүп тур-



Токтоджа ГЭСи

ган. Ишканалардың өз ара еркин соода жүргүзүү укугу болгон эмес.

Кайсы тиитеги продукцияны кайда, каячан ондурүүнү, каякка болуштурууну, анын тышки корунушу, баасы кандай болууга тийиш экендигин Москвадан Мамлапаин (Мамлекеттік пландоң комитети) чечип турган. (Еркин базар экономикасында мындан чечимдерди жеke фирмалардын жана ишканалардын ээлери оздору чыгарат). Мамлаплан ошондой але кызметчилердин эмгек акысынын чоңдугун да көзөммөлдөр турган. Бул чечимдер адамдардын кызметина болгон суроо-талапка же алардын ишинин сапатына жараши болгон эмес. Жараандарга жана елкөнгө эмне керек болорун катарады жараандар вздору эмес, пландоң органдары тандап турган.

Мынрай системанын эк башкы көмчилгити томондогулар болгон:

- мыкты продукция өндүрүү үчүн ишканаларга, ал эми жумушчуларга оздерүнүн ишинин сапатын жакшыртуу үчүн стимул болгон эмес;
- ресурстардың эңзэле үнөмдүү пайдаланууга алыш келе турган чечимдерди айрым ишканалар жана керектөөчүлөр оздору эмес, бардык ресурстарга ээлкин кылым турган юмшар гана чыгара алат деген түшүнүк болгон. Тилекке каршы, бул дайыма але онунан чыга берген эмес. Эң мыкты чечимдерди алар кимдерге көбүреек таасир эте турган болсо, адатта ошолор чыгара алат. Булар – керектөөчүлөр жана продукцияны өндүрүүчүлөр.

Кайра куруу мезгилиниде 1987-1990-жыл. ишканаларга кыйла өз алдынча иштөө мүмкүнчүлүгүн берген айрым мыңзамлар кабыл алышынан.

6.1 Өлкөнүн 1991-жылдан кийинчи экономикасы

Республикалар көз жарандысыздыкка жетишкендөн кийин Советтер Союзунун бирдиктүү экономикасы кыйрап, мунун айынан соодал экономикалык байланыштардын басымдуу белгүгү үзүүл же кескин түрдө начарлар калды. Бул айдалылар жүргөн инфляцията алыш келди, адамдардын сактап койгон акчаларынын чоң белгүгү жоготууга учуралды, өнер жай токтооп калды да, жумушпесздардын катары кобойду. Бул өз кезегинде мамлекеттік дагы өз кирешлеринин басымдуу болгугунен кол жуушунан алыш келди. Аймактан мамлекет коомдук кызметтаринын мурдаштардың деңгээлидө камисыздыл, колдоп тура албай калды. Өз алдынча жүргүзүлө баштаган экономика тез эле начарлар кетти. Өкмөт ошондон тартып экономиканы кайра жаандырыу үчүн, анын еркин базар модельине (чылгусуна) откерүлүшүн уюштура баштады.

Дүйнөлүк банк, МВФ, АБР... Мен аларга карыздарды толойбум?

«Эл өкүлдер жыйнын Кыргызстандын тышкы карыздарды жөнүндөсү маселени талкузлады. Финансны министриянын арнын басары Эмирлан Төлөмурзаев депутаттарга акыркы 12 жыл ишкөн Кыргызстан 2 миллиард 456 миллион АКШ долларын түзген 115 кредиттиткөн макуудашшылды кол көбөндөгүн мөлөмбөлдө. 2003-жылдан 1-септембрьга карата тышкы карыздар 1 миллиард 642 миллион долларды түттөп. Бул бердүрүк күрөштөрдөн бир жаранса 420.2 доллардан түрүү келет. Төлөмурзаев ошондой же зөр Кыргызстан салып (налох) «вичимчи чоңайтуу, эсептер балансын түркүстүштүрүү жана экономиканын ар бир секфорун реформалоо аркылуу МВФ-түн (Эл алардын болота фондундан) көрсөттөнгөн аткараса, Париж клубу бул суммалын кыскартыптын жеткимал жөндисин белгиледи. Эгер МВФ-түн сүнгүштөрмөн аткараса, балдин аяла 2009-жылдын аягын чейин карыздарынан күтүүлүү алат».

(Ж. Зарылбеков, «Азым» газети, 10-окт., 2003-ж. 2-бет)

Карызды ким төлөөгө тийши, энне үчүн банктар бизге дагы але кредит берүүдө деген суроо салерди да тынсыздандырышы мүмкүн. Акырынан акчаны Кыргызстандын жаңардары төлөвөштөр керек, антикени оқмоттук карызды салердин аттыцардан алат. Эгер акча төлөөнө, анын кийин банктар башка вложерлөрдө бере алат. Тилекке каршы, карыз дайым але вз убагында кайтарыла бербейт, тексерисинче, акча улам көбүреек керектелин, карыз барган салын всүфдө. Бул олуттуу маселө, антикени оқмоттук жаңардарынан чоғулткан салыктар мүрүнүн карыздардын проценттерин төлөөгө зе кетин калат.

Чындыгындан жогоруда айттылган банктар карыз але эмес, кийла чоң суммадагы акчаны грант түрүндө да берет. Гранттар төлөөсүз берилет, б.а. аларды кайтаруу керек болбайт. Кээде бай вложор финансальык жардам алган мамлекеттік акчаны пайдасыз короткота, мүмкүн болгондун баарын жасап жаткандыгына канаттанса, карызды да кечин шиши мүмкүн.

Бул банктар коммерциялык максаттын көздөбөйт, антикени алар карызды отто төмөн процесси менен берет. Андай болсо мунун аларга эмнеси пайдалуу? Алар экономикасы начар вложерлөр финансальык жардам көрсөтүү менен алардын жаңардарын коргоону, алардын экономикасын оңтуктуруучу каалашат. Карыздардын көбүн «байлан берилет», б.а. карыз акча берилсөнчө чейин але оқмоттук ал акча колдонула турган жаңайыр бир конкреттүү долбоорду туулгүч тиши.

Окнот:

- Мамлекеттік менчікті жарапандардың жеке менчигінне откеруу (менчіктештируү) системасын түздү.
 - Жеке менчікті коргоо жана аны кыйла зеркін соодалоону камсыздоо учун мыйзамдарды взэрттү.
 - Жаңы салық системасын түздү, алткени мамлекеттік кирешнен мурдагы булактарынын көпчүлгүгө же иштебей калған але, же жеке менчікке сатылған болчу.
 - Иштеп жаткан ишканиаларга жана жаңыдан түзүлүп жаткан компанияларга өздерүүнүн бүткүл дүйнөдөгү жаңы соода өнектөрүү (партнерлору) менен мамилелерин сактап калууда жана онуктуруүде жардам берди.
 - Мурда Москвада жайгашкан уюмдар актарын келген функцияларды жүзегө анызуруу (аткаруу) учун мамлекеттік жаңы институттарды түздү.
 - Жаңыдан акча чыгарып баштады, алткени өлкөдо өзүнүн акчасы болған эмес.
 - Жарапандар болуп жаткан өзгөрүүлөрдү түшүндүрдү. алткени мурдагы шартынчайларда мыйзамсыз эсептелген көп нерселерте экономикалык жаңы шарттарда уруктасат берилген але.

Ишканалардың башкаруучулары жана эзлик күнделекчелер

- Эски соода байланыштарын калыбына келтирip, жаңыларын табышат.
 - Өз ишканаларын керектөчүлөрдүн талабын канааттандырууга багыттап, кайра түзүштөп, бул көбүнчө алар чыгарган продукцияны тышкы көрүнүшү же тиби озгортулот дегенди билдирет.
 - Ишкананы кайра уюштурууга кеткен чыгымдардын ордун толтуруу үчүн финанслык ресурстарды табышат.
 - Ишкананы ишине тишелелүү жаңы мыйзамдарды иликтеп чыгышат.

Женекей жарандар:

- Жаңы мыйзамдарды окуп үйрөнүштөт.
 - Өздөрүнүн ишкер ишканаларының түзүштөт.
 - Өздөрүнүн жаңы жумуш табыштат.

Менчкитештирууну жүзегө ийгилиттүү ашырыш учын менчкитин адилеттүү болуштуруулушун камсыздай турган бир катар мыйзамдарды иштеп чыгып, кабыл алув затын болуп.

Бул процесске обелге түз турған системама ишканалардың жана фирмалардың акцияларынын соосаолоғ мүмкүндүк берет. Алсак, ишкананын наркы аны башкаруу ыкмаларын адамдар кандай балагалыгына жарааш жогорулашы же томендеңдүрүү мүмкүн. Жарандар акция сатыны алуу мүмкүнчүлүгүнөн зө болушу учун өкмөт *ваучерлерди*² чыгарды. Аларды саттууга көвөлтүп ишканалардын улутторуну сатып алуда акча орлуулса пайдалануучы болады.

Кыргызстандың көпчүлүк адамдары учун жерди менчиктештируу абдан зор маанинг ээ. Жердин басымдуу болугу жеке менчикке таратылып бүтсөдөгү, жерди эркин сатуу жана сатып алууга уруксат берген мыйзамдар жакында эле караштырыла баштады.

6.2 Чакан ишкериеттеги мазниси

Азыр иштеп жатқас ишканалардың көпчүлугү мурдагы советтик экономикалык системада таптақыр болғон змес. Алардың көпчүлугү чакан үй-булолерго таандык, көлемү дагы чакан. Егер

Фондулук биржасында кандайча иштейт?

Бизнеси өнүктүрүүчүнүң капиталды
көбөйтүүчү максатында ири компания-
лар адамта ээлүү кылуу укугун саны-
шат. Албетте, бул укуктун көңчүлүк
болуғун эң күм сатып ала албайт,
ошондуктан акция деп аталуучу чакан
чүчшөвөр сатылат. (Ишканианың вуз
же фирма бул учурда болуңкү көттөй
тургандашының эсепшөвөн түшүнүл)

Бул акциялар фондулук биржада деп аталаған базарда сатылат. Мындаған компаниялар вз акцияларын сатууда үчүн көмітіпден откөршшет, бирок баасын ездердің көз алышынайт. Акциялардың нарықты коомдук суроо-тапалкана жана сунушка жарапша аныкталат. Ошентип, кайсы бир компаниялардың акцияларының нарықты ошол компанияның башкарыльшы жонціндөлә кандай деп ойлогонуна жарапша жогорулада же төмөндөлөт тұрат. Эгер башкаруу начар жүргізүлсө, акциялардың нарықты төмөндөйтіл, ал эми акциялардың башкарууну жакшыртууну талап кылышат. Эгер нарық жогоруласа, анда акциялардың нарықты вз акцияларының сатып киришке табыныш мүмкін.

Кээде компаниялар акция ээлерине өз киришесинин бир болғасын (бул дивиденд деп атапад) берилет. Компаниянын жетекчилеги ар бир акция үчүн берилүччү дивидендиндөн деңгээллүк компаниянын киришесине жараша аныктайт.

¹Биржа – бир түрдүк тобаclarдың, баалу халықаралық, валютанын, жумышсуздар миттенин үлгемелүүсүнү шаштап шурруучу дүйнөлөрдөр. Валюта – 1) маамекеттүү ачка бирдиги; 2) эл аралык соодолда колдонуучу ачка системасы.

***Ваучер** – менчикшештирлил жаткын ишкеманың акцизстанда алмаштыруу аркылуу менчикшештирүүгө калтышуу укугу бере турган документ.

силдердин үй-бүлөнөр нан сатса, анда ал дүйнөдегү ээ ири компаниялар тутунгандай эле ишкөр принциптерди (эрежелерди) сактоо менен иштей турғандығы засирде болсун. Мындай чакан бизнес (кирше алууга багытталған экономикалық иш-аракет) экономика үчүн ете маанилүү, антикени:

- Көп миндерген адамдардын киреше алышина жана жумушка ээ болушуна шарт түзэт.
- Ал бүткүл өлкөдөгү адамдар үчүн экономикалық жактан пайдалу қызметтарды көрсетүп, товарларды сатат.
- Ал өз продукциясын өндүрүүнү көркөтөөчүлөрдүн дайыма өзгерүп туруучу суроо-талантарын канаттандыруу үчүн бат-бат өзгөртүп тұра алат.
- Ал мамлекетке салык кирешесин берет.
- Ал ишкөрлерге өз иштерин жүргүзүү принциптерин үйретет.
- Ал жаңы ишкөр идеяларды сыйнал көрүүгө мүмкүндүк берет.
- Ал осүп, ири бизнеске айланышы мүмкүн.
- Ал өлкөдөгү акчаның жүгүртүлүшүне жардам берет. (Байлыкты көбүрөек жаратуу үчүн бул кайсы жерде ин эффективдүү пайдаланыла турған болсо, ошол жакка акчаны жумшою мүмкүндүк берет).
- Конкуренция жүргөндүктөн, чакан ишканалар өздөрүнүн өндүрүштүк чыгымдарын эң томенкү деңгээлде карман түрушу көрек. Бул өз көзегинде бааны жана инфляцияны томен деңгээлде карман тұрат.

Азырын учурда көптеген чакан ишканалар товарларды башка өлкөлөрден ташып келишет. Жаңы товарлардын базарын жеткирилүп түрушу жана көркөтөөчүлөрдүн суроо-талантарынын канаттандырылышы ушундайча ишке ашса дагы, дал ушул көркөтөөчүлөрдү жергиликтүү өндүрүштүн товарлары менен камсыздып турған чакан ишканалар жана өз продукциясын башка өлкөлөргө сатып турған ишканалар өлкөнүн экономикасына ээ өч жардам берет.

Мамлекет жаңы ишкөр ишканаларга томендөгү жардам бере алат:

- компанияларды жана ишканаларды кабыл алынган контракттардын шарттарын аткарууга артасы кыла турған мызызамдарды кабыл алуу
- өз алчилуктери аркылуу компанияларга чет өлкөлүк көркөтөөчүлөрдү издең табууда жардам берүү
- мамлекеттик илимий мекемелер аркылуу техникалык жардам көрсөтүү
- салык ставкаларын (олчымдерүү) томондоттуу
- жаштардын компанияларга, ишканаларга зарыл болгон адистиктер буюнча билим алышина мүмкүндүк түзүү
- компаниялардын акцияларын жараптар сатып алышина колдоо көрсөтүү.

6.3 Банк системасы

Банктар ар кандай экономиканың маанилүү болғугун түзөт. Кыргызстан Улуттук банкынын милдеттеринин бири-олиодогу жүгүртүлүп жаткан акчаның санының көзөмделеп түрүү. Бул акчаның нарының таасир этет. (Әгер өлкөде акча эсепсис санда чыгарыла баштаса, анда анын баркы кетер але). Бирок бул банктардың өзүнүн клиенттери жок.

Меншүк ишканалар үчүн өз акчаларын кайсы жерде эн көп пайда алып келе турған болсо, ошол жакка жумшай турған коммерциялык банктардың болушу маанилүү. Мындай банктар жаңы байлыкты томендөгүдей жолдор менен табууга умтулушат:

- бөш турған акчасын өз клиенттерине берүү (клиенттер адатта банк салымдарынан чакан көлемдөгү проценттерди алышат),
- бул акчаны адамдарга жана компанияларга карыага берүү (банктан акчаны кредитке алган адам ага белгилүү өлчөмдөгү процент төлейт).

Адатта банктар компаниялар сыйкытуу иштейт да, кредиттерди эн томенкү өлчөмде берүү жана өздөрүнүн салымчыларына (акчаларын банкка салгандарга) мүмкүн болушуңда көбүрөек процент төлөө үчүн ез ара атаандашат.



«Бакай» банкы

⌚ ТЕКСТТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

👤 02-тапшырма. Адистешүү

Шеригинер менен силердин жамааттагы адамдарда бар адистиктердин баарын (мисалы, механик) санап чыкты. Анан адистер оздорунун билимин, эптуулугүн колдонгону үчүн акыл алар албасын, ошондой эле алар бул адистиктерге кайдан окуп ээ болушканы белгилегиле. (Эгер шаарда же шаар тибиндеги кыштакта жашасанар, анда озүңөр турган көчө жақтауда гана эске алышыңар керек).

Аттының көндүмдер (эптуулуктер)	Акыл алышабы?	Муну кайдан окуп үйрөнүшкөн?
1. Самолёт айдоо 2. Шырдик жасоо	Ооба Жок	Учукчтар мектебинен Чоң энелерден

👤 03-тапшырма. Бартер

- Төрттен болуп бир буюмду экинчи буюмга башма-баш алмаштырып (**бартер** кылыш) жаткан адамдарды ақыркы жолу качаң көргөнүңердү бири-бирициерге айтып бергиле. Адамдар кандай буюмдарды алмаштырышты? Алар эмис үчүн акчаны колдонбай, бартерди тандап алысты?
- Төмөндөгү табицианды дептерициерге көчүрүп, аны толтургула. Бөлүмдергө ар бир системанын артыкчылыгын жана кемчилигин жазыбы.

Акча	Бартер
<u>Артыкчылыктары</u>	<u>Артыкчылыктары</u>
<u>Кемчиликтери</u> Акча баалуулусун жоготот	<u>Кемчиликтери</u>

👤 04-тапшырма. Суроо-талаң жана сунуш

Эки-экиден болуп озүңөр жашаган жердеги кишилер алғанга мүмкүнчүлүгү бар, сунушталышы жана талаң кылышын вәзгерүлүп турган товарлардың үч түрүн ойлонуп көргүлө. (Мисалы, тамеки, телевизор, алма ж.б.). Андан кийин төмөндөгү табицианды дептерициерте көчүрүп, андагы суроолорго жооп жазыбыла.

(Буларды унуптагыла:

- ✓ Сунуштун вәзгерүлүшү товар сунуштоочулардың санынын вәзгерүлүшүнө же алар камдал турган товарлардың колемүнө жараша болушу мүмкүн.
- ✓ Суроо-талаңтын вәзгерүлүшү кайсы бир товарды алгысы келген адамдардың санынын озгорулышунө же анын көркөтелишинин колемүнө жараша болушу мүмкүн).

Товар	Ушул товарга болгон суроо-талаңты кандай факторлор вәзгерте алат?	Бул товарды сунуш кылууну кандай факторлор вәзгерте алат?
1.		
2.		
3.		


05-тапшырма. Биздин менчиги

Силердин үй-бүлөңдердүн кандай менчиги бар экендиги жөнүндө ойлонуп көргүле. Эң чону болгон үйден баштап кийимге чейинки 10 буюмдун атын жазып чыктыла.

Темендегү суроолорго жооп бергиле:

1. Бул буюмдардын силердин менчигинер экендигин кантит даилдей аласынар?
2. Бул менчикке мыйзамду түрдө зэллик кылуу укугун кантит ала аласынар?


06-тапшырма. Пайда: ким пайда корот?

Шеригицер менен бул окуяларды окуп чыгып, суроолорго жооп бергиле.

Алмаздын айылда кичинекей дүкөнү бар. Бул жерде ал кассета саткан жалгыз адам. Ал кассетанын «SONY» MX 345 моделин 35 сомдан сатат. Бул Бишкектегиге караганда 30%ке кымбат, ал эми кассетаны айылга алып келүү учун 5% сарпталат. Нургия Бишкекке барып, өзүнүн дүкөнүнө кассета сатып алууну чечти. Ал кассетаны 30 сомдан сатмак болду.

1. Нургиянын иш-аракетинен ким пайда корот?
2. Алмаз эмне кылса болот?

Айылда Гүлнаранын чакан наабайканасы бар. Бул жерде токочторду ушундай эле баада саткан дагы бир наабайкан абар. Бир жумада Гүлнара 1000 токоч жасаш учун 50 кг ун (1 кап) коротот. Ал 550 сомго 50 кг ун сатып алат. Бардык чыгымдардан кийин ал күнүнүн 150 сом пайда көрөт. Эгерде ал 5 кап унду дүнүнөн сатып алса, анда 1 кап ундуң баасы 500 эле сом болот. Эки наабайканы иштеп жатканына карабастан, нан элге жете бербейт.

1. Гүлнара түшкөн пайданы эмне кылышы керек?
2. Унду дүнүнөн (ири коломдө) сатып алуу планынан ким пайда корот?
3. Баа кандай болушу мүмкүн?
4. Планды жүзөгө ашигурууга дагы кандай факторлор жолтоо болушу мүмкүн?


07-тапшырма. Жергиликтүү бизнес

Шеригицер менен жергиликтүү бир ишканага (дүкөнгө же кандайдыр бир индурушке) барып, алардын ээлерине төмөнкү суроолорду бергиле. Ишканы боюнча отчет жазыгла. Бул отчет менен классты тааныштырууга даярданыла.

1. Сиз кандай товарларды/продукцияларды сатасыз (тейлөө кызметтарын корсөтөсүз)?
2. Сиздин бизнесиздин аты кандай? (Айрым чакан ишканалардын аты жок болушу мүмкүн).
3. Бизнес менен начантаң бери алектенни келе жатасыз?
4. Сиздин кардларларыңыз кимдер?
5. Бизнес жүргүзүүте кинчка карајат жумшайсыз?
6. Товарыңызды кайдан аласыз? Же өзүнүз индуросуэбү?
7. Канча товар индуруүүн же сатып алууну сиз кантит билесиз?
8. Сатылым жаткан товарды баасын кантит чыгарасыз?
9. Акыркы жолу баасын өзгөртүүде кайсы факторлорду эске алдыңыз?
10. Бизнес жүргүзүүде кандай кыйынчылыктарга туш келесиз?
11. Бизнес жүргүзүүнүн кандай артыкчылыктары бар?


08-тапшырма. Кантит миллионер болсо болот?

Бул тапшырманы эки жол менен аткарса болот:

- 1) керек боло турган товарды ойлонгула да, теменкү тапшырманы аткарғыла;
- 2) же тапшырманы аткаруу учун биз сунуш кылган товарды пайдаланыла.

Сунуш кылышынан товар: силер буран койсо күрүчтүн ташын болуп чыгарып турган жөнекей машинаны ойлон таптышып.

Силер бул буюмду жасап чыгарып, аны сатып, бизнес баштагыңар келет. Шеригицер менен суроолорду окуп чыгып, өзүңөрдүн бизнес-планыңарды жазыла. Аны класска сунуш кылууга даирданыла.

1. Силердин продукцияларды ким сатып алат?
2. Эл силердин компаниялар жана продукциялар жонундо кантит билет?
3. Товарыңардын/продукциялардын баасын кантит коесуңдар?
4. Бизнес жүргүзүү үчүн силер канча чыгым сарпташыңар керек болот?
5. Иштап баштап жатып, товарды канча санда чыгарууну чечүүдө эң мурда эмнени эске аласыңар?
6. Түшкөн пайдамын эмне кыласыңар?
7. Кандай факторлордан улам силер товардын баасын өзгөртүшүнөр мүмкүн?
8. Силердин бизнесиңер канткенде кебүрөөк пайда бериши мүмкүн?

09-тапшырма. Аялдар бизнесте

Бизнес менен алектенген бир нече аялды таптыла (алар базарда соода кылган, же кафеси бар, же кийим тиғүүчү цех ачкан силердин туутандарыңардан болушу да мүмкүн). Аларга төмөнкү суроолорду бергиле жана алардын жоопторун классста талкуулоого даирданыла.

1. Бизнес менен алектенген эреккөн менен аялдын айрмасы эмнеде?
2. Бизнес менен алектенген аялдардын кандай артыкчылыктары бар?
3. Бизнесстеги аялдар эркектерге кантит жардам берет?

10-тапшырма. Таң кальштуу эреже

Элестеткиң корсоңор: өкмөт, жазында же жайында терөлтөн болсоңор акы төлөнүүчү жумуш жасашыңарга же бизнес жүргүзүшүңөр тьюю салган мыңзам чыгарды дейли. Мунун ордунда силер омур бою үйде эле отурушуңар керек.

Шеригицер менен эгер бул мыңзам кабыл алынып, натыйжада калктын төң жарымы иштей албай калса, анда ушундай чектоонуу экономикага таасири кандай боловрун (б.а. буга канчалык чыгым кетерин, канча пайда алымбын каларын) ойлонуп коргуло. Мектептерде, ишканаларда, мамлекеттик орнандарда, ооруканаларда, айылдарда ж.ү.с. эмне болот? Мисалы, жазында же жайында туулган профессор өзүнүн бағында гана иштей алмак. Ушул суроого жооп иритеңинде көлемүү 150 сөзден турган дилбаян жазыла. Аягында ушута окошо нерселер силердин коомдо да болуп же болбой жатканын көрсөтсөңдер болот. Же мындайда айрым адамдардын белгилүү убакыт аралыгында экономикалык ишмердигин чектоого алым келген кандайдыр бир салттар, үрп-адаттар да себепчи болушу ыктымал.

11-тапшырма. Силер бир күн кечкөн эмне кыласыңар?

Мындай ары чакан диалог жүрот. Сүйлөшүүгө катышкандар:

- ✓ Аялы (үй кызматында) – **А**
- ✓ Күйөсү – **К**
- ✓ Уулу – **У**
- ✓ Статистика агенттигинин кызматчысы – **САК**

Сүйлөшүүнү окуп бүткөндөн кийин шеригицер менен иштеп, төмөндөгү суроолорго жооп бергиле да, классстык талкууга даирданыла:

1. Аялнын күнделүк милдеттери жөнүндө күйөсүнүн пикири кандай деп ойлойсундар?
2. Силердин пикеринер бөюнча, адамдардын акы төлөнбөгөн жумушун баалоого мындай көз караш кандай таасир этет?
3. Силер жашаган жерде акы төлөнбөгөн кандай иштер жасалат?
4. Алар маанилүүбү?
5. Эгер үй жумушун ушинтип бааласак, анда үй жумушунан тышкary дагы кадыресе иштеген жайы бар аялдар эмне болушат? Үй жумушун ким аткаралат?
6. Бардык үй-бүлө мүчөлөрүнүн жумушун баалай турганыбызды биз кантит көрсөтө алабыз?

Кырдаал: Ўй-булө үйдө кечки тамакты ичип бутүп, сүйлөшүп отурат. Эшик тыкылдайт. Уулу туруп, эшикти ачат.

У: Саламатсызбы?

САК: Саламатчылык, менин атым Бактыяр, мамлекеттик статистика агенттигинин кызматчысымын. Мен үй-бүлөлордо сурамжылоо өткөрүп жүрөм. Силердин үй-бүлөнөргө бир нече суроо берейин дедим эле. Жооп берип көбсүнчарбы?

К: Албетте, кирициз. Менин атым Бакыт, бул менин жубайым Салтанат, бул болсо уулум Дамир. Оттурунуз. Чай ичесизбы?

САК: Ооба, ыракмат. Менин берер суроолорум сизге жекече же жашыруун мунездө эмес.

К: Жакшы болот, суроолорунузду бере беринциз.

САК: Сиздин жана аялыңыздын бир күн кечке кыла турган иштериниздерди билгим келет.

К: Менин жубайым... Ал эртеден кечке үйдө, демек, айта турган сөз дөле жок. Ал туруп эртөн мененки тамакты даярдайт, уулун карайт, үйдү таза кармайт, түшкү тамакты жасайт жана кошуналарды менен сүйлөшөт.

САК: Дегиңкиси, мага айрым тактоолор керек. Мен жубайыңыздан сурасам каршы болбойсузбы?

К: Албетте, сураңыз. Салтанат, бери келчи. Бактыяр сага бир нече суроо берейин дейт.

САК: Жакшы-ы, сиз мага эртөн менен тургандан баштап жатканга чейинки кадыресе бир күнүнүз жөнүндө айтып бере аласызыбы?

А: Ооба. Менин күнүм эртөн мененки saat 5те башталат. Мен туруп суу ысытыш учун от жагам. Аナン эртөн мененки тамакты башырып, уулумду мектепке даярдайт. Биз saat бла чогуу тамактанабыз, аナン күйөөм жумушка кетет. Мен ашкананы жыйнапштырып, saat 7де кир жуул үй жыйнай баштайм. Үйдо кир жуугуч машина жок болгондуктан, адатта буга 1 saat кетет. Кир жуул бутүп, бир аз бакчада иштейм, андан кийин базарга барам. Өзүүз бакчада естүргөндөрлүн айрымдарын сатам. Сатыктан түшкен акчаны тамак-аш сатып алууга жумшайм. Адатта мен базарда 8 saatка жакын оттуруп, үйтгө 5те келем. Үйтгө келгенден кийин кечки тамакты жасайм, аナン бакчага барып, ал жерде бир аз иштейм. Карапты киргендө үйтгө келем. Үйдо иш табылат, мисалы, бир нерсе тигем ж.б.

САК: Жакшы, дагы эмне менен алектенесиз?

А: Жок, болгону ушул.

У: Сиз арыктан суу ташыганиңызды, үй сааганыңызды, отун тергенинцизди унутуп калдыңыз.

А: Ооба, ооба, ал дагы бар.

У: Ал эми сабактардан мага жардам бергенинциз, дагы тамак-аш алып чоң энeme барып турганыңызычы?

А: Ал эсептелбайт.

САК: Мүмкүн, эсептелер, эсептелбеши да мүмкүн. Бирок убактыңызды алат да.

А: Ооба, ошондой, мага такыр убакыт жетпейт.

САК: Сиздин кызыккан нерсесиз барбы?

А: Кител окутанды жакшы көрем. Бирок менин кызыккан нерсем (хоббим) үй-бүлөм деп ойлойм.

САК: Бирахмат. Эми, Бакыт, оозунуздүн күнүнүз жөнүндө айтып беринцизчи.

К: Мен эртөн менен туруп...

12-тапшырма. Бизнес жана жараптадык коом

Шеригицер менен бул суроого жооп жазгыла.

«Коомдун онцугашындо жеке бизнестин ролу өкмөттүн ролуна төң келиши же андан да жогору түрүшү мүмкүн. Эмне үчүн андай?»

13-тапшырма. Силердин районуңардагы откоол мезгилдеги экономикалык өзгорүүлөр

Үч-төрттөн болуп, Советтер Союзу кулаганга чейин эле иштеп турган бир ишканага барып, андагы кызметкерлөргө теменкү суроолорду бергиле:

- Менчкитешириүүдөн кийин сиздерде кандай өзгорүүлөр болду?
- Ушул мезгилдеги кайсы кадамдар сиздер үчүн ете кыйын болду?
- Эгер ишканга менчкитеширилбесе, эмне болот эле?



Кыргыз Республикасынын
улуттук валютасы, 2003-ж.

V бап

Саясий жана экономикалық үкүктардың өз ара байланышы

Текстті оқуғанға чейинки көнүгүүлөр:

01-тапшырма. Үкүктар жана эркиндиктер

1. Үч-терттөн болуп саясий жактан эркин адамдар кандай укуктарга жана эркиндиктерге өз борору талкуулагыла.
2. Үч-терттөн болуп экономикалық жактан эркин адамдар кандай укуктарга жана эркиндиктерге өз борору талкуулагыла.

02-тапшырма. Терминдер жана алардың аныктаамалары

Шеригинер менен терминдерге туура келген аныктаамаларды бергиле:

Термин	Аныктаама
1. Коррупция	а) Кандайдыр бир максаттарга жетүү үчүн адамдардың жүрүш-турушу менен иш-аракеттерине тасир этүүчү күч.
2. Бийлик	б) Адам менен оқмоттун өз ара укуктарын жана милдеттерин пайда кылуучу, адатта ажыратып алтыс мыйзамдуу байланыш.
3. Салыктар	в) Киреше алуга бағытталган экономикалык ишмердик.
4. Саясий укуктар	г) Адамдын саясий түрмүшкү активидүү катышуу укуту.
5. Бизнес (ишикдердик)	д) Мыйзамсыз пайда көрүү үчүн кызын абылышынан кыннаттык менен пайдалануу.
6. Экономикалык үкуктар	е) Мамлекеттик фондго төлөнүүчү мажбурлоочу жана милдеттүү төлөмдөр.
7. Жарандык	ж) Менчикке өз болуу, ишикдердик ишини жүргүзуу укуту жана контракт түзүү укугу.

Окуу үчүн текст

1.0 Экономикалык укуктар деген эмне?

Жарандарга экономикалык эркиндиктерди жана укуктарды берүү өлкөнүн экономикалык абалын жакшыртуу үчүн жасалган олуттуу (маанилүү) кадам болуп саналат, анткени ал жарандарга чыгармачылык жөндөмүн жана болгон дәрәметин экономиканың өнүгүшүү үчүн жумшоо мүмкүнчүлүк берет.

Экономикалык укуктарга төмөндөгүлер кирет:

- мулкүн бардык түрлөрүн сатып алуу, зэлөө жана сатуу укугу
- продукцияны индүрүү, пайдалануу, сатып алуу жана сатуу укугу
- төйлөө кызметтäрарын (бююм түрүндегү эмес иш-аракет түрүндегү товарды, мисалы, окутуу, дарылоо ж.ү.с.) сатып алуу, сатуу жана пайдалануу укугу
- өзүнө жумуш тандоо укугу
- өз жумуш ордун өзөгрүүтүрүү укугу
- профсоюздарга жана профсоюздук бирикмелерге кириш укугу
- өз бизнесин түзүү укугу
- контракт түзүү укуту.

Айрым адамдар экономикалык абал жакшырса адамдардың саясий укуктары анча маанилүү болбай калат деп эсептешет. Бул баптын максаты – мунун туура эмес экенин корсогтуу.

¹Профсоюз – өз мурдабарын социалдык-экономикалык укуктарын жана талаптарын (кызынчылыктарын) индүстриялук жана алдын тышкыларды чөйрөдө корсог үчүн эмгекчилердин иктишардуу бириккен укуму.

2.0 Саясий укуктар деген эмне?

Саясий укуктар, негизинен, биз менен лидерлерибиздеги тиешелүү укуктар системасы болуп саналат. Биз бир катар суроолорду берүү менен, бул кайсы укуктар экендигин жана аларга биз кичинең деңгээлде ээ боло аларбызын түшүнө алабыз. Саясий жана жарандык укуктар оз ара тыгыз байланышкан, андыхтан биз жарандык укуктарга тиешелүү суроолорду да коштук.

Саясий укуктар:

1. Өкмет жашсымы же башка жогорку бийликтеги адам эркин жана адилет шайлоо жолу менен шайланабы?
2. Парламенттеги мүчөлөрү эркин жана адилет шайлоо жолу менен шайланабы?
3. Шайлоо женундеги адилеттүү мыйзамдар, шайлоо алдындағы оноктукторду откоруу учун бирдей мүмкүнчүлүктөр, эркин добуш берүү жана добуштарды калыс эсептөө мүмкүнчүлүгү барбы?
4. Шайлоочулар өздөрү шайлаган лидерлөргө реалдуу бийликтеги бере алабы? (Эгер силердин шайлаган окулдердөрү чечим кабыл алу мыйрамына ээ болбосо, анда силер саясий процесске катыша албайсыцад).
5. Адамдардын ар түрдүү саясий партияларга бишригүү укуту барбы?
6. Оппозицияны жактаган добуштар олуттуу санды түзөбү жана оппозициянын оз таасирин күчтүү же бийликтеги шайлоо жолу менен алуу учун реалдуу мүмкүнчүлүгү барбы?
7. Жарапандар аскер адамдарынын, чет олкөлүк күчтердүн, диний топтордун же кандайдыр бир башка таасирдүү топтуу көзөмөлүнүн эркини?
8. Азчылыкты түзгөн этностук (улуттук), диний жана башка топтордун өзүн-өзү билүүте (өз коомун өздөрүнүн маданий доолоттерүүнөн ылайык келтедей уюштуруута), өзүн-өзү башкартууга укуктары барбы жана алар чечимдердин кабыл алынышына катыша алабы?

Жарапандык укуктар:

1. Өкметтүү көзөмөлүнен эркин болгон жаңылыктар менен пикирлер булактары (массалык маалымат каражаттары), кез карашты маданияттуу билдириүүнүн башка түрлөрү барбы? (Кеземелде турганда алар өкметтүү туура эмес кадамдары жөнүндө чынныг маалыматтарды таратса албайт).
2. Ачык муназадегү коомдук талаш-тартыштар жана жекече эркин талкуулар өткөрүлүп туробы? Б. а. адамдар туура маалыметтеги негизинде өкметтүү демонстрация¹ откөрө аласыцарабы?
3. Силер биргелешип саякатка чыгып жана чогулуп, мамлекеттеги саясатына карши ачык жана бейпил демонстрация¹ откөрө аласыцарабы?
4. Жарапандар мыйзам алдында тен укуктуубу? Алар кез каранды эмес, калып сот системасына кайрыла алабы? Коопсуздук күчтөрү мыйзам талаптарын сактайбы? (Көз карандысыз сот системасы өкметтүү сыйнад алат).
5. Эркиндигинен адилестиз ажыратуудан, олкөден чыгарып жиберүүдөн жана саясий террордан же саясий системасын колдоочу (же ага карши турган) топтордун зомбулугунан коргонуу мүмкүнбү?



Оз эркин мактыярдуу түрдө билдириүү укугу

«Эркин жана адилет шайлоо»

деген эмне?

Жарапандар талапкер катары көрсүтүлүгө мыйзамдуу укугу бар калагандай кишини сунуш кыла алса жана ал учун эн кандай жазадан коркостон добуш берсе алса гана, шайлоо эркин болот.

Шайлоону эркин оттүү дегенде биз бардык шайлоочуларга жана талапкерлөргө бирдей мамиле жасалындыгын түшсүнүз. Добуштарды кама эсептөөгө жана бурмалоого, наралоонун же алдамчылыктын ар кандай түрүнө жол койбо керек.



Дин түшүү эркиндеги

¹Демонстрация – коомдук-саясий мавзайларды түшүнүүчүү (билдириүүчүү) массалык журнада.

6. Профсоюздор жана дайкандардын уюмдары же ушуга ошкогон башка уюмдар барбы? Мындай уюмдарға киргем кызметкерлер үчүн жумуш шартты коргоонун натыйжалуу жолдору барбы (отпуск алуу укугу, эмгек ақысынын адилеттүү түрдө төлөнүшү)?
7. Өкмөттүк көзөмөлдөн эркин болгон кесиптик жана башка жеке уюмдар барбы?
8. Менинк ишканалар же кооперативдер (өз мүчөлөрүнүн каражатыны түзүлген көомдүк бирикмелер) барбы?
9. Адамдардын диний уюмдарга эркин кирүү укугу барбы жана адамдар өздөрүнүн диний ишенимин эркин билдире алабы?
10. Жеке социалдык эркиндиктер барбы? Буга аялдардын төң укуктуулугу, вз тилинде сүйлөө эркиндик, болочок (кечеңгечтеги) жубайын тандоо жана канча балалуу болгондуу өзү чечүү сыйкытуу эркиндиктер кирет.
11. Мүмкүнчүлүктөрдүн төндиги барбы? Бул, мисалы, ар бир адамдын билим алуу, вз иши үчүн адилеттүү ақы алуу, вз акчасын каалагандай сартоо мүмкүнчүлүгү бирдей дегендикти билдирет.
12. Коррупциядан эркиндик барбы?
13. Өкмөт өз зилинин жашош шартты үчүн кам көрөбү?

3.0 Саясий укуктардын зарылдыгы

Өкмөт жараптардын турмушуна зор таасир корсотө алат. Борбордук Американын кыштактарында болуп еткөн теменкү эки окуяны окуп, эгерде адамдардын экономикалык укуктары бар, бирок саясий укуктары жок болсо, эмие болушу мүмкүн экендигин ойлонуп көргүле.

1-кырдаал. Кооперативдик фермада тогуз үй-бүле жашачу. Алардын баары ферманын төң укуктуу залери болчу. Өкмөттүк чиновник (кызмет адамы) фермерлердин бирин – Жондуу комитеттин төрагасы, ферманын башкаруучусу катары таандай алды. Кийин, маселердин баары чогулуштарда талкуулганына карабастан, чечиндердин баарын Жон өзү эле кабыл алып калды. Бириңиң жылы Жон ферманы жакшы башкарып, белгилүү бир пайда алып келди. Бирок экинчи жылы ферманын эзлериңи бир болгон Питердин вз улушуу сатып жиберишине үрүксөт бербей койдай, анткени анын эн мыкты механик экенин білчү. Ал аз келгесип ошол жылы ферма пайда албай калды. Фермерлер Жондундай катта кетиргенин айттышы, чогулуштардын бириндеги башка бирвөннөн төрагалыкка сунуш кылышты. Фермадагылардын эн билимдүүсү болгон Жон алар башка адамды шайлай албасын, анткени взу мындай иш үчүн мыкты талапкер экенин жана якмет тарафынан дайындалғанын айтты. Эгерде Жон макул болбос, башкаруучуун алмаштыра албасын бардык фермерлер түшүнүштү. Натыйжада алардын кепчүлүгүтүнде, көздөрүнен фермадагы ишине анча кызыкпак калышты, анткени алар Жон пайдаланган үсүлдөр (методдор) эскирип кетти деп эсептешет. Фермерлерде кызыкчылык жок болгондуктан, ферманын кирешеси азая баштады.

2-кырдаал. Доминго фермада үй-бүлесу менен турчу. Анын ферма ээси экендигин ырастаган документи бар болчу. Ферма азыктарды үй-бүлөвгө көрек болгондун көбүрөөк индүрүү. Алгачка бир нече жылдын ичинде баары жакшы журду. Доминго вздергүнен арткандарын сатып, бир нече үй сатып алды. Жыл сайын салык инспекциянын кызметчи келип, ферманын кирешесинин 20%нин якметке альчы. Доминго буга макул болчу, анткени кызы үчүн мектеп салынышын каалачу. Шайлоонун жоктугунда Доминго кабатыланчы эмес, анткени ал якмет баарын туура жасал жатат деп эсептечүү. Бирок беш жылдан кийин формачан адамдар келип, якметтүп атынан пайдалын 70%нин берууну талап кылды. Бул Домингого жакшы жок, бирок алардын куралынан коркту. Чогулутган ачка якметтүп чиновниктери үчүн үй курууга кетип жаткандыгын билгендө, ферманын эссиинин комулуу ого бетер иренежиди (нааразы болду). Ал аймактагы жалгыз гезитке кат жазды, бирок ал якметтүк гезит болгондуктан кат жарыяланган жок. Доминго жетекчилерин шайлоо укугунда зэ болгондуктуу якунду.

Биринчи окуяда фермерлердин экономикалык укуктары бар, бирок саясий укуктары (лидер шайлоо укугуту) жоктугун кордук. Жондун аракеттөнгөнине карабастан, фермерлердин ындынын ечтүү (маянайт чөктүү, деми судду), анткени алардын шайлогоо мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде фермерлердин шайлоого укугу болгондо, алар башка төрага үчүн добуш бермек. Жаңы төраганы идеялары мурзуку төраганынын жакшы болушу мүмкүн, бирок, кантса дагы, бул вздергүнүн эркин экендигин фермерлер билмек жана кызыкчылыктарын жоготмок эмес. Балким, кийинки шайлоодо Жон кайрадан женип алмак.

Экинчи окуяда фермер Домингонун экономикалык укүттары бар, бирок алардын көбүнөн айрылат, анткени аны саясий укүттары жок. Бул жерде маселе бир нече жыл өткөндөн кийин екмөттөн алға кондуктор бурбай, аны менчигин тартып ала баштагандыгында.

4.0 Бизге укүттардың эки тури төң бер мезгилде керекли?

Саясий жана экономикалык укүттар менен эркиндиктер өз ара ето тыгыз байланыштуу, анткени жарапандардын саясий укүттары болбо, екмөт алардын менчикке болгон укугун оцидэл айсантыш мумкүн. Эгерде мамлекет жарапандарды салык төлеөве милдеттendirсе же алардын мүлкүн тартып аласа, же жарапандардын макулдугусуз алардын пайдалануу укугунча чек койсо, алда аларды эркин деп атоого болбай. Екмөттүү мындан аракеттер жалпы жыргалчылык учун жасалды деп билдириши жарабайт. Айрым өлкөлөрдө екмөт кимдир бирбюннүү мүлкүн «жалпы пайдаучы» айлып коюгу нийттегендө, ал демиде бул мүлкүн наркын компенсациялайт (ордун толтурат). (Мисалы, жол куруу учун бир адамдын жери тартып айланышы ыктымал). Бирок компенсациянын олчому талаш болушу да мумкүн.

Демократиялык өлкөлөрдө ал турсун өз мүлкүн пайдалануу укугунча екмөт чек койгон кезде жарапандар макулдугун бербесе да, аларды эркин деп айттуу болот. Анткени алар шайлоодо екмөтке каршы добуш берүү менен өздөрүнүн саясий укүттарын пайдаланып, эгерде жарапандардын жетиштүү саны ушундай пикирде болсо, аны алмаштыра алат. Бул экономикалык, ошондой эле саясий укүттарды да берүүнүн зарылдыгы жөнүндө айттып турат.

Жарапандардын толук саясий укүттары жана аларды пайдалануу учун мүмкүнчүлүктөрүү бар болсо, алар өздөрү жашаган өлкөдөгү экономикалык саясатты аныктап, экономиканын күч-күбаттуулугуна таасир аттышы мумкүн. Өз жарапандарын абдан көп экономикалык жана саясий укүттарды берген өлкөлөр эмис үчүн эн бай болору ушуну менен түшүндүрүлөт. Ошол але мамлекеттер көпчүлүк учурларда коррупцияга ете аз чалдыйт. Айрым өлкөлөр, мисалы, Сингапур жана Гонконг провинциясы (саясий өз алдынчалыгы бар аймагы), башка өлкөлөр менен катар, бай болгонуна карабастан, өз жарапандарын саясий бийликтүү көп бербегендиги жагынан алганда анччейин демократиялайт эмес. Бирок алар көнүри экономикалык укүттарды берген, ошол але учурда жарапандардын башка юридикалык укүттары да жакшы корголгон.

Айрым өлкөлөр экономикалык укүттарга караганда саясий укүттарды тезизрек киргизүү же аны тескесерисинче кылууга аракеттенишет. Кайрадан шайлантган чиновниктер жаңы мыйзамдар менен экономикалык эркиндикти жайылта айышы учун адеңгендө

Өлкөлөрдүн экономикалык эркиндигинин 2003-жылдагы индекси

The Wall Street Journal газети жана Heritage Foundation изилдөө уюму көзөткөти экономикалык эркиндик индексин жарыялады. Эн эле эркин экономикасы бар он елкенүн катарында Гонконг, Сингапур, Жаңы Зеландия, Люксембург, Ирландия, Эстония, Улуу Британия, Дания, Швейцария жана АКШ атталды. Булар жана дагы жети мамлекет «экономикалык жактан эркин» өлкөлөр категориясина киргизилди.

«Негизинен эркин» өлкөлөр категориясына негизги рейтингде 22-орунду Белгия менен чогуу залеген Литва жана Израиль менен чогуу 29-орунда чыккан Латвия кошулду. (Рейтинг – атактуулук, популлярдуук деңгээли). «Негизинен эркин змес» деп Армениянын (ал Франция менен бирге 44-орундуу заледи), Грузиянын (91), Кыргызстандын (Руанда менен чогуу 103-орундуу заледи), Азербайжандын (106), Россиянын (114), Украинанын (117) жана Казакстандын (131-чи), Йемен жана Бангладеш менен чогуу) экономикалары таанылды. «Репрессивдүү» деп Беларустун (145), Тажикстандын (146) жана Өзбекстандын (149) экономикалары саналды. Ушул але категорияга Куба, Тундук Корея, Лиивия, Бирма, Зимбабве, Лаос, Иран жана Венесуэла да кошулду. Салыштырыл көрсөк: Германия 18-орунда, Испания 27-чи, Чехия 32-чи, Япония 38-чи, Польша 56-чи, Кытай 128-чи орунда.

Мурдагы советтик мамлекеттердин кыйла-сынын позициясы жакшырылтыр. Мисалы, 2002-жылдын рейтингде Эстония 6-орунду, Литва 29-чу, Латвия 33-чу, Армения 44-чу, Молдова 92-чи, Грузия 113-чу, Украина 131-чи, Россия 135-чи, Беларусь 151-чи орунда турган эле. Кыргызстан менен Азербайжан 104-орунду залеген болчу. Казакстан 119-чу, Тажикстан 143-чу, Туркмэнстан 146-чи, Өзбекстан 149-чу позицияда болгон. Ошол эле учурда АКШ 2002-жылда рейтингде салыштырмалуу алтынчы орундан онунчуга түшүп калган.

Кыргызстандагы абалды озгортуу үчүн саясий укүттардын пайдаланылышы

2001-жылы биэдин өлкөнүн эли айыл екмөттөн башчылардын шайлады.

Анын наыйжасында өз талапкерлигин көйгөн мурунку башчылардын көбүнчөлүк кызметтөн айрылды, анткени эл башка өкүлдердүү шайлады.

шайлоо откорулушу зарыл болсо да, акыры келип экономикалык структура экономиканы езгертет. Бирок бул структура корголууга мұктаж. Мындаи коргоону жүзеге ашыруунун кыйла натыйжалуу ыкмасы – аларга шайлап алған лидерлері отчёт берип туршуу учун жана зарыл болгондо аларды алмаштырып турлуу учун адамдарга саясий укуктарды берүү.

5.0 Бирок мага саясий укуктар жардам бербегендей болуп корүнөт

Егемендуулукке жакында ээ болгон мамлекеттердин жашоочуларының демократия, эркин рынок (базар мамилелери) жана менингкитешириүү жөнүндө пикерин сураганда, алардын көпчүлүгү болуп жаткан иштерден көнүлүк калтандыгын айтышат. Көп ууцурларда алар түрүктүү саясий укуктары бар капитализм¹ негизделген экономика кандай экендигин билбей, дәндәрдо (езүүн жоготкон) албада калышат. Алар капитализмдин жана эркин рыноктун ийтиликтөрүн жөнүндө, балким, айрым экономикалык укуктар бар, бирок саясий укуктар ете чектелген өз өлкөлөрүндөгү тажрыйбага таянуу менен гана пикир айтышар. Мисалы, жарапардага добул берүү укугу идейден он бир гана саясий укуктун берилиши менен өлкө демократиялуу болуп кетпейт. Же, башкача айтканда, мотору жок машина дөл сыйрткан машинага окошо болгону менен, анын пайдасы тийбейт.

Айрым өлкөлөрдөгү адамдар жаңылыш ойлогондои, Бириккен Улуттар Уому же IFES ондуду аларга колдоо көрсөтүүчүү уюмдар демократиялык башкарууга опоной эле оттүү болот деп эзептебейт. Демократия ээ кынтыксыз (кемчиликсиз) система эмес, бирок муун адамдардын атаандашкан кызыгылыштыртын ээ жакшы түрдө төндөчүү бирден бир система десе болот. Адамдарга бардык экономикалык жана саясий укуктарды берүү жана алардын натыйжалуу пайдаланылыптына жетишпүү велосипед төкөндө же атка мингендик үйрөнүүгө оқшоң: буларды иш жүзүнде гана үйрөнүүгө мүмкүн. Ошондуктан бул укуктардын натыйжалуу иштешине жетишүүдө жарапардар учун бир гана ыкма бар: бул – айыл өкмөтүнөн тартып президенттін аппаратьяна (иши жүргүзүү, башкаруу мекемесине) чейинки бардык деңгээлдердө өз укуктарын сөзсүз пайдалануу жолу.

6.0 Бардык олкөлор бирдей болушу көрек дәйсисеरбі?

Анданың эмес экендиги алдан ачык: өз жарапарына саясий жана экономикалык укуктарды берүүчү мамлекеттік системалардын көп түрлерүү бар. Алардын айрымдарында, мисалы, Батыш Европа өлкөлөрүнде, өкмөттүн өз жарапарынын түрмушуна олуттуу таасири бар. Бельгия же Кошмо Штаттар сыйкытуу башка олкөлөрдө болсо өкмөттүн таасири азырақ. Бирок бул олкөлөрдүн баарында жарапар дайым мамлекеттік түзүлүштүн өздөрү баалаганды түрүн (лидерлерди, саясатты ж.у.с.) тандап турушат. Айрым азиялык лидерлер азиялыктарча жасоо – бул өз жарапарынын макулдугуна таянбастан чечимдүйн өзүн баалагандай кабыл алуу дешет. Бул көз караш

Мыкты системабы?..

IFESTin бир дагы кызметкери ээ кынтыксыз, кемчиликсиз саясий система бар деп эзептебейт. Уинстон Черчиль, белгилүү англис премьер-министр, бир жолу: «Демократия – бул кемчиликсиз бар жаман система... бирок мега индан жакшыраак системаны таба албайм!» – деген эле. Демократиянын окуп үйрөнүүдө сиел өздөштүрүп түрген таң қазарлык иделгардидин бирин мындаа: бий дайын эле өз жетекчилербенше ишнен албайбыз.

Башкача айтканда, барыпкы иш-аракеттер жаржелерге ылайык жасалуучу демократиялык системада сиел жарандар катары: «Жасаган иштерицизмага жакшыт, индүктан сиздин мени башкарылышында баалайбай», – деген айтканда ишмекниңүзүчүр болот. Эгер сиелдин пикирлерди жактагандардын саны жетиштүү болсо, анда бул жетекчө кызметтүнен көтүүгө тийин.

Буу менен добуш берген кыргыздар!



Октябрь революциясынан соң башка саясий жана экономикалык укуктар менен катар менингкүн укугу дагы жетиштүү жүйөлөрсүз бүзүлүп жеткөнүштөн көз жеткендөн кийин көп адамдар мекенин таштап башка өлкөлөрдө көтүшкөн. Ошондой адамдардын ээ көрүнүккүү окутуу – Рахманкул хан (1912-1990), кыргыздардын азыркы ханы, олук туулуп өскөн Памирден урупшаштардын жана жердештеринин баштап көчпүү көтүк. Алар эзүүдөн күпчүлүк үчүн вэ жерин таштап Кытайдан Синьцзян областына 1947-жылы аныу аныттап көтүп көтүккөн.

Көркөздөрдүн башка башчыларынын паймердигин да эстегсөн. Алар кайсы саясий, жарапанды жана экономикалык укуктардын корогоо аракеттештешкөн?

¹Муратбеков – Рахманкул хан – тарыхий очкыр боконча (Башкек. – «Үзүүн», 2004).

¹Капитализм – индустриялык жаңылыктардың негизинен жеке менингкүн болгон, эркин ширекарлыкке, атаандаштыкка, тобар индүстриялык табигууда жол көкөнгөн саясий система.

адамдар иш жүзүндегі өздерүнүн таңдаш алуу укугунан өздөрү баш тарткан кезде гана үстемдүк кылышы мүмкүн. Түштүк Чыгыш Азиядагы (Индонезия) жакында болуп еткен окуялар жана Борбордук Азиядагы коомдук пикирди сурамжылоо томонкуну көрсөттү: алардын лидерлеринин айткандарына карабастан, адамдар таңдаш алуу укугунан баш тартууну отө жактыра беришпейт экен.

7.0 Биз үчүн эмне жақшы экенин оқмот билбейбі?

Айрым адамдар жаңы демократиялык мамлекеттеге же саясий укуктарды берүү башаламандык менен түркесудукка гана алыш келет дешет. Аскерлер жана башка таасирдүү топтор бийлики демократиялык жол менен шайланган оқмёттөрдөн тартып алган олкөлөр бар (мисалы, 2000-жылы Пакистандың жана Филиппинде ушундай болгон). Бул топтор көбүнчө шайланган саясатчылар коррупцияга баткан жана ез болуштардың сатып алган деп ез аракеттерин акташат. Чынында эле мынданай нерсерлер көзде болот. Ал түрсүн дүйнөдеги дәэргиләц әз белгилүү демократиялык өлкө деп эсептелең Кошмо Штаттарда да айрым шайланган адамдар комплеттегиз (иши билбекен) жана таза эмес болуп чыгат. Бирок ишенимди актабаган лидерлер саясий укуктарды болушуна әбелтө түүчү көз карандысыз массалык маалыматташылыштын шарапатты (жақшы, ой таасири) менен кызметтүншүүнүн алынышы мүмкүн. Мисалы, Филиппинде жана Албанияда элдин саясий укуктары бар болгондуктан, алар ез президенттерин шайлашкан эле. Бирок алар акчага сатылып кеткендигин билгендөн кийин демонстрациялардын аркасында жана юридикалык жолдор менен президенттерин залеген кызметтарынан алыш көюштү. Чындығында коптогон адамдар биринчи кезекте дал ушул саясий укуктардын жетишсендиги ушундай албатын келди деп талашуусу мүмкүн. Себеби эл саясий укуктарга толук ез болсо, мыйзамдар бекем сакталышын талап кыла алтады. Мынданай албада саясатчылардын коррупцияга батуу мүмкүнчүлүгү аз болот, анткени алар кармалып, жазага тартыларын билишет. Ошентип, саясий укуктарды берүү түркесудукка, экономиканы начар башкарууга жана коррупцияга алыш келиши мүмкүн, бирок адамдардын саясий укуктары жок кезде да ушундай болушу ыктымал, анткени мында оқмоттуу сарапаттын чын жооп берүүгө мажбурлоо мүмкүн эмес.



Коррупция үчүн айыппаталышат

Акырында копчулук адамдар өздөрү таңдаш алууну артык көрөрүн ар ким билет. Добуш берүүчү жайда, телекамералын алдында же базарда инсанын таңдаш алуу укугун чектөө – бул адамдарды «адам» деген түшүнүктүү ажырагас болуп түшүнүн ажыраттуу.

Республикалык бюджеттин тармактарга белүштүрүлүшү, %

Тармактар	1997	1998	1999	2000	2001	2002 планы
Мамлекеттик жалпы тейлео кызметтари	12,2	13,7	14,7	14,7	16,5	15,7
Көрөнүү жана коомдук тартил	16,4	14,4	15,9	18,9	16,1	16,2
Билим берүү	9,2	9,5	8,0	7,6	8,9	7,3
Саламаттыкты сактоо	6,8	4,9	4,4	4,4	4,1	4,8
Социалдык камсыздандыруу ¹ жана социалдык камсыздоо	17,4	15,0	14,1	10,5	12,3	15,9
Турак-жай коммуналдык чарбасы	2,8	3,0	3,5	4,2	4,6	2,9
Эс алуу жана маданий-диний ишмердик	1,5	2,0	2,8	2,2	1,7	1,6
Огун энергетикалык комплекси	0,1	2,4	1,0	0,2	2,2	0,2
Айыл, суу жана токой чарбасы, балыкчылык жана айчылым	3,3	5,1	4,3	4,4	5,5	5,0
Тоо-кен enerj жайы жана минералдык ресурстар	1,1	1,1	1,0	3,3	1,0	0,5
Транспорт жана байланыш	2,0	3,6	6,5	4,8	3,7	4,1
Экономикалык мүнисездөгү башка кызметтар	3,4	0,8	0,3	0,3	0,4	0,4
Негизги топторго кирбекен чыгымдар	23,2	24,5	23,5	24,5	23,0	24,5
Жалпы чыгымдар	100	100	100	100	100	100

¹Камсыздандыруу – мекемелердин, үйлөндердин, жарандардың акча каражаттарының зеебинен күтүүсүз кырдаандар үчүн атайын резерв фондорорун түзүү. Камсыздоо – мукшаж, кеп бөлгөлүү үй-бүлгөлөрдү, майылтарды, кырлырды ж.б. атайын посөбие, пенсия ж.б. менен камсыз кылуу.

ТЕКСТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

03-тапшырма. Бул кайсыга жоюрет?

Шеригицер менен төмөнкү укуктар менен эркиндиктердин кайсылары экономикалык, кайсылары саясий экенин аныктагыла. Эсцирде болсун, кээ бир укуктар менен эркиндиктер экөнө төй кириши мүмкүн. Мындаада бул укук кайсы категорияга (топко, түргө) көбүрөөк ылайык келсе, ошону белгилегиле.

№	Укуктар жана эркиндиктер	Саясий жана жаңаралыкты же экономикалыкты?
1.	Үйгө ээ болуу укугу	
2.	Шайлоодо добуш берүү укуту	
3.	Менчик жерин сатуу укуту	
4.	Каалаган тилде сүйлөө укугу	
5.	Радио аркылуу өзөөн айттуу укугу	
6.	Өзү даярдаган продукцияны рекламалоо укугу	
7.	Бийликке келүү максаты менен үүмдарьды түзүү эркиндиги жана укуту	
8.	Бизнести баштоо укугу	
9.	Валюта кармоо жана сактоо укугу	
10.	Мамлекеттик бийликтөө жөнүндө өзүнө жакын пикирде болгон адамдар менен жолугушуп туруу укугу	
11.	Машинна айдоо укугу	
12.	Өз лидери менен макул болбоо укугу	

04- тапшырма. Эркиндиктин баасы

Шеригицер менен коомбууда «мыйзамдарды бузуу эркиндигин» эмне үчүн бере албаганыбыздын себептерин түшүндүргөн, көлемү жүз сөздөн көп эмес дилбаян жазғыла.

05- тапшырма. Кайсынысы эң маанилүү?

1. Төмөндо экономикалык укуктарды жүзөө ашыруу үчүн шарт-ыңгайлардын тизмеси берилген. Өзүнөр жашатан жердеги каалаган бизнести тандагыла. Шеригицер менен тизмени карап чытып, андагыларды тандаган бизнесицер үчүн маанилүүлүгүн жарааша жайгаштыргыла.

№	Экономикалык укуктарды жүзөө ашыруу үчүн шарттар	Маанилүүлүк деңгээли
1.	Менчикке жана продукцияя гээ болуу укугу	
2.	Менчички жана продукцияны сатуу укугу	
3.	Ишеничтүү транспорттук каражаттардын бар болушу	
4.	Өзүнөр даярдаган продукцияны жана менчигицерди рекламалоо укугу	
5.	Товарларды импорттоо укугу	
6.	Ишеничтүү банк кызметтинин болушу	
7.	Товарларды экспорттоо укугу	
8.	Ишеничтүү укук коргоо органдарынын жана көз карандысыз сот системасынын болушу	
9.	Товарларды ташуу укугу	
10.	Чектен ашкан коррупциядан эркин болуу укугу	
11.	Башкалардын аки толончүүчүү кызметчарынан пайдалануу укугу	
12.	Сүү ресурстарынын жетишерлек болушу	
13.	Товарларды коомдук жайларда ачык сатуу укугу	
14.	Каалаган валютаны пайдалануу укугу	
15.	Энергия ресурстарынын болушу	

2. Эми укуктар менен эркиндиктің әз әле маанилүү З түрүн тандагыла да, ойлогон бизнесицер менен алектенүү үчүн алардың кандай себептерден улам тандап алғандығыңарды түшүндүрүп берүүтө даярданыла.

06-тапшырма. Экономика жана Конституция

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4, 5, 16, 19-статьяларын окуп чыктыла. Берилген эки суроого жооп камтыган кыскача дилбаян жазыла:


1. Силер кайсы мүлкүүк укуктарга ээсицер?
2. Эгер ишкердик менен алектенсөңөр, силердин кайсы укуктарыңар жана майдеттеринер болот?

07-тапшырма. Коллективдүү келишимдерди түзүү

Бул укук кардарлар менен сатуучулардын, жалданма жумушчулар менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы сүйлөшүү учурунда жүзөө ашырылат.

Жалданма жумушчулар үчүн коллективдүү келишим түзүү укугу алардын ар бири езүнчө айлык акыны жогорулатууну же эмгек шартын жакшыртууну суранып оттурбай әле, мунун ордуна уюмдагы бардык жумушчулар биригине өздөрүнүн талабын коёт дегендө билдириет. Эгер жумушчулар ушундай ыкмани колдонсо, алардын позициясы бир кыйла күчтүү болуп калат, себеби жумуш берүүчү жумушчулардын талабын оруннатпаган учурда алар бул ишкананын продукциясын чыгарууну токтотуп же жайлалтып коёт алышат. Жумуш берүүчүлөр менен жумушчулардын ортосунда келишим түзүү үчүн коллективдик сүйлөшүү жүргүзүү укугу демократиялуу олкөлөрдүн бардыгында ишеничтүү камсыздалган болсо да, мындай укук берилбеши керек же жетиштүү турдө чектелүүгө тийши деп эсептегендөр да бар. А силер кандай деп ойлойсузат.

Шеригинер менен темондогу пикирлерди окуп чыктыла да, булардын кайсынысы силердин көз карашыңарга жакын экендигин аныктагыла:



Айнурасы: Мен бул укук взягеч маанигө әз деп ойлобойм, анткени кожоюндар адамдар үчүн қанткенде жакшы болорун өздөрү билишиет. Кандай болгон күндө да, караташым адамдарбын укуктары дайыма чектелүү. Түрмуш вэлүүшүндө.

Чынара: Мен макул эмесмин. Бул коллективдик келишим укугу фермерлер менен дыккандарга карата да колдонулат. Эгер алар биргелешип чыгышса, өздөрүнүн продукциясына башын жогору көй алышат. Бул бүткүл вәкв үчүн да пайдалуу, анткени фермерлер алган акчасын өздөрүнүн көркөтүү товарларга сарпташат. Бул бүхөнөрбүттөн зэлери коң киреше алышат да, мамлекеттик казынага салык көп түшөт дегендө билдириет.

Галина: Бул туура, бирок мындай укуктар оюн эле кыннат шаштерге алыш барышы мүмкүн. Жалданма жумушчулар же продукция индүстрүүчүлөр ушундай укукка әз болууда тишин дегенде мен макулмун, бирок алардан мындай мүмкүнчүлүгү бир топ чектелишни керек деп ойлойм. Мисалы, башталышынан жок эле дегендө алты жума мурда расмий түрдө экспортей туралы шаштар жарыялашып врачтарга уруксат берөш керек. Бардык тарантардан согзө келишине жетиштүү зарыл.

Саша: Менин яомча, коллективдик келишим түзүү укугунан байланышкан проблема мындай: жалданма жумушчулар ишкердүүлүктүн шарт-ыңгайын түшүнбөй эле эмгек акыны жогорулатууну талап кыла бершиет. Алар ишкананы банкрот кылышы мүмкүн. Фермерлер даяр ушундай. Алар койгон баага биз макул болмоюнча базарга продукция алыш чыгуудан баш тартышы же өздөрүнүн продукциясын бүттөн бойдан экспортко жибериши мүмкүн.

08-тапшырма. Жерге ээлик кылуу укугу

2001-жылы Кыргыз Республикасында жеке адамдарга жерди сатуу жана сатып алуу укугун берген мыйзам кабыл алмыган. Бул көпчүлүк демократиялык өлкөлөрдөгү жаңаралық мәннелүү экономикалык укуту.

Шеригицер менен жер жонундегү бул жаңы мыйзам тууралуу томондогу пикирлерди окуп чыгып, буладын кайсынысы сиздердин көз карашынарга жакын экенин аныктагыла:

1	2	3	4	5
толугу менен накалмун	макулмун	билибим	макул эмесмин	таптакыр макул эмесмин

Тимур: Бул мыйзамдын максаты – баймады ого бетер байытуу. Мен буга карашымын. Менин оюмча, жер бут бойдон мамлекетке таандык болуулук, адамдарга керек болсо ижара берилүүгү тиши. Эгер баш адамдар жерди сатып алыш, ижарага берсе, анда биз жөн эле ижарачы даңкандар болут калабыз. Мен ошондой эле жеризбиди бут бойдон чөт элдиктер сатып алам да, биз алкебүздөн айрылабыз деп тиңчсизданам. Жети атасынан бери дыккан болгон адамдар жерден көл жуса эмне болот?

Айгуу: Мен буга макул эмесмин. Менимче, мыйзам жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берин жатат, анткени бул фермерлер менен бизнесмендер жер сатып ала алышат дегендө билдирем. Мындаи болгондо алар жерди жакшыртат же анда куруулуштарды түргузат да, мунун баатыр алардын алборунукү болондукстан, кончулору тишин болбосо, шашунку баатыр хасап бекер эле убара болбонымбы деген шектенүү пайды болот. Банктар да күрүштөн толой албай калса алып кончудай менчиги жокторго замыду берүүгү анча кончудонбейт. Мыйзамдат бул алборуну жерди эң жакшы шаштаме алгандарга берүүгү жол ачат. Бул болсо алкөнүн онуңгашун жардам берет.

Тамара: Жерди сатып аллуу-сатууга байланышкан тиңдай проблема бар. Айрым адамдар жер сатып чайкоочулук кылат да, анткен баасын асмандастып жиберет. Ошондо колунда жоктор алборуну зин, жашыма же жемши багын веттүрүүгү үчүн жер сатып ала албай калат. Мен жер алборуттуу түрдө белүүштүрүлбөйт деп да көптоном. Дағы бир проблема бар: адамдар жердин чыныгы нарикен билбей, болор-болсоз эле акчага сатып жиберип, күржалык калыпты мүмкүн. Менин оюмча, бул мыйзамды шашке киригизгенде эң болбосо ошол жердин взундө жашап жаткан адамдар чоң жөнчилдиктерге ээ болууга, алгачки он жылдын ичинде жер салыгынан бошотулуга тиши.

Дмитрий: Менимче, айрым проблемалардын келин чыгышына караастан, бул мыйзам зарыл. Мен адамдарга алардын үй-жайын түрган жерлерди берүү керек деп ойлоим. Бул ар бир адамдын бир нерсе эзин естүүрүү үчүн аз жери, взундун укуу болот дегендө билдирем. Мен ошондой эле аттардык алкорук жердин жеке менчигине онуңгашун чечүүчүү фактору болуп саналат деп элгитеим. Жерди ижарага берсе дөле болмок, Бирок атын мөөнөтү вто узак, балким 100 жыл болуулук тиши. Бирок бугун адамдар эртөнгө күнгө ишеничтүү карагысы келет, андыхтан биз жерди сатып аллуу жана сатуу мүмкүнчүлүгүнэ ээ болушубуз керек.

09-тапшырма. Бизнес мыйзамдары

Шеригицер менен жергиликтүү жеке ишканага барып, кожоюндан советтик тартиптин учуринда болгон мыйзамдарга салыштырганда бизнес жасоону жөнчилдеткен кандай мыйзамдар кабыл алмынганын сурагыла. Натыйжасын класска айтып бергиле. Сизер кандай жаңы мыйзамдар кабыл алмынганын жана алар бизнес жасоону онуңтүрүүгө кандай таасир бергенин түшүндүрүшүнор керек.

10-тапшырма. Салыктар бизге эмне үчүн керек?

Сизер ар кандай салык акчаны каалагандай иштетүүгө чек көт деп айттышыңар мүмкүн. Бирок бардык мамлекеттерде салыктын ар кыл түрлөрү бар.

- Шеригицер менен салыктын кайсы түрү жөнсүз жана кайсылары жөндүү экенин аныктагыла.

Жообунарды түшүндүрүүгө даар болгула.

- Шеригинер менен кайсы салыктар мамлекет учун абдан маанилүү экенин талкуулагыла. Жообунарды түшүндүрүүгө даар болгула.
- Өзүнөрдү финансы министри деп зместесткиле. Силердин салыктан түшкөн бир миллиард долларды сарптоо мүмкүнчүлүгүнөр бар. Шеригинер менен бул сумманы таблицада корсөтүлгөн тармактарга кандайча жумашарындарды аныктагыла. Жообунарды түшүндүрүп берүүгө даардантыла.

№	Тармактар	Проценти
1.	Коргонуу	
2.	Саламаттыкты сактоо	
3.	Социалдык камсыздоо (пенсионерлер жана жетимдер учун)	
4.	Бажы (таможня)	
5.	Билим берүү	
6.	Укук сактоо органдары	
7.	Транспорт	
8.	Эл аралык мамилелер	
9.	Башкаруу органдары	
10.		



- Үйүнөрдөгүлөрден силердин бул бюджетинөр жөнүндөгү пикирин сурагыла.

11-тапшырма. Айырмасы кайсы?

Шеригинер менен борборлошкон пландуу экономиканы жана эркин базар экономикиасын салыштырган төмөндөгү таблицады толтуртууга. Аларды баары эле айырмаланбай тургандыгына коңул бургуга.

№	Борборлошкон пландуу экономикада...	Эркин базар экономикиасында...
1.	Бардык экономикалык чечилдерди Мамлекеттөрдөн кабыл алып түрган (б.а. борбордук деңгээлде).	
2.		Жеке менчикке ээ болууга үрүксөт берилет.
3.	Салыктар алынчу.	
4.		Жеке ишкердик колдоого алынат,
5.	Эркин маалымат каражаттары болгон эмес.	
6.		Өкмөттөн адамта ачык сыңга алынат.
7.	Эл аралык банктар болгон эмес.	
8.		Көпчүлүк ишканалар жеке менчикке таандык.
9.	Өндүрүштүрүн деңгээлин пландоочулар аныктаган.	
10.		Ар кандай адам чөт алкөлүк валютаны ала алат.
11.	Валютанын паркын пландоочулар борбордук деңгээлде аныктаган.	
12.		Ар кандай ишкананың көзүнөн продукцияны индүрө алат (эгер бул мыйзамга туура келсе).

12-тапшырма. Бизден дүйнө

Томонкуу суроолорду шеригинер менен талкуулап, жоопторунарды класска түшүндүргүлө же дилбаян жазыгла (200 сөздөн ашпасын):

- Эмне учун адамдар бир эле учурда экономикалык да, саясий да эркиндиктерге ээ болууну каалашат?
- Эмне учун кээ бир адамдар бул эки эркиндиктүү бирөөсүн экинчишинен жогору коюшат?

VJ бап

Шамлеекемтін пайда болушу жасаға үлутчудауық

Текстті оқуғанға чейинки көнүгүүлөр:

01-тапшырма. Терминдер жана алардың аныктамалары

Шеригиңер менен терминдерге туура келген аныктамаларды бергиле.

Термин	Аныктама
1. Көз карандысмыздык (сөверенитет)	а) Генетикалык жактан кайсы топтотын чыкканың көрсеткен мунәздөмө. б) Толук бойдан көз карандысмыздык жана өз алдынча башкаруусу бар олоненүү статусу.
2. Улутт	в) Кайсы бир коомдун бардык мүчөлөрүнүң ролу менен сыймыктануудан тартып этникалык же башка биримдикке таандык болгондугу үчүн сыймыктанууга чейинки сезимдерди жана түшүнүктөрдү камтыган концепция.
3. Этнос	г) Мыйзамдуулук, демек, укук ченемдүүлүк.
4. Элита	д) Бийик интеллекти, социалдык же экономикалык статусу менен аймралантган адамдар тобу же табы.
5. Улутчулдуу	е) Белгилүү бир территорияны эзлөген, саясий бүтүндүккө бириншилгөн эл.
6. Этникалык тек (улутт)	ж) Тарыхый, тиlldик жана маданий жактан текстеш болгон адамдардың түркүтүү тобу.
7. Легитимдүүлүк	

02-тапшырма. Адегенде

Укуктарды жана мыйзамдарды кантит иштеп чыгуу же коомду кантит уюштуруууну ойлонордон мурун биз уюмдашкан коом жарала элек кезде адамдардын кандай «укуктары» болгондугун аныктап алышыбыз керек. Бул маселени белгилүү философ Жон Локк карал чыккан. Эми кезек силердик.

Силердин классындардагы бардык окуучулар жашоо шарты жакшы, табигый ресурстарга бай, бирок башка адамдар жок жерге жоноду деп элестеткиле. Ал жакка баргана, силер дүйнөнүн башка болуп, төмөндөгү кырдаалдарды талкуулагыла:

1. Анда силердин жашооцорду, укугунарды, эркендигинерди жана менчикке зээлик кылуу укугундарды көзөмөлдөй түрган бийликтөр орнандары же мыйзамдар болобу?
2. Кимdir бирөөнүн силерди башкарууга укугу болобу? Эгер болсо, бул укукту кантит алат?
3. Силердин дароо эле кандайдыр бир укуктарынан болот беле? Алар кайсы укуктар болор эле? Алардын сакталышына ким жооп бермек?
4. Башкаларга караганда күчтүрөөк же зирегирөөк адамдар эмне кылышы мүмкүн? Эмне үчүн?
5. Ал эми карарайым жана тажрыбыасы азыраак адамдар эмне кылышы мүмкүн? Эмне үчүн?
6. Бардык адамдардын жашоосу кандай болор эле?

Окуу үчүн текст

Бул бапта биз төмөнкү маселелерди карайбыз:

- «Мамлекет» сөзүнүн мааниси
- Мамлекет идеясы кантит өнүккөн?

- Мамлекет кантит түзүлөт жана ал легитимдүүлүкке кантит ээ болуп, саясий формасын кантит езгертөт?
- Улутчулдук жана улуттар.

1.0 Мамлекет концепциясы

Бир караганда мааниси толугу менен дал келгендей сөздөр, бири-бирине анча-мынча дегенде географиялык чеги бар территория, ал эми «улут» дегенде анда жашагандардын жалпы мунездөлүш идеясың коңулду болот. Айрым учурларда «ата журт» же «мекен», ошондой эле «королдук» жана «республика» деген сыйкаттуу түшүнүктөр көлдөнүшүү мүмкүн.

«Мамлекет» түшүнүгү да белгилүү бир аймакта жашаган жана саясий түзүлүшкө киргөн бүтүндөй элди же, бир кыйла тар мааниде, ушул аймактагы саясий түзүлүштүн формасын (екемтүү) да туюнта алат. Демократиячылар олкөлөрдөн сөздөрүн биринчи мааниси кыйла кецири көлдөнүлат, анткени албрада ал мамлекеттин түзүлүштүн ажырагыс белгү болуп саналат. Ал охмат устунөн реалдуу бийлиг жүргүзүү жана башкаркууга катышуу мүмкүнчүлүгүнэ ээ болот.

Өздөрүнүн улут же ал деп атаган көп олкөлөрдүн курамынын чындыгында ар түрдүү адамдар да кирт. Европа олкөлөрүнүн көнчүлүгүндө ушундай. Бирок өздөрүн улут же ал деп атаганы менен, цыгандар, лелүлөр же курддарга ошондойчыч мамлекети жок болгон адамдардын чоң топтору да болорун унуттагыла. Мамлекети жок болгондуктан, булар ар кайсы олкөлөрдүн окуйдору киргөн Бириккен Улуттар Юумуна мүчө боло албайт. «Улутчулдук» дайымма мамлекеттерди жаратуучу, өнүктүрүүчү да, болуп-жарып кыйратуучу да зор күч боло келгендигин биз тарыхтан билебиз. Ошондуктан булаа улутчулдук идеясын бир топ кылдат иликкетбиз.

Бул окуу китебинде «мамлекет» термини белгилүү бир аймакта, башка мамлекеттердин көнчүлүгү легитимдүү деп тааныгын, көз карандысыз саясий түзүлүштүн шартында жашап жаткан адамдар тобун атоо учун көлдөнүлат. Мындаа түзүлүштүн легитимдүү деп таанылышы анын мыйзамадуу процессте, б.а. жалпы кабыл алынгын жол менен пайда болгондуктун түютат. Адатта мындаа процесс бир катор мыйзамадардын көлдөнүлгандыгын билдирет. Эми мамлекет легитимдүүлүкке кантит ээ болорун карап көрөлү.

2.0 Легитимдүүлүк

«Мамлекет» түшүнүгү салыштырмалуу түрдө кийинчөрөк келип чыккан. Байыркы гректердин «шаар-мамлекеттери» алардан 2500 жыл кийин жаракталган улуттук мамлекеттердин алгачкы үлгүсү болгон. Гректердин полиси (шаар-мамлекети) бүгүн мамлекет деп аталған нерсенин албырым белгилерине ээ болгон чакан саясий түзүлүш эле. Ал белгилүү бир аймакты эзлеп, суверендуу болгон, анын бийлигигин ээ тааныгын. Бирок шаар-мамлекет – бул жон гана саясий уюм эмес, андан кыйла чоңураак нерсе болгон: ал ошондой эле ээ жарапандарынын маданий жана диний турмушуна да шарт түзүп, аны ар түрдүү жолдор менен көзөмөлдөп турган. Ал кеаде дин менен мамлекеттин ортосунда кийинчөрөк вәзгө маанинг ээ болгон даана ажырым (өзүнчүлүк) жок эле. Полистер ушунчалык кичинекей болгондуктан, алардың сөздүн азыркы маанинде мамлекет деп атоо кыйын.

Италиялык философ Никколо Макиавелли XVI кылымда Батыш маданиятына азыркы «мамлекет» түшүнүгүн биринчи болуп киргизген. Макиавелли мамлекетти элдин эркиндигин жана укуктарын коргой билгел, жөндөмдүү жана ақылдуу жетекцилер башкаркуруга тийиш болгон ээ алдынча түзүлүш деп эсептеген. Анын концепциясынын кецири таанылышына жарапандарды коргоого алууну мамлекеттин башкы функциясы катары карагандыгы да себепчи болсо көрек. Анткени бул жөнөкөй жана түшүнүктүү нерсе болгон.

Албетте, мамлекеттер албада кубаттуу болушу мүмкүн, бирок, атүгүл элдин пайдасы учун аракеттеген учурларда деле, алар ўз күч-кубаттына таянганда белгилүү даражада легитимдүү эсептөлгөнгө умтулушу зарыл. Европада Макиавеллиге чейин ханзаадаларга же королдордо бийлик үйгөрмөлдөрүнүн ээ жогорку күч – христиандардын Кудайынын өзү берет деп эсептешкен. Бирок андай деген менен алардын бийлиги чектелүү деп эсептөлгөн да, ал «кудайга жакыныраак» турган чиркөв бийлигинин көзөмөлүнде болгон.

Мамлекеттин түзүлүшүн адеп-ахлактык жүйөсүн (зарылдык себебин) биринчи болуп английский философ Жон Локк (1632-1704) сунуш кылган. Локк адеп-ахлак менен ақыл-эстин негизги



Никколо Макиавелли
(1469-1527)

принциптерине ылайык келген саясий коом адамдар учун зарыл нерсе деген ишенимде болгон.

Локктун мамлекеттік башшаруу жөнүндөгү теориясы бардык адамдар тен укуктуу болуп туулат, б.а. алар жашоого, эркин болууга жана менчикке эзлик кылууга бирдей укуктуу деген идеяга негизделген. Ал менчик укугун жашоо жана эркин болуу укугуни эле көзөйтилиши, анткени менчикке ээ болбой түрүп жан сактоо мүмкүн эмес деп түшүндүрүлчүн. Жашоо, эркин болуу жана менчикке эзлик кылуу укуктары жалпы маңзыы боюнча бир эле идеяны – эркин жашоо укугун түүнтэт.

Бирок башка биреөлдердүн укуктарын бузгандарды жазалоо жолдору болбогон шартта бул укук ёз маанинсиз жоготот.

Ошоидуктан киши табиятын эске алуу менен адамдар өздөрүн коргоо учун баштапкы укуктарынын жок эле дегенде бир аз болтугунен баш тартишы зарыл. Локк, егер мамлекет жок болгондо, адамдар аны ёз укуктарын коргоо учун ыктыярдуу түрдө түзүшмөк деп эсептеген.

Локк *анархияны же, ёзу айткандай, «табигый аблалды»* (мамлекеттік бийлик жоюлган коомдогу аблалды) жактаган эмес. Локк, тескерисинче, ар бир адамдын жеke турмушуна башкаларды кийлигизтирбөө укугут менен чектелген жалпыга бирдей эркиндигин айткан. Демек, азил-чыны аралаш айтылып жүргөндөй, «бир адамдын кол шилтөө эркиндиги экинчи адамдын мурдуна жетпей токтолушу көрөк». Эгерде мындай тен укуктуулук сакталбаса, иллюзиялуу (жасылыш түшүнүлгөн, жалган) «жалпы эркиндик» кепкө соозубай, башаламандыкка айланат.

Локк монархияны да, *аристократияны* (бийлик уруу башчыларынын таандык болгон мамлекеттік башшаруу формасын) да, демократияны да ашкере (ең) жактай берген эмес. Ал туура башшарса, бул системалардын ар бири жашаш кете алат деп ойлогон. Бирок ал чындыгында эле мамлекеттин зарылдыгын анын мыңзамдарында так, даана чагылдырылууга тийиш болгон олуттуу (маанилүү) адеп-ахлактык негизди көрсөткөн. Бул мыңзамдар эл ишенимиме кыннаттык кылуу деп аныктала турган иш-аракеттерди так, даана чагылдыруута тийиш. Локк мамлекеттин легитимдүүлүгүнү башшаты (негизги) – элдин башшарууга макул болшуу деп далилдеген. Эл – бул эркин жашоого укуктуу адамдар; алар өздөрүн коргоо учун бул укуктуу (эркин жашоо укугунун) бир болтуун мамлекетке ыйгарышат. Айдыктан, Локктун ою боконча, легитимдүүлүктүн баары ақыр-аягында элден келин чыгат. Эгерде элдин өкүлүбүз деп жар салган бийлик төбелдеру (башчылары) элдин укуктарын көзге илбесе, алардын бийлигүү легитимдүү болбай калат.

Көптөгөн саясий философтар мамлекеттин болшуу зарыл экендигин негиздөө учун ёз аргументтерди (далил катары көлтирилүүчүч жүйөлүү ойлорун) сунуш кылышкан. Айрым ойчулдар мамлекет – тартиптин башшаты, ал калк учун адеп-ахлактык нормаларды орнотушу көрек деп эсептешкен. Ал эми башкалары болсо укукту элге мамлекет берет, мунусуз элдин жаран болгондон башка эч кандай укугу калбайт деп ойлошкон.

К.Маркс, Ф.Энгельс, кийинчөрөк В.И.Ленин мамлекет коомдун онугүүсүнүн ақыркы стадиясында (баскычында) – коммунизмдин түшүнүү жөнөлүп кетет деп ойлошкон. Алар мамлекет – бул эзүүнүн машинасы, жеke менчик жоюлганды мамлекет да аны менен кошо жоголот деп эсептешкен.

Бирок социалисттик саясий системанын түшүнүү мамлекет жашоонун дәэрлик бардык жактарын көзөмөлгө ала баштады. Коммунизмдин максаты жеke менчикти жоюу экендигин эске алсак, буга тан калууга дөл болойт: мындай кырдаалда бүткүл экономикалык иш-аракеттерди борбордан уюштуруучуу кандайдыр бир форма пайда болбой коймок эмес. Ақыр-аягында ал экономикага але эмес, адамдын жекече эркиндиги учун да түпкө жетер нерсе болуп чыкты.

3.0 Мамлекеттин формасын өзгөртүү: революция

Өзүүн тарыхый онугүү жолунда көпчүлүк олжөөлөр мамлекеттік түаңлыштын ар кандай түрлөрүн баштан кечиришти. Өзгөрүүлдердүн айрымдары ёз ырааты менен оор кыйынчылыктарсыз эле ишке ашты. Ал эми башкалары болсо кан төгүүлөр жана кыйроолор менен коштолуп турдуу. Отө *радикалдуу* (кескин) өзгөрүүлдердүн



Жон Локк (1632-1704)

**Ирак жана
Афганистан:**

Болуп жаткан окуяларга
карата ар кийдиги ёз ти-
кири бар. Кийдик түнүрэ
экендигин айттуу кыйын, би-
рок башкы маселе мындай:
жасы вкметтөр мыйзамга
негизделген?

Башшаруунун жасы фор-
малары орнотуулуп, кон-
ституциян жасылады.

Жакынкы бир нече жылда
жасы вкметтөрдөн мыйзамдуулусун Эл тек-
шерет!

айрымдары «революциялық өзгерүүлөр» катары каралып жүрет.

Бирок бул эмнени билдирет? Революциялар сөзсүз зордук-зомбулук менен ишке ашырылышы керекпи? Алар мамлекеттік системаны толтуг менен алмаشتырылышына алып келүүгө тийишиш? Аларды ал массасы колдошу керекпи? Эгер андай болбосо, аларды легитимдүү деп эсептөөгө болобу?

Бул суроулорго так жооп берүү кыйын, аттүгүл мүмкүн да эмес. Бирок төмөндөгү мисалдардың карап корсек, кеп нерселерди түшүнүп алабыз.

Кандуу Франциз революциясы монархияны жооп, анын ордуна башкаруунун республикалық формасын орнотууга тийиш эле. Эксперимент кеп жагынан оңсанан чыкпай калды, анткени жарандар саясий түрмүшкүү катыша ала турган шарттар түзүлгөн жок. Францияды азырык республикалық түзүлүштүн негиздери киргизилгенге чейин дагы ондогон жылдар керек болду.

Ал эми Англиянын колониялары белүнүп чыккандан кийин болгон Америкадагы революциянын (1775-1781) натыйжасында мамлекеттік башкаруунун жаңы системасын түзүп алган жаңы стабилдүү (туруктуу) олко пайда болду. Бирок мунун бир кызык жери, революция американлык колонисттердин британиялык монархиянын энэ болгон нааразылыгынан чыккан жок. Тескесиринче, алар король Георг III-нүүн ыйғарым укугут ашыкча пайдаланды жана озын чыгарган мыйзамдар боюнча аракеттөнбөдөй деп айыпташкан. Алар бизден талап кылыштан салыктардын өлчөмүне биз озүбүз макулдук берген жокпуз, анткени Британ Парламентинде биздин окулдерүүз жок, бул салыктарды бизге король тацууллады деп чытышкан. Американлык колонисттер Джон Локктуу укуктуу мыйзамдуулук башкарылып жаткандардын макулдугунан келип чыгат деген идеясын түрмүшкүү ашырышкан жана биз мыйнайды макулдук берген жокпуз дешкен.

Колонисттер туура жана легитимдүү башкаруу болушу учун улуттук жаңы мамлекет керек жана анда элдин түздөн-түз шайлана турган екүлдөрү болуга тийиш деген жыйынтыкка келишкен. Бул мамлекет Америка Кошмо Штаттары деген ат менен дүйнөнө таанылды.

«Бостондогу чай ичүү». XVIII к. 2-жарымынан тартып түнүдик американлык колониялар¹ британ бийлигине каршы кыймызга бириге баштады. 1767-ж. Британийнын бийлик башкашылары пайекке, коргоончага, боекко, кагазга жана чайга салык салууну киргизиш. Колонисттер төлөөбөн баш тартишканда чай салыгынан башкашы баары жоюлган эле. 1773-ж. майында англес парламенти «Чай мыйзамын» кабыл алып, ага ылайык чай менен соода жүргүүчү монополистыс Англияны Ост-Инд компаниясына откерүүдү. Колонисттер мунуң эң коркунчутуу прецедент, эркян сооданы чектөө катары баалашты... Патриоттук уюмдар чайды түшүрүүчө жол бербөвнүү чечитти. Бир топ киши Ост-Инд компаниясынан чайын ташып Бостон порттуну келген кемелердин борттуну чыгып, чайды деңизгө ырыптып салынты. Бул жөнүндө кабар патриотизмдин мурдадын да күчченүү алын келди. Улуттук Британийнын өкмөтү көлтирилгөн зыяндын орду бүттөн толукталганга чейин Бостон порттун жаап таштоону чечит, Жаңа Англияга аскердик кемелерди жиберди. Бул чаралар түндүк американлык колониялардын бүттөн бардыгынын каршы түрүшүн түрткү болду да, акыр аягында АКШнын түзүлүшүн алын келди.



1917-жылы болгон орус революциясы да анык радикалдуу саясий тоңкөрүш болгон, ал жеке менчихти жооп, чынтыгы бийликтүү калктын экономикалык күч-кубаты жок эң жакыр катмарына берүүнүн (пролетариат диктатурасы² орнотууну) көздөгөн. Октябрь революциясы өлкөнү өзөртүп, маанилүү экономикалык өнүгүү болгону байкаласа да, мамлекеттік системаны эң түбөлүккү болгон жок.

1991-жылы бул режим (саясий түзүлүш) кулагандагы кеп партиялару шайлоого етүү чечими менен башталаан өзөрүүлөр радикалдуу болсо да, революцияга мунездүү айрым жалпы белгилерге ээ эмес эле. Ал белгилерге төмөнкүлөр кирет:

- ◊ тоңкөрүштүү үшүтүрүлүшү учун жооптуу элита;
- ◊ талап кылынган өзөрүүлөр түүралуу так түшүнүк;
- ◊ калктын өзөрүүлөр учун күрөшкөн сыйчыл мессасасы;
- ◊ адаттагыдай кураддуу көтөрүлүш.

Жаңы республикалардын ар бириnde өзөрүүлөр ар кандайча жолдор менен журдуу. Булардын көпчүлүгү учурларда азырык башка күнгө чейин улантылууда. Кээ бир өлкөлөрдө түп

¹ Колония – саясий, экономикалык жактан башка жөкөв көз каранды болгон мамлекет.

² Диктатура – бир топ киши же кишилердин бир тобу чеккис бийликтүү ээ болгон саясий режим.

тамырынан кайра өзгөртуүлөр жана конституция кабыл алынганга чейин бир нече жылга созулду. Мисалы, Украина 1991-жылы көз караандысыздыкка жетишти, бирок жана Конституцияны 1995-жылы гана кабыл алды.

Саясій *еволюция* (ырааттуу онугүү) ар кандай өзгөрүүлөрдүн составдык зарыл болуту болуп саналат. Адамзат өз тарыхынын улам бир жаңы етаптарын басып оттудо. Ал турсун эң маанилүү деңгээспелтген өзгөрүүлөр да, эгер күч менен ишке ашырылан болсо, сөзсүз турда турутукуу болуп, узакка жашай бербейт. Тескериинчие, кәэде узакка созулган жана жай жүргөн өзгөрүүлөр ыкчам жасалған радикалдуу бурулушка караага турукутуураак натыйжаларга алыш келет. Кандай гана кайра куруу болбосун (ал «революциялык» же тыңч жол менен жүрбөбү, балыр, аның ээд кыйын болугү – бул жаңы *институттарды* (коомдук-саясий түзүлүш формаларын, мекемелерди, органдарды) түзүү жана жаңарынк коомдуу куруу. Анткени мамлекеттик бийлик органдарына кирбекен концепциялук элдин активтидүү жана ыктымалдуу колдоусу гана бутундей коомдо жүргөн өзгөрүүлөрдүн пайдалуу, көлемечектүү болушын камсыз кылышы мүмкүн.

4.0 Улуттар, улутка таанык болук жана улутмудук

Жогоруда айтылгандай, «мамлекет» түшүнүгү «улут» түшүнүгүнен ачык айырмаланат. Мамлекеттер калкынын тили жана маданиятын ар түрдүү болгон көп улуттуу түзүлүш катары пайда болуп, бақыт жашап, гүлдөп өнүгүшүү мүмкүн. Биз «улут» - бул маданияты же тарыхы бөончка биринчелен адамдардын тобу деп айтканбызы менен, бул жалпылыкты дайым эле так аныктоо оной боло бербейт. Тилемкөе каршы, бул жалпы салап көздө кыядан чыгарылат же аларды, саясий максаттардың көзөндө адамдардын башын айландыруү үчүн, элдин бир болугут үчүн «улуттук идентификация» жаратыксыз келген адамдар ойлоп табышат. (*Идентификация* – салыштыруу жолу менен онжонштугун таап, тааныу). Бирок бул биримдикке таандык болуу сезими – улуттун бар болушуну зарыл шарты, аныз адамдар ез лидерлерин менен жана мамлекеттин системалык алкагында да, андан тышкары да боло турган саясий таумчы менен байланыштырын сезими тойбайт.



Адамдардын улутун көзде тилине карай аныкташат. Мисалы, немистер әдерорун иемис тилинде сүйлөгөн улутпуз деп десептешет. Бирок айрым немис зместер (мисалы, австриялыктар) ушул але тилде сүйлөшөп да, башка өлкөгө киришет. Ушул сыйктуу эле Африканын бир топ болуптундугү француза сүйлөгөн адамдар дегелеп башка улуттардин экүлдөрү болуп санаат. Тил дайым эле адамдын улутун аймталмоочу маанилүү *кыргызтер* (белги) боло бербейт. Алсак, Казакстанда же Тажикстанда туулуп есken немистерден энэ тилин билбекендери кезигет. Актын алар Германияда теролгон эмес, бирок ата-энелери немис болгондуктан, буларды да немис деп десептешет.

Еврейлөргө да кээдэ улут деп аныктама беришет, бирок аларды тил эмес, дин бириктирип турат. Анткенин еврейлөр кайсы ойлодо туулса, ошол жердин тилинде сүйлөп калышат. Бирок алардын айрымдлыра иудаизм динине иншебенес деле эздерүү еврей деп аташат. Мындайда бириктируучу фактор катары еткендөгү алаптын тарыхий жалпылышты азасытад.

Борбордук Азияда айрым этникалык толпулар улутта таандык болусу көп учурда отто татаал келе турган уруу-уруктук мамилелерге байланыштуу аныкталат. Бул региондогу олжелордун азырык чөн аралары совет доорунда кабыл алынгас **административик-саясий** (башкаруучулук саясий) чечимдер бөюнча белүнгөн. Мында көзбир улуттар, мисалы, кыргыздар, бир нече республикалаге белүнүү каталан. Азыр кыргыздар Кыргызстанда эле эмес, Тажикстан менен Эзбекстанда, Кытайда жана башка елжелорда да жашайт.

Улутчулук бүтүндөй бир улуттун жалпы бир идеяга түрдүү жолдор менен ишениши болуп санаат. Борбордук Азиядагы республикалардын алдында азыр ушундай идеяларды жана улуттук озүнчелүккү аныктал алуу деген кыйын милдет турат.

Улут катары өз таңдырын өзү чечүү жана белгилүү бир этноско таандык болуу проблемалары Советтер Союз тарагандан кийин пайды болгон бардык мамлекеттерге мұнозадуу нерсе. Бул мамлекеттердин копчулугу көп улуттуу, аларда ар башка тилдерде сүйгөнги, этностук жактан арттардуу, мадданин жана динин салттары да турдучуу болгон алар жашайт.

Улутчулдуку бийлиг башында турғандар адамдарды белүп-жарып, ич ара кайраптыруу учун колдонушу мүмкүн. Бул елкөдөгү улуттук азычылыкты түзгөндөрдүн (мамлекетте калктың негизги белгүтүн түзгөн улуттук кирбекендердин) укуктарын чектөө коркунучун туудурат, көзде чектеп да көт. Улутчулдуктун бул түрү адатта илгерент жонгол салыныб келе жаткан тарыхый карама-карышылтыктар бар, энгистор ортоосунда эо ара таарыныч сакталган жана учурда честомдук кылган этностуун өкүлдөрү мурда көп каранды аблады жашап, эзилин келген елкөдө

пайда болот. Улуттук азылышты түзгөндөр өз кезегинде өздөрүнүн тилин, маданиятын жана қаада-салттарын сактоого умтулушу мүмкүн.

Бирок улутчулдук сезсуз түрдө әле тескери көрүнүш катары Караганга болбайт. Ар бир адам да улутунун тарыхын, маданиятын, тилин барктай білсе, улутташтары жана мекендештери жетишкен зор нийгиліктер менен сыймыктанса, мунун әмнеси жамағат.

Улутчулук жалпы улуттук маданий салттарға, үрп-адаттарға басым жасабастан, буга қараша-кашы идеяны билдириши да мүмкүн. Бул – өлкөнүң бүтүндігінде әли калайтын-калыктын бардығынын укуктарын коррекция, маданий жана рухий деөлөттөрүн сыйлап, аларға кам көргөн өз өкметүн жактайды, колдойт деген идея. Ушундай идеяны, мисалы, маданий салттары ар түрдүү контөстөр (улуттар) жашаган Сингапурдун жана Канаданын калкы жактырып белгилүү. Мындаид өлкөлөрдүн экономикасы да түркүтүү келет, антикени дүйнөнүн түш тарафынан иммигранттар (көчүп келүүчүлөр) бул өлкөлөргө келип жашоого кызыгышат: алар, өздөрүнүн маданий салттары башкапча экенине карабастан, жергиліккүй эл менен онай але аралашып кетерин жакшы билишет.

Ошентип, улутчулук сезсуз але жамағат же жакшы көрүнүш эмес. Бул – жакшы максаттар үчүн да, жамағат максаттар үчүн да колдонулушу мүмкүн болгон зор күч. Кеп зарып болгон жаңы улуттук белгилер калыптанганга чейин улуттук өзүнчөлүктү маданий айырмачылыктар урматталгандай кылыш өзгөртүүде турат.

❷ ТЕКСТТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

1-белүк. Мамлекеттін пайда болушу

03-тапшырма. Эмне үчүн мамлекет куруу керек?

Үч-төрттен болуп, адамдар эмне үчүн мамлекет курууну чечкендигинин себептерин карап чыккыла. Силер төмөнкү 4 нерсенин аткарышынан керек:

1. Тизмени карап чыгып, дагы кайсы себептер жазылбай калғанын аныктағыла.
2. Силер зарып деген себептерди кошкула.
3. Эң маанилүүсү катары төртөнүн таңдагыла.
4. Аларды маанилүүдүк деңгээли боючча жайтاشтыргыла.

№	Мамлекеттің куруунун себептери	Маанилүүлүк деңгээли
1.	Кимдир биреө жол башчылык функцияны аткарышы мүмкүн.	
2.	Адистешкен әмгектин мүмкүнчүлүгү.	
3.	Тышкы душмандардан коргонуу.	
4.	Биз улуттук желекке ээ болобуз.	
5.	Биз цивилизациялуураак болобуз.	
6.	Мамлекет кызметтәрдин көрсөтүлүшү үчүн салык чогултат.	
7.	Биз ким экенибизди айта алабыз.	
8.	Биздин укуктарыбыз корголот.	
9.	Адамдар түш келип жүргөн өлкө ичиндеги кылмыштуулуктун түрлөрүнө каршы күрөш жүргүзүлөт.	
10.		
11.		

04-тапшырма. Силердин оюнар кандай?

Шериггинер менен төмөнкү суроолорду талкуулагыла да, ар бирине жооп жазгыла. (Ар бир суроонун жообу 100 сөздөн ашпасын).

1. Улут менен мамлекеттің кандай айырмасы бар?
2. Бир мамлекетте бирден ашык улуттардын болушу мүмкүнбү?
3. Эгерде өлкөнүң же улуттуу биринчирип турған идея болбосо, коом өнүгө алабы?
4. Мамлекеттер легитимдүүлүккө кантит ээ болушат?

05-тапшырма. Салердин оюндар кандай?

Шеригицер менен бул суроолорду талкуулап, ар бир суроого жооп жазғыла. (Жооп 150 сөздөн ашпасын).

1. Америкалық колонисттер өз революциясынын чыгуу себебин кантит түшүндүрүшкөн?
2. 1917-жылдагы революциянын негизги себеби эмне болгон?

2-бөлүк. Улуттар жана улутчулук

06-тапшырма. Атақтуу адамдар

Ар өлкөнүн езүүнүн атақтуу адамдары бар. Мисалы, Тажикстанда Самани жана Фирдоуси, Кыргызстанда Курманжан датка, Индияда Махатма Ганди, Казакстанда Абылай хан, Өзбекстанда Улутбек, Россияда Петр Биринчи, Америкада Авраам Линкольн, Францияда Жанна Д'Арк. Үч-тертөн болуп, төмөндөгү суроолорду талкуулагыла. Өз идеялар менен классты тааныштырууда даирданыла.

1. Салердин оюндарча, улуттук баатырлар кандай жалпы сапттарга ээ?
2. Салердин оюндарча, улуттук баатырлар эмне үчүн керек?
3. Улуттук баатырлардан биз эмнелерди үйрөнсөк болот?
4. Салердин оюндарча, жамаатыңардагы кайсы адам бери болгондо жергиліктүү масштабдагы каарман боло алар элे?
5. Салер эмне үчүн бул адамдарды тандадыңар?



Курманжан датка (1810-1907)

07-тапшырма. Алар эмне кылышкан?

Шеригицер менен бир улуттук каарманды тандагыла да, анын кылган иштерин санап чыккыла. Ал кандай сапаттарга ээ болгон?


08-тапшырма. Атақтуу аялдар

Ар кандай өлкөде атақтуу аялдар зеркек баатырларга караганда ээ. Мындай аялдар саналуу гана. мисалы, Жанна Д'Арк, Клеопатра, Индира Ганди, Мария Склодовская-Кюри жана Курманжан датка. Эмне үчүн мындай аз? (Шеригицер менен бул суроону талкуулагыла).

09-тапшырма. Улуттук өзгөчөлүктөр

Шеригицер менен бир улуттуу экинчисинен айырмалап турган нерселерди карап чыккыла.

- Жердин озгөчөлүгү
- Жашоо түрү
- Орун алган жерি
- Тарыхый окуялар
- Башкалардын бизге жасаган мамилеси.



Бұл күтепті салердин
кининкемдер да оқын
турғандығынұтпастығы.
Китепке жазбагылыш

Эми бул тизмеге езуңөрдүн кошумчанарды киргизип, төмөндөгү суроого жооп бергиле:

Бир өзгөчөлүктүү экинчисинен маанилүүрөөк деп айттууга болобу?

10-тапшырма. Биз юмбиз?

Шеригицер менен же чакан топто томонде берилген таблицаны карап чыккыла, аナン:

1. Аны салер маанилүү деген өзгөчөлүктөр менен кошумчалап дептерицерге же ватманга көчүргүле.

- Кыргызстандыктардын ар бир категорияга муноздуу улуттук өзгөчөлүктөрүн жазгыла (теменде мисал берилген).
- Башка бир (борборазиялык эмес) өлкөнү тандап алып, төмөндөгү табицаны толтурганга аракет кылтыла.

Өзгөчөлүктөрдүн категориялары	Япония	Кыргызстан	Башка өлкө
Жайгашкан жери	Тынч океандын түрндүк бөвлүгүндө жайгашкан.		
Негизги тарыхый окуялар	Мурда жабык түрдөгүч феодалдык, агрардык влк болгон. 1850-жылды америкалыктар аларды күч менен изоляция абысынан чыгарышкан. Өнөр жайы түнүккөн влкөв айланган. Экинчи дүйнөлүк союзига антигитлердик коалицияга карши согушкан.		
Басымдуулук кылуучу тил	Япон		
Мамлекет формасы	Конституциалык монархия		
Жеринин өзгөчөлүгү	Тоолуу аралдар.		
Искусство, адабият	Жаксы ырдашат.		
Тамак	Чийки балык, күрүч		
Кийим	Кимоно, бирок салттуу улуттук кийимди чанда гана кийишет		
Продукция	Автомобилдер, электроника		
Маданий азчы-лыкты түзгөндөр	Корейлер		
Климат	Түрндүгү жылуу, түштүгү суук.		
Улуттук эмблемасы	Күн		

11-тапшырма. Сулупулук жергилостиүү калыстын козү менен

Эгер силер ар кандай өлкөнүн адамдарынан алардын улуту жөнүндө сурасаңар, алар белгилүү бир үй-бүлөден, кыспектактан, региондан, өлкөден экенин айтышат. Аナン ошол улуттун, ошол региондун озотчолукторүүн айтып берүүнү сурасаңар, алар төмөнкүлөрдү айтышат:

- Биздин эт эмгөйил жана көп иштейт.
- Биздин эт алабан бефешен.
- Биздин маматыбыз жу даамдуу, муну жеп қаффондор билем.
- Файындаа билдин токойларбуздай көз токой жөк.
- Биз ... қағаанды ыншылмаастьыз, сиз бизге ишпесеңиз болот.
- Биздин баладафыбыз жу сүрүү.
- Биздин өтөбүздөң баффык жакшы нефселер билдин маданияттызына байланыштуу.
- Биздин шылабыз жу таң жана жакшы инфекцион.

Силер эки бейтааныш жолоочу менен поездде баратабыз деп элестеткиле. Силер өлкөнүн Рифф деген аймагынан чыккансыңар. Өлкөнүн Фирр аттуу аймагынан чыккан адам менен бир күпеде отурасыңар. Бул аймактын тили менен маданиятты талтакыр башка. Силердин кошунаңар ошол вагондо отурган япон туристке эзү жашаган таралты жогоруда берилген фразаларды колдонуп сүрттөп айтып берет. Баарынарга түшүнүктүү ортоң бир тилде сүйлөшүп жатасыңар.

Шеригиңер менен төмөндөгү суроолорго жооп бергиле:

- Жогоруда берилген муназзомолөрдү укканды силер эмнени сезесиңер?
- Бөлөк бир адам кантитп бул ойлорду ушундай зле күчтүү, бирок башка улуттарды анча кемсүнтегидей кылып айтып бериши мүмкүн?

Шеритинер менен томонку ойлорду окуп чыгып, суроого жооп бергиле:

- Менин айылым жәзғашы.
 - Ат берғын айылдан жақшылаақ.
 - Тиң беғешеніңдеңдің, жақшылаақ қарғынбүз, жақшылаақ иштейнбүз.
 - Тиңдің алқындың адамдағ берғындеғе қарғанда ишенимтүғеск.
 - Берғын адамдағына ишкендең болбайт.
 - Сиз ақланыздың үрделашкан болсоуң, мұну ... айытынан биғең қылтана шексіз.
 - Тиңдің шигибүз алғарбын шидинен жақшы.
 - Алғарбын тили қылқындуң Бүг жөннірің мынадай тачаша бағ...
 - Алғар башка биғ жөрдө жағаса жақшы болмок.
 - Алғар биңдің барлық проблемаларбызыздың сабакке деңгелері.
 - Мен алғарды жек көбөн. Бүг проблемаларың ішіндең үлкен биғ нефсе қылыш көбек.

Күчтүү улутчулук сезим кантит расалымк дискриминацияга, стереотиптердин пайда болушуна, башка төрс корунушторго, ақыр-аятында өлкөдөгү түркүсүзүлүкк алын келиши мумкүн?

 12-тапшырма. Бул эмнени түшүндүрөт?

Биз олкобуз менен сыймыктанышбыз керек, бирок башка адамдарга «Менинчө, биздин тоолор аябай кооз» деген сыйкыту айтышбыз керек. Коттогон олкөлөрдүгү адамдардын «Өзүңүм, олең тәшегүм» деген маалата эмне учун толук кошуларды шеригиден менен ойлангула.

13-тапшырма. Көп эл – бир елке

Кыргызстан – көп улуттуу жана көп маданияттуу олко. Шеригиндер менен бир улуттуу өлкөдө жашоонун кемчилгиктерин жана көп улуттуу өлкөдө жашоонун артыкчылыктарын талкуулагыла. Жообнан менен классты тааныштырууга даярланғыла.

Кеп улуттуу жана ар түрдүү маданияты бар елкенүн артыкчылыктары	Бир улуттуу жана жалгыз маданияты бар елкенүн кемчиликтери
Башка тилдерди үйрөнүцү оюй.	Музыкалык жанрлар аз.

Бир нече негизги этникалык топтордон турған, әлдери тынчтықта жана ынтымакта жашаган үчелкен атагыла. Бул өлкөлөрдөгү этникалык топтордан тизмесин тұзғуте аракет кылыш кергүле. Таблицада дәптеринерге көчүргүле. Тәмәнде мисал көлтирилтөн.

Әлкелер	Негизги этникалық топтор
Россия	Орустар, украиндер, тажиктер, кыргыздар, казактар, татарлар ж.б.



14-тапшырма. Улутчулдукту силер кандай түшүнөсүчөр?

Темендердөгү улутчулдук жөнүндөгү ойлорду карап чыктыла:

1. Кайсы ойлор карама-карши экенин чечкиле.
2. Бул ойлордун кайсынысы силердикине жакын экенин чечкиле.

1-окуучу:

Мен муну эр көкүрөк жана күчитүү болуу деп түшүнвем. Бул биздин желеңибизди, үй-бүлөбүздү жана кандаштыгыбызы билдирем. Бул биздин башка алхамардан айырмаланыбызыды, биз эң мыкты деп эсептеген жалпы маданий мурасыбызы билдирем. Улутчул адам алкесүү үчүн эз жанын берүүгө да даяр, айткени айын алкесүү айын жеңе укуктарынан маанилүү.

2-окуучу:

Мен улутчулдуктун идеясы – эркиндиктүү идеясы деп ойлойм. Бул биз этникалык жактан окошо болбоссо да, эркиндиктердизе коркунч түүдүрүн тишикти күчтөрөп каршы бирге түрарыбызыды билдирем. Башка адамдардын укуктарын бүзбаш үчүн, алкөн катары бидең бардык этникалык топтордун маданий салттарынан эркиндисибиз болбоссо, анда бизде жалпы максатыбыз жана жалпы улуттубуз жок.

3-окуучу:

Улутчулдук – жоң болуп бараткан түшүнүк деп ойлойм. Бүгүнкү Интернеттин¹, глобалдашынуун², эркин базар менен демократиянын заманында улутчулдук жана улут маселеси айна маанилүү болбой калды. Дүйнө жалтыбызы болуп баратканы мага жагат. Дүйнөдө бөлүнчүүлүк жек көрүнчүлүктүү айна жаратып келген.

4-окуучу:

Бизде түрдүү тильтер, үрн-адамтар жана диндер бар женин биз эске алысыбыз керек. Аларды көрсөп үчүн биз тил табыша ала түрөн топторго бөлүнчүлүкбүз керек. Ошентип, бир улуттун бир тили, бир маданияты болот. Ошал алкөнчи жашоочулары болгондон кийин, азчылыкты түзөндөрөн эз укуктарын жоготсо да, көтүчүлүктүн чечимине баш ийүүгөн тишиш. Алар муну түрүн түшүнүчүгөн тишиш: атчыча азчылыктын укуктары жоколса дөле, көтүчүлүктүн чечими дайыма артыкча маанилөө зэ.



15-тапшырма. Эмне кылса болот?

Шеригицер менен томондагу суроолорго жооп бергиле. Жоопторуңарды класска айтып берүүгө дарайдандыла.

1. Адамдар – өлкөнүн эң негизги байлыгы. Муну эске алуу менен олконун онгутшуну колунан келген салымын кошуу үчүн аларга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берүү максатында өкмөт кандай чара көрө алары ойлонгула.
2. Ар бир адам эз потенциалын корсөтүүдо бирдей мүмкүндүккө ээ болушу үчүн силер жамаатыңарда эмне кыла аласыңар? Шеригицер менен ошол иш-чараларды тизмелегиле.



16-тапшырма. Силердин оюнар кандай?

Адамдар эз улуту жана эз өлкөсү менен сыймыкташы үчүн жана ошол эле учурда бардык жарандар тен укуктуу болушу үчүн эмне кылыш керек? Ушундай иш-аракеттердин тизмесин түзгүле.



17-тапшырма. Улутчулдуспу же патриотизмби?

«Улутчулдук менен патриотизмдин окоштуктары жана айырмачылыктары» деген темада дилбаян жазгыла (150 сөздөн көп эмес).

¹Интернет – адсанча телефон линиясы аркылуу бүткүчүү дүйнөндөгү компютерлерди байланыстырып түрөн система.

²Глобалдашыу – дүйнөндөгү бардык экономикалык базарларды бирликтүрүп процесси.

VII бап

Шаммегем жана саясий биілдік

Текстті окуганға чейинки көнүгүүлөр:

01-тапшырма. Терминдер жана алардың аныктамалары

Шеригицер менен терминдерге тишиштүү аныктама бергиле.

Термин	Аныктама
1. Диктатура	а) Жогорку мамлекеттік бийлік диний топтун же чиркоо башчысынын колуңда болгон башкаруу формасы
2. Теократия	б) Федерациянын курамындагы мамлекеттік түзүлүш
3. Федерация субъекттері	в) Бир адам же адамдардың тобу чексиз бийлікке ээ болгон саясий режим

02-тапшырма. Принциптер

Үч-төрттен болуп, демократиянын силендерин оюндар боюнча ээ маанилүү болгон принциптеринин тизмесин түзгүле.

Окуу үчүн текст

Өткөн баптап биз мамлекеттер жана улуттардың көрдүк. Бул бапта адамдар кантит бийлікке келерин жана мамлекеттік бийлік кантити уюштуруларын карап чыгабыз. Мында төмөнкү суроолорға жооп берүүгө аракет кылабыз:

- Улуттардың пайда болушуна чейинки салсий системалар
- Улуттук мамлекет системалары
- Салсий бийліктің формалары
- Демократиянын формалары
- Эл аралык уюмдар

1.0 Улуттардың (азыркы мамлекеттердин) пайда болушуна чейинки саясий системалар

Улутта чейинки ээ байыркы саясий система-лардың бири – бул уруулук жамаат. Жер шарынын көпчүлүк болуктарунде (буга Борбордук Азия да киред) бүгүнкү күнде да алрандай даражадағы саясий таасири бар уруулар жашайт.

Уруулук жамаат түттәндиктән байланыштардың негизинде түзүлөт да, чоң ўй-булолер аның болуктары болуп эсептелеет. Адатта уруулардың эр жеткен ерек-тердин тобу же болбосо жамааттың мүчөлөрүнүн пикери болонча кандайдыр бир өзгөчө касиети бар адамдар (мисалы, шамандар) башкаралат. Уруунун диний ережелерге жана күндөлүк түрмушка негизделген жазылбаган салттуу укуктары болот.

Улут пайда болгонго чейинки саясий биримдиктін башка бир түрү аймактык жамаат болгон. Дүйнө жүзүндө, өзгөчө экономикасынын негизин айыл чарбасы түзгөн өлкөлөрдө,



Барс бек – VII күннен берінен Енисей дарыянынын жағында кыргыз мамлекеттің негиздесен уруу жол башчысы. Эзеки түзүлүштөр азыркы мамлекет жоннандың түшүнүчебіздөн кескін айырмаланса да, дидин мамлекеттің түттүлүшү ошол байыркы мезгилден башталған. Барс бектін шимердігінен үлкем Кыргызстандың бардық элдері алардың ушын аял жарандары экендиги анықтасан тарыхын жалпы мұраска ээ.

кыштактар социалдык, экономикалык, диний жана саясий жашоонун борбору болгон.

Туугандыкка негизделген уруу тибиндеги саясий биримдиктердин бара-бара улуттук мамлекеттердин татаал системасынан алганышы көбүнчө аймактык кыштак жамааттарынын өзөрүлүшү жана кеңейиши аркылуу жүргөн.

Бир нече кыштактын жамаатынын кандайдыр бир жалпы мұжтаждыктан улам биригүүсүнөн шаар түзүлгөн. Шаардык саясий системасы бар шаарлар мындағы миндереген жылдар мурун да салыштырмалуу түрде татаал саясий биримдик болгон. Алардың пайда болушу уруулук жамааттың бийлигі системасынан биротоло кол үзгендүктүү билдириген. Аның ордуда тапка, кесинчи негизделген саясий, экономикалык жана социалдык статус пайда болғон.

Байыркы грек шаарларынын айрымдарында «жарандар» деп аталған арқек адамдар (же алардың бир болтугы, буга күлдәр киргөн змес) шаарды башкаруу учун өкүлдөрдү шайлашкан. Байыркы грек шаарларынын шаардык өкмөттөрү кийин демократиялык өз алдынича башкаруунун үлгүсү болуп калды.

2.0 Улуттук мамлекеттер - унитардык жана федерациялык системалар

Дүйнедегу көпчүлүк улуттар бүгүнкү күнде унитардык мамлекеттерде жашап жатышат. Бирок алардың ортосунда бир топ айрымчалыктар бар. **Унитардык мамлекет** – бул борбордук өкметтөн төмөн турган, бийлиги кыйла чектелген аймактык жана башка жергилиткүү органдарга ыйгарым берүүчү бийлигі системасы. Унитардык мамлекеттерди чүгүртүүчү болот:

- 1. Децентрализация** иш жүзүндө кецири колдонулган, бирок дайыма эле мыйзам менен бекитиле береген өлкөлөр. Буга мисалы катары Улуу Британияны көлтириүгө болот, мында Түндүк Ирландия, Уэльс жана Шотландия Лондондогу борбордук өкметтөн бир топ эркиң, ошондой эле жергилиткүү бийлик органдарынын шайлоо системасы бар. Мыйзам боюнча жергилиткүү бийлик органдары жалпы улуттук парламентке баш ийгендемен, иш жүзүндө алардың ыйгарымдары абдан чоң.
- 2. Аймактык децентрализация** аз колдонулган жана жергилиткүү бийлик органдарынын иши каттуу көзөмдөлөр турган өлкөлөр. Бул, мисалы, Францияга тиешелүү, мында жергилиткүү бийлик органдарынын жетекчилери борбордук өкмет тарафынан дайындалат, бирок кәэ бир жооптуу қызметкерлер эл тарафынан да шайланат.
- 3. Бардык бийлик борбордук өкмөттөн колунда болгон өлкөлөр.** Мисалы, Совет бийлигинин мезгилиниң жергилиткүү чиновниктер (мамлекеттик қызметкерлер) коммунистик партия тарафынан дайындалып, Москвадагы борбордук бийликке баш ийген.

Ал эми **федерациялык** системада саясий бийлик бийлик органдарынын эки түрүне: жалпы улуттук (Федералдык) бийлик органдарынын жана федерация субъектилеринин бийлик органдарына болууну берилет. Федерация субъектилеринин бийлик органдарынын ыйгарымдарын адатта федералдык органдар тартып ала албайт (алса да көп кыйынчылкытар менен алат). Иш жүзүндө федерациялык өкмет федерация субъектилеринин бийлик органдарынаң бир топ даражада көз каранды болот. Мисалы, АКШ, Бразилия, Индия, Россия Федерациясы, Ливия, Малайзия, Германияда шашундай.

Бирок системалары толтуу менен ошкош болгон эки федеративдик мамлекет жок. Айрым учурда федерация субъектилерин Швейцариядагыдай болуп этникалык же тилдик айрымчалык буюнча түзүлөт. Ал эми башка бир учурда бул сыйкытуу маданий принциптер, Россия Федерациясындагыдай, айкын змес.

3.0 Саясий бийликтөрдөн формалары

Саясий бийликтин төмөнкүлөр жүргүзүшү мүмкүн:

- ✓ көпчүлүк (демократия);
- ✓ азынчылык (олигархия); бул диний топ (теократия) же коомдун бир табы (аристократия) болушу мүмкүн;
- ✓ бир адам (монархия, монократия же көбүнчө диктатура);
- ✓ заң ким (анаракия).

Анаракхия эске албагаңда, мына ушул формалардын ар бири унитардык мамлекеттерде да, федерациялык мамлекеттерде да кезигиши мүмкүн.

3.1 Монархиялар жана монократиялар

Монархия – саясий бийликтин эң эски формаларынын бири. Мында бийлик бир адамдын колунда болуп, салт боюнча ага бийликті күдайдын озу берген, ал бир гана күдайдын алдында жооп берет деп эсептелет. Монархтарды эл шайлабайт, алар же элита тарафынан шайланат,

Борбордук Азиядагы монархиялар

Бухара эмирларын чек-сиз бийлиги бар эмир башкарган. Ошоң көздө алып бийлигин чектөөчү мыйзам чыгара алысадай парламент болгон змес.

Борбордук Азиянын тарыхынан даңыз кандай мисалдарды эске түшүрө аласыңыз?

¹Децентрализация – борбордук бийликтөрдөн органдарынын башкаруу ыйгарымдарын жергилиткүү органдарда откөрүп берүү.

же өздөрү бийликті күч менен алышат. Кийин бийлик тектес мураска калтыруунун катаал арежелерине ылайык алардын укум-тукумуна калат.

Азыркы күнде көпчүлүк монархтар саясий бийликтөө ээ эмес, алардын ролу негизинен ар кандай аземдерге катышуу менен гана чектелет. Мисалы, Улуу Британияда монархтын (королеваныны) бийлиги мыйзам менен чектелген, андыктан мындай система конституциялык монархия деп аталац. Бирок көп учурларда король, мисалы, Таиландда болгон сыйктуу, өз елкосун мыйзам аркылуу эмес, езүнүн инсандык кадыр-бәркى менен таасир тийгизиши мүмкүн. Таиланд дагы, Улуу Британия да бир эле учурда монархиялык дагы, демократиялык да елке болуп саналат.

Шайлланган мамлекет башчылары, колунда зор бийлик турса да, чындыгында эч качан король деп эсептөлбөт. Көптөгөн шайлланган президенттер, ошондой эле премьер-министрлер абдан чоң бийликтөө ээ болуп, аны кенири колдоно алышат. Мисалы, өлкөнү түп-тамырынан бері өзгөртүүчү реформаларды жүргүзүү учун азыркы Украина менен Россияда мамлекет башчылары парламенттик колдоону талаан кылбаган указдарды берүү сыйктуу өлкөнү башкаруу формасын колдондуштад. Бирок бул мамлекеттердин президенттери өлкөнүн Конституциясына ылайык демократиялык түрдө жалпы элдик добуш берүү менен шайллангандыктан жана мыйзамга ылайык демократиялуу иш жүргүзгендүктөн, аларды монархтар дегене болбойт. Монархтар эч качан шайлланыштайт. Ал эми монократия башчы кеп, мында мамлекеттик бийликтөө шайлоо жолу менен (мында алдамчылык да болушу мүмкүн) келген бир адам жалгыз езу башкарат да, иш жүзүндө диктатор болуп калат. Буга мисал катары Индонезиянын мурунку президенти Сухартону, ошондой эле Заирдин (азыркы Конго) мурунку президенти Мобуту сыйктуу Африка өлкөлөрүндөгү көнтөгөн башкаруучуларды атоого болот.



Сухарто

3.2 Олигархия

Олигархия – бул өлкөнүн өзгөчө артыкчылыктарга ээ болгон адамдардын тобу башкарган жана ее катарынан өлкө башчысын шайлаган мамлекеттик бийликтин түзүлүшү. Мамлекеттик башкаруунун мындай формасы индустраталык (өнөр жай, илим жана техника абдан онуккон) мезгилге чейин абдан кенири тараалган. Мында мамлекетти коомдун эң жогорку катмарынан чыккан бир ууч адамдардын тобу башкарат.

3.3 Демократия

Улам баргай сайын көпчүлүк кабыл алыш жаткан бардык адамдардын сот алдындағы төң үкүктуулугун таануу принципи демократиянын онүүгүшүнөн абдан зор таасир тийгизген. Джон Локк сыйктуу англ ис философтору монархиялык бийликтөө шек көлтирип, ушул принципті адамдардын жана аларды башкарган екүмдәларлардын ортосундагы мамилелеге да колдонууга болбайу деп суроо койгон. Суроо мындай эле: «Королдуң башкарууга кандай укуту ба?» Бул королдордун «йыйн укук» боюнча башкаруу идеясынын кадырнын кетиштин алып келди. Анын ордунда биздин ар бирибиз, каалагандай башка адам сыйктууле, езүбүзү башкарганга үкүктуубуз деген төңдик идеясы пайда болду. Өз алдынча башкаруу идеясынан көзегиздин демократиялык башкаруута алып келди.



Демократиянын негизги идеясы – бул алдян озун-өзү башкарышы. Бирок кәэде көпчүлүктүн башкарышы же көпчүлүк добушка ээ болуу демократиялык коомдо чечим кабыл алууну мыйзамдаштырат деп жаңылык түшүнүштөн. Бул аяча туура эмес. Көнтөгөн демократиялык өлкөлөрдө адамдардын шайлоодо добуш берүү аркылуу башкалардын үкүктарына шек көлтиришине чек көюлат жана ошентип жеке адамдын үкүктары да корголот. Мисалы, калктын этникалык көпчүлүгү азчылыкты сөз үкүгүнан ажыратып коюу учүн добуш бере албайт.

Демократияга аныктама берүүдө кыйынчылык түдүүргөн дагы бир маседе – бул «элдик башкаруу» деген эмне экенин аныктоо. Бул учүн биз томонкүлөрөгө токтолушубуз керек:

- ❖ Эл деген ким?
- ❖ Бул түшүнүккө ар бир адам киреби?
- ❖ Өлкө учүн эмне жакшы экенин айрым адамдар башкалардан мыкты билеби? (же «жалпы жыргалчылык» дегендеги жакшыраак түшүнөбү?)

- ❖ Мунун мааниси болушу кереки?
- ❖ Элдин белгилүү бир белгүгө гана добуш берүүгө катышса, анда «взүн-өзү башкаруу» деген эмне?
- ❖ Элдин калган болгуга взүн-өзү «башкарат» деп айта алабызы?
- ❖ Силер добушунарды берген талапкер же тарап шайлоодо утулуп калса, силер озубузду өзүбүз башкарып жатабы деп айта аласындарбы?

Бул маанилүү суроолорго тарыхта ар кандай жооптор берилген келген. Бул жерде бир персенин эске алуу керек: «демократиялык» деп аталаан системалардын көпчүлүгүндө оз кызыкчылыктарына түздөн түз тиешеси бар мыйзамдын кабыл алынышына ар бир адам катышкан түз демократиянын жизнинде колдонулбайт. Бул калктын санынын оте көптүгү, кабыл алына турган чечимдердин да көптүгү жана татаалдыгы менен түшүндүрүлөт. Ошондуктан демократиялык өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө шайлоочулар алардын кызыкчылыктарын коргой турган адамдарды шайлалган окулдук демократия колдонуллат.

4.0 Демократиялык мамлекеттердин түрлөрү

Мамлекет демократиялык же демократиялык эмес экенин кантит аныктоого болот? Мындан тышкary, бир мамлекеттин экинчи бир мамлекетке карағанда демократиялуураак экенин кантит билеби?

Мамлекеттин ички механизмдерин¹, бул механизмдер демократиялык нормаларды жана адам укуктарын канчалык деңгээлде камсыз кылыш, жараптардын изштери менен эркин алектенүүсүнө жана мамлекеттин бийлик органдарын көзөмөлгө алынына мүмкүнчүлүк берерин билгендө гана мамлекеттеги демократиянын деңгээлин аныктоого болот.

Ар өлкөнүн демократиялык системасы ар кандай болгону менен, системанын демократиялык деп эсептелеши учун зарыл болгон белгилүү бир принциптер жана нормалар бар. Буга томонкулар кирет:

- Элдин агемендүүлүтү. Чыныгы демократиялык мамлекетте эл жогорку бийликтин бирдей-бир эсси болот да, ал бул бийликтүү өз окулдарун шайлоо аркылуу жүзөгө ашырат.
- Шайлоону өз мезгилиниң откөрүп туруу. Жогорку бийликтүү колдонуп, ал өз окулдарун көбүнчө олко конституциясында белгиленген мөнөткө гана шайлайт.
- Көпчүлүктүн башкаруусунун азчылыктын корголушу менен шайкеш келиши. Шайлоолор канчалык тез-тез жана адилеттүү түрдө откөрүлүп, бийликтин шайлашуучу органдары алмашып турганы менен, азчылыкка карата дискриминациялык иш-чаралар көрүлүп турган болсо, бул режимди демократиялык деп айтуута болбайт.
- Мамлекеттик башкаруу изштерине катышуудагы жараптардың төндүгү. Бул принцип партиялар менен биркемелерди түзүү эркиндигине, ар кандай коомдук маалыматтарды алуу жана мамлекеттик жогорку бийлик учун атаандаш күрешкө катышуу укугуна негизделет.
- Бийликтүү болуштурруу. Мамлекеттик бийлик белгилүү даражада көз карандысыздыгын сактап, ошол эле учурда бири-бирин токтото алгыдай кылыш бийликтин изүнчө бутактарынын ортосунда төндештирилүп болуштурулушу керек. Мисалы, АКШда саясий бийлик эки палаталын (Конгресс менен Сенаттын), сот системасынын, президенттин жана анын администрациясынын ортосунда болуштурүлген.
- Адам укуктарынын жалпы декларациясын жактоо. Бул принциптүү «Адам мамлекеттүү үчүн эмес, мамлекет адам үчүн» деп түшүнсө болот. Бул калктын жалпы мұктаждыктары мамлекеттинин маанилүүрөөк дегендө билдириет.
- Төңциилкүү принципиби. Төңциилкүү эки түрү бар: мыйзам алдындағы төңциилкүү жана сот системасынын алдындағы төңциилкүү. Кээ бир өлкөлөрдө жараптар мыйзам болонча төңикуктуу эсептелеши, бирок соттор аларга бирдей карабайт.
- Өзүнүн саясий жана экономикалык статусун өзөгөртүү укугундагы төңциилкүү. Жараптардын өз көз караштарын жана саясий органдардагы өздөрүнүн статусун



¹Механизм – кандайыр бир ишмелдик түрүнүн же процесстин тартибин аныктоочу система, түзүлүш.

өзгөртүү укугу болууга тийиш. Бул, мисалы, шайлоодо өз талапкерлигин көрсөтүүнү билдириши мүмкүн. Ошондой але жарандардын экономикалык укуктары корголгон болушу көрек.

Кээ бир өлкөлөр башкаларга карагаада демократиялуураак болот. Эгерде бир демократиялык олкуну башка бир ушундай елке менен салыштыргыбыз келсе, анда биз «Саясий жана экономикалык укуктардын карым-катышы» деген баптагы көрсөткүчтөрдүн тизмесин пайдаланышыбыз керек.

5.0 Эмне үчүн өлкөлөр демократиялык системаларды таңдал альшат?

ХХ кылымда мамлекеттер вздерунун саясий структураларын кайрадан түзүп, демократиялык мамлекетке айланган үч мезгил болгон. Биринчи мезгил ХХ кылымдын башына туура келет. Бул мезгилдин ичинде 29 демократиялык елжо пайда болгон. Фашизмдин жана Экинчи дүйнөлүк согуштун кесептинин алардын саны 12-ге чейин кыскарган. Экинчи мезгил 1950-70-жылдарды камтып, мында демократиялык мамлекеттердин саны 36га жеткен. 1980-90-жылдарды камтыйган үчүнчү мезгилде демократиялык мамлекеттердин саны эки жеге көбөйген. 1993-жылы дүйнө жүзүндө 99 көз карапында эмес демократиялык мамлекет болгон. Адам укуктарының активидүү коркогон принциптерге таянган стабилдүү демократиялык алекелердин саны бир топ аз болгону менен, дүйнөлүк жалпы тенденциядан (енгүү, озгерүү бағытынан) улам адам укугун коркогоо көбүрөөк көңүл белгөн түркүтүү демократиялык мамлекеттердин саны артууда (көбөйүүде) деп айтууга болот.

Демократиялык системалар табиятынан туруктуу келет, антикен алгардагы чечин кабыл алуу компромисстерди иштөнч чыгуу (тил табышуу) жана консенсуска жетишүү маданиятына негизделет. Кризис болгон учурларда мөөнөтүнөн эрте откерүргөн шайлоор менин өтө күрү, талаш маселесерде аргылан референдумдар жай хүргөн алгылыштыккуу изегерүүчүлөөгө алып келет.

Демократия үзгәртүлгөнде көп жаңылыктар болады.



ЭЛ БИЙЛИГИ

АКШының экинчи президенти (1797-1801) Жон Адамс атаандашынан БИР гана добуш ашыкча алуу мечмек шайланган

6.0 Мамлекеттік библиостердің демократиялық түзүлүшүнән зәнде менен муназзелет?

Өлкөнүң демократиялык бийликтери мамлекетті башкарууга өз жарандарын тартуу үчүн көптөгөн маалымалдар колдондуул. Бута, өздөрүн демократиялык деп атаганы менен, эн негизги адам укуктарыны сактабаган мамлекеттөр да киред.

«Демократиядай ким башкарат?» деген суроого токтолсок, анда легитимдүүлүк талабына ылайык ээ бийликтин туткасы (аэси), ал эми экмөт чиновниктери элдин кызматчылары болорун коробуз. Коц өлкөлөрде ээ эт качаң түздөн туз башкара албайт деген да чын, бирок мамлекетти башкартууга ал салыштырмалу турдо кобуроо катышкан өлкөлөр да бар. Мамлекеттик иштерге адамдар канчалык көп тартылса, мамлекет ошончолук демократиялуу болот. Айрымдар коомдук жана мамлекеттик башкартууга жарандардын активидүү катышуусун талап кылган мамлекет начар болот, эффективдүү иштей албайт, андыктан ез жарандарын коргой албайт деп жаңылып ойлоопот.

Совет доорунда жашаган адамдар мамлекет дээрлийн бардык иштерди көзөмдөл тургандыгын, ошондой эле саясий көз караш эркиндиги жана режимге каршы болуу эркиндиги өтө чектелгендийн билишкен. Алар мамлекеттин экономикалык түзүүлүшүнде, онуугүүнү негигэни багыттарынын белгиленишинде жана мамлекеттик ресурстарды башкарууда олуттуу кемчилгиктер бар экенин да билинчүү. Бирок, жаңарандар дөл эзептелеңдине карабай, мамлекеттик башкаруунун жогорку органдарына сый айтыла турган учурларда алардын эч нерсе озгортууга мүмкүнчүлүгү болгон эмэс. Тилекке каршы, азырык постсоветтик (совет доорунан кийинки мезгилдеги) көп мамлекеттэрдө мыйзам устемдүү сыйяктуу чайралерде, айрычы укук тартибина камсыздоодо, абдан олуттуу кемчилгиктер кезегит. Кээ бир олкөлөрдө жергиликтүү мағиянын бийлиги коррупцияны пайда кылыш, коопсузадукка шек келтирүүдө. (*Мафия* – охомадар менен байланышкан зордук, коркнутуу методдорун колдонуучу жашыруун кылмыштуу уюм). А чындыгында демократиялуу мамлекет жеке адамдардын укуктарын коргоп, мыйзамдар каттуу сакталышын камсыздоого тиший.

Эгер демократия ойдогудай иштесе, анда:

- Тираннинга же бир адамдың бийликті башкаларга карши кыянаттык менен пайдаланышына жол берилбейт.
- Негизги укуктар – саясий жана жарапандың эркиндик, ошондай але же жеке менчік укугу сакталат.
- Адамдар қаалагандай көчүп журууге укуктуу (башкаларга зыны тийбесе).
- Өзүн-өзү билүү принциби ишке апшат, мында жарапандар өзүн-өзү башкарат.
- Моралдың автономия (өз алдынчалык) болот, башкача айтканда адамдар жасаган иштерине өздөрү жооп берет.
- Адамдардың өнүгүүсүне жана өзүн-өзү корсетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
- Саясий тендиқ сакталат.



Гарисев З., Базарбаева А., Носойбасова Б., 3-орук, Бишкек ш., 2002-ж.

Бирок демократияның әң негизги артыкчылыгы – ал көз караشتардын, уюмдардын ар түрдүүлүгүнө жана тыңч жагдайдагы талаш-тарыштарға жол берет. «Женишке согуш эмес, шайллоо аркылуу жеткен артык» – бул демократияның негизги урааны.

7.0 Эл аралык уюмдар

Эл аралык уюмдар да кыйла зор бийликке әз. Алардың айрымдары мамлекеттердин екүлдерүнен турат. Бирок ал мамлекеттер ушул уюмдар жар салган принциптерди сакташы да, сактабашы да мүмкүн. *Резолюциянга* (талкуулоонун негизинде кабыл алынган токтомдорго), макулдапшууга же келишимдерге мамлекеттин кол коюшу алар сөзсүз түрдө сакталат дегенди билдирді. Демократиялын институт болуп саналған Бириккен Улуттар Уюмун (БҮҮ) эл аралык саясий уюмдардың әң белгилүүсү десе болчады. БҮҮгү дүйнөдөгү дәэрлік бардык олкөлөр кирсе да, концепция учурада ал өз мүчөлүрүн (мүче мамлекеттердин) қаалаганын жасосуна тыю сала албай деп сыйнадашт. Чыныда эле БҮҮ кайсы бир олкөнү согуш баштабоого ынандыруу (көндүрүү) аракеттىн жасаганы менен, ал аны токтото албайт.

БҮҮнүн негизги функцияларының бири – мүче мамлекеттердин екүлдерүнүн жалпы маселелерди талкуулоо катышусуна шарт түүү. Қәэде мында талкуулар конфликттерди ого бетер ырбатат (курчутат). БҮҮнүн негизги иши милдеттүү түрде жузеге ашырылбай турган резолюцияларды кабыл алуу болуп саналат. БҮҮ дүйнө жүзүндө өзүнүн аттайын агенттиктегин² аткаралат иштери менен таанымал, буга мисал катары Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмун, Эл аралык эмгек уюмун, Дүйнөлүк тамак-аш программасын жана башкаларды көлтиругүү болот.

Өлкөлөр ошондой але соода же коопсуздук сыйктуу белгилүү бир маселелер боюнча да аттайын уюмдарды, биримелерди түзүүнү чечиши мүмкүн. Борбордук Азия республикалары бүт киргөн Көз Карапандысыз Мамлекеттердин Шериктештиги буга мисал боло алат.

● ТЕКСТТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

1-белум. Саясий бийлик

03-тапшырма. Бийликтин ар башка түрлору

- Бийлик жөнүндөгү теменкү ырастоолорду шеригинер менен карат чыгып, алардың әң күчтүү бийликтин (1) әң начар бийлике (7) караи кеткен тартынте жайгаштыргыла.

¹Бул суроитуу «Сорос-Кыргызстан» фондуун колдоосу менен «Өнүгүү боконча үзүүлүтүү көпеш» коомдук биримеси откөрген «Демократия жана жаштар» аттын коомдук-саясий практитардын республикалык конкурсунун катынуучулары тартылган.

²Агенттик – бул мекемелердин же жеке адамдардын тапшырмаларын аткаруучу уюм.

№	Ырастоо	Күчтүүлүк даражасы
1.	Башка бир оюгө бир нерсе жаса деп буюруу, жасабаса күч колдонуу. Мисалы, бир оюгө бир нерсе кыл десенер, ал айтканынарды аткарат, себеби тил албаса таяк жеп каларын билет.	
2.	Башка бир оюгө бир нерсе жаса деп буюруп, бирок ал аткарбаса эч нерсе кылбоо. Бир оюгө бир жумушту ташырысанар, силемдердин жазалабай турганынарды билгендиктен, аткарбай көт.	
3.	Бир оюгө бир иш аткарууну буюруп, аткарбаса аны менен кызматташпай коюу. Мисалы, «Карымдарының төлө, болбосо сага эч нерсе сатпай», – дейсисицер.	
4.	Бир оюгө бир нерсе жаса деп буюруп, ал украй койсо топтуп мүчүлүгүнөн чыгаруу. Силем бир оюгө оюн эрежелерин сакта деп буюруп, мындан ары даты буза турган болсо ал футбол клубунан чыгарыларын экспрессицер.	
5.	Бир оюгө бир нерсе жаса деп буюруп, аткарбаса сот аркылуу жазалоо. Силем бир оюгөнөн көз көйткөн контракттын шарттарын сактоону талап кыласыцаар да, конвой койсо сотко берениндерди экспрессицер.	
6.	Бир оюгө бир нерсе жаса деп буюруп, аткарбаса кайсы бир артыкчылыктарынан ажыраттуу. Силем инициерге дайыма кечиге бергенди тоクトот, болбосо досторун менен сейилдөл келгенте жиберей көм дейсисицер.	
7.	Бир оюгө бир нерсе жасоону буюруп, аткарбаса экономикалык чара коруу (санкция жасоо). Видеопрокаттын кожоюну видеоФильмди бир жума кечикитирип кайра бергениндер учун силемдерге айтып (штраф) салат.	

2. Төмөндөгү маселени талкуулагыла:

Төмөндөгү кырдаалларда бийликтин кайсы түрү көбүрөөк колдонулушу мүмкүн:

- окуучулардын окуучуларга жүргүзгөн бийлигі (б.а. окуучулардын бири-бирине өздөрү каалаганды жасатуута мајхүрлашина жол коюу керекпи?);
- ата-энелердин балдарына жүргүзгөн;
- жергилиткүү бийлик органдарынын жараптарга жүргүзгөн;
- борбордук бийлик органдарынын жараптарга жүргүзгөн;
- эл аралык уюмдардын көзкаранысыз мамлекеттерге жүргүзгөн?

04-тапшырма. Биологиянын турдуу формаларынын бисидин турмушса тиббизген таасири

Алкакта берилген тексттин окуп чыккыла.

Биологиянын турдуу формаларынын бисидин турмушса тиббизген таасири

Биз күн сөйлөн турмуштук маданий маселелер бөюнча чечимдерди көбүл алабыз. Бирок чечимдерди көбүл алуу процесси биэдин турмушубузга тоосуруп этипчүү биология системалорынын орежемтерине дүүшөр болот Адепттик принциптер, жергилиткүү жана үзүүлүктүк мыйзамдар, маданий же диний солттар жана үй-бүлөлүк үрпөдөттөр биология системалорына мисал боло болат.

Биология көрөнүү маданий сүрөттөр төмөнкүлөр

- Биология кайда келип чыгар? (Мисалы, биэдин вакеве мыйзамдарды күмдер көбүл алам? Көпчүлүк вакевеларда адамдар мыйзамдарды көбүл алыш же чечипке кага түргөн вакуфдарды шайлошот)
- Мамлекеттик биологиян тололторынын ишке ашырылышына ким жөрөп берет жана мында ыйгарымдар кимде берилет? Башкача айтканда, мамлекеттик биологиян акылдарды күмдер болот? (Мисалы, ата-энелерине үй-бүлөлүк солт-санасын аткарууга силемдердүүлүрлөйт)
- Мамлекеттик биологиян акылүү кондай ыйгарымдарга ээ? (Эгердө узурулук кылсанар, милиция силемдерди түрмөвө комашы мүмкүн)

Коом мамлекеттик биология системасы болмоонча жашай албайт. Бирок бул система адамдар мамлекеттик биологиян болушуна жана онын ыйгарымдарына макул болгондо жана жакшы шештейт.

- Кечээтен бери эмне қылғаныңар жөнүндө ойлонуп көргүле.
- Тигил же бул иш-аракетті эмне үчүн ошондой жасадыңар? Силер адептик принциптерге, мыйзамдарга, мадани же динни салттарга, үй-бүлөдегү үрп-адатка жараша же өзүңөр каалагандыктай шундай қылдыңарбы?
- Темөндөгү таблицаны дәлтериереге көчүрүп, толтургула. Өзүңдердүн иш-аракетицерди аны тандап алууга түрткү берген бийликтин тушуна жазыла. Силер үчүн мында бир нече мисалдар берилген. Эснерде болсун: айрым иш-аракеттер бир нече бөлүмдөргө туура келиши мүмкүн.

Адептик принциптер	Мыйзам	Жекече каалоо	Үй-бүлөлүк үрп-адат	Маданий каада-салт
Атамдын тилин алып, китептерди ал айткан-дай иретте койдум.	Жашыл жарық күйгөндө жолдоң өттүм.	Өзүмдүн аудиокассетала-рымды уктум.	Кечки saat 5te тамактандым.	Үйтө кирерде бут кийимиди чектим

4. Шеригиңер менен төмөнкү суроолорду талкуулагы:

- «Адептик принциптер» бөлүмүндөгү ар бир иш-аракетти карал чыгып, бул принциптин мааниси эмнеде экениндингии түшүндүргүле. Мисалы: «Сен атандын айтканын аткарышың керек».
- Бийлик формаларынын ар биринде кайсы иш-аракет алгылыктуу, кайсынысы алгылыктуу эмес деп ким чече тургандыгын түшүндүрүп бергиле.

 05-тапшырма. Бийлик жана/же анын мыйзамдуулугу (легитимдүүлүгү) эмнеден келип чыгат?

Шеригиңер менен мамлекеттик бийликтин формаларынын тизмесин карап чыккыла. Мыйзамдуулук тибин же бийлиktи алуу ыкмасын башкаруу формасы менен дал көлтиргиле. (Айрым учурларда мамлекеттик бийлик күчтүү болгону менен, легитимдүүлүгү жок болот).

Башкаруу формасы	Ал бийлике жана/же мыйзамдуулукка кандайча ээ болот?
1. Демократиялык президенттик республика ✓	a) Мураска калтган титулу (наамы) бар окумдар бийликтин атадан балага, укумдан түкүмгө калтыруучу салт боюнча. Адатта мындаа бийликтин чектей турган парламент болбайт.
2. Абсолюттук (чексис) монархия ✓	b) Бай адамдардын же кандай мулкү бар экендигине жана эмнени көзөмөлдөгөнүнө карай саясий укуту бар белгилүү бир талтын адамдардын гана макулдугу менен.
3. Теократия ✓	v) Адамдын же адамдар тобуунун мажбурлоо же зомбуулук менен бийлике ээ болуусу жана аны пайдалануусу.
4. Диктатура	g) Бийлик эш шайлаган окулдор түзген эрежелер системасы аркылуу легитимдүү болуп калат. Бул эрежелер окумдардын иш-аракеттерин чектейт. Окумдарды эш шайлашибайт.
5. Олигархия ✓	d) Адамдардын макулдугу. Адамдар шайлантган жетекчиге шундай бийлик берүүтө макул болушат. Алар өздөрүнүн макулдугун жетекчиге добуш берүү аркылуу билдиришт.
6. Конституциялык монархия	e) Диний лидердин же диний органдын бийлиги, ал диний салттарга жана адамдардын жетекчилерди кудай тандайт деген ишенимнин негизделет.

 06-тапшырма. Ои жана терс жактары

Ар бир системанын кандай артыкчылыктары жана кемчиликтери бар? Мыйзамдуулук принципи кандайча иштей тургандыгы жөнүндө көбүрөөк облонтуула. Бул ишти шеригиңер менен аткартыла. Силер үчүн кээ бир мисалдар көлтирилди.

Артыкчылыктары	Кемчиликтеги
Демократия	Демократия
Монархия	Монархия Өкүмдәр мыйзамдардың өзү қағалғандай взғертүүцүү мүмкүн.
Теократия	Теократия
Диктатура	Диктатура Жаман өкүмдәрдың кызметтән көтируүчүү кыйын.

07-тапшырма. Эл аралык күчтөр

Шеригиңдер менен эл аралык уюмдун атальышының анын функциялары менен да лектиргиле.

Эл аралык уюм	Уюм эмне кылат?
1. БҮУ	a) Мурда СССРге кирген өлкөлердүн тобу.
2. БҰУнун Качындар бойонча жогорку комиссарнатының башкармасы	b) Бул уюмта бардык өлкөлөр кирип, ал бир елке добушка зэ болот. Уюм Нью-Йоркто жайгашкан.
3. ОБСЕ	b) Бул уюм балдар менен аалдарды коргоого жана аларга жардам берүүгө аракет кылат.
4. ЮНИСЕФ	c) Европа өлкөлерүнүн бул уюму ага мүчө болгон жана катышкан өлкөлөр ортосундагы мамылелерди жана эркин базардың индустрияларында берүүгө аракет кылат.
5. АСЕАН	d) Мамлекеттердин ингүшүшү үчүн проценти томон карыз акча берет.
6. Европа Союзу	e) Бул уюм ал өлкөсүнен кашууга мажбур болгон адамдардага жардам берет (анткени алар ал өлкөлерүндө калышса, өлүмгө дуушар болушу мүмкүн).
7. Дүйнөлүк банк	f) Бул уюм Европада жана ага жакын жайгашкан өлкөлөрдө саясий турукутуулукту жана демократияның сактоого аракет кылат.
8. Дүйнөлүк соода уюму	g) Бул Япония, Таиланд, Малайзия жана Вьетнам сыйкыту өлкөлердүн экономикалык уюму.
9. КМШ	h) Бул уюм өлкөлөргө товарларды бири-биринен эркин сатып алууга жана сатууга жардам берет.

08-тапшырма. Эл аралык уюмдардың библиографиясы

Эл аралык уюмдар өлкөнүң башкаруу ыкмасының взғертүшү үчүн өкмөткө кысым көрсөтө алат. Мисалы, убагында БҰУга кирген өлкөлөр Түштүк Африканың бардык адамдарына добуш берүү үкүгү берилмейинче аны менен соода жүргүзүүдөн баш тартып.

- Шеригиңдер менен эл аралык уюмдар өкмөттүү саясатының взғертүүгө мажбурллаганына дагы эки мисал жазыла.
- Шеригиңдер менен эл аралык уюмдар, силендердин оюндар бойонча, өкмөттүү саясатының взғертүүгө мажбурлай ала турган жағдайды баляндан бергиле.

2-бөлүк. Демократия

09-тапшырма. Демократия деген эмне?

Төмөнде көлтирилген тизмениң карагыла. Шеригиңдер менен адегендеге демократиялык система кандайча иштәрдің сыйпаттаган ойлорду белгилеп чыккыла (✓). (Булардың айрымдары демократиялую эмес). Аナン 3-4 төн болуп иштеп, демократияның өзүдер эң маанилүү деген алты принципин таидап алгыла.

№	Демократиянын принциптерибы?	Оба/жок	Эн маанилүүсү
1.	Адамдар добуш берууга каалагандай тез-тез катыша алышат.		
2.	Адамдар өз екүлдорун алмаштыра алышат.		
3.	Адамдар мезгил-мезгил менен өздөрүнүн лидерлери кимдер болору тууралуу чечим кабыл ала алышат.		
4.	Эң төмөнкү жаш курагы жана жарапдык добуш берүүте катышуу үчүн бирден-бир шарт болуп эсептөт.		
5.	Шайлоо күн ачык күндөрү гана оттууга тийиш.		
6.	Талапкер аялдар болушу керек.		
7.	Бардык талапкерлер окуй алуга тийиш.		
8.	Кызылкан адамдар добуш берүүнүн жүрүшүнө байко жүргүэ алышат, бирок ким кандай добуш бергенин кароого акысы жок.		
9.	Эки палаталуу парламент болууга тийиш.		
10.	Шайлоо жашыруун добуш берүү жолу менен өткөрүлөт.		
11.	Кызылкан адамдардын баары добуштарды саноого жана жыйынтык чыгарууга байко жүргүэ алышат.		
12.	Жарапанд бардык чечимдер үчүн добуш берсе, шайлоо демократиялуву болот.		
13.	Талапкерлер бирден көп болута тийиш.		
14.	Бай адам гана президент боло алат.		
15.	Бюллетендөрдө талапкердин омур баяны жана сүрөтү болууга тийиш.		
16.	Бюллетендөрдө шайлоочу бардык талапкерлерге карши добуш бере ала турган пункт болууга тийиш.		
17.	Талапкер белгилүү бир жаш курагынан улуу болута тийиш.		
18.	Саясий партиялар катталута тийиш.		

10 - тапшырма. Төмөнкү сунуштар демократиялуву жана жөндүүбү?

Шергицер менен төмөндө сунуш кылышкан мыйзам долбоорлорун¹ карап чыккыла да, аларга демократиялувулуу боюнча баа бергиле. Беш упайлых системасы пайдаланыла, анда 0 – мыйзам долбоору жондуу эмес болсо да, демократиялуву экенин, 1 – абдан демократиялувулугун, 3 – орточо экенин, 4 – демократиялуву эмес экенин, 5 – таптакыр демократиялуву эмес экенин билдирет.

№	Мыйзам долбоору	Баа
1.	Бардык судыларды президент дайындаат.	
2.	Добуш берүү ар бир добуш берилгендөн кийин текшерилүп турат.	
3.	Жергиликтүү администрациялардагы бардык кызматкерлер шайланат.	
4.	Студенттер өздөрүнүн окутуучулары үчүн добуш беришет.	
5.	Меничк эзлери гана добуш берүү укугуна ээ болушат.	
6.	Коомчулук өз врачтарын өздөрү шайлайт.	
7.	Массалык маалымат каражаттарын жалаа жалканды үчүн сот жообуна тартуута мүмкүндүк берген мыйзамдар киргизилет.	
8.	Жаңы ўйларго 20% салык киргизилет.	
9.	Парламент окулдорунун жөнөкөй көпчүлүк добушу менен президент кызматынан чөттөтилиши мүмкүн.	
10.	18 жаштан улуу курактагы бардык адамдар дайым сүрөтү бар өздүк күбөлүгүн ала жүрүүгө милдеттүү.	
11.	Талапкерлер катталандыгы үчүн жылдык орточо кирешесинин 50%н төлөөгө милдеттүү.	
12.	Эгерде көпчүлүк бул үчүн добуш берсе, кээ бир саны аз этиосторго эмгек акы аз төленет.	
13.	Көп талапкерлер болот, бирок алар бир гана партиядан корсotулат.	
14.	Саясий партияларга тыюу салынат. Бардык талапкерлер коз жарапды эмес болууга тийиш.	
15.	Эң көп дегенде 10 саясий партия болууга тийиш.	
16.	Парламент мүчелеру мыйзамды буза алышат, буга сот кирише албайт.	

¹Долбоор – кайсы бир документтеги талкуу, бекитүү үчүн көрсөтүлген алгачкы текст, орунча – «проект».

11-тапшырма. Өзүңор канчалык деңгээлде демократиялуусунар?

Биринчи кадам:

Жекече иштеп төмөнкү ойлорго канчалык макул болгонунарга же макул болбогонунарга жараша упай бергиле.



№	Ой-пикирлер	Упай
0.	Газеталарга жакшы жаңылыктар гана чыгууга тийиш.	4
1.	Мен досторума эмис қылутуга тийиш экениндиңдай айтам да, каршы пикирлерди укпайм.	
2.	Менин ар кандай улуттагы дос балдарым жана дос қыздарым бар, мен алардын баарына бирдей мамыл жасайм.	
3.	Жаш түштүндүрмөм караңганда тажрыйбам чоң болсо да, алардын интеллектин урматтайм.	
4.	Жөн зэл буйруктарға баш ийип жүрсөк, турмуш алда киңиңкөй болор эле.	
5.	Аялдардын мүмкүнчүлүктөрү әркектердике менин тен болууга тийиш деп ойлойм.	
6.	Бардыг чечимдер бөөнчө добуш берүү керек деп эсептейм.	
7.	Этер кимдир бирою менин каттуу кордосо, ага каршы анча-мынча күч колдонуута болот.	
8.	Мен оз пикиримди ачык айтпайм, анткени аны анча маанилүү эмес деп эсептейм.	
9.	Акчасы көп адамдар – түрмушунда ийгиликтөрү жетишкендөр, ошондуктан алар гана добуш берүү укугунан зедер.	
10.	Англис тили – дүйнөдөгү эң мыкты тил.	
11.	Мыйзамдан эч ким жогору турбашы керек.	
12.	Эгерде чечим еркин жана адил добуш берүү менин кабыл алышса, мен анын натыйжаларына макул болом.	
13.	Менимчө, эриктидик чечим кабыл алууга укуктуулук, ошондой зэл анын натыйжалары учун жооп бере билүү дегенди билдириет.	
14.	Жакшы жетекчи адамдарга бардык нерселерди бере алат жана алар үчүн толтуу менин жооп берет.	
15.	Кайсы мыйзамдарга баш ийип, кайсы мыйзамдарга баш ийбоону биз озүбүз добуш берүү менин чечишибиз керек деп ойлойм.	

Экинчи кадам:

Ар бир пункт үчүн өз упайларыңарды эсептеп чыккыла. Улгү катары таблицаны № 0 пунктуу карагыла.

№	Таблицанын упайлары	Менин упайларым
0.	Упайлардын саны: 1 = (бидлүрет) 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1	2
1.	Упайлардын саны: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1	
2.	Упайлардын саны: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5	
3.	Упайлардын саны: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5	
4.	Упайлардын саны: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1	
5.	Упайлардын саны: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5	
6.	Упайлардын саны: 1 = 2, 2 = 1, 3 = 1, 4 = 2, 5 = 2	
7.	Упайлардын саны: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1	
8.	Упайлардын саны: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1	
9.	Упайлардын саны: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1	
10.	Упайлардын саны: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1	
11.	Упайлардын саны: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5	
12.	Упайлардын саны: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5	
13.	Упайлардын саны: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5	
14.	Упайлардын саны: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1	
15.	Упайлардын саны: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1	
		Бардыгы:

ҮЧАҢЧУ ҚАДАМЫ

Упайлардын жалпы санын (№ 0 пунктунун натыйжасы кошулбайт) 15ке болтуу.

- 0 жана 2.0 ортосундагы упайлар силердин отө демократиялуу экениндерди билдириет.
 - 2.1ден 3.0 чейинки упайлар силердин бир топ демократиялуу экениндерди билдириет.
 - 3.1ден 4.0 чейинки упайлар силердин демократиялуулугундaryнын жетишсиздигин билдириет.
 - 4.1ден 5.0 чейинки упайлар силердин тантаксы демократияду мис эзекиндерди билдириет.



12-тапшырма. Алар макулбу?

Силерди жакшы тааныгандардан өзүңдердүн канчалык демократиялуу экениндиңгө тест боюнча баз берүүнүн итүнгүлө. Анын жыйынтыгын өзүңдердүн жыйынтыгынар менен салыштыргыла. Алар бирдейли?



13-тапшырма. Кайсы люир сүйерге жауын?

Темонде бир суроого окуучулар берген жооптор көлтирилген. Аны досунчар менен талкуулап чыгып, билүүн кийинде кайсының изүүдердүкүн түрү келе турғандыгы ойлоншуттурга көргүлүп. Эгерде бирди да түрү келбесе, жекече көз капашынчылар баилин бергүлөп. Аны талкуулуп, көр болупта,

Демократияның екім сипаттың созылыш түрде жақын ажыратылған болышина ғылдайтын?

Данияр: Мен бұға таптақыры макұл змесмин. Демократия – бұл убыхтының бекер коротту. Ал бай әлкіндер үчін жақсы, биз үчін жарабайт. Кээ бир мамлекеттердин жетекчілері күттүп, бирок аңча демократиялуу змес болсо да, экономикасы жақсы инүккән, вәкімдүй дә мысты. Бұға-мінгінде Мазалы мисал бола алам.

Бакыт: Мен мындағы кескін пикірде змессін. Демократияның бар жөндегі сөзсүз зе жақшы өкмөттүп боло турғандығын билдирбейт, анткени адамдар кийин анча мыкты змес болуп чынды турған жетекшилдер үчүн добуын беріп жаңылышы мүмкүн. Филиппинде бир нече жыл мурда змие болғондуғун зе жестеп көрүч. Ошентсе да, адайл жана ачык жол менен шайланса, демократия жақшы өкмөттүп болушуна өзбек түзүп деп ойлай.

Альфия: Мага баары бир. Адамдар тымчыктына жашап, тамак-аш жетиштүч болсо, алар кандай мамлекеттүк системада жашагандыры эк кандай маанигэ зө болбойт. Партия дегендер талашын-тартышкандан башканы билүүштейт. Мен дөзөлгө эк кандай якын болбося жашын болот эдеп ойлоым. Мен тропикалык аралдарда жашагым келет... Жалалыз!

Тамара: Сенин оюн туура. Элкөд тынчтыктын болушу эң маанилүү, бирок тынчтыкты камсыз кылуу үчүн бىздин өкмөттүү акыл-эстүү принциптерге негизделүч тийши. Демократия дайына жакши өкмөттүү туузчук алыш келет деп ойлоим. Демократия канчалык көп болсо, ошончолук жакши болот. Мен чынбыз демократия бар жерде эң мыкты өкмөт болот деп ойлоим. Демократиялык процесс түрлөрдөн көбөйчүү, ал туура чечимдерди кабыл алууга ебвалгэ туузат. Ал адамдардың рационалдуулукка иштептөт.

Марат: Койсоңорчу! Демократиялық өкмөт дегендер кабыл алып жаткан айрым акылсыз чечимдерди қарал көрсөндей боло. Менин жеңе оюмча демократия – бул ар биринин кемчилүктөрү бар көп барынниттардан жакширағын тандоо. Мункуң эң жаман жери – адамдар көбүрків ез көмүчүнү күлтартам. Бирок даа мына ушундай эң начар жеринен улам ал бизге керек. Ал биздин сасык саясатчылардан күтпүшүбүзүе мүмкүндүк берет.

Айнурас: Мен демократия добушун кандай колдонуулу билген адамдардын добуш берүү үкүгүн камсыз кылса, аны жактыйм. Мен добуун берүү үкүгү байлаарен есан берилүчөө тишиш, анткени мамлекеттин байланыштар түзүп деп жатам.



14-тапшырма. Сүйердін оюнар қандай?

Шеригиңер менен төмөнкү маселени талкуулагыла. Өз жообунарды класска негизден берүүгө даар болгууда.

«Эгерде жарандары күндөлүк турмушта демократиялык принциптерди колдонушпаса, мындаи алкөнү чыныгы демократиялык алка десек болуби?»

VIII бап

МЫЙЗАМ ҰСТЕМДҮСҮ

○ ТЕКСТТИ ОКУГАНГА ЧЕЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

 01-тапшырма. Термииндер жана алардың аныктамалары

Шеритиңдер менен ар бир терминге тишиштүү аныктама бергиле.

Термин	Аныктама
1. Референдум	а) Бирдей укукка жана статуска ээ болгондук.
2. Мыйзамдар	б) Мамлекет белгилеген жалпыга милдеттүү жүрүм-турум нормалары.
3. Тәндик	в) Бир нерсенин жактырылыши же расмий уруксат берилши; бир нерсенин бекитилиши.
4. Ратификация	г) Кийинки оқшош учурларды караштырууда ұлғы катары колдонулушу мүмкүн болгон иш-аракет же окуя.
5. Прецедент	д) Чиркөөден (мечиттен) ажыратылган, бир дагы дин өзгөчө статуска ээ болбай, бардыгы бирдей тәң карадын мамлекет.
6. Дүнүйөчүл (светское) мамлекет	е) Жалпы улуттук мааниси бар маселе боюнча өлкөдө бүткүл элдик добуш берүү.

Окуу үчүн текст

Адамдың негизги укуктары сактала турган саясий система-ларды иштеп чыгууда адамдар коомду ал прогрессивдүү (алдыңы, жаңычыл) болгондой жана анда байлыктар жарайадарга калыс болуштурулғандай кылыш уюштурууга аракеттенишет. Бирок байлыктардың болуштурулушу дайымда таала маселес болгондуктан, адамдарга сезсүз түрдө мыйзам керек. Мыйзамдар белгилүү бир иш-аракеттерге уруасат берип, башкаларына тыюу салат.

Негизиен мыйзамдардын башттары теменкүлөр болот:

- Эл аралык келишимдер
- Конституциялар
- Күчүндө турган мыйзамдар
- Сот органдарынын белгилүү бир чечимдери
- Жергиликтүү бийлик органдарынын токтомдору
- Үрп-адаттар жана салт
- Коом доелеттерүү

Адамдар мыйзамдардын бүтүндөй системасын сактасы учун ал бардык адамдарга бирдей колдонулушу керек. Биз буга мыйзам талаптары же жадамдардын талалтарынан жогору турганда, б.а. жеке адам эмес, мыйзам башкарғанда гана жетишсе алабыз. Бул идея «мыйзам ұстемдүгү» деген түшүнүк менен берилет. Бул түшүнүкке биз темендегү аныктаманы берсек болот: эн бир инсан (ким экенин карабастаң) мыйзамдан жогору турбайт жана бардык адамдар бирдей але эрежелерге баш нет. Мыйзам ұстемдүгү коомдогу абалына, улуттана же башка бир себептерге карап жеке адамдарга өзгөчө артыкчылыктардын берилшине жол койбайт. Ал ошондой але мыйзамдардын бардыгы легитимдүү болушун, башкача айтканда, мурдагы мыйзамдарда белгиленген тартип боюнча иштелип чыгышын (парламенттик процедуралардан отшүштүп) талап кылат. Мамлекеттеги адам укуктары жана негизги эркиндиктер мыйзам ұстемдүгүсүз жашай албайт. Мыйзам ұстемдүгүсүз аттуғы мамлекеттин озунун жашоосу коркунучта калат, антикени өлкөде тез эле анархия болуп кетиши мүмкүн.

Ар кандай мамлекетте мыйзам ұстемдүгү принципинин канчалык жүзөгө ашырылып



Мыйзам ұстемдүгү жалында
бүрдө болушу зары; антикес але
же кимсө тиешеси жок болот.

жаткандыгы томонку факторлор менен аныкталат:

- Конституция
- Ошол мамлекеттин укуктук салттары
- Жарапардын мыйзам үстөмдүгү принципи маанилүү экендигине ынангандыгы

1.0 Конституциялар

Ар кандай мамлекеттин конституциясы мамлекеттин түзүлүш принциптерин жана мамлекеттин ар түрдүү бийлик органдарынын карым-катнашын аныктай турган негизги мыйзам болуп саналат. Мына ушуга ылайык ар бир мамлекеттин озунчы конституциясы болуга тишиш. Конституцияда ошондой эле мамлекеттин жарапардын негизги укуктары жана милдеттери белгиленип, анын саясий түзүлүшүнүн принциптери баюндалат. Саясий түзүлүштүү баяндоодо конституцияда көп учурда мамлекеттик органдардың ыйтарымдарынын чектери белгиленес (башкача айтканда, мамлекеттин эмпени жасай алары жана эмнени жасай албашы корсогтулёт).

Конституция – олконун эң негизги укуктук документи, анткени конституцияга каршы келген мыйзам э兹 убакта күчке ээ боло албайт. Ошондуктан биз конституцияны эң жогорку мыйзам болуп дайтыбыз. Конституция мамлекеттин түзүлүшүн жана анын негизги деөлөттерүү аныктоо менен, көн учурда элдин ар кандай маданият жана саясий деөлөттерүүн чагылдырат. Эгерде бул абдан жакшы түзүлгөн документ болсо, анда ал мамлекетти ички жана тышкы душмандардан көргөдоо эң башкы курал болот.

1.1 Бирок мен бул конституцияны кабыл алуу учүн добуш берген жоқмун.

Эгер жақласа, биз аны өзгертө алабызы?

Жарапардын конституцияны ратификациялапы маанилүү саясий процесс болуп саналат. Бул адатта алардын шайлаган окулдерүү аркылуу жүзеге ашырылат. Калктын ез турмушун жөнгө салуучу документти түшүнүп, аны колдоосу абдан зарыл. Конституцияны кабыл алуудагы негизги идея – бул конституцияда белгиленген принциптерге ылайык бийлик жүргүзүлгөн шартта озун башкарууга элдин макул болушу.

Конституциянын айрым бөлүктөрүн жактырагандар өлкөдө дайыма болот эмеспи. Бирок, ошондой болсо да, чыныгы демократиялык коом озунун учурга ылайык талаптарын канвааттандыруу учүн арзин, ачык шайлоолорду откөрүүгө (эгер муну саясий кончүлүк колдосо) жана конституцияга өзгөртүүлүрдүү киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул өзгөртүүлөр парламент тарафынан же буткүү элдик референдум откөрүү аркылуу жасалышы мүмкүн.

Дүйнөдөгү бардык конституциялардын торттун учбелгүүнөн көбү кабыл алынгандан кийин бара-бара толтуу менен өзгөртүлүп кеткен. Адатта конституциялардың жоболору кандайдыр бир убактылуу нерселерге жарапардын айрым бир белгүгүн ылайыктап өзгөртүүлөрдүү киргизүү мүмкүн болбогандай жазылат. Бирок, ошого карабастан, конституцияны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болууга тишиш, анткени ар кандай мамлекеттин максаттары жана деөлөттерүү мезгилдин етүшү менен мыйзамдар сыйктуу але өзгөрүшү мүмкүн. Кәэ бир конституциялык түзүтүүлөр анча маанилүү боло бербейт, ал эми айрымдары болсо мурвинуу Советтер Союзу кыргырайдай саясий системанын толук өзгөрүшүнен алым келиши ыктымал.

Кәэ бир олкөлөрдө конституцияга өзгөртүү киргизилишине жол берилбейт. Бирок көп мамлекеттерде буга жол берилет да, мында төмөндөгүдөй ыкмалар колдонулат:

- a) өзгөртүүлөрдүү референдум жолу менен киргизүүгө жол берсе турган;
- b) өзгөртүүлөрдүү киргизүүнү кечепедете турган;
- c) сунуш кылышынан өзгөртүүлөрдүүн экинчи чечим менен ырасталышын талап кылган;
- d) өзгөртүүлөрдүү билимдүү кончүлүктүн колдоосу менен



Кыргыз Республикасынын Конституциясы



АКШ Конституциясына коз көнүү. 1787-ж., 17-сентябрь

гана (мисалы, парламентте) киргизүүнү талап кылган;
д) өзгөртүүлөрдүн төмөн турган жергилүктүү бийликтөр тарабынан ырасталышын талап кылган.

Мисалы, штаттардын федерациясы болгон Австралияда конституцияда сунуш кылынган өзгөртүүлөрдүн адегенде мыйзам чыгаруучу орган тарабынан даярдашын талап кылышат. Андан кийин референдум откорулуп, мында жарапандар сунуш кылынган өзгөртүүлөргө макул же макул эмес экенин билдиришет. Конституцияга өзгөртүү киргизүү учун өлкөнүн кепчүлүк жарапандар жана штаттардын кепчүлүгү добуш бериши керек. (Штаттардын кепчүлүгү дегенибиз - бул алты штаттын ичинен төрт штаттын жарапандарынын кепчүлүгү өзгөртүүгө добуш бериши керек деген сөз).

Мындан эки жүз жыл мурун жазылган Америка Кошмо Штаттарынын конституциясы дүйнөдөгүн эцэс конституциялардын бири болуп саналат. Азыркы күнгө чейин ага 27 ондоо киргизилген. Америкалык конституцияга киргизилген негизги өзгөртүүлөрдүн ичинде жарапандардын эркиндиктерин көзөйтүүчү, мисалы, караларга, кийинчөрөк аялдарга добуш берүү укугу берилген ондоолор болгон.

1.2 Жазылган конституциянын тутумундағы белектөр¹


Демайе жазылган конституцияда темендөгүлөрдүр камтыган статьялар болот:

- мамлекеттин өзгөчөлүгү;
- инсан укуктары;
- мамлекеттин бийлик ыйтарымдары;
- конституцияга өзгөртүү киргизүү процесси.

Адатта конституциянын биринчи статьяларында мамлекеттин тиби: инсан универсалдык же федерациялык, дүнүйөчүл же дүнүйөчүл эмес мамлекет экенин аныкталат. (Дүнүйөчүл мамлекетте диний партиялар болтуш мүмкүн, бирок мамлекет эч кайсы динди жактап колдогон саясат жүргүзүэ албай тургандыгын айта кетүү керек).

Андан ары конституцияда адатта жарапандардын укуктары жана милдеттери аныкталган статьялар берилет. Конституциялар инсандын эркиндигине так жана бекем гарантия берип, бул гарантия иштеп, жүзөгө ашырылып турушу зор маанигө ээ. Мамлекет конституцияда жазылған кайсы бир укуктарды коргоого иш жүзүнде варитеттебес же аракеттесе дагы алардын корголушу дегеле мүмкүн болбо, анда бул адамдардын конституцияга ишпенбей калышына гана алып келет. Айрым конституцияларда злге медициналык жактан камсыздо жана социалдык қызметтар сыйкытуу ар кыл жыргалчылыктар убода кылышат. Бирок мамлекет мында укуктарды иш жүзүнде бергиси келбеш (кобүчө буга каражаты да жок болушу) мүмкүн. Далшулду себептөн улам Украинанын Конституциясында 1995-жылы мындан социалдык қызметтар гарантияланган укуктар катары эмес, каалододук максаттар катары жазылтган.

Конституцияны даярдоодо аны түзүүчүлөр мамлекеттин бийлик ыйтарымдары менен жарапандардын укуктарын тиештештируүтө тийиш. Ошондой эле мында азычылыктарын (мисалы, этникалык чакан топтуу) укуктары Корголуп, азычылыктарын кепчүлүккө эз аркын таануулышына жол берилбеши керек. Көп мамлекеттердин конституциясы бар болгону менен, айрымдары ээ



АКШнын мамлекеттүүлүгүнүн башкы белгилери

¹Бул белгилөр «Дүйнөндөгү миси- же макси- конституциялар» деген китептинн материялдары таандалынды. // Лейн Ян-Эрик. Конституциялар жана саясий теория. Манчестер, Нью-Йорк. Манчестер Юниверсити Пресс. 1996-ж., 110-135-беттер.

жараандарының адам укуктарын жана башка укуктарын иш жүзүндө коргобойт. Тескериинче мамлекеттер өздөрү ушул укуктарды одоно бузушу мүмкүн.

Мамлекеттеги негизги ыйғарымдары анықтоо конституциянын кийинки бөлүмүн түзөт. Мында адатта мамлекеттик бийликті үт бутакка белүштуруу зеркеси колдонулат:

1. Аткаруучу бийлик (өлкөнүн мыйзамдарына ылайык аткаруу жана башкаруу чечимдерин кабыл алуу ыйғарымдары. Ушундай ыйғарымдары бар институт «аткаруучу орган» деп аталат. Көп олкөлөрдө бийликтин аткаруу органдарына президент жана анын министрлер кабинети кирет).
2. Мыйзам чыгаруучу бийлик (өлкөнүн укук системасынын составдык болугу болуп кала турган мыйзамдарды иштеп чыгу жана алардын кабыл алуу укугу. Ушундай укукка ээ болгон институт «мыйзам чыгаруучу орган» деп аталат).
3. Сот бийлиги (кылмыш жасады деп айыпталган адамдын мыйзамды бузганын анықтоо, эгер ал күнөөлүү болсо, ага жаза берүү үчүн колдонулат. Сот бийлиги сот системасына берилет).

Конституциянын жоболору адатта мамлекеттик бийликтин бутактары төң болгондой, бийликтин бир бутагынын органдары башка бутактарга өз эркин тануулай албагандай болуп жазылат.

Адатта аягында конституциянын «эзгертуү боючча зеркеси келет. Адамдын негизги укуктары мезгилдүү иштүү менен ете эле «эзгерүү кетпейт», даяныштын бул укуктарды коргоо системасы да «эзгерүүлбөй турдууга тийиш. Демек конституциялар жана конституциялык нормалардын иштөөсү мамлекеттеги кайсы бир көзөтеги башчысы каалагандай «эзгертуүлөө бербеши керек.

Эгерде конституцияны жараандардын башкарууга макулдугун ырастаган жараандар менен мамлекеттер ортосундагы жазсу түрүндөгү келишим десек, аида анын жоболоруну тиешелүү деңгээлде иштөлип чыгышына, чечмеленишине, колдоого алышына жана колдонулушуна көнтөгөн адамдар катышууга тийиш. Алардын ичинде төмөнкүлөр болууга тийиш:

- a) жараандар;
- b) парламенттеги (мыйзам чыгаруучу органындағы) эл өкүлдерүү;
- c) өкмет (аткаруу бийлиги);
- d) мамлекет башчысы (аткаруу бийлиги);
- d) судьялар (сот бийлиги).

1.3 Конституциялар авторитардык мамлекеттерде кантин колдонулат?

Мамлекеттердин, негизинен, еки түрү бар:

- жараандар башкарууга өз макулдугун берген, демократиялай мамлекеттер
- beltilyuу бир топ жараандардын макулдугусуз башкарган, авторитардык мамлекет

Авторитардык мамлекеттерде көбүнчө конституция болот. Мында конституция боюнча жетекчилерди шайлоо укугу сыйктуу укуктар жараандарга берилгенчилгى ачык але көрсөтүлүү мүмкүн. Муну монархиялардан, бир партиялар системадан же кандайдыр бир диний топ башкарган мамлекеттен жолуктурабыз.

Кәэде авторитардык мамлекеттерде дүйнөлүк коомчулукты ишлендирүү үчүн жараандардын укуктарын коргоо жарыяланган конституциялар болсо да, күнделүк түрмештүү болу укуктар корголбойт. Бул мамлекеттер негизинен Адам укуктарынын жалпы декларациясы сыйктуу документтерди ратификациялашкан, бирок анын жоболору иш жүзүнде аткарыштайт. Авторитардык мамлекеттерде Конституция көпчүлүк учурда башкаруучу топтун бийлигин мыйзамдаштырып, башка топтордун бул режимге каршы чыгуусуна жол бербейт. Мурунку Советтер Союзунын 1936-йылдын 1978-жылдардагы конституцияларында жана Кытайдын 1954-үйчүү жана 1982-жылдардагы конституцияларында адам укуктарын коргоо, бардык иштердин мыйзамга ылайык жүргүзүлүшү, саясий көз караштардын эркиндиги жана адамдардын жеке түрмушуна кийлигигишип жарыяланган. Бирок муну менен биргэе азда коммунистик партиянын жетекчилерине ролу жөнүндөгү жобо бар болчу. Башкача айтканда, партия акыркы бутум чыгвара турган бийлик заси болгон. Ушундан улам бул конституциялар адам укуктары корголот деген парда (чүмбет) каторы кызмет кылган. Чындыгында бул конституциялар адам укуктары мамлекеттин жана партиянын кызыкчылыктарына КАРШЫ КЕЛБЕСЕ гана корголорун көрсөткөн.



Сталин И.В. (1879-1953 ж.)

Бир дагы мамлекет (демократиялық же демократиялық эмес экенине карабастаң) озун жазылған документтерине толугу менен ылайык жашай албасын әске тутуу зарыл. Бул өзгөчө кәэ бир жоболору учурдан талабына жооп бере албай калған есси конституциялары бар демократиялық әлжөлөргө тишелелүү. Бирок мамлекеттин жакында але кабыл алынган конституциялардың жарапандардын укуктары даана белгиленгендеги менен, мамлекет озунны мыйзамдарынын аткараса, өз жарапандарды да, дүйнөлүк комомулук да мындай конституцияга ишенбейт.

Ар бир конституциянын баалуулугуна маданий, диний жана тарыхый факторлор чөн таасир тийгизет, бирок кандайтыр бир кадыр-баркка зө болуш үчүн конституциялар колдонулуп, анда мамлекет сактоого умтулган жана гарантия берген укуктар корсетүлүшү керек.

2.0 Мыйзам үстөмдүгүн ишке ашыруу

Мыйзам үстөмдүгүн өкүм сүргөн әлжөлөр адатта стабилдүүроон болот, анткени мыйзам үстөмдүгүн саясий жана укуктук тартилти орнотуп, так жана адилет зережелердин бардыгына бирдей колдонулушу башкаруучулар менен башкарылгандардың энбаштагын токтоту.

Түркүтүк тартилти камсыз қылудан тышкыры мыйзам үстөмдүгүн инсан әркиндигине, жеке менчичке жана башка экономикалық әркиндиктерге кам көрүү менен байланыштуу. Джон Локк мыйзамдың максаты әркиндиктүү жоюу же чектеп коюу эмес, аны сактоо жана көңгөйтүү деп эсептеген. Ал бир жолу: «Мыйзам жок жерде әркиндик да жок болот», – деген. Мыйзам үстөмдүгүн түрсүн мамлекеттik чиновниктерди да тыйып, башкаруудагы зордук-зомбуулуктан әркиндиктүү камсыз кылыш.

Адамзат тарыхында ар түрдүү элдер ар түрдүү ыкмалар менен мыйзам үстөмдүгүн ар кандай негизде орнотуп, бекемдөөгө аракет кылышкан. Мында уч негизги жол менен башшаты болуп корсетүүгө болот: диний укук, салттык укук жана жарапандык укук (бирок булардың да көптөгөн вариантын бар).

2.1 Диний укук салттары

Илгертен эле адамдар мыйзамдарды коомдун үстөмдүк кылыш турган диний салттарына негизделешкен жана көп учурда бул экоенүй айрмалашкан да эмес. Диний укук салттары «Эң жогорку мыйзам» болуу менен адамдардын бийлиги катары эмес, укуктун үстөмдүгүн (кудайдын амири) катары каралышы мүмкүн але. Тилемкө киши, дайыма эле ушуудай боло берген эмес, анткени мамлекеттин өкүмдөрү (ал дагы адам) көп учурда мыйзамды чечмелөөчүү да болгон. Бирок, динге негизделгентине же акыл-эске негизделгентине карабастаң, «Эң жогорку мыйзам» идеясы укук үстөмдүгүнүн башшаты болгон. (Исламдын да, христианчылыктын да тарыхында ошол диний мөкеммелердин окууларын эле эмес, философияны, илимди жана ойлонуу логикасыны да өнүктүрүүгө оболго тузген борборлор катары иштеп, университеттерге демоорчуулук қылтандыгын уннагыла).

Диний көз караштарға негизделген укук салттарынын мисалдарын байыркы Египеттен, Индиядан, орто қылымдардагы Европадан жана мусулман дүйнөсүнүн бир топ болуугунан байкоо болот. Кончулук ашарден, а түгүз инүүккөн дүнүйөчүл мамлекеттердин укуктук системаларында алардын диний тарыхынын жок дегенде издери сакталып калган.

Мусулман дүйнөсүнде ислам укугу же шарият (диний зережелер) жана үрдүлдөттөр маанилүү фактор болуп саналат. Ал эми Иран сыйктуу мамлекеттерде ал расмий статуска ээ. Башка бир әлжөлөрде шарият дүнүйөчүл укук системасы менен жанаша жашап, негизинен жеке укуктарды жана ўй-бүле укуктарын жөнгө салып турат, бирок коммерциялык укук менен жазык укуктарына кирише албайт. Борбордук Азия мамлекеттеринде ислам укугу қаада-салт, ырымжырымдарда көзделет, бирок азырык учурда мамлекеттүк укук системасынын бир белгүү болуп саналбайт. Мунун башкы себеби ушул әлжөлөр мурдагы Со-веттер Союзунун укуктук системасынын мурасатын калтандыгы менен байланыштуу. Ал эми советтик укук системасы болсо көп нерсөлдердүү падышшылары Россиянын жана Батыш Европасын укугунан да өздештурғон.



Күрттүү

Исламдын укуктук салттарындағы айырмачылыктар (қадымка жана жарапандык укуктардың айырмачылыктары)

Исламдын укуктук салттарында укуктайтын айырмачылыктар бар.

Анын алғын багынтарында шариятты конкреттүү көрдөлдөрдө колдонуу жолдоорун («жэлтіхад») судья вээ түшүнгөндөй колдону алат. Бирок ал-ал-хади салты чечислевинде мындаи вариантын кабыл алабы. Күрнәдәсінен жана Мұхаммед пайғамбардын хадистерин (баянын сөздөрүн) каттуу карманында талап кылат.

Башкалары алардан мурұнкүлар чыгарылган соч чимбидерді колдону болот дег эсептешет, бирок ал-ал-хади мыйзамдарды чечислең алышынан.

Христиан дүйнөсүндөгү эски укуктар да динге негизделгөп, бирок Рим империясында иштелип чыккан дүнүйчүдүк укуктардан дағы көп нерселер өздөштүрүлгөп. Чиркөө менен мамлекеттин ортосунда болгон курош да христиан дининин чыгыш жана батыш бутактарында ар түрдүү формада болгон. Чыгышта император константиноополдук патриархты (азыр Стамбул деп аталып калган шаардагы чиркөөнүн башчысын) езу дайындалап, анын бийлигин чектеп, ал турсун аны ыйгарымдарына ажыраттуу менен мамлекеттин чиркөөгө үстемдүк кыларын көрсөткөп. Ал эми Батышта, тескерисинче, чиркөө менен мамлекеттин курошу жүздөгөн жылдарга созулуп, аягында Рим папасы жана королдун бийлик болушшусу менен аяктаган. Европада соода борборлурун пайда болушу, протестанттык реформациялар (адамдар чиркөөнүн мамлекетти башкаруу укугунча шек келтиргендей өзөргүүлөр), инсанга көңүл буруунун осушу менен бирге ушул принцип да мыйзам үстөмдүгүнүн көнөн иштелип чыгышына ебөлгө түзгөп. Бирок бул процесс эки багыт менен кеткен: Англияда (кайинчарәк англис тилдүү өлкөлөрдө) кадимки укуктук салт, ал эми Европадагы башка көп өлкөлөрдө жарапандык укуктун салты өнүккөн.

2.2 Кадимки укуктун салттары

Кадимки укуктар Улуу Британияда жана башка анын контөн мурунку колонияларында жүздөгөн жылдар бою өнүгүп, колдонулуп келген. Талаш-тартыштарды чечүүде соттор акыл-эсти жана түралык менен туура эмстик принципин, ошондой эле тажрыйба же каада-салттын негизинде иштелип чыккан адеп-ахлактын нормаларын колдонушкан. Мисалы, сот чечим чыгарганды:

- Эмие белгүнчүүчүү эки тарафтын төң пикирии утат
- Кайсы мыйзамдарды колдонуу зарыл экенин карап көрөт (бул мыйзамдарды, каада-салтты жана мурунку ушул саяктуу иштерде чыгарылган сот чечимдерин карап чыгуула талап кылаарын унуптагыла)
- Бул мыйзамдарды азыркы учурга колдонуу адилемдүү же адилемсиз болорун чечет

Убакыттын өтүшү менен мына ушундай иштер пайда боло турган окошо жагдайлардан жана буга тиешелүү чечимдерден норма турундо жазылган схемалар пайда болгон. Башка соттор да чечимдерди ушундай эле чыгаргандыктан, бул норма мыйзамдуу болуп калган. Бул нормалар кийинки иштерге да колдонула баштаган.

2.3 Жарапандык укук салттары

Францияда жана континенттеги Россия саяктуу башка өлкөлөрдө укук мыйзам үстөмдүгүнүн принциптерин киргизүүдө таяна турган Англиянын кадимки укуктук салттарына дегеле окошо болгон эмес. Мунун ордуна Рим империясы кулаган соң Европада рим укуктары менен башка мыйзамдардын айкашынан турган укук болгон. Талаштардын туулушун күтүп, анын мурунку чечимдердин тақрыйбасына таянбастал, жарапандык укуктун салты бионча талаш чыккана чейин эле адамдардын иштерин ан-сезимдүү түрдө жөнгө салууга аракеттенишик. Бул үчүн каялагандай кырдаалдарды эске алгыдай мыйзамдардын абдан кецири тарамын түзүү талап кылышынан.

Бул эки системалык ортосундагы негизги айырмачылык соттун функциясында. Кадимки укук системасында соттордун укуктук иштерди езу каалагандай чечүүгө мүмкүнчүлүктөрүн чоң болгон, анткени алардын чечимдери прецедент болуп, кийин укук булактары болуп кала берген. Бирок бул төмөнкү инстанциядагы соттор өз алдынча мыйзам чыгары алат деген сөз эмес, анткени алардын чечимдери соттордун мурунку чечимдерине негизделүүгө тишиш эле.

Ал эми жарапандык укуктун сотторундагы судьялардын өз алдынчалыгы, тетирисинче, азырақ болгон, ляйткени алардын чечимдери конкреттүү сот процессине катышын жаткан конкреттүү адамдарга гана колдонулат. Ошондуктан алардын чечимдери кийинки иштерге эч кандай таасир бере албайт.

3.0 Жүйөлошүүчүлүк жана тергоо системасы

Иштердин сотто каралуу процесстерди да айырмаланган. Кадимки укук сотторун биз жүйешүүшүнүн процесстерди десеп болот, анткени ал жерде каршылашкан эки тарафтын таламын (кызычылыктарын) корлогон эки юрист талашып-тартышып, ал кимиси өз кардарынын актыгын далилдешет. Муну жүйөлошүүчүлүк деп аташат. (Кылмыш иштерин караганда тарафтардын бири мамлекет болот). Юристтер далилдерди чогултуу учун жооп беришет. Ал эми судьянын же калыстардын ролу – кимдин чындыкты айтып жатканын чечүү же болбосо мыйзам

¹Империя – 1) император башкарсан монархиялык мамлекет, 2) колонияларга эзик кылган мамлекет (мис., Британия империясы).

боюнча далилденген иерсени тактап, кайсы мыйзамдарды колдонуу керектигин аныктоо. (Калыстар – булар соттолуучунун күнөөлүү же күнөөсүз экендиги тууралуу чечим чыгарганга таандылбай эле чакырыла турган жараптар тобу. Бирок мыйнадайда судья сот процессинин туура жүргүгүлүшүнө көз салып, эгер айыпталуучу күнөлүү деп табылса, аны жазалоо чарасын аныктоого тийиш).

Жарандык укук сотторунда дайына болбосо да демейде тергоонун «инквизитордук» (катуу) системасы колдонулуп, мында айыпталуучу тарабынан мыйзам бузулгандыгына жетиштуу далил бар же жок экенин аныктоо үчүн сурек жүргүзүлөт. Сотко чеини жана сот процессинин учурунда эмне болжону иликтенеш, анат мыйзам колдонулат. Эгер далилдер жетиштүү болсо, судья соттолуучуга карата мыйзамда белгиленген жобо боюнча екүм чыгарат. (Иш жузүндө судья үчүн далилдердик прокурор чогултат). Мында жыйналган далилдерге жооп бербегендиктен, адвокат анча деле роль ойнобойт.

Сотторундун ишиндеңдеги дагы бир айырмачылык *күнөөсүзүлүк презумциясынын* бар же жок экендигинде көрүнөт. Бул күнөө тағылгандан кийин сот айыпталыш жаткан адам күнөөлүү же күнөөсүз деген божомолго токтой тургандыгы билдириет. Кончуклук өлкөлөрдө айыпталуучунун күнөөсүз фактылар менен далилдоо дал айыптоочу тараптын (прокурордун) милдети болсо, башка кээ бир өлкөлөрдө коргоочу (айыпталуучуну жактаган адвокат) анын күнөөсүз экендигин далилдемейинче күнөөлүү деп эсептеле берет.

● ТЕКСТТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

02-тапшырма. Булактар

Эки-экиден болуп томонкү маселени талкуулагыла:

«Коомбузд үчүн зережелерди иштеп чыгууга аракет кылганда
биз кайдан көзөн же акыл-насаат ала алабыз?»

03-тапшырма. Мыйзамдын үстөмдүгүү же инсандын бийлигиби?

Шеритиндер менен томонкү ойлорду окуп чыккыла да, анда мыйзамдын үстөмдүгү же инсандын үстөмдүгү айтылып жатканытын аныктагыла. Биринчи мисал үлгү иретинде аткарылган.

№	Ойлор	Мыйзам	Адам
1.	Экономикасы туруктуу жана өнүгүп жаткан көп өлкөлөр ушул системаны тутунат.	✓	
2.	Чечимдер бийлигээлдеринин кызыкчылыктарына негизделет.		
3.	Мыйзамдар парламенттөө кончулук добуш менен жактырылган тартип боюнча кабыл алышат же өзөртүлөт.		
4.	Бийлик эзлери укуктук нормаларды чанда гана бийликтөө ээ болбогондордун пайдасына түрвалап чечмелейт.		
5.	Чечимдерди кабыл алуунун мынрай түрү бийликтин болунбөгөндүгүнүн натыйжасы болуп эсептелет.		
6.	Мыйзамдар аларды кабыл алгандардын пайдасы үчүн онод жаңынан кабыл алышат же өзөртүлөт.		
7.	Бул системада бардыгы төң жана мыйзам бардыгына бирдей.		
8.	Мыйзамдар бийликтегилердин кызыкчылыгына жараша чечмеленет.		
9.	Чечимдер мыйзамдарда белгиленген иерселерге негизделет.		
10.	Мыйзамдар ото тез кабыл алышы же өзөрүшү мүмкүн.		
11.	Мыйзамдар көп учурда карама-карши чечмеленет.		
12.	Мыйзамдарды алар бирине-бири карама-карши келбegenде гана пайдаланууга болот.		
13.	Мыйзамдарды колдонуу маселелери боюнча кабыл алышуучу чечимдер бараптуу болушу керек (башкача айтканда, судья бир мыйзамды колдонсо, бардык учурларда бирдей колдонууга тийиш).		
14.	Бийлик эссиин алмашусу менен эле мыйзам озгоро бербейт.		


04-тапшырма. Силердин оюнар кандай?

Шеригинер менен инсандын бийлигинен мыйзамдын үстөмдүгү маанилүүрөөк деп эмне үчүн эзептей тургынындарды талкуулагыла.


05-тапшырма. Мыйзамдар эмне үчүн керек?

Төмөндө көлтирилген мыйзамдарды кабыл алууну себептерин карап чыкыла. Эки-экиден болуп эштеп, себептерди алардын түшүндүрмөлөрү менен дал көлтиргиле.

Мыйзамдың кабыл алуу үчүн себеп	Түшүндүрмөсү
1. Адентик нормалар	a) Адамдын эркин болуу укутун коргоо.
2. Үрп-адат	b) Адамдардын айрым бир категориясына өзгөчө статус берүү.
3. Диний ишенимдер	c) Узак убакыт бою белгилүү бир топто жашап көнүп калган адамдардын жүрүм-турум эрежелери.
4. Жекекче эркиндик	d) Эмне туура, эмне туура эмес экендигин таануу.
5. Туруктуу иштеген коом	e) Адамдардын дene-бой, ақыл-эс жана финансыйлык жыргалчылыгын камсыз кылуу жана алардын бири-бирине зыян көлтируүчүү аракеттерине жол бербөө.
6. Артыкчылык	f) Жогорку руханий авторитетке же философиялык окууга берилгендик.
7. Коргоо	g) Адамдар оздөрүн талантагыдай алыш жүргөн жана талаш-тарыштарды тынчтык жолу менен чечкен коомдун өнүгүүсү.


06-тапшырма. Ал эмне үчүн керек?

Үч-торттоң болуп бири-бириңерге «Конституция эмне үчүн кабыл алынат?» деген суроого жооп бергиле (максаттарын санап бергиле).


07-тапшырма. Конституцияны кантит бааласак болот?

Үч-торттоң болуп жакшы Конституцияны жазуу боюнча талкуу жүргүзүп, сунуш киргизгиле. Төмөндө эки мисал берилди.

- Ал адамдар тарафынан бекитилүүгө тийши.
- Ал бишликтиң белгилүүгө жана тендерештирүүгө тийши.


08-тапшырма. Үрп-адаттар, салттар, мыйзамдар жана башка жүрүм-турум эрежелери.

1. Шеригинер менен төмөндөгү окуяны окуп чыкыла.

Болот жана Гүля шаардан алыс жайгаашкан айылда түрүштөт. Алардын Айнурда аттуу кызы бар. Кызы 22 жашка чыга электе күйвөвгө бермекчи болуп шит. Ата-энеси Айнурага бир жигит түүрлөлүү сез кылышса, ал азыр күйвөвгө чыгуу жөнүндө ойлоно электигин, анткени адегендө окуусун бүтүп алышы керек экендешин айтты. Бир нече айдан кийин алар дагы сез көзгөп, бул иртөн башка бир жигит менен башкын дешти. Бирок ал дагы зле бул маселени талкуулагысы көлбөйт. Акырында үчүрүчү дагы бир жигитке тийгин деп ата-энеси каттуу зле кысым хөрөнгө баштады. Ошондо ата-энеси Айнурда менен каттуу жаңжалдашын калышты. Кыз мажбурлан күйвөвгө берүүгө аракеттенүү мыйзамга карши келет дейт. Ата-энеси болсо ал бул жоругу менен ўй-бүлвөвдөгү салтты бузул жаткандыгын айтышты.

2. Төмөндөгү суроону окуп чыкыла да, өзүнордун пикириңерге көбүрөөк түура келген ойду тандагыла.

Биздин влкөөдө мыйзам менен салттар карама-карши келип калган учурларда биз эмне кылышыбыз керек?

- Асель:** Кәзде бизде кандай мыйзамдар бар экендигин билбей да калабыз, андыктан мен жергиликтүр үрнәдептар мамлекеттік қаада-салттардан майның деп эсептеймін. Қаада-салттар бидин күнделік түрмушу вузга таасир етпесін. Сөз болуп жаткан буда үчурда ата-әндер өз дегенин бердір, күздарын күйөвө чыкканға мажбурлогоо тишин. Эгер адамдар салтыны сыйлабай калса, анда пейил булуптун, элдин баары әң кандай мыйзамдарга баш ийбей көст.
- Александр:** Мен макул эмесмин. Эгер биздеги ар бир үрүү эмне түүра, эмне түүра эмес деп ең билгендей чече берсе, бул ақыры башаламандықта алып келет. Мисалы, зместестип көрсөңдер, мындағы бир кырдаада судың эмне кылат эле? Бир үрүудан кайсы бир аяла башка үрүудеги эрекке түрмушка чыкты дейли. Эки жылдан кийин анын күйөвсүз дагы бир аяла үйлөнмөкчү болот. Аладын түркандардың буга кариши турат, анткени бұз алардың үрнәдептарның түүра келбейт. Натыжада муштап болут, милиция аядың түркандарының анын күйөвсүн сабагандығы үчүн камакка алат. Мындағы үчурда бир салт башка қаадаға кариши келет. Эгер мыйзамды қарасқ, бұз баары тақ жазылған. Мен биздеги үрүлардың қаада-салттарының ташитап салып, вікебүздүн мыйзамдарының эле сакташыбыз керек деп ойлойм.
- Кенеш:** Бизде кайсы бир айтмактағы адамдардың кызынчылығына тишелелүү болгон учурда қаада-салтта артыкырылған бере түрган мыйзам болушу мүмкүн. Башка жағдайларда мыйзамда артыкырылған беруу керек.
- Абыл:** Ооба, бирок башка бир кырдаады карат көрвлөлүч. Менин атам оштук, атам болсо нарынды! Мен бул жердеги маселениң оңай деп ойлобойм, анткени қаада-салттарға байланыштуу дайыма кызынчылыктар пайды болот. Анын үстүн үрнәдептарды колдонуу өздөрүнүн гана кызынчылыктарының ойлогон адамдарға өч байлык берип көрүшүү мүмкүн деп өчүнчләйм. Биз олуттуу учурларда чечимди сомто қалыс адамдар чыгарууга тишин деп табышыбыз керек.
- Бермет:** Мен компромисске келишибиз керек деп эсептейм. Өтө оор кылмыш жасалған үчүрларда, мисалы, киши өттүрүлгөндө, дайыма мыйзамды колдонуу керек экендигине адамдар макул болот деп ойлойм. Бирок анча олуттуу эмес тартын бузулган үчүрларда судың қаада-салттардың эске алып, үрнәдептарға да, мамлекеттік мыйзамдарға да ылайых келген компромисстик чечим чыгарууга тишин. Менимчө, кеп кайсы бир жоруктун кылмыш же кылмыш эмес экендисин аныктоодо эмес. Кеп бул кылмыш капчалык олуттуу жана ага кандай жаза колдонуу керек экендигин тақтодо. Айрым өлкөлөрдө кээ анча олуттуу эмес тартын бузулдар болгон учурларда чечимди сомто чыгарат, бирок мажбурлап шиетептүү жазасын кайсы жерде отөө керек экендигин жергиликтүр жамшат ең алыштайдай.
- Сайора:** Мен макул эмесмин. Эгер биз адамдар мыйзамды сыйласын десек, анда аны ырааттуу түрдө колдонушыбыз керек. Анипесек буда адамдардың бардың мыйзамдар жөнүндөвегү тиқириңе таасир тийгизет. Бирок кайсы бир мыйзамды көнчыгыц түүр эмес деп эсептесе, анда мыйзам чыгаруу процессин колдонун (быйын парламенттік аркылуу), ал мыйзамының кайра каратын чызының үчүн аракет жасашыбыз керек. Ырас, буюк топ үбакты көтөт, жынынтығы да ойдосудай болбой калыны мүмкүн. Бирок таптақтың мыйзамсыз жашагандан көрөнөн көрүп түркестүп жакынрытын алсак боло түрган анча адилеттүү эмес мыйзамдың болгон жакши.

11 09-тапшырма. Азчылыктардың көз караштары

Шеригицер менен озүңорду эл аралык олимпиадалык комитеттін кыргызстандык тобуунун мүчөлөрү катары зместестип көргөле. Зифф деген кичинекей мамлекеттік кийинки Олимпиадалык оюндардан чыгаруу сунушу айтылат. Бул маселе боюнча эки этапта добуш беруу жүргүзүлөт. Биринчи этаптан кийин копчулук атталған олконуу оюндан чыгарып салууну чечет. Төмөнде добуш берүүнүн экинчи этапының чейин болуп еткөн талкуу сунуш кылынат.

Нускоолор (инструкциялар, корсогтмолор).

1. Эмнелер айтылғандығын окуп чыкыла.
2. Принциптерге тишелелүү ойлордун тизмесин карагыла.
3. Үчүнчү жана төртүнчү чыгып сүйлөөчүлөр кайсы принциптер тууралуу айтып жатқандығын айтмактыла.

Биринчи чыгын сүйлөөген киши:

Комитеттін устапының улутуу, ишенген динине же саясий системасына Карабастан бардык өлкөлөр мәдениеттеге катышы ала түргандығы айтылат, бирок биз ага Карабастан Зифф өлкөсүн оюндан чыгарууга добуш бердик. Биздин буга укугубуз бар, бирок бул үчүн олуттуу себептер болууга тишин жана мүнүп

күйинки Олимпиадалық оюндарга кандай таасир этпесі жөнүндө да облыситеттеги көзімдіктер жарияланып келеді.

Экинчи чыгын сүйлөсөн күнү:

Бизге тиешелгү ыйғарылдар берилген, ошондуктан биз адептик принциптерди карманбаган вәкілдердүү өткөрмөнүң салууга укуктүүбүз. Эгерде биз бийликтүү пайдалана албасак, мындай бийликтөө ээ болулук нажети жок. Зиффтин эли Олимпиадалык оюндорга катышкан мамлекеттер түткөн диндердин бирин да түрнүйттүй. Анын чыстуриялардын түрл-адаптаторы жана салт-саналары биз чечүн алгылыксый. Алар демократиянын змест жана алдыңынчы тобаарларын динелүү базардан индигүүчүк көткөп чыгымдардан төмөн баада катышат. Биз аларга жақжакызыз, алардын жаңыларында да жактырылышыз. Оюндорга катышуучу мумкүндүк берүү менен биз аларды ошол бойдан кабым ала түткөндыбыздын имараттардын кызметтердүү

Учитчы чысын сийлашып күнис:

Ооба, силердин айткыншар түүра. Биздин алкөнүң экономикасына алардын продукциясының биз мынзымсыз деп жөнгөндейдөр жол менен салтылышы терс таасир эттүфө. Бирок биздин Олимпиадалык оюндарын зажелерин сыйласак, биз аларды таң колдонууга тишишатыз. Биздин зажелереде айттылгандаа, биз оюндан чыгарыу укугун тало ез жарандарына карата золбулук ыкмаларын колдонгондо, демек, улуттук командалардын Олимпиадалык оюндерге катышынсу мыктыларды тандоого негизделгенде гана пайдалана алабыз.

Тершумчи чысын сийавсан киши:

Мыйзам буюнча айрым влквөлөрдү катыштырбай кую укугуу ээ болуу менен биз буд чың акыры келип чоң зиян тартып калышыбыз ыктымалдыгын жстен чыгарбодого шишия экениниди кошумчалагым келет. Биз кийинки алтын медалдан жасаудук катын чыгарын жи качан алдын ала так биле албайбыз. Олжын чыгарып салуу менен потенциалдуу жекчириңүн чыгарып салуу коркунчунка кабылалбыз. Муну менен биз баарыбыз рекорд чегин жаобору дөнгөлдөрдө көптөнүү мимикими жигиттүү ажыраубай.

Принципы

1. Мыізым үстемдүгүнү иисан бийлигінен өйдө турушу.
 2. Дин тутуу эркиндиги.
 3. Көпчүлүктүн чечими дайыма элэ эң жакшы чечим боло бербейт.
 4. Азычылар добуш берүү укугутуна ээ болуута тийиш.
 5. Азычылыктар көпчүлүктөн кортго керек.
 6. Азычылар көпчүлүккө бир нерсени сунуштыла алат.



10-тапшырма. Кім змнеге жооп берет?

Төмөнде келтирилген мильтегерди аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийликтөрүнө озунор түүра тапкандаи болуштуругүү. Кээ бир мильтегер бийликтин бир нече бутактарына болуштурулүүгө тийиш деп чечишиңер мүмкүн. Мындайда силер жообунарды түшүндүрүп беришиңер керек.

№	Милдеттер	Аткаруу бийлиги	Мыйзам чыгару бийлиги	Сот бийлиги
1.	Дайындоо учун судьяларды тандал алуу			
2.	Дайындоо учун судьяллыкка талапкерлерди жактыруу			
3.	Жарапидар өлкөнү мыйзамдарын бузган-бүзбагандыгин чечүү			
4.	Жаны мыйзамдарды сунуш кылуу			
5.	Сунуш кылыштан мыйзамдар күчүнө кирерин чечүү			
6.	Салыктарды кандачча жумшоону чечүү			
7.	Конституцияда жарапидарга берилген укуктарга ылайыктуулугун чечүү учун сунуш кылыштан мыйзамдарды карап чыгуу			
8.	Салыкты кантип алууну чечүү			
9.	Президенттің кызметтеги чөттегүү			
10.	Бюджетті бекитүү			
11.	Башка өлкөө согуш жарыялоо			
12.	Айрым депутаттарды мыйзам чыгаруу бийлигиндеги кызметтеги убактылуу чөттегүү			
13.	Шайлоо күнүн белтилоо			



11-ташырма. Конституция жазабыз

Бул көнүгүүде силер кемеси кыйрап ээн аралда калган 100 адам үчүн Конституция жазасынар. Мугалиминдер классты беш-алты чакан топко болот. Ташырма 3 этаптан турат.

1-этап. Кеменин кыйроосу

1) Дениз саякаты учурунда силер түшкөн жүргүнчүлөр кемеси бороонго туш келди. Кеме чөгүп кетип, силер аман калган жүз адам менен узуну 10, туурасы 5 км болгон ээн аралда калдынар. Үйтө кайтуута эч мүмкүнчүлүк жок. Силердин (мугалим айткан) топту аралда чогуу жашоого мүмкүндүк берүүчүү мыйзамдарды иштеп чыгуу үчүн окулчүлүктүү топ катары шайлашат. Кеме кийратындан кийин бир нече буюм: ар кандай аспалтар (3 бычак, 3 сүлгү жана балка) жана анча-мынча замак-аш (100 кг буудай жана 100 кг картошка) калган.

2) Силердин аралынар субтропиктик зонада жайтashкан деп элестектиле. Аралдын көрүнүшүн (анын сыртын түрүн, климатын, флорасын жана фаунасын, географиялык абалын) кыялданып элестектиле. Арал негизги дениз жолдорунан алыста болгондуктан, башкалардын жардамынан умут жок деп эсептегиле. Тобуңар менен бул аралга ат койгула.

3) Ким кандай ишке уста экенин аныктагыла. Мындай билгичтикерди тизмелегиле. (Бироөлор ар кандай осумдуктерду есүстүрүүнү билсе, башкалар билбеши мүмкүн). Мындай иштерди билгендөрдү кандайча пайдаланууну жана кийроодон кийин сакталып калган азык-түлүкүтү кандайча белүштүрүүнү талкуулагыла. Өзүнөрдүн чечимицерди жазып койгула.

4) Аралда жашоонун принциптерин аныктагыла. Бул аралдагы эң башкы эрежелер кандай болууга тийин? Тынчтыкта эмгектенин жашоо учун бул принциптердин кандай мааниси бар?

5) Томонкү суроолорду талкуулагыла:

- Чечимицер кандайча кабыл алышат?
- Бийлик кимде болот?
- Бул адам (же адамдар) кандайча шайланаат?
- Бул аралдын адамдарды кандай укуктарга ээ болушат жана, кандай милдеттерди аткарышат?
- Ички чыр-чатактарды кантитп басасынар?
- Башка кандай укуктар киргизилүүгө тийин?
- Кимdir бироө бул эрежелери бузса эмие болот?

Силердин мыйзамдарынан жыйнагы коомдун жашоосуна жардам берген бардык маанилүү факторлорду камтый турғандыгын текшерин көргүле.

6) Силердин макулдашуударды класстагы башка окуучуларга тааныштыра турган бироонерду шайлагыла.

2-этап. Башка топтордун баалоосу

Мыйзам жыйнагын түзүп бүткөн соц, башка топтордун иштерин кароого болот. Башка топтордун оозеки тааныштыруусун утуп, алардын жашап кетүү мүмкүнчүлүктөрүнө баа бергиле. Томонкү суроолорду деңгизеңге көчүрүп жазгыла. Топторго томонкү критерийлер болонча упай менен (Одоң 5ке чейин; 5 – эн жогорку баа) баа бергиле:

1. Табигый кырсыктар болгон учурда аралдын жашоочуларынын жашап кетүү мүмкүнчүлүктөрү кандай?

Арал #1 _____ Арал #3 _____ Арал #5 _____
Арал #2 _____ Арал #4 _____ Арал #6 _____

2. Аралдын жашоочуларынын жекече турмушу канчалык деңгээлде көртгөлгөн?

Арал #1 _____ Арал #3 _____ Арал #5 _____
Арал #2 _____ Арал #4 _____ Арал #6 _____

3. Аралдын жашоочуларынын турмушунун уюштурулушу ар бир адамдын жекече коопсуздугун канчалык деңгээлде гарантисалайт?

Арал #1 _____ Арал #3 _____ Арал #5 _____
Арал #2 _____ Арал #4 _____ Арал #6 _____

4. Араптын жашоочулары өздөрүнүн турмушуна тиешелүү жетекчилери чыгаруучу чечимдерге канчалык таасир эте алышат?

Арап #1 _____ Арап #3 _____ Арап #5 _____
Арап #2 _____ Арап #4 _____ Арап #6 _____

5. Араптын жашоочулары өздөрү каалаган нерселерди канчалык деңгээлде жасай алышат?

Арап #1 _____ Арап #3 _____ Арап #5 _____
Арап #2 _____ Арап #4 _____ Арап #6 _____

6. Жетекчилердин бийлигү канчалык деңгээлде чектелген жана алар кантит көзөмдөнөт?

Арап #1 _____ Арап #3 _____ Арап #5 _____
Арап #2 _____ Арап #4 _____ Арап #6 _____

3-этап. Проблемаларды чечүү

Төмөнкү кырдаалдарда эмне болорун элестеткиле. Проблемаларды чечүү жолдорун өз тобунар менен караштыргыла. Ээн арапда силерге эч ким жардам бербестигин унуптагыла.

1-кырдаал

Силердин араплышарда бийликтө турган адам (же топ) жаңы эле чечим кабыл алды. Ал боюнча мамлекеттин кызметка «Бирден бир ишенимдүү жол» деп аталган ассоциацияга киргендөр гана дайындалышы мүмкүн. Ассоциацияга киришүү үчүн азық-түлүк түрүндө ири салым төгүп берүү, ошондой эле өзүнүн төрөгө аберилгендигин жарыялоо керек.

Ассоциацияга кирбекен адамдар бул чечим алардын аралынын Конституциясы гарантиялаган укуктарга карши келерин далилдөөгө далалат жасашат.

2-кырдаал

Мыйзамды жана тартипти коргоо үчүн жооптуу адамдар арапдагы кылмыштуулуктун күчүшүне тыңчсыздандышат. Алар мыйзамды бузду деп шектентен адамдарды токтоосуз түрдө бир жылдык мөөнөткө түрмөгө камоо тууралуу жаңы эле чечим кабыл алышты. Адамды камоо үчүн бийликтө жабыр тарткан кишиден же күбөден маалымат алуу эле жетиштүү болот. Бийликтегилердин пикири боюнча, тез жооп кайтаруу жана катаал жазалоо коомдук бейпилдиктүн жана тартиптин негизи болуп эсептелет.

Кээ бир жарандар араптын Конституциясында корсогултот негизги укуктарды бузат деп эсептеп, жаңы тартипке макул болуштайды.



12-тапшырма. Силер эмнени унуттуна?

Конституция жазгандагы тобунар менен иштеп, өзүцөрдүн Конституцияшарды Кыргызстандын Конституциясы менен салыштыргыла. 5 айрмалуу жана 5 окшош жобону тапкыла.

IX бап

Кыргыз Республикасында мамлекеттүүлүктүн түзүлүшү жана мыңзам үстөмдүгүнүн орнотудушу

9 БАП

○ ТЕКСТТИ ОКУГАНГА ЧЕЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

-  01-тапшырма. Терминдер жана алардың аныктамалары

Шеригтиер менен ар бир терминге тишиштүү аныктама бергиле.

Термин	Аныктама
1. Автономия*	а) Мыңзам бузуу.
2. Репрессия*	б) Мамлекеттин негизинен штаттык курамы шайлана эмес, дайындалуучу кызметкерлерден турган бюроролор (мекемелер) же болумдер аркылуу башкарылыш.
3. Кылмыш	в) Мамлекет коомдук турмуштун бардык тарафын толтуу менен көзөмөлтө алган саясий режим.
4. Тоталитаризм	г) Башкалардын саясий иш-аракеттерин болтурбоо үчүн жазалоо чараларын колдонуу.
5. Бюрократия	д) Региондогу саясий жактан кыйла өз алдынча түзүлүш.

Окуу үчүн текст

Бул бапта төмөнкү маселелер каралат:

- Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү
- Конституция кандайча иштелин чыккан?
- Конституциянын негизги белгилери
- Укуктук системанын жардамы менен мыңзам үстөмдүгү жардайча колдоого альнат?

1.0 Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жаралышы

Кайсы бир мамлекеттин келип чыккан мәгизлин аныктоою оракеттенненгендө биз эки кыйынчылыкка түш келебиз:

- ❖ адамдар жамааты жөнөкөй эле күп еткерүүден мамлекеттин карамагындагы жашоого откөн учурда кандай иштер болорун кантин аныктоо керек;
- ❖ ошоп мезгилдөн сакталып калған далилдердин бар же жок экендиги.

Дал ошоп себептен этикалым кыргыздардын мамлекети чындыгында кайсы мезгилде пайда болгондугун азым таатко кыймын.

Кытай жазма эстеликтеринен маалым болгондой, болжол менен биздин заманга чейинки 200-жылдарда Монголиянын түндүк батышындагы Кыргыз-Нур колунун жээгинде жана Тянь-Шанда жашаган кыргыз уруулары кандайдыр бир деңгээлде өз алдынчалыкка жетишши,




Кыргыз-Нур колу

өздөрүнүн каганатын түзүшкен. Бирок бүгүнкү күнде ошол каганаттын иш жүзүндегү көз карандысыздыгы коччалык жана кандай мунездө болгондукун так айттуу кыйын.

IX қылымда азыркы Кыргызстандан алғы түндүк тарапта, Енисей дарыясының боюндағы аймакта кыргыздардың бир күйінде автономиду мамлекеттің пайда болғон деген божомод барады. Ошол кезде кыргыздардың саясий системасының эн орчуанды элементтери: уруулук негиздеги монархиялық бийлик, чиновниктер аппараты, салык системасы, мыкты үйретүлген аскер, атүгүл дипломатиялық корпус (элчилер кызметтері) тузулған. Мамлекеттік башкаруунун бул бир тоң цивилизациялуу системасы кыргыздар кийинчөрөз XI-XII қылымдарда Тянь-Шанга көчкөнде да сакталып. Чыңғыз хан басынын кирип кыйратканға чеңин жашаш турды. Бирок кийин кыргыздар өзөндөрүн коомдук-саясий түрмушун кайра калыптын келтиришті.

Тянь-Шанда кыргыз уруулары күчтүү мамлекеттердин: Бухара хандыгынын, Кытайдын, Россиянын жана Кокон хандыгынын таасири астында калды да, улуттук биримдиктин жана маданий-руханий жалпылыктын жок болуп кетүү коркупчуу туулду. Кыргыз ак сөөктөрүнү Мухаммезд кыргыз, Кубат бий, Алымбек датка жана булардын ичинен эц атактуусу Ормон Ниязбек угуу, же Ормон хан (1790-1854) сыйяктуу алдыңкы окулдору элде саясий жактан баш коштуруу учун чечкиндүү кадамдар зарыл экенин айдал билишкен. XIX кылымда аз убакытка болсо да (1842-1854) Ормон хан кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтире алды, бирок тез



Картада Кыргыз-Нур (Хиргис-Нур) көлүнүң жана Енисей дарыясының жээгингеди Кыргыз мамлекетинин жайгашкан жерлери көрсөтүлгөн

Эле уруулардын кагылышуусунаң ажак тапты. Анын өлүмунен кийин мамлекеттүүлүк идеясы узак мезгилдер бою комүскөде калды.

Кокон хандыгы багындырып алгандан кийин кыргыздар жашаган аймак абсолюттук (чексиз) монархияга негизделген эзүүчү мамлекеттин курамында болду. Кыргыздын уруу

башчылары Коюн хандыгындагы бийлік үчүн жүргөн курошко тартылды. Алардың айрымдары, мисалы, Алымбек датка, аттугу мамлекеттік жогору кызметтарға да жетишикен. Бирок Алымбек датканын урпактарының жана кыргыздын башка кадыр-барктуу бийлеринин түндүк-түштүк болуп болупшиң алды бириктириүү үчүн жасасын аракеттери онунан чыкпай келди. Буга ошол кезде кыргыз урууларынын Россия империясына кошула башташы да кыйла чоң тоскоол болду. Түндүктө болсо кыргыздардың чоң болгуу пайдышын катаал бийлигиге каршы көзөмөлдөй баштаган орустар жетектеген кызыл аскерлер аны 1916-жылы Кытайга качууга аргасыз болгон. Элдин бул жер которуусу тарыхы «Үркүн» деген ат менен сакталып калған.

1917-жылдан кийин Борбордук Азияда, ошондой эле Кытайдын батыш чегинде жайлышкан азыркы Синцзян-Уйтур автономиянын округтунда жашаган бардык уруулар менен алдерди бириктирген көз карандысыз Түркстан мамлекеттин түзүүгө аракеттер жасалды. Бул кыймылды түрк Энвер Паша жетектеген. Революциядан кийин бул аймактың кайра көзөмөлдөй баштаган орустар жетектеген кызыл аскерлер аны 1921-жылы өлтүрүүшкөн.

1921-1922-жылдары, Кыргызстандын территориясы Россия Советтик Federativдүү Социалисттик Республикасының бир белгүү болуп калған кезде, кыргыздын бир топ саясий ишмерлері – А. Сыдыков, Ж. Абдрахманов жана И. Арабаев Кыргыз Тоолуу облусун түзүүгө аракет кылышкан. Түркстан Автономодуу Советтик Республикасының жетекчилиги билдиргендикten озүү бийлік жүргүзүп турган мезгилде Советтер Союзу боюнча он миллиондорон адамдарды олумго айдалан. Кыргыздын контингон патрот жетекчилерди да ошолордун катарында олум жазасына тартылғандыры тууразуу тогтунгы чыгарылгыс далилдер бүтүн кецири белгилүү.

Ал кезде кыргыздардың баары эле жаңы саясий системаны кучак жая тосуп алған деп айттуу болбайт. Жаңы системаның көп жакшы жактары болсо дагы, ага каршы турган адамдар да болгон. Азыркы учурда гана тарыхчылар ошол каршылык корсеткөндөрдүн ролуна туура баа бере баштады. Анткени алар кыргыздардын салттуу түрмүш-тиричилигине ылайык келбекен маданиятты жана чарба формаларын тануулагандарга каршы чыгышкан. (1980-жылдардын аятында эле совет бийлигине каршы кантит курошкондуктору жөнүндө небере-чеберелерине айтып берген ақаскалдар тириү болчу).

2.0 Мурдагы СССРдин курамындагы кыргыз мамлекеттүүлүгү

1924-жылы Кара-Кыргыз Автономодуу облусун түзүлүп, ал 1925-жылы Кыргыз Автономодуу облусу, ал эми 1926-жылы Кыргыз Автономия Республикасы деп аталаң. Мамлекеттік бийликтин эн жогорку органынын – Борбордук Ат-каруу Комитетинин төрагасы А. Орозбеков, ал эми екмөттүн башчысы Ж. Абдрахманов болду. 1929-жылдын 30-апрелинде республиканын алгачки Конституциясы кабыл алышында. Ошентип Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү мынзамдаштырылды, бирок бул дегелеген көз карандысыз мамлекет түзүлдүү дегенди билдириген эмес. Анткени Кыргызстан тоталитардык мамлекеттін – СССРдин системасына кирип калды. Союздағы алар республика, аттугу алардың эн ириси болгон Россия (РСФСР) да толук суверенитетке (әлемнедүүлүккө) ээ эмес але.

Россия империясынын ордуна куруулган СССР жалгыз партиянын (коммунисттер партиясынын) устомдукто негизделген мамлекет болчу. Бул партия ушул эбегейсиз зор елкүнүн бардык алдеринин жашоо-тиричилигинин бардык жактарына көзөмөй жүргүзүген. Мамлекеттік иштерди борбордо да, жер-жерлерде да шаш жүзүндө мамлекеттік кызметкерлер эмес, партиялык лидерлер жетектеген. Кыргыз ССРинин бюджети башка бардык союздук республикалардыңдай эле формалдау түрдө республиканын өзүндө түзүлчү да, бирок иш жүзүндө Москвада тийиштүү чечим кабыл алынгандан кийин гана жалпы союздук бюджеттін



БКП (б) Кыргыз Обкомунун аткаруу боросу, 1927-ж.

жөбесинен каржаланчы (финансыланчы). Чектөөлөр бардык эле иштерден көрүнүп турчу, себеби Советтер Союзунун өкмөтүнүн союздук республикалардын укуктарын бузган чечимдерин токтотуп коюу учун даттануута эч кимдик акысы болгон эмес.

Ошондой болсо да, мурда Россия империясында, кийин ССРдин курамында жашаган көп элдердин мамлекеттүүлүгүн расмий түрдө алгачка ирет дал ушул мезгилде мыңзамдаштырылды. 1936-жылдын 5-декабрында Кыргыз Автономдуу Советтик Социалисттик Республикасы Кыргыз ССР болуп кайра түзүлүп, буга чейинки автономдуу абалдагыга караганда оз алдынчалыгы кылды жокту турган статуска жетишти. 1937-жылдын 20-мартында Кыргыз ССРинин биринчи Конституциясы кабыл алышы да, ушуну менен анын ССР курамындагы мамлекеттүүлүгүн калыптандып бутту.

1978-жылдан 1993-жылга чейин Кыргыз ССР-инин Конституциясынын өзгөртүлген варианты иштеп келди. Бул ото карама-каршилыктуу документ эле. Бир жағынан алганды мында олкодо мамлекеттик бийликтин бардык органдарын жана судьяларды шайлоо аркылуу жүзеге ашигырулучу элдик бийликтар жарыяланган. Бирок коммунисттик партиянын абсолюттук бийлигии ырастаган бирэле жобо будемократияттеги дәэрлик жокко чыгарып койгон. Мунунөзү коммунисттик партия мамлекеттөн жана алдик суверенитеттен (ал эркинен) жокту турат дегендиги билдириген. Конституцияда жар салынган демократия мындаш шартта катаал өкүмчүл бир партиялдуу режим колдогон «демократия оюнунда» алышын калтады.

1985-жылды гана, кайра куруу башталган кезде, ССРдин мамлекеттик түзүлүшүнде союздук республикалардын укуктарын кеңеїтүүгө багытталган өзгөрүүлөр жүро баштады. Алардын суверенитеттөн барган сайын бекемделип, ССРдин борборчул түзүлүшүнө көбүреек карама-карши келе баштады. Акыр-аягында 1991-жылдын августунда кайра куруунун кризиси бышып жетилди да, бул ССРдин урашына жана мурдагы союздук республикалардын ордунда жаңы көз караандысуз мамлекеттердин түзүлүшүнө алыш келди. Кыргызстан да оз алдынча мамлекет болуп өнүгүү жолуна түштү.

1990-жылдын 15-декабрында Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин учүнчүү сессиясында (жыйынтында) Кыргызстан Республикасынын мамлекеттик суверенитети жөнүндөгү Декларация кабыл алышы. Анда, болуп айтканда, өлкөдөгү бийликтин бирден бир түткасы (эсси) – эл, бийликтөрдөн алтынан алтынан да, бул ССРдин урашына жана мурдагы союздук республикалардын ордунда жаңы көз караандысуз мамлекеттердин түзүлүшүнө алыш келди. Кыргызстан да оз алдынча мамлекет болуп өнүгүү жолуна түштү.

3.0 Кыргызстандын 1993-жылды Конституциясынын иштөлөп чыгышы

Күтүлбөгөн жерден көз карандысыздыкка эле болуп калган соң өлкөнөзөлгөдүлүгүн бир топ жоготуп, мындан арм башкара албай түрган мурдагы бийликт түзүлүшүнө эң зор ыйгарымдарды берген эски Конституция менен жашап калды. Ошондой эле учурда партиянын мүчелерү эми Жогорку Кеңеш деп жаңыча атала баштаган Жогорку Советтин курамында турду. Бул шайланбаган парламент эле. Жаңы парламент бир нече талаапкердин ичинен Аскар Акаевди таандап, өлкөнүн президент кылышп шайлады. Ошондо жасалган мындаш кадамдардын биринин дагы укуктук негизи жок эле десе болот, бирок бул өзгөчө мезгил болгондуктан башкacha болушу кыйын эле.

Конституцияны даярдоо учун чет элдик эксперттердин (баа берүүчү адистердин) жардамы менен комиссия түзүлдү. Конституциянын долбоору кийин басма сөзгө жарыяланды. Ошондой кийин комиссия бийликтин облустук жана райондук органдарына кайрылып, атайын чакырылган массалык жыйналыштарда Конституциянын долбоорун талкуулоону уюштурууну оттундый.

Тилекке каршы, бул чогулупштарга көп адамдар катышкан жок, анткени алар совет доорундагыдаи эле эми да көп-чулуктун пикирине анча олуттуу конул болупбайт деп ойлошту.



Кыргыз ССРинин жалеги жана герби



Эгемендүү Кыргызстан

Акыры, 1993-жылы 5-майда парламент Конституциянын долбоорун кабыл алды. 1994-жылы парламенттің көпчүлүк мүчелерү отставкаға кетти. Ошол але жылы сентябрда Президент парламентті таратту менен жаңы шайлоон белгиледи. Президент көш палаталуу парламентке шайлоо откерүү тууралуу указ чыгарды. 1995-жылы парламенттің эки палатасына, ал эми кийинки жылы Президенттікке буткүл элдик шайлоо болуп еттү. 1996-жылы февральда Конституцияга өзгөртүлүрдүр киргизүү жөнүндө буткүл элдик реформа болуп еттү. Өзгөртүлдердүн бири көш палаталуу парламенттің түзүлүшү болду. Ушул этапта гана але бийликтин башкаруусуна макулдугун берди десе туура болор але.

1998-жылы Конституцияның айрым жаңы өзгөртүлөр менен бүттөйдөн кабыл алуу боюнча буткүл элдик экини референдум откерүүлүп, ага ылайык Президенттік мурдагыдан көбүрөөк үкүктөрүлдү.

4.0 1993-жылды Конституцияның негизги өзгөчөлүктөрү

Конституцияда демократиялык, укуктук мамлекеттің принциптерине негизделген земендүү, унитардык жана дүнүйөчүл, демократиялык Кыргыз Республикасы салтанаттуу турда жарыяланды. Конституция кыскача киришүүден, 8 баптан, 12 белүмдөн жана 97 статьядан турат.

Конституцияда томонкүлөр аныкталат:

- Конституциялык системасының негиздери
- Исаандын статусу (адамдын укуктары жана эркиндиги)
- Мамлекеттік органдардың түзүлүшү, бийлик органдарының озара мамилелери, алардын компетенциясы (ыйгарым чектери) жана бийликтөрдин болунушу
- Сот системасының негиздери, жогорку сот органдары (Конституциялык сот, Жогорку сот жана Эң жогорку арбитраждык сот¹)
- Жергилиттүү оз алдынча башкарууну уюштуруу
- Конституцияны өзгөртүү жана Кыргыз Республикасының жаңы Негизги Мыйзамын кабыл алу тартиби

Конституция Кыргыз Республикасындагы укуктун башкы башаты катары бардык мыйзамдар жана мыйзамдык актылар учун негиз болуп саналат. Конституцияда айтылган принциптер андан ары мыйзамдарда дааналантылат.

5.0 2003-жылдагы референдум

2003-жылдан февралында референдум болуп, анын натыйжасында Конституцияга ар түрдүү өзгөртүүлөр киргизилди. Негизги жаңылык – 2005-жылды парламенттің шайлоодон кийин азыркы көш палаталуунун ордунда бир палаталуу Жогорку Кеңеш иштейт.

6.0 Конституцияны өзгөртүүнүн ар түрдүү жолдору

1. Конституция Президент тарабынан жарыяланы турган буткүл элдик референдумда өзгөртүлүшү мүмкүн.
2. Конституцияга өзгөртүүлөрдүр Жогорку Кеңештин Мыйзам чыгаруу жыйыны жана Эл окулдар жыйыны киргизе алат. Бирок Жогорку Кеңеш ар бир палатанын бардык депутаттарынын 2/3си добуш берген учурда гана бул өзгөртүүлөрдүр киргизиши мүмкүн. (2005-жылдан кийин жаңы түзүлүүчү жалгыз але палатанын жактырышы керек болот).
3. Конституцияны өзгөртүү жөнүндөгү сунуштар эң кеминде 300 000 шайлоочуунун колу менен Президенттік же Жогорку Кеңешке кайрылуу иретинде берилиши мүмкүн.

7.0 Кыргыз Республикасының конституциялык системасының негиздери

Мамлекеттін Конституциясының бар болушунуң озу але конституциялык же идеалдуу мыкты системасы билдирибейт. Бул учун өкмөт конституциялык принциптерге ылайык иштепи зарыл. Кыргыз Республикасының конституциялык системасының нетижи принциптери Конституцияның 1-бабында берилген. Аларга төмөндөгүлөр кирет:

- ал бийлиги
- мамлекеттін республикалык формасы

¹Арбитраждык сот – үкимдардын, инканалардын ортосундагы чарбалык талаш-тартыштарды каралат, айар бөекчөчө чечим чыгаруучу мамлекеттік расмий бейтирип сот.

- жарандых укуктар менен эркиндиктин эң бийик деөлөт болушу
- алди социалдык жактан коргоо
- бийликтин бөлүштүрүлүшү
- жергилиттүү өз алдынча башкаруунун гарантисы
- саясий жана идеологиялык плюрализм
- дүнүйөчүл мамлекет
- жеке менчик укугуунун корголушу.

8.0 Конституция биздин елкөдегү мыңзам үстемдүгүү үчүн негиз катары

Мамлекеттик бийликтин үч бутагы тен (аткаруу, мыңзам чыгаруу жана, баарына маанилүүсү, сот бийлиги) мыңзам үстемдүгүн бекемдөө боюнча өз функцияларын аткарышат.

Аткаруу бийлиги мыңзам бузгаадарды баарын сот жообуна тартуучу укук-тартип коргоо органдарынын жардамы менен мыңзамдардын ақыят жана адилеттүү колдонулушуна жетишүүтөттүү үмтүлүшү керек (мыңзамдар бардык жараптарда карата бирдей колдонулушууга тишиш). Мындан сырткары ал прокурорлук функцияларды бардың тартип бузуучуларга каршы бийлик тараблынан бирдей мамиле болгудай кылыш аткарышы керек. Бийликтин аткаруу органдары мыңзам чыгаруу бийлиги мыңзам чегинде жана конституциялык жол-жоболорго ылайык иштеп жаткандыгына көз жеткендө болшуу керек (анттесе мыңзам чыгаруу бийлиги Конституциянын бузул, аткаруу бийлигини чечттени салышы мүмкүн).

Мыңзам чыгаруу органы ал өзү иштеп чыгып кабыл алыш жаткан мыңзамдар адилеттүү жана иш жүзүндө аткарыларык экендигин анык билүүгө тишиш. Ал аттүүл аткаруу органдарынын бийлигиге тиешеси бар же аны чектей турган мыңзамдарды да чыгарганга укуктуу болшуу керек (б.а. аткаруу бийлиги кызметтап кетирет деп мыңзам чыгаруу органы коркпогудай болууга тишиш).

Сот бийликтин сот процедураларынын туура аткарылышын жана сот жообуна тартылып жаткан ким экендигине караады, аттүүл бул мамлекеттин өзү, президент жана анын өкмөтү, парламенттін депутаттары болсо да, этер аларга кашып кылмыш иши көзгөлүп жаткан болсо, мыңзамдардын бирдей колдонулушуна гарантиялоого тишиш. (Бырас, этер судьяларды аткаруу бийлиги же мыңзам чыгаруу органы гана дайындаса, мындай болбостууга анык, анткени этер бул органдардын ишине шек келтирсе, судьялар кызметтап айдалышы мүмкүн).

Бирок мыңзам үстемдүгүн бекемдөонүү өз маанилүү аспекттиси (жагы, тарабы) бийлик бутактарынын бири-биринен көз караандысыздыгына байланышкан. Эгер алардын бироо өз ишин аткара албай калса, бийликтин башка бутагы же калган эки бутагы тен ушул органдын иштөө жарактас экендиги жөнүндө маселе коюшу мүмкүн.

Шүүл принциптер кандай даражада жүзөгө ашырылып жатканын кароо менен биздин мамлекет канчалык демократиялуу экендигине баа бере алабыз. Бул принциптер түрмүшкү ашырылбаса, биз жаран катары өкмөттүү алмаштырууну же Конституцияны жана анын принциптерин өзгөртүүнү колдоң добуш берүүгө милдеттүүбүз. Ошенткенде биз мыңзам үстемдүгүн адам бийлигинен ейде коюуга жардам бере алабыз.

© ТЕКСТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

1-белүм. Мамлекеттүүлүктүн түзүлүшү

02 - тапшырма. Биздин тарых

Шеригицер менен Кыргызстандын улуттук мамлекет катары өнүгүү тарыхындагы негизги окуяларды чагылдырган мезгилдик тизмекти түзгүлө. Силемер Кыргыз Республикасынын Конституциясына бүтүнкүү күнгө чейин киргизилген озгортүүлөрдү да кошсоңор болот.

03 - тапшырма. Окуулар жана алардын натыйжалары

Мурунку тапшырмада түзүлгөн тизмеден 1920-жылга чейин болуп откон окууларды карап чыккыла. Силем кандай деп ойлойсунар, бул негизги тарыхый окуулар Кыргызстандын улуттук мамлекет катары калыптанышына канчалык таасирин тийгизген? Уч-төрттөн болуп өз дептериңерге төмөндөгү таблицалынын көчүрүп жазып, аны толтургуга. Төмөнде анын бир улгусу берилди. Класска жообунарды айтып берүүгө дайр болгуга.

Окуя	Натыйжа
Кыргыз мамлекеттүүлүгүң болжол менен IX кылымда Енисейде түзүлген.	Саясий системаның етөө маанилүү элементтери пайда болгон.

04-тапшырма. Совет мезгилиниң оң жана терс таасирлери

Өз дептериңерге томондо көлтирилген таблицаны кочуруп чийгиле. Шеригинер менен озүңордөн улуу тааныштарындардан жана кошуналарындардан ошол мезгилидеги кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыру жагында Кыргызстан үчүн оң жана терс болгон натыйжалары жөнүндө сурасытырғыла. Мындаид оң жана терс көрүнүштөрдүн тизмесин түзөндөн кийин, аларды томондордой түрлөргө болуштуругүү:

- (1) Кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүн калыптандыруу жолундагы артка карай оте олуттуу кадам/алдыга карай оте олуттуу кадам;
- (2) Кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүн калыптандыруу жолундагы артка карай олуттуу кадам/алдыга карай кадам;
- (3) Кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүн калыптандыруу жолундагы артка карай кадам/алдыга карай кичине кадам;

Оң жана терс факторлордуң үлгүлөрү сilerге берилди. (Ошентип, биричини оң фактор кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүн калыптандыруу ишиндеги алдыга карай жасалган оте олуттуу кадамдардын түрүнө киргизилди). Эз жообунарды класска айтып берүүгө даар болтууда.

Оң ебөлгөлөр	Түр	Терс ебөлгөлөр	Түр
1. Эркектер жана алдар үчүн бир түрдүү эмгекке бирдей акы төлөөв.	1	1. Кыргызстан взялтырылыштыктык саясатын жүргүзүл алган змес.	1
2. Жалтыга акысыз билим берүүнүң киргизүү.		2.	
3.		3.	
4.		4.	

05-тапшырма. Конституцияны өзгөртүү


3-4-тон болуп конституцияны демократиялык жол менен өзгөртүү үчүн сунуштардын тизмесин түзгүле.

06-тапшырма. Чыныгы жарапан

Үч-төрттөн болуп томондогу зинктама эмнени түшүндүрүрүн талкуулагыла:

«Эгерде канадалык: «Сиз кимсиз?» – деп сураганда, колунда Кыргызстандын паспортту бар бир адам: «Мен нарындыкмын», «Мен оштукмун» же «Мен талаастыкмын», ж.б.у.с. деп жооп берсе, анда мындаид адамды Кыргыз Республикасынын чыныгы жарапаны деп аттоого болбайт».

Сiler бел ойто макул сунарбы? Эз пикририңерди түшүндүрүп берүүгө даарданыгла.



07-тапшырма. Сiler жашаган жерде

Шеригинер менен сiler жашаган жерде жашап жаткан этникалык азчылыктыктардын тизмесин түзгүле. Айдан соң томонкү учурларда озүңордун колдонуучу ыкмаларды санап көрсөткүле:

- а) ал калкташтардын маданий салт-санааларын жана урп-адаттарын баалай турганындарды билдиргендө;
- б) башкаларды озүңордун маданий салт-санаанар менен тааныштырууда.



08-тапшырма. Сабырдуулук (толеранттуулук)

Үч-төрттен болуп езүөрдүкүнен айырмаланган жана силер учун алгылыксыз болгон маданий салт-санааларга карата кандай мамиле жасоо керектигин талкуулагыла. Класстагыларга өз жообунарды айтып берүүтө даяр болгула.



09-тапшырма. Максул жана каршы

Айталы, силер Нур өлкөсүндегү басымдуу этникалык топтун өкулдерүү болгон парламент мүчөлөрүсүңөр. Шеригинер менен темендөтү мыйзам долбоороруна макул же каршы болуп добуш бере турганиңдарды чекиле. Бул жашыруун добуш берүү эмес, ошондуктан силерден эмне учун мындай же тигиндей добуш бергениңдерди сураши мүмкүн экендигин иштептагыла. Биринчи жооп үлгү катары берилет.

№	Мыйзам долбоору	Ооба	Жок
1.	Үйдүн ичинде күнделек сактоочу көз айнекти тағынууга тыюу салынат.		✓
2.	Улуттук азычылкытардын тилдерин жалпы элдик жарыяларда колдонууга тыюу салынат.		
3.	Нур мамлекетинин бардык маданияттарынын бий фестивалы учун бюджеттик каражат бөлүп берүү.		
4.	Нур мамлекетинин жаңандары гана жеке менчикке өз боло алат.		
5.	Нур улуттуна кирбекен бардык улуттар 20дан ашык адам катышкан жыйындарды откоруу үчүн каттоодон етүшү зарыл.		
6.	Нуризим улуттук мамлекеттин дин болуп калат.		
7.	Нур тилинде сүйлөбөгөн жаңандар да парламентке мүче боло алышат.		
8.	Улуттук азычылкытардын тилдеринде китең басып чыгарууну каржылоо үчүн бюджеттөн акса болуу.		
9.	Кыздар учун 8 жылдык жана балдар учун 10 жылдык милдеттүү билим берүү.		
10.	Баласагын аймагында салттуу баш кийимди кийип жүрүүгө тыюу салтган мыйзамды алып таштоо.		



10-тапшырма. Кодак, Аникор, БМВ, Майкрософт, ОРТ, Тойота, Коқа Кола

Көптөгөн өлкөлөр сыйкатуу эле Кыргыз Республикасынын дүкөндерүнде да башка өлкөлөрдүн товарлары сатылат. (Мисалы, Кытайдын бут кийимдери, АКШнын музыкалык дикстерин жана кассеталары). Ошондой эле Кыргыз Республикасынын бүткүл дүйнө жүзүнен адамдар келип турушат. Мунун баары турмушту өзөртүп, олконун маданиятына таасир тийгизет. Шеригинер менен томондогу суроолорду талкуулагыла (анан из жоопторуңдарды класска айтууга даярданылыша):

- Силер ақыркы 10 жылдын ичинде оозеки кыргыз тилине жана Кыргызстандагы башка тилдерге кирип, колдонулуп жаткан кандай сөздөрдү билесисиңөр?
- Бардык эле маданияттар ар кандай тышкы таасирлердин натыйжасы болуп санаалабы же айрымдарды жалаң гана ички факторлордун натыйжасыбы?
- Кандай өлкөлөр башкаларга етө күчтүү маданий таасир берүүдө: ачык өлкөлөрбү же тышкы таасирлерден жабын өлкөлөрбү? (Башка өлкөлөр менен идеяларды эркин алмашууга мүмкүнчүлүк катуу чектелген болсо, жабык өлкөлөр деп аталаат. Мисалы, мурдагы Советтер Союзу).
- Бул таасирлердин баары эле жамаңбы же өлкөнүн маданиятынын өнүгүшүү учун жагымдуулары, жакшылар да баарбы?
- Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасына кайсы 3 өлкөнүн маданий таасири көп тийүүдө?
- Кыргыз Республикасынын жаңандары канткенде вздерүнүн маданиятын жана озгочолутун сактап калуу менен ошол эле учурда дүйнөлүк коомчулуктун жигердүү (активдүү) мүчөлөрүнөн да боло алышат?



11-тапшырма. Эмненин таасири эмнеге тиет?

Темендөтүү окуяны окуп, суроолорго жооп бергиле.

Кечээ Чикағодон келген америкалық өңү кара жөв күлүк Роберт Ханифин Олимпиададағы оюндарда алыска чүркоо боюнча алтын медалды жеңип алды.

Мунун сырты эмнеде экенин сурашканда, ал анча белгилүү деле болбогон бир компанияның суусундуғун ишкендигин айтты. Ханифин мындан 3 жыл илгері деңиз деңгезлиниң бийик жайгашкан жерде машигуу үчүн «Шоро» суусундуғун ондурғанын вілкөв келгендеге кубат берүүчү бул суусундуқту үчип көрвөнці, ақыркы 2 жыл бою ошол суусундуқту үчип жүргөнци айтты берди.



1. Сапердин оюндарча, «Шоро» суусундуғутун саткан компания эми эмне болушу мүмкүн?
2. Бул окуя Кыргыз Республикасының маданиятына кандай таасир тийгизет?
3. Бул башка елкөлөрдүн маданиятына кандай таасир этет?

12-тапшырма. Келечек жөнүндө суроолор

Шеригицер менен томондогу суроону талкуулап, 200дән ашпаган сөздөн турган дилбаян жазыла:

Азыркы учурда улуттуу калыптандыруу жана андан ары чыңдоо боюнча
Кыргыз Республикасының алдында кандай милдеттер турат?
Аларды кантип аткарууга болот?

2-белүм. Кыргызстандагы мыйзам үстемдүгү

13-тапшырма. Убара болуунун кереги эмне?

Шеригицер менен томонкүй суроого 150дән ашпаган сөздөн турган жооп жазыла:

Бизге Конституция эмне үчүн керек?

14-тапшырма. Бул Конституцияга туура келеби?

Шеригицер менен томондогу сунуш кылышынан мыйзамды карап чыгып, ал Кыргыз Республикасының Конституциясына ылайык келер-келбесин айтты бергиле. Озүңдердүн ой-пикирилерди чечмелеп, кыскача дилбаян жазғыла (200 сөздөн ашпасын).

«Австралиялык паспорту бар адамдардын бардыгы
Кыргыз Республикасында жер сатып ала аlyшат».

15-тапшырма. Алар адам укуктарын кандайча коргошот?

Шеригицер менен Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин Адам укуктары жана негизги зеркиндиктери жөнүндөгү конвенциясын жана Кыргыз Республикасының Конституциясын карап чыгып, аларда улуттук азылыштардын корголгон укуктары жөнүндө кыскача дилбаян жазғыла.

X бап

ШАМЛЕКЕТТИК БИЙЛИКТИН ТҮЗҮЛДҮШҮ

● ТЕКСТТИ ОКУГАНГА ЧЕЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

 01-тапшырма. Терминдер жана алардын аныктамалары

Шеригинер менен терминдерге туура көлгөн аныктамаларды бергиле.

Термин	Аныктама
1. Шайлоо	a) Айрымдары карши болгонуна карабай, бардык жарандарга пайда келтируучу нерсе. Мисалы, салыктар.
2. Саясий партия	b) Кайсы бир жалпы кызычылыкты көздөген эки же андан ашуун саясий партиянын ыктымдардуу бирикмеси.
3. Коомдук кызычылык	b) Парламенттеге өз окулдорун жана бийликтин аткаруу органдарына жетекчилерди тандоо үчүн элдин эркін билдириүү процесси.
4. Коалиция	c) Жарандар өз жетекчилерине окулдерүү аркылуу эмес, өздөрү добуш берген процесс.
5. Түз шайлоо	d) Өз принциптерин жайылтуу жана талапкерлерин мамлекеттик кызматтарга көрсөтүү, колдоо үчүн расмий түрдө түзүлгөн саясий топ.
6. Апелляция	e) Жогорку инстанцияга кайсы бир маселени кайра караштыруу өтүнүчүү менен кайрылуу.

Окуу үчүн текст

Бул бапта биз мамлекеттик бийликтин жалпы структурасын жана ага байланыштуу айрым маселелерди карайбыз. Ал **төмөнкүдей белгүмдөргө болунот:**


- Бийликтердин төц салмақтуулугу жана болуштурулушу
- Мамлекеттик кызматтардын уюштурулушу
- Мамлекеттик кызмат менен жарандардын ортосундагы мамиле
- Мамлекеттин бийликти жалгыз зэлеп алуу коркунучу

1.0 Бийликтөрдин төц салмақтуулугу жана болуштурулушу

Алгачкы улуу саясий ойчулдардын бири Аристотель (б.з.ч. 384-жыны Македонияда туулган) озунун «Саясат» аттуу китебинде мамлекеттеги бийликтөр төмөнкү уч функцияны аткарат деп жазғат:

- мыйзамдарды иштеп чыгуу (муну мыйзам чыгаруу органдары ишке ашырат);
- мамлекетти башкаруу жонундегу мыйзамдардын негизинде чечимдерди кабыл алуу (муну аткаруу органдары ишке ашырат);
- мыйзамдарды чечмелөө жана колдонуу боюнча чечимдерди кабыл алуу (муну сот органдары ишке ашырат).

Бул функциялар ар кайсы бийлик системаларында ар кандай аткарылып, дайым эле так, даана аныкталбай жүрөт. Мисалы, мыйзам чыгаруучулар мыйзамды чыгаруу менен эле чектелбестен, анын аткарылышына да катыша алат. Ошентең да, Аристотелдин



Аристотель

жазгандарынын тууралыгы бүгүнкүн күнгө чейин далилденин келет. (Улуу Британия жана анын мурдагы көпчүлүк колонияларында мыйзам чыгаруу билгилүү мыйзамдарды иштеп чыга жана аткара турган парламенттик башкаруу системасы бар). Бийликтин жана жоопкерчиликти ушундайча белүштүрүү абдан зарыл, анткени бул ашике чок бийликтин аз алынилардин колунда топтолуп каалышына жол бербөөгө оболго түзөт. Мамлекеттин бийликтин үч бутагы бири-биринен көз караймсыз болсо, анда биз бийликтөрдөн болүштүрүлүшү бар дейбиз. Мурунку бапта айтылгандай, бийликтин ушундайча уюштурулушу натыйжалуу болот, себеби анын ар бир болгуту башкаларынын бийлигин чектен турганга укуктуу болушу жана иш жүзүндө чектен туршуу керек дегенди билдириет. Мисалы, президент (аткаруу бийлигинин болулук) бардык адамдардын кыска бағалектүү шым кийишин каалап калды деп элестетип корелү. Буга жетишүү учун ал узун шым кийүүгө тыюу салган мыйзамды иштеп чыгууга тапшырма берет. Мындай мыйзамды мыйзам чыгаруу органы даярдап, кабыл алыны керек. Эгер мыйзам чыгаруу органына аткаруу бийлиги кысын көрсөтпесе, анда мындай мыйзамды ал туура змес деп баалап кабыл албай көшүп ыктымал. Аны биротоло даярдоо учун сот системасынын кайсы бир болулук сунуш кылышкан мыйзам долбоорунун конституцияга жана практиккеги башка мыйзамдарды тутура келерин же көлбесин билдириши керек. Эгер мыйзам чыгаруу органы мындай мыйзамды кабыл албай койсо же сот органдары ал башка мыйзамдарга ылайык келбейт деп белгилесе, анда президент за иштенин баш таругтау маҗбур болот.

Мыйзам кабыл алынган күнде да анын колдонулушунда ошол эле милдеттердин болүштүрүлүшүн коробуз. Аткаруу бийлиги мыйзамды бузгандарды кармап сот жообуна тарта турган милициянын иши учун жооп берет. Сот бийлиги бул мыйзам сакталып же бузулуп жаткандыгы жөнүндө чечим чыгарып, аны бузгандарды жоопкө тартып турат.

Азыркы конституциялардын көпчүлүгүндө мамлекеттик бийликтөрдин төц салмактуу болүштүрүлүшү эске алынат, анткени чынчы демократиянын өзөк мазмунун түзөт. Төмөндо бийликтин мыйзам чыгаруу, сот жана аткаруу бутактарына кандайча белүштүрүлөрү жана алар кандай иштээри чечмеленет.


2.0 Мыйзам чыгаруу органдары

Мыйзам чыгаруу органдарынын (булар парламент деп да атальшы мүмкүн) башкы функциясы мыйзамдарды түзүү болуп саналат. Бирок көптөгөн мамлекеттик системаларда аткаруу бийлигине да айрым бир мыйзам чыгаруу функциялары ыйтарылат, мында алар указларды (жарлыктарды) жана башка жоболорду чыгаруу жолу менен жүзөргө ашырылат. Мындан тышкары мыйзам чыгаруу органдары мамлекеттин финанссылык каражаттарынын кандай пайдаданышын белгилеп, мамлекеттер аралык келишимдерди ратификациялайт, ар түрдүү маселелер боюнча эл алдында жарыя угууларды уюштурат, шайлоо откерүү тартибин аныктайт, кээде соттордун дайындалышын да бекитет.

Мыйзам чыгаруу органдары ар кайсы өлкөлөрдө көп белгилер, мисалы, төмөндөгүлөр боюнча айырмаланат:

- 1) депутаттардын саны;
- 2) иш тартибди жана уюштурулушу;
- 3) саясий партиялардын ролу;
- 4) алардын мамлекеттеги аткаруу бийлигине салыштырмалуу маанилүүлүгү;
- 5) алардагы кызмет орундарды ээлөө жолу (шайлоо же кээде дайындоо).

Бардыгы болбосо да дүйнедегү мамлекеттердин мыйзам чыгаруу органдарынын көпчүлүгү кээде «палаталар» деп аталуучу эки болуктен турат. Бул адатта жогорку деңгээлдеги чакан



палата (анын курамына көбүнчө өлкөнүн чоң региондорунун өкүлдөрү кирет) жана бир кыйла көбүрөөк санду томенкү палата (анын депутаттары региондордун шайлоо округдары деп аталаң кыйла майда белүктөрүнүн шайланат) бар дегендө билдириет. Шайлоо округдарынын ар бирийдең оқул шайлайт. (Парламент мүчөлөрүн шайлоонун ар түрдүү жолдорун кийини балтардың бириккөн караштырабыз.) Адатта мыңдан белүү бийликтүү иштөөлүк армада белүштүрүү максатында жасалат. Бирок кээ бир чакан өлкөлөрдө (2005-жылдан тартып Кыргызстанда да) бир палаталуу парламент иштейт.

Өлкө	Калкы	Парламенттердин атальштары	Мүчөлөрүнүн саны	Мененетү	Мамлекет башчысы	Башкаруу системасы
Англия	49,5 млн.	1. Лорддор палатасы* (үстүнкү) 2. Общинадар палатасы	713 630	Өмүр бою 5	Королева	Парл.
Б. А. Э.	2, 219 млн.	Маджлис Ватани Иттихад	40	2	Шеих	Парл.
Түркия	67 млн.	Тюргис Бююк Миллет Межлиси	550	5	Президент	Парл.
Россия Федерациясы	141,364 млн.	1. Мамлекеттик дума 2. Федерация кенеши	272 178	4 Ар түрдүү	Президент	През.
АКШ	250 млн.	1. Сенат 2. Өкүлдөр палатасы	100 435	6 2	Президент	През.
Тувалу	11,4 мииц	Паламене о Тувалу	15	4	Королева	Парл.
Германия	81, 904 млн.	1. Бундестаг 2. Бундесрат	598**	4	Президент	През.
Казахстан	16,7	Сенат Мажлис	39 77	7	Президент	През.
Малайзия	24, 014 млн.	1. Деван Негара – Сенат 2. Деван Ракъят	69 193	3 5	Жогорку екүмдөр	Парл.

*92 мурастоочу парламенттердин бирине 595 емур бою иштөөчү парламенттердин бирине 26 архиепископ (улук епископ) жана епископ (чирикөөн окурунун башчысы)

**жерлердии (округтардын) оз өкүлдөрү болот, бирок добуштарынын саны ар кандай

Постсоветтик республикалардын парламенттеридеги олуттуу маселелердин бири – алардың жаңыдан шайлашып өкүлдөрдүн көбүнчө буга чейин депутаттык таңбыласы жоктугу. Алардын бул иште колдонуулучу татаал эрзелер, процедуралар менен тааныштыгы да жок. Парламенттик жааттарды (атаандашкан төшторду, б.а. фракцияларды) түзгөндү, мунасага жетишкендик жана, мисалы, мыйзам долбоорлуу мөнөт иш алышын барганды үйрөнүү, буга көнүгүү учун бир топ убакыт талап кылышат. Ишине тың мыйзам чыгаруучулар өз шайлоочулары жана массалык маалимат каражаттары менен ачык-айрым сүйлишке билүүгө да тийши. Эгер мыйзамчылар болу маанилүү функцияларды аткарууга жондомсуз болсо же аткарууну каалабаса, анда мыңдан бүт өлкө жапа чегет.

3.0 Сот органдары

Сот системасы мыйзамдарды иш жүзүндө колдонот жана алардын олконун конституциясына ылайым, адилеттүү аткарылышына көзөмөлдүк кылат. Ошондуктан сот органдарды көз карандысы жана калыс болуга тийши. Сот системасында адатта соттордун иерархиясы жана апелляция (лат. – «даттапуу, кайрылуу») системасы болот. Ошондо гана жогорку инстанциядагы («инстанция» – мамлекеттик органдар системасындағы баскыч) соттор теменкү инстанциядагылардын (мисалы, облустук сот райондук соттун) чечимин, эгер ал конституцияга же аракеттеги мыйзамдарга карама-каршы келсе, же юридикалык жол-жоболор бузулган болсо жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүнэ ээ болот.

Адатта сот органдарынын эки иерархиясы болот да, алар теменкүлдердүү көзөмдөйт:

✓ **Жарапандык укук** (екметке жана жарапандарга белгилүү бир иш-аракеттерди жасоо укугун берген мыйзамдар). Бул жекече маселелер болот, анткени мыңда айрым жарапандардын



ортосундагы же жаран менен мамлекеттің ортосундагы иштер каралат. Ар бир тараф миддеттенмөлдердин (егер, мисалы, келишиңгө тиешелүү болс) аткарылган-аткарылбагандыгы туураалу талашт.

✓ **Жазык укуту** (укуктарды кыянаттык менен пайдаланууларды же бузуларды жана бул кылмыштар үчүн тийиштүү жазаларды аныктай турган мыйзамдар). Мыйндай иштер коомчулуктун кооптуул озун бурат, анткени булар дайыма жалпы элдин жыргалчылынын коргоғо миддеттүү болгон мамлекет менен жарандыл ортосунда жүргүзүлөт (бул бардык жарандардын кызыкчылыгына туура келет).

Постсоветтик саясий кайра куруудагы эң зе кыйын маселелердин бири – аткаруу бийлигинин механизминен ажыратылган, көз каранды эмес сот системасын түзүү. Кальстыгы, мыкты билими, даирдигы менен элдин ишенимине, сый-урматына жетишкен сотторду дайындоо ете зарыл.

4.0 Аткаруу органдары

Аткаруу органдары мамлекеттік бийлик структурасында (буга шайланинуучу органдарда кирет) башкаруучулар болуп саналат. Алар мамлекеттік саясаттын бағыттарын аныктайт жана парламент тарабынан кабыл алынган мыйзамдарды жүзөгө ашырат. Алардын курамынан мамлекеттік шайланинуучу президент сыйктуу, же премьер-министр, министрлер өздөнөн дайындалуучу кызмет адамдары, ошондой зе иштин техникалык жагын жөнгө сала турган мамлекеттік кызметкерлер кирет.

Аткаруу бийлигинин структурасындағы эң чоң айырмачылык системанын президенттік же парламенттік экенин көлип чыгат. Бирок бул айырмачылык дайым зе даана көрүнө бербейт, анткени мыйндай системалардын абын көп түрлөрү бар.

Президенттік системада мамлекет башчысы, президент мыйзам чыгаруу органынын мүчөлөрүнүн аткаруу зе белгилүү бир мөөнөтке шайланат. Это зе адаттан тыш кырдаалдарсыз жана татаал, көбүнчө узакка созулучу процедураларсыз президентти отставкага кетүүге аргасыз кылуу мүмкүн эмес. Адатта президент да парламентті таратада албайт. (Бул анын мүчөлөрүнүн эл өкүлдөрү болуу укугун тартып алуу дегендиккө жатат. Адатта шайлоо башталарда ушундай болот). Президенттік системалардын көбүнчө вице-президент да болот. Бул иерархияда ал экинчи орунду залейт да, егер президент иштөө жөндөмдүүлүгүн жоготуп койсо, анын кызметтүү аткарал. Президент демейде министрлерди (кәэде буларды катчылар деп аташат) шайлоо екмөттүү башка мүчөлөрүн дайындаат. Америка Кошино Штаттары, Франция жана постсоветтик олкөлөрдүн көпчүлүгү президенттік республикаларга мисал боло алат. Бул олкөлөрдө президенттік бир зе учурда мамлекеттік да, екмөттүү да башчысы болуп саналат.

Парламенттік системада екмөт башчысы (премьер-министр, премьер же канцлер) парламент мүчөлөрүнүн ичинен парламентті добуш берүү жолу менен шайланат. Ал адатта шайлоодо парламенттеги көпчүлүк орунду жесип алган саясий партиянын лидери болот жана жаңы екмөттүү түзөт. Бул түз шайлоо эмес. Бирок шайлоочулар демейде ким премьер-министр болорун алдын ала зе билет, анткени ал шайлоодо көпчүлүк орунду жесип алган саясий партиянын лидери болуп саналат. Аナン премьер-министр парламенттік мүчөлөрүнүн ичинен министрлерди таандай дайындаат. Дайындалгандан кийин деле бул министрлер жана премьер-министр парламенттік мүчөлөрү жана өздөрүнүн шайлоо округдарынын өкүлдөрү бойдан калышат. Бул бийликтин аткаруу органы мыйзам чыгаруу органынын болулугун турат дегенини билдириет. Мыйндай системада парламенттік көпчүлүгү ишеним көрсөтпөс, премьер-министр менен екмөттүү отставкага кетиши мүмкүн. Экинчи жағынан алганда, премьер-министр парламентті таратып, анын бүткүл курамын жаңыдан шайлоо жөнүндө жарлык чыгара алат. (Бирок бул мамлекет башчысынын макулдугу менен гана жасалышы мүмкүн. Анын устуна мыйндай мыйзам чыгаруучулар да екмөттүү ишеним көрсөтпөй чытышы ыктымал).

Парламенттік системада аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийликтинин ортосунда кыйла бекем кызматташтыктын болушу талаап кылышат, анткени алар бирин-бири оюн зе таратып жибериш мүмкүн.

Парламенттік системада бийликтин аткаруу бутагынын устуна алда каша катуу көзөмөл жүргүзүлөт, анткени мыйнда мамлекет башчысынын жана екмөттүү жетекчисинин кызматтары болуштурулгөн. Көп учурда кабыл алынган мыйзамдарды жактыруу же чечке кагууда акыркы чечими чыгаруучу, ошондой зе албайт сотторду дайындоо укугунда ээ болгон мамлекет башчысынын ордуу монарх же дагы зе президент деп аталаад шайлануучу лидер залейт. Бул, албайтча бир палаталуупарламенти бар олкөлөрде, бир топ түшүнбестүрдү жаратышы ыктымал. Бирок президенттік системада парламенттік системада президенттік бийлиги бир кыйла азыраак болот. Японияда, Испанияда, Улуу Британиянын Биринчкен Королдугунда жана

Скандинавия өлкөлерүндө монархы бар парламенттік системалар иштейт. Ал эми Италия, Венгрия, Германия, Чех Республикасы парламенттік республикалар болуп саналат, анткени бул өлкөлөрдүн президенттери оқмет башчысы эмес, мамлекеттік башчысы болуп эсептелет.

Президент да, премьер-министрлер дә мамлекеттік министрлердин жардамы менен башкаралат. Парламенттік системада министрлер кабинеті бир топ өз алдынча болот да, премьер-министр калған министрлер менен дәрәлік бирдей зе абалда турат.

Бул еки демократиялыу системалының кайсынысы демократиялуураак экенин айтуу күйүн. Бийликтін кайсы системасы таандалганына карагаңда, оқмет Конституциянын канчалык деңгээлде ырааттуу сактайт жана бийлик бутактары канчалык деңгээлде тенденциалык деген маселе бир кыйла маанилүү.

4.1 Мамлекеттік кызметтің үшүштүрүшү

Оз милдеттерин аткарууда министрлерге адатта дайыма иштеп турган башкармалыктар менен болұмдордун башчыларынан тартып катчыларга чейинки кызметкерлердин соң тобу жардам берет. Көпчүлук өлкөлөрде мындан администраторлук кызметтік мамлекеттік жарапындык кызмет деп атала да, аларда иштегендөр оқмет жаңырылғанда алмашылбайт. Күндедүлк турмушта дал ушул мамлекеттік кызметкерлер саясий курсу жүзеге ашырышат, кабыл алынган мыйзамдардын оқмет көзөмдөлдүгү астында аткарылышын камсыздашат.

Мурдагы советтик системадан калған проблемалардың бири – партиялык структураларға баш ийбекен мамлекеттік кызмет деген түшүнүктүү жөктүтүү. Жаны земен мамлекеттеге мураска калған мамлекеттік кызмет мурда администрациялык бийликтүү менен коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүн да көзөмдөгөн. Натыйжада коомдугу ар бир мекеме (милициядан, университеттерден, саламаттыкты сактоо мекемелерине тартып банктарға чейин) мамлекеттік органдардың көзөмдөлүнде турган.

Мамлекеттік кызметтің башкаруу болу өлкөлөрде өзгеруло баштаганына аз зе убакыт болду. Анын айрым функциялары коммерциялык структураларға же оқмоттук эмес уюмдарга (ӨЭҮ) еткерүлүп берилди. Ошондой зе мамлекеттін колунда калған функцияларды аткаруу үчүн азырык учурда жеке ишкөннелерді башкаруу усуздарды көбүрөөк колдонулуп жатат.

Батышта мамлекеттік кызметтің адатта жеке сектордогуга салыштырмалуу түрдө аз зе адамдар иштейт. Аларды башкаруу дагы ар бир департаменттін¹ карамагындағы болұмдер бир кыйла аз алдынчалыкка ээ болгондой кылыш үшүштүрүлгөн.

Мурдагы советтик республикаларда мамлекеттік кызметкерлердин саны дагы аз болсо адбап көп, мунун мамлекеттік бюджетке да зыны соң.

Ар кайсы кызметтік атамадарды таандаганда салт буюнча алардын иш билгилігі, инсандык сапаттары жана татыктуулугу эмес, көбүнчө алардын саясий байланыштары, министрліктер менен ведомстволордун² жетекчилерине берилгендердиги эске алынат да, ушунун озү маселени ого бетер татаалдаштырат. (Демек, бардык кызметтік атамадардың конкурсе менен алыш, курамына кызындар болумдердүн аз эмес, башка башкармалыктардың жана кызметтік атамадардың да окулдору киргөн коллегия же көнеш дайындоого тишиш).

Егер штаттык кызметтік атамадарды таандаганда жеке ишкөннелердің кызметтік атамадарды таандаганда жеке ишкөннелердің кызметтік атамадарды таандагандарга жеке ишкөннелердің кызметтік атамадар болсо) жана алдин таламына жооп бергидей мыкты чечимдерди чыгарууну дайым зе айкалыштыра албайт.

Мамлекеттік кызмет системасындағы айлық ақынын азығы, ошондой зе демилге үчүн сыйлабасты, тескеришиче жазалап турган башкаруунун авторитардың ықмалары абалды ого бетер орортот. Натыйжада мамлекеттік органдардың кызметкерлеринин ишти жақшыртуу үчүн эч кандай стимулу жок, алар жер-жерлердеги шарт-ығында анча дурус билбegen жетекчилердин уруксатысыз оз алдына чечим кабыл алуудан коркups, зарыл ишти да олкы-солкы болуп жатып арац аткарат. Мындан стилде иш жүргүзгөндө чечимдер туура кабыл алынбай, калк алдында аткарылуучу кызметтің сапаты да ойдогудай болбой калат. Аныктан жашооду биз избүзү жетишкен ийгиликтерибизден аз эмес, кетирген кatalарбызыдан да сабак ала жүрүүгө тишишпиз.

4.2 Мамлекеттік кызмет менен жараптардың мамилеси

Кээ бир өлкөлөрде жараптар мамлекеттік мекемелердин бийлигинен коркушат, алардын коомдук (үкүк коргоо, юридикалык, медицинских, билим берүү, социалдык камсыздыо ж.б.) кызметтің атамадарды таандагандарга иштеп берилшет. Начар иштеген мамлекеттік кызметтік кызметтік жараптардың көбүнчө мыйзамдарда таандагандарга иштеп берет. Демократиялыу

¹Департамент – министриліктін, мамлекеттік жөргөн мекемесин болуу.

²Ведомство – белгелүү бир тармагы же коомдук турмуштун бир чөйрөсүн башкаруу, мамлекеттік башкаруу органдарынын системасын киргөн мекеме.

елкөлдерде жарапар мамлекеттік қызметтәр жөнөткөн профессионалдык деңгээлде болууга тийиш, алар биадин (тескерисинче амес!) мұктаҗдықтарбызы да канаттаңдаруу үчүн иштөөгө тийиш, алардын жашап түрушунун мааниси да ушунда деп эсептешет. Мамлекеттік қызметтәр жарапардан - салык төлеөчүлөрден чогултулган акча қандай сарпталып жатканы жөнүндө отчет берип түрууга милдеттүү. Ошондуктан көп олжолбада жарапар мамлекеттік қызметтәрдін иш-аракеттерин чагылдырууга мамлекеттік органдарды аргасыз қыла алыны учун «Мамлымат еркиндиги жөнүндө» мысыздар болот. Егер мамлекеттік қызметтәр таза, ак пиен менен иштебей жатқандығы, мунун натыйжасында калкты тейлеөнүн сапаты начар экендиги же қараждытын көреккис эле мысырапталғаны (төгүп-чачып сарпталғандығы) аныкталса, анда жарапардың жетекчилерди кайра шайло жолу менен алмаштыруу мүмкүндүгү болууга тийиш. Ошентип, аткаруу бийлигинин жаңы шайланган жетекчилеринин мамлекеттік қызметтәр жакшы иштешине зор стимул берүүге болот.

5.0 Мамлекеттің биљікти монополиялан альшы

Мамлекеттік органдың ар қандай системасы жакшы же начар болушу мүмкүн, бирок эч бир бийлик системасы қыннатылыштыртады тақыр болтурбай көй алbastыгы анык. Ақыр-аягында ар қандай эле олжолдамлекеттік күчтөнүүнен (полиция, армия жана соттор аркылуу) негизги монополиясына ээ болуп қалат.

Мамлекеттің ээ маанилүү милдеттеринин бири – бул жарапарды қылышкерлерден корго. Бирок мамлекет өзү жарапардың укуктарын бузушу мүмкүн. Мындауда коргоочу бузуучу айланып, ар қандай жеке қылышкерлерден же қылышкерлер тобунаң алда қанча коркунчутуураак болушу ыктымал. Ошентип мамлекеттік структуралар зарыл, бирок алар азырылып замандыгы цивилизациялуу коом үчүн реалдуу коркүчтүү да туудурушу мүмкүн. Мындауда мамлекет тираннага айланыд дешет.

Эз жарапарына каршы түрүп, элдин ишенимин актабаган өкмөттүү тираннада деп баалоого болот. Диктаторлор арам байлык тоонто үчүн калкты қанчалык көп эзсе жана қысымга алса, ошончолук тиран (залим) болуп эсептелеет. Мамлекеттік системанын ар қандай болугу же ар қандай қызмет адамдары эл ишенимин актабай биљікти қыннаттык менен пайдаланууга азырылып кетиши ыктымал. Бирок тирандык мамлекеттік башкаруу системасы ээ калкына кас турган чынызы табияттана жаалп-жаапшыруу учун мысызам чыгаруучулардын жардамы менен укуктук таяныч жасап алыши да мүмкүн. Мындауда дайындалған өкмөттүү адилетсиз иш-аракеттерин жөнүндө ээ чакяккага кайрылып даттана албайт, жарапардың қызықчылығы дегелеп эске алынбайт.

Эгер сактандуу чарапары, жолдору жок болсо, демократиялуу режимдерде дагы тираннада окум суруп калышы мүмкүн. Демократиялык системаада азчылыкты түзгендердүү укуктары корголбосо, анда билең көпчүлүкти тираннадына алып келет. Көпчүлүк азчылыкты күлгү айланта алат, жен эле көр албастыктын же ачкождуктун айланы анын менчкүр мүлкүн тартып алыши, аттүүл кырын жок қылышы ыктымал. Ошондуктан олжолдамлекеттік күчтөнүүнен тираннада окум суруп калышы мүмкүнчүлүгү дайым бар болот.

Тирандык режимдердин күчтөн кетиши көбүнчө куралдуу революциялык көтөрүлүшке алып келет. Бирок эз жакшысы жана оюо – тың жол менен эле тираннады болтурбай коюу, анын эч каячын орнотубаша үтүн кам көрүү түруа болот. Анткени залим жол башчылар бийликтен оной эле кете койбайт. Олжолдамлекеттік күчтөнүүнен тираннада окум суруп шартта мысызамды сактабаган қызмет адамыны, ал ким (президент же карапайым жарап) экендигине карабай, сот жообуна тарттуу мүмкүнчүлүгү дайым бар болот.

Албетте, тираннада болтурбай көнүүнен дагы бир маанилүү жолу – бул шайлоо аркылуу өз лидерлерин алмаштырып түрүү укутууну сакталышы. Шайлоо айрым инсандарды қызметтән түшүрүүгө мүмкүндүк берип эле калбай, эски конституцияны ондоң-түзөө же жаңысын кабыл алу жолу менен, ошондой эле ага мамлекеттік бийликтин таптакыр башка системаасы жөнүндөгү жобону киргизүү аркылуу бүтүндөй саясиян режимди жыныртууга жол ачат. Ошентеңде шайлоо бардык эле дартийн дабасы бол албайт.

Көзде шайлоо жетек еркүндөтүлбөгөн ережелер бөюнчада үшүштүрүлүш мүмкүн. Андык-танды шайлоо жөнүндөгү мысызамдар ақыйкат (адилет) өкүлчүлүккү жана еркин шайлоонун



откорулушун камсыз қылуучу әл аралык принциптерге тура келиши учун көп аракет жасоо зарыл. Мында нормалардың бар болушу эле жетиштүү эмес: шайлоо эркин жана ақыйкат жол менен етүшү учун, аларды (нормаларды) иш жүзүндө колдонуу зарыл. Шайлоонун уюштурулушу жана саясий партиялар жөнүндө кийинки баптарда сез болот.

⌚ ТЕКСТИ ОКУГАНДЫН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

👤 02-тапшырма. Алар эмне қылышат?

Шеригиңер менен бул баптын материалдарын пайдаланып, мамлекеттік бийликтін, силердин оюндарча, эң маанилүү болгон функцияларының тизмесин түзгүлө.

👤 03-тапшырма. Мамлекеттік органдарды кантит уюштуруу керек?

Шеригиңер менен, силердин көз карашыңар болонч, елкодегү мамлекеттік бийлик түзүмүн иштеп чыгууда эске алышууга тийиш болгон маанилүү принциптердин тизмесин түзгүлө.

👤 04-тапшырма. Адилеттүүлүк принциптер сактоо: татыкуусун тандоо

Мамлекеттік сыйнекты (экзаменди) откорууда мугалимдер кеңири үйгәримдарга ээ болушат. Алардын колдонғон сыйнектартибى кимдин эң мыкты жөндөмү болсо, ошого эң жакши баа коюлушуна обелге түзүүгө тийиц. Татыкуулардың тандоо дегендин озу ушул. Бардыгына бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берүүгө тийиш болгон мамлекеттік сыйнектардың системасы кандайча иштейт? Мектеп директорунаң бул системасын иштоо принципиин тактагыла. Андан томендендөгүлөрдү сурагыла:

1. Сыйнектын программасын ким түзөт?
2. Окуучулар таанышканга чейин анын жашыруундагуу кандайча сакталат?
3. Окуучулардың бардыгы бирдиктириүү критерийлердин (талантардың, ченемдердин) негизинде калыс коюлган татыкуу бааларын алыши үчүн баалоо системасы кандай иштейт?

👤 05-тапшырма. Конституциялык гарантайлар

Шеригиңер менен Кыргыз Республикасының Конституциясын карап чыкыла. Аткаруу, мыңзам чыгаруу жана сот бийликтеринин иштеринде токтотуучу жана тәндештириүүчүү кайсы механизмдер колдонулут? Томендендөгү суроолорго жооп бергиле:

1. Жаңы мыңзамдарды түзүүдө же эскилерине озгертуү киргизүүдө президенттин иш-аракетин эмне чекет турат?
2. Парламенттин палаталарына өздөрү кабыл алгысы келген каалагандай мыңзамдарды киргизе беришине жана кабыл алышына эмне жолтоо болот?
3. Сотторго өздөрү каалаган чечимди кабыл алышына эмне тоскоол болот?
4. Райондук соттордун судьяларын дайындоо же кызметтән башотуу кандай тартылте жүргүзүлөт?

👤 06-тапшырма. Токтотуучу жана тәндештириүүчүү механизмдер

Ойдан чыгарылган Зифф өлкөсүнүн президенти тууралуу бул окуяны окуп чыкыла:

Бүгүн Зифф мамлекеттін Президенти Зильдорф Хиггинске өзү жок кезинде мамлекеттік чыккычылык кылды деген күннө колдоду. Армия колдогон элдик революция жаңы президенттік шайлоону откорууцۇ талап кылгандан бир нече күн откон соң ал өлкөден чыкып кеткен. Конституцияга сыйбаган бул акт Конституциянын жеткисе иштөлөвендөнгөнин - анда Президенттін иш-аракети чечүн тийиштүү токтотуучу жана тәндештириүүчүү чаралар эске алынбагызынын окуяларын натыйжасы болду. Президенттін оте зарыл учурларда мамлекеттін акча каражаттарын өзү каалагандай жумшигого мүмкүнчүлүк берген мыңзамын жарыялады. Ошентип, ал 2 000 000 \$ алчамындоо өзүнүн грани белдү. Парламенттүн мыңзамындашын чыкып, бирок Президенттін озунчин парламенттін ой-пикери менен эсептешеш окугуунан пайдаланы. Парламент Президенттін кызметтакан алын чечүн зарыл болгон мүчөлөвүнүн 100% катышуусун камсыз кыла алган жок. Судьялар мыңзамды Конституцияга сыйбайт деп тағындашып аракеттепениши, бирок Президент Конституция болончада иммунитети (кол тийгистик үкүеу) бар жана Конституциялык соттун бардык чечимин чөтке кагыу окугуна ээ болгондуктан, сол эң нерсе кыла алган жок.

Шеригицер менен ез түшүндүрмөнөрдү, ошондой эле өлкөнүң иштегендеги армадан талап-тоноодон сактап кала турғандай кылыш Зифф олкесүнүн Конституциясын изгөрттүү болонча сунушунарды жазғыла (көлемү 200 сөздөн ашпасын).

07-тапшырма. Сұхарто, Никсон жана Эстрада

Коомдун езүн озу сактоо жолдорунун бири – бул Конституцияда президент же король мыйзамды бузуп, мамлекеттің жана жарандардың таламдарына карши иш жасаган учурда (б.а. мамлекетке чыкырынчылык кылганда), аларды кызматтан алыш кою тартиби көрсөтүлгөн болуудын бар болушу.

Шеригицер менен мындай учурда эмне кылуу керектиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кайсы болтуганды айтылганын тапкыла. Адамдардың кайсы тобу адамды мыйзам жолу менен президентті кызматтан алыш коё ала турғандыгын аныктагыла.

08-тапшырма. Бийлигисте эмне үчүн болуштуруу керек?

Шеригицер менен томондегү суроого 100 сездейн ашпаган жооп жазыла:

«Эмне үчүн демократиялую деп эсептөлген мамлекеттің бийлигити анын ар кайсы бүтактарына: аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигине болуштуруу керек?»

09-тапшырма. Президенттик системабы же парламенттик системабы?

Шеригицер менен чечкиле:

- Томонку ырастоолор кайсы системага тишелелүү: парламенттиккеби (ПАРЛ), президенттиккеби (ПРЕЗ) же эки система тәнбى?
- Кыргыз Республикасында кандай система иштейт?

№	Ырастоолор	ПАРЛ	ПРЕЗ
1.	Аткаруу бийлигиги министрлерден турат.	✓	✓
2.	Депутаттар министр боло алышпайт.	✓	
3.	Мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийликтөрөнин ортосунда так болуштуруу жок.	✓	
4.	Аткаруу бийлигинин жетекчиси – премьер-министр.	✓	
5.	Өлкөнүң жетекчиси – Президент.		
6.	Мыйзам чыгаруу бийлигинин функциясы – мыйзамдарды бекитүү.		
7.	Аткаруу бийлигинин ыйтарымдары оппозицияның жана сот бийлигинин ыйтарымдары менен тенденциализилген.		

10-тапшырма. Дайындалганбы же шайланганбы?

Шеригицер менен кызмат адамдарын шайлоодогу же дайындоодогу артыкчылыктарды жана кемчиліктерди санап чыккыла.

Артыкчылыктар	Кемчиліктер
Дайындоо	Дайындоо
Шайлоо	Шайлоо

11-тапшырма. Ким эмне ыслат?

Мында томондегүлөрдүн тизмеси түзүлгөн:

- сот, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийликтөрөнин жалпы функциялары жазылган билдириүүлөрдүн;
- бул органдар аткарууга тийиш болгон конкреттүү милдеттер жөнүндөгү билдириүүлөрдүн.

Шеригицер менен бул мілдегтердин ар бирин классификациялад, андан кийин булар кайсы органдар тарабынан аткарыларын тектагыла.

Жалпы функциялар:

1. Бул орган добуш берүү системасы аркылуу мыйзамдарды иштеп чыгат жана кабыл алат. Бул оқылчулук органды. Ал ошондой эле мамлекеттік органдардың айрым жөнорку кызметтегі адамдарын дайындоо жана кызметтін көтируү укутуна ээ.
2. Адатта мамлекеттік бул органдын бардык кызметкерлері дайындалат. Ал негизги еки ролду аткарат. Биринчиси – жана мыйзамдардын колдонудағы мыйзамдарга, өзгөчө Конституцияга, каршы келіп калbastығы үчүн текшерип туруу. Экинчиси – бул мыйзамдарды жараптар бузган-бузбаганын аныкттоо үчүн колдонуу. Эгер бузган болсо, бул орган тийштүү жаза тууралуу чечим чыгарат (бирок чечимди өзү аткарбайт).
3. Бул орган мыйзам тарабынан берилген ресурстарды башкаруу жана өз программаларын аткаруу үчүн пайдаланат. Ал сотторду дайындоо, ошондой эле кәэ бир сунуш кылыштандын колдонулушуна жол бербөө бийлигине өз болушу мүмкүн. Сот бийлигинин чечимин ишке ашырат. Ал мамлекеттік мыйзамдардын аткарылышын жана коомдун башкарылышын түзден-түз көзөмөлдөп, анын жоопкерчилигин алат.

Аткаруу бийлиги	Мыйзам чыгаруу бийлиги	Сот бийлиги
<u>Жалпы майданынан:</u>	<u>Жалпы майданынан:</u>	<u>Жалпы майданынан:</u>
<u>Конкреттүү майданынан:</u>	<u>Конкреттүү майданынан:</u>	<u>Конкреттүү майданынан:</u>

Конкреттүү майданынан:

1. Сунуш кылыштандын мыйзам долбоору Конституциянын 4-статьясына карама-каршы келет деген чечим чыгарды.
2. Машина уурдагандыгы үчүн бир адамды 5 жыл эркінен ажыратуута өкүм чыгарды.
3. Мектептің кайра курууга 400 000 сом сарптаады.
4. «Кока-Кола» компаниясынын иш-аракеттің тоクトотуу жөнүндегү сунуш кылыштандын мыйзамды экинчи ирет окуу чыкты да, аны кайрадан өзгөртүүнү сунуш кылды.
5. Жөнорку соттун судьсынын дайындауды жана/же кызметтін алды.
6. Ички иштер органдынан өздүк курамын ақчалай камсыздоо үчүн каражат төлөп берүүтө тийиштүү мекемени майданынан алды.
7. 2004-жылдын бюджеттің бекитүүгө добуш берди.
8. Парламентке шайлоонун мөөнөтүн белгиледи.
9. Президентке ишеним көрсөттөө үчүн добуш берип, аны кызметтандын алды.
10. Жаңы тышкы иштер министрин дайындаады.

XJ бап



Кыргыз Республикасындагы бийликтин түзүлүшү

ТЕКСТИ ОКУГАНГА ЧЕЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:


01-тапшырма. Термөөдер жана алардын аныктамалары

Шеригицер менен терминдерге туура келген аныктамаларды бергиле.

Термин	Аныктама
1. Импичмент	а) Каандайдыр бир милдеттөмөлдердин аткарылышын камсыздоо.
2. Гарантия	б) Адамды же адамдар тобун соттук тартып куутунгуттуктоо.
3. Спикер (торага)	в) Президенттің кызметтүн чечтетүү учун ага айып коую процедурасы.
4. Аудитор	г) Парламент тандаган, адамдын жана жаарандын конституциялык укуктарынын жана эркиндигинин сакталышын камөзөм жүргүзгөн адам.
5. Омбудсмен	д) Финансалык документтердин түүрлөлгүн текшерүүчү адам.
6. Күнөө тагуу	е) Парламенттин отурумдарына (заседаниелерине) жетекчilik кылат, пала-
7. Ишенибөчүлүк вотуму	талардын жана мамлекет башчысынын өз ара байланышын камсыздайт. ж) Парламенттеги копчулук оқметтүн жакши башкара аларына шек сана- гандыгын билдиригөн кырдаа.

Окуу үчүн текст

Бул балта Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин каандайча түзүлгөндүгү, анын мыңзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлиги болуп үч бутакка белгүнүшү квралат. Мында биз жалпысынан сереп (обзор) берүүгө аракеттендик. Мамлекеттик бийликтин уюштуруулушу жөнүндө кыйла көңири жана так билүп алғыцар келсе, окуу куралынын аягында көлтирилген Конституциянын жоболорун же башка мыңзамдарды карагыла.



1.0 Президент

Кыргыз Республикасындагы бийликтин конституциялык системасында Президент озгөче орунду эзлэйт. Ал мамлекет башчысы жана республиканын ээжгороку даражадагы кызметкери, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын гаранты (кешил

Түрмүш деген үшүндай!

Адегендө бул китең 2001-жылы жазылган зе. Бирок 2003-жылды
өлкөде референдум болуп, ал парламенттин түзүлүшүнүн жана бийликтин чи бутагынын кээ бир милдеттери менен мыңзамдарынын өзөгрүүчүнүн алыш келди. Бул өзөгрүүчүрдүн көбү 2005-жылга чейин киргизилбайт, андыхтан биз 2004-жылдагы системани суректив, ошол зе учурда из 2005-жыдан кийин каандай өзөгрүүчүрдүн көрсөтүүгө аракет кийдик.

65 66 67 68

булуучусу, шарт түзүүчүсү), адам жана жаран укуктары менен эркиндигини гарантия болуп саналат. Ал мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарынын аныкталышы, мамлекеттик бийликтин уч бутагынын координацияланышы (иштеринин макулдашылыши), ички түзүлүшү жана уюштурулушу учун жооп берет.

Конституция Президентке кецири ыйгарымдарды берип, аны бийлиг бутактарынын баарынан жогору көйт.

Бул ыйгарымдардын бардыгынын аткарылышын камсыздо учун Президенттин администрация түзүлген. Озүично жетекчиси бар болу адмиинстрациясы аркылуу Президент екмөт менен байланыш түзүп, анын ишин көзөмөлдөйт, ошондой эле сот системасы жана парламент менен да иштешет. Президент жана анын администрациясы мамлекеттик бийликтин оч кайсы органына отчет бербейт.

1.1. Президент бийлигини чектелеши

Бирок Президенттин бийлиг чектелет. Биринчиден, президенттик орун – бул шайланма кызмат, б.э. эл ар беш жылда башка Президентти шайлоо мүмкүндүгүнөээ. Республиканын Конституциясы боюнча Президенттин бул кызматка катары менен эки мөнөттөвөн ашып шайланууга акысы жок. Президенттик кызматта кандидаттын жашы 35тен кичүү же 65тен улуу эмес, мамлекеттик тилди билген жана кандидат катары корсогтулғанға чейин 15 жылдан кем эмес убакыт бою республикада жашаган Кыргызстандын жараны болушу талап кылышат. Президенттикке кандидат болуп катталуу учун 50 минден кем эмес жарапын колун толтоо зарыл. Шайлоодо добуш берүүгө укуктуу бардык жарапандардын жарымынан көбүнүү катышканда добуштардын төсөнин кебүнө ээ болгон талапкер (кандидат) шайланы деп эсептелет.

Мызамын чыгаруучу орган – Жогорку Кеңеш, Президенттин саясатына белгилүү деңгээлде таасир эте алат. Ал:

- мамлекеттик жогорку кызматтарга Президент сунуш кылган кандидаттуруларды бекитпей көй алат;
- республикалык бюджетти жана жалпы республикалык программаларды бекитпей көй алат же аларга азынун вэргертүүлөрдүн киргизе алат;
- парламент тарафынан кабыл алмыйган мызамдарга Президент койгон ветону (тыюуну, б.а. жаратпай коюуну) көнчүлүк болуп женип кете алат (ошондо ал бул мызамдарга кол коюуга аргасыз болот);
- етө татаал жана узакка созулушу имплемент (ишеним корсөтөө) процедурасын колдонун Президентти кызматына кетире алат.

2.0 Аткаруу бийлигүү

Аткаруу бийлигине Кыргыз Республикасынын екмөтү, ага баш ийткөн министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана облустук, райондук мамлекеттик администрациялар кирет. Президенттин тапшыруусу боюнча ал мамлекеттик саясий, экономикалык, маданий, социалдык жана коргоо саясатын иштеп чыгып, турмушка ашырат. Ал ошондой эле ёш ишмердигинин программасынын негизги багыттары боюнча сунуштарды даярдап, Президенттин кароосуна жиберет.



Кыргыз Республикасынын
бираңчи Президенти

Омбудсмен (Акыйкатчы) аппараты

Жакында зе түзүлген Омбудсмен (Акыйкатчы) аппараты башылкын чүбумагынын чакысынын кирбөйт. Ишмердиги республикалык бюджеттөн жаржыланса дагы, анын милдети – адамдардын мамлекеттик органдардын ичтүүнүн жазган арзударын жана даиттанаударын киараштыруу. Зары болгон чукурда Омбудсмен соптук тершиштирүү жүргүзгөнөв демисиз көртөт.

Омбудсмен аппараты – жарандардын атынан чыгуучу көзқарандысыз орган.

Екмөт, кабинет... Чаташып көтпейбى?

Абдан таң, мызамдауу аякташалары бар экенине карабастын, улам бир маданиятка, тилге, саясий системада откөн сайын бул терминдер күндиң күнгө бүйүмүк тартибы, маанилери чаташтырылышы баратат.

Өхөмтөк же башылкын аткаруу органдарынын башчылары, екмөт структурасында иштеген адамдар гана, же мамлекеттик түзүлүштүү болуктарды болгон бардык башкыч органдары кирет (муну ар башкача түшүнүүгө болот, бие аткаруу мызамын чыгаруу жана сот бийликтери да кимчыгышын мүмкүн). Бул окуу куралында биз екмөт дөзөндө аткаруу бийлигин гана түшүнүбүз (эдди эмес).

Кабинет – бул бар болгонуу башылкын аткаруу бутагындыгы структуралардын башчыларынын (министрлердин жана комитеттердегилеринин) чогулушу. Кабинет адамтын түрүккүпүү структураларды болбайт, демек, талкуюлануучу маселелерге жараши анын мүчөлөрүн ар кандай курамда чогулана берет.

Президент өкмөттүн башчысы болуп саналбайт, бирок аны түзүмүн аныктайт, парламенттин жактыруусунаң кийин өкмөт башчысын - премьер-министрди дайындайт жана аны менен да, парламент менен да макулдашып, өкмөттүн калган мүчөлорүү дайындайт (бул жөнүндө толугураак Конституцияда окуп билүүгө болот). Ошондой эле Президент анын жыйындарында төрагалык кыла алат.

Министрлер кабинетине (өкмөттүн курамына) премьер-министр, вице-премьер-министрлер, министрлер жана мамлекеттик комитеттердин төрагалары кирет. Премьер-министр отставкага кеткендө же жаңы Президент шайланғанда өкмөттүн бардык мүчөлору отставкага чыгышы керек. Өкмөттүн отставкага кетиши учун Жогорку Кеңештин макулдуту талаап кылышбайт. Президент өз чечими менен премьер-министри да, өкмөттүн айрым мүчөлору да кызматтан кетире алат. Жогорку Кеңеш премьер-министрде ишенибөөчүлүк потумун (чечимин) билдире алат, бирок акыркы чечими Президент чыгарат. Президент макул болбосо, Жогорку Кеңешті таратып жиберет. Бирок Жогорку Кеңеш да Президентке ишенибөөчүлүк потумун жарыллоо акысы бар.

✓ Жогорку Кеңеш өкмөттүн иш-аракетине көз салып турду мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ал премьер-министридин жылдык отчетүн кабыл алууга же четке кагута укуктуу, Жогорку Кеңеш (парламент) өкмөттүн каалагандай мүчөсүн ишенибөөчүлүк потумун билдире алат. Кийинки тийштүү кадамдар Президенттин макулдуту менен жана жасалышы мүмкүн. (2003-жылы Жогорку Кеңеш Жалалабат облусунун прокурору отставкага кетириүүн талаап кылганда Президент бул талапты орундааткан эле). Мындан тышкary, депутаттар өкмөттүн ишнегидеги каалагандай маселе боюнча анын каалагандай мүчөсүнө расмий суроо жолдоп, ага жоопту жазуу түрүндо же палатадагы «өкмөттүк saat» учурундагы угуда оозеки түрдө ала алат.

Кыргыз Республикасынын прокуратурасы бийликтин аткаруу системасында мамлекеттик орган болуп саналат. Мынзам бузгандардын баарына карата (ал жеке адамы же уюмбү-баары бир) жазык тергоосун жүргүзуу менен ал мамлекеттин жана жарандардын таламдарын коргой алат. Прокуратура ошондой эле озунун компетенциясынын чегинде мынзамдардын соттордо адилеттүү жана бирдей аткарылышына көзөмөл жүргүзет.



Кыргыз Республикасынын Өкмөттүү


2.1 Бийликтин аткаруу бутагында чечимдер кандайча кабыл алынат?

Премьер-министр, министрлер, мамлекеттик комитеттердин төрагалары, административлик агенттиктөрлөр жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары тийштүү администривлик органдардын бардык токтомдору жана ишмердиги учун жекече жооптуу болушат, бирок адатта өз алдынича чечим кабыл алышпайт. Алар жетекстеген башкаруу органдары коллегиалдуу түрдө иштейт, б.а. бардык маанилүү чечимдерди демейде ушул органдын бардык башкармалыктарынын же болумдерунун жетекчилеринен турган коллегия кылдат талкуулап, көнчүлүгү колдогондон кийин кабыл алат. Алардын бардык токтомдору мамлекеттик саясаттын нугуна (багыттына), парламент жана Президент бекиткен мынзамдар менен өкмөттүк программаларга шайкеш келиши керек.

Ар бир конкреттүү маселе боюнча чечими ошол тармақта тиешелүү ыйгарымдары бар органдын чыгарат. Маселен, шаарындарда дүкөн ачууга уруксат алуу учун премьер-министрге кайрылым оттурбай эле мэриянын тийштүү болумүнө арзы жазып, коштоочу документтер менен берипшицер керек.

Өкмөттүн министрлер кабинетинин жыйындары зарылдыгына жараша, бирок учайдын жолудан кем эмес, еткөрүлүп турат. Бул жыйындарда (эгер президент катышып жаткан болбосо) премьер-министр, ал жок болсо биринчи вице-премьер-министр төрагалык кылат. Жыйындарга өкмөт мүчөлөрүнүн тышкary талкуулануучу маселе боюнча чыгып сүйлөө учун административлик ведомствоордун директорлору, башкармалыктардын жана жергиликтүү администрациялардын жетекчилери, эксперттер жана башка компетенттүү адистер чакырылышы мүмкүн. Ошондой эле жыйында каралган маселени көцири чагылдырып

2004-ж. 9-февралындагы
Өкмөт түзүү



зате жеткирүү учун массалык маалымат каражаттарынын окулдеру да катыша алат. Өкмөт мүчөлөрүнүн жарымынан кебүү катышып, булардын көпчүлүгү колдоп добуш берсе, жыйында чечимдер кабыл алышат. Эгер добуштар тәзмә-төн болуп калса, анда жыйында төрагалык кылышу суңуштаган чечим кабыл алышат (демек, мышадай ал сошумча добушка за болот).

Жыйындын иш-аракеттерге негиз боло турган токтомуна төргөз кол көйт. Кабыл алышган чечимдер анат өкмөттүн токтому же буйругу катары жарылсанат да, буларды аткарууга

¹Антимонополия – монополия киши, монополияны чекитчи.

Кыргызстандын аймагындагы бардык мамлекеттік органдар милдеттүү болот. Өкмөт ошондой эле Президенттің указдары жана башка саясий чечимдерди жүзеге ашыру учун жыйын откербей эле кызылдар министрліктер менен административдик агенттіктердин макулдугу бөюнча токтомудорду жана буйруктарды чыгара алат.

Андыктан агерде силемдерин маселенер боюнча кайсы бир административдик органдын чечими керек болсо, анда армызыцарды кайсы деңгээлдеги органга берууну жана ал деңгээлде чечим кандай тартилте чыгарыларын так билип алышыцар зарыл.

3.0 Мыйзам чыгаруу бийлиги (2005-жылга чейин)

Кыргыз Республикасында мыйзам чыгаруу бийлигин парламент – Жогорку Кеңеш жүзеге ашырат. 1993-жылдагы Конституцияга еки референдумда киргизилген түзөтүүлөрдүн натыйжасында парламент кош палаталуу болуп, анан мүчөлөрүнүн саны жагынан азайды да, ыйтарымдарынын бир белгүгү Президентке еткерүү берди. Бул парламент оқылчулук, мыйзам чыгаруу, ошондой эле, буга чейинкиден кыйла аз болсо да, көзөмдөөчү функцияларын аткара алат дегени билдириет. 2005-жылга чейин Жогорку Кеңеш курамында 60 депутаты бар, дайыма иштеңчү Мыйзам чыгаруу жыйынынан (МЖ) жана 45 депутаты бар, регулярдуу отурумдарга (заседаниелерге) жыл сайын 2-4 ирет чогулуп туруучу Эл өкүлдөр жыйынынан (ЭОЖ) турат. Еки палата жалпы да, ар бирине өзүнчө тишелелүү атайын да милдеттерди аткарышат.

3.1 2005-жылдан кийин мыйзам чыгаруу органдарында боло турган озгорүүлөр

2005-жылдан кийин Жогорку Кеңеш 75 депутаттан турган бир палаталуу парламент болуп калат. Бул еки палатадын ыйгарымдары бириктiriлдеп дегени билдириет.


Оқылчулук жагынан алганда негизги жаңылык – 2005-жылдан кийин партиялык тизмелер боюнча шайлоо болбайт. В.а. партиялар айрым округдан эмес, бүтүндөй елкөнүн атынан өз талапкерлерин көрсөтө албайт. (Азыркы шайлоо системасы окуу куралынын экинчи болулукидегү 15-бапта каралат).

2005-жылдан кийин Жогорку Кеңештин депутаты кол тийгистик укугуна ээ болот. Ал өзүнүн депутаттын ишмердигине байланыштуу кукуйнуктоого алыбышы керек. (Депутат кылмыш жасап жатканда кармалса, ал жөнөкөй жарап сиыктуу эле жоопко тартылат). Кол тийгистик принципи депутаттар айналуудан коркпой парламентте маселе кое алат дегени билдириет.

3.2 Мыйзам чыгаруу бийлигинин 2005-жылдан кийинсөн ыйгарымдары

Парламенттин ыйгарымдарынын толук тизмеги менен таанышуу учун Конституциянын статьяларын карап окуп чыккан оц. Төмөндо бул ыйгарымдардын негизгилери көлтирилди:

- ◆ Кыргыз Республикасынын Конституциясына езгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, аны расмий түрдө чечмелөө
- ◆ Кыргыз Республикасынын чек аРАЛАРЫнын езгөртүү. Кыргыз Республикасынын административдик-территориалык түзүлүш маселелерин чечүү
- ◆ Президенттің кызметтеги чөттөтүү учун аны тагуу
- ◆ Кыргыз Республикасынын Президенттің Конституциялык соттун төрагасын, анын орун басарларын, Конституциялык соттун судьяларын шайлоо жана кызметтисин башшоттуу
- ◆ Шайлоо жана референдум еткерүү боюнча борбордук комиссиянын курамынын жарымын шайлоо
- ◆ Эсептөө палатасынын (финанслык көзөмөл жүргүзүүчү эн жогорку органдын) аудиторлор/ курамынын жарымын дайындоо
- ◆ Кыргыз Республикасынын Президенттің кайрытууларын жана билдириүүлөрүн, чет елкөлүк мамлекеттердин, эл арасын уюмдардын жетекчилеринин жана өкүлдөрүнүн сөздөрүн уттуу



Жогорку Кеңеш


¹Аудиторлор – фирмалардын, ишкембэрлардын, акционерлардын коомдордур финанссы-чарба иштерин текшерүүчү адамдар.

- ◆ Республиканын бюджетин жана анын аткарылышы тууралуу отчёту бекитүү
- ◆ Эл аралык финансыйлык келишимиңдерден жана кредиттик макуулдашулардан тышкaryы эл аралык келишимиңдерди *ратификациялоо* (бекитүү) жана денонсациялоо (жокко чыгаруу)
- ◆ Өзгөчө кырдаанды киргизүү, Президенттин бул маселеси бояндыруу указдарын бекитүү же жокко чыгаруу
- ◆ Согуш жана тыңчтык маселелерин чечүү; аскердик абал киргизүү; Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтерүн тыңчтыкты жана коопсуздукту колдоо боянча мамлекеттер аралык келишимиңдерде аныкталган мицдеттимелерди аткаруу зарыл болгон учурда елкөнүн чегинен тышкaryы жерлерде колдонуу маселелерин чечүү
- ◆ Аскердик наамдарды, дипломатиялык *рангларды* (даражаларды) жана класстык чиндерди (наамдарды), ошондой эле башкап наамдарды да аныкталып бекитүү.
- ◆ Кыргыз Республикасынын Президенттин шайлоос датасын белгилөө
- ◆ Премьер-министрди, башкап прокурорду, Улуттук банктын төрагасын дайындоого макулдук берүү
- ◆ Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысын (омбудсменин) шайлоо жана кызматынан боштуу

Конституцияга ылайык мыйзам чыгаруу демилгесин кетерүүте (парламентке мыйзам долбоорлорун киргизүүгө) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын өкмөттүү укуктуу. Эгер 30 000 жактоочунун колун чогулта алса, жарайадар да мыйзам долбооруун парламентке сунуш кыла алат. Иш жүзүндө мыйзам долбоорорунуу басымдуу болтугы өкмөттөн жана Президенттен келип түштөт. (*Мыйзамдар кандайча кабыл алындыры тууралуу кийинки бапта сөз болот*).

Мыйзам боянча парламентке шайлануу учун талапкер елкөдө беш жылдан кем эмес жашаган, 25 жаштада кичүү эмес куракта болушу керек. Миндана тышкaryы, депутат бир але учурда өкмөттүү мүчөсү же жергиликтүү кеңештин депутаты боло албайт. Президенттікке талапкерден айрымаланып, Конституцияда депутаттыкка каяча ирет шайлануусу менен талапкердин жашынын улуулугуна чек коюлбаган, ал кыргыз тилин билүүгө милдеттүү эмес. Депутат Конституцияда каралган ар түрдүү жүйөлөрдүн негизинде парламенттеги ордунан айрылышы мүмкүн.

4.0 Сот бийлиги



Кыргыз Республикасында сот адилеттигин сот гана жүзеге ашырат. Кыргыз Республикасынын сот системасына Конституциалык сот, Жогорку сот жана жергиликтүү соттор кирет.

Конституциалык сот Кыргыз Республикасынын сот бийлигигин Конституцияны коргоо боянча ээ жогорку органы болуп саналат. Анын курамына төрага, төраганынын орун басары жана жети судья кирет. Ал төмөндөгүдөй ыйтарымдарга ээ:

- Мыйзамдарды жана башка нормативдик актылардың конституцияга туура келер-келбесин аныктоо (Ал мыйзам бузулган-бузулбагандыгы жөнүндө чечим чыгарбайт)
- Конституциалык иштешине, колдонулушуна жана чечмеленишине байланышкан талаштарды чечүү
- Кыргыз Республикасынын Президенттин шайлоо укук чегинде өткөндүгү жөнүндө бүтүм чыгаруу

- Кыргыз Республикасынын Президентин, ошондай эле Конституциялык соттун, Жогорку соттуу судьяларынын кызметтани чөттөтүү маселеси бөюнча буттум чыгаруу
- Жергилиттүү соттордуу судьяларынын жазык жоопкерчилигине таргууга макулдук берүү
- Конституцияга зерттүүлерменен толуктоо лорду киргизүү маселеси бөюнча буттум чыгаруу
- Жергилиттүү ээ алдынча башкаруу органдарынын Конституцияяга карши келген чечимдерин жокко чыгаруу
- Саясий партиялардын, коомдук биримелердин жана диний уюмдардын ишмердигинин конституцияяга туура көлөбестиги жөнүндө чечим кабыл алуу

Жогорку сот бардык жергилиттүү соттордуун иш-арасетин жана алар чыргузгөн процедурадарды көзөмдейдүй.

Облустук соттор жана Бишкек шаардык соту темен турган соттор чечим чыгарыл албай турган иштерди карайт. Андан тышкары, облустук соттун сот коллегиясы экини инстанциядагы сот катары райондук жана ага төцделген соттордун актыларын кайра караштырат. (Силер, егер жаңы жагдайлар пайда болсо же соттун процессуалдык (жол-жобо, зрежелерге байланышкан) нормалары бузулду деп эсептесеңдер, соттун жогорку инстанциясынан кайра кароо отынчы менен кайрыла аласындар, б.а. апелляция берсөңдер болот). Ошондай эле соттор мыйзамда бекитилген башка ыйтарымдарга да ээ.

Райондук жана ага төцделген соттор бардык жаңандык, экономикалык, жазык жана административдик иштерди (мыйзам жоюнча жогорку инстанциядагы соттор кароого тишин болгондорун копшонгондо) карайт. Булар башташки инстанциядагы соттор болуп саналат.

Конституцияда судьялардын дайындалышы, эң жаш курак чеги, талап кылышуучу билими жана дайындоо процедурасы караглан.

Кыргыз Республикасынын Конституциясы бөюнча судьялар көзкарандымсыз, алар Конституция менен мыйзамга тана баш ийнешт. Бирок судьялардын чыныгы көзкарандымсыздыгы азырынча толук ишке аша азек, буга аларды дайындоо жана кызметтани бошоттуу процесстерди жана айлым акынын аздыгы да себеп болууда. Андыктан бийлинкин аткаруу органдарды мурдагызды эле сотторго кыйла таасир тийгизе алышат. Бирок сот системасынын даярдадып жаткан реформасы ушул маселелердин баарын демократиялык мамлекеттин дүйнөдө кабыл алынган нормаларына ылайык чечүүтө тиши.

Аксакалдар соту

Аксакалдар соту башка соттордун тапшырылганын турат. Алар жараптардын, шаарлардагы, айылдардагы жергилиттүү көнештердин же жергилиттүү ээ алдынча башкаруу органдарынын чечими бөюнча түзүлүшү мүмкүн. Аларга жашы узлуу кишилер (жамаат аксакалдары) жана башка кадыр-барктуу кишилер кирет. Бул соттор жалаң гана мүзкүү, чүй-бүлүлүк чыр-чатарактарга ж.ч.с. байланышкан иштерди карайт. Алар кабыс алган чечимдер тийшиттүү райондордун жана шаарлардын мүмкүн.

3-диаграмма

Күнөөлүү экендиги соттун чечими менен далилдемейиниче адамдар күнөөсүз деп эсептелеү укугунча ээ болушу көрек деген пикирде макулусуду? (Б. а. күнөөсүздүк презумпциясы болууга тийиши?)



Скаердин соттогу жарандык укуктарыңар

Кылыш жасадыңар деп күнө тагылан күнде дөле сипер күнөөлүү саналбашыңар керек. Прокурор күнөөнердүр фактылар менен далилдемейинчө Конституция бойонча сипеди сот күнөөсүн эсептөөгө тийиш (күнөөнүн моюнга алуунун езү эле жетишсиздик кылат). Айыпталып жаткан адам күнөөлүү деген чечимди чыгаргана чейин судья темендегүлердү:

- + сотто айыпталып жаткан адамдын иш-аракети чындыгында эле мыйзамсыз экендигин
- + айыпталуучу ошол мыйзамсыз иш-аракетти жасаган адамдын дал езү экендигинин далилдерин анык билүүгө тийиш.

Сипер езүндердүн күнөөсүздүгүнөрдүр далилдеңгээ мильдептуу эмессинер. Далилдер мыйзамды бузу жолу менен алғын болсо, алар жараксыз деп эсептөлөт да, сотто аларды көлдөнүүгө жол коопбайт. Ынанымдуу жана талашсыз далилдер көлтирилмейинчө сиперди эч ким күнөөлүү деп эсептей албайт.

Тийиштүү ордерсиз жана документтерди көрсөттөй түрүп (эгер бул взгече кырдаал болбосо) сиперди кармоого, камакка алуута эч кимдин акысы жок.

Кармалган учурдан тартып сипер адвокаттын (коргоочунун) жардамын алууга укуктуусунар. Адам сот ишинин каралуу процессинин каалагандай стадиясында корголууга укуктуу. Эгер жаран адвокаттын кызматына акы төлөй албаса, анда анын корголушу мамлекет тарафынан камсыздалат.

Жарандардын мындан башка да укуктары бар, алар жөнүндө юристтен консультация алганды сурал билсөнөр болот.

❸ ТЕКСТИ ОКУГАНДАН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

02-тапшырма. Кыргыз Республикасындагы укуктук система

Шеригицер менен төмөндөгү ойлорду окуп чыккыла да, алар Кыргыз Республикасы үчүн туура же туура эмес экендигин аныктагыла. Эгер туура эмес болсо, сүйлемдү ондоң көчүруп жазгыла.

№	Ойлор	Туура/Туура эмес
1.	Соттолуп жаткан адамдардын бардыгы күнөөлүү.	
2.	Адамды сот жообуна тартуудан мурун ага мыйзам бузгандыгы тууралуу күнөө тагуу керек.	
3.	Сотко кайрылудагы максат айыпталып жаткан адамдын күнөөсүнө далилдер жетиштүү экендигин аныктоодо турат.	
4.	Милиция кылыш жасады деп айыптаған каалагандай адам адвокаттын кызматынан пайдаланууга укуктуу. Бирок айыпталуучу бул кызматын акысын төлөөгө тийиш.	
5.	Адамды качан айыптоо, аны сот жообуна тартуу же бейтарап калыстардын кароосуна коюу чечимин судья чыгарат.	
6.	Айыпталуучу анын иши сотто караганта чейин сот канча кааласа, ошончо убакыбыю тергеөз изолторууда камоого болот.	
7.	Кээ бир адамдар мыйзамга баш ийбей эле койсо болот.	
8.	Мыйзамдарды судья гана билүүгө тийиш.	
9.	Судья этер кааласа, мыйзамды озгерте алат.	
10.	Күнөөлүү адамды кантит жазалоону судья чечет.	

03-тапшырма. Мыйзам окулу менен таанышыла

Юристти же судьяны классыңарга чакырып, төмөндөгү суроолорду бергиле:

1. Сиз кантит юрист болгонсуз?
2. Бул үчүн кандай билим алуу керек?
3. Жаңы мыйзамдар жөнүндө сиз кантит билесиз?
4. Жарапды жана жазык укуктарынын ортосунда кандай айырмалар бар?
5. Жакшы иштелген жана наачар иштелген мыйзамдардын ортосунда кандай айырмалар бар?
6. Адвокаттын жумушу ақыркы бир нече жылдын ичинде кандайча езгөрудүү?


04-тапшырма. Аксакалдар

Үч-төрттөн болуп төмөндөгү маселени талкуулагыла:

«Аксакалдар соту жанаң гана эркектерден турушу көрекни?»


05-тапшырма. Булар кимдер?

Төмөнде берилген кызматтардын жана мекемелердин тизмесин окугула, аларды таблицанын болумдоруну туура келгендей кылыш болуштургуло. (2005-жылдан кийин парламентте бир гана төрага болорун коңылду туткула).

МЧЖ төрагасы, премьер-министр, Жогорку Кеңеш, Конституциялык Сот, айыл өкмөтү, министрлер, министрлерлердин орун басарлары, ЭОЖ төрагасы, жергилиткүү соттун судьясы, прокурор, оппозициянын лидери.

Аткаруу	Мыйзам чыгаруу	Сот


06-тапшырма. Парламент кандай иштейт?

Шеригицер менен ойдон чыгарылган Нур өлкөсүнүн парламентинин иши баяндаган таблицаны карап чыккыла. Эгерде Кыргыз Республикасынын парламенти ушундай иштесе, анда «ушундай эле» деп жазтыла. Эгерде ал башкacha иштесе, анда анын ишиндеги аймрманы бир сүйлом менен жазгыла.

№	Ойлоп чыгарылган Нур өлкөсүнүн парламенти	Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
1.	Парламентте бир гана палата бар. Ал «Берекет» деп аталат.	
2.	Шайлоо ар бир үч жылда еткерүлөт.	
3.	Жашы 18ге жеткен ар бир жаран добуш берүүтө укуктуу.	
4.	Шайлоодон кийин шайлоо округдарында добуштардын көпчүлүгүн алган партия же партиялар коалициясы өкмөттүү түзөт.	
5.	Бул өкмөт парламенттин мүчөлөрүнүн премьер-министриди тандайт. Анан премьер-министр өз партиясынын мүчөлөрүнүн министрлерди тандайт.	
6.	Президент ар бир 5 жылда шайланат жана эгерде ага парламенттин мүчөлөрүнүн 75 же андан көп процентти ишеним көрсөтпөө, кызматынан түшүрүлүшү мүмкүн.	
7.	Президент жаңы мыйзамды сунуш кыла алат. Ал парламент сунуш кылган ар кандай жаңы мыйзамдарды кабыл албай коюуга укугу бар.	
8.	Парламентти спикер көзөмдөйт. Эгерде парламенттин мүчөсү эрежелерди сактабаса, спикер аны бир жумага чейинки мөөнөтке көтүре алат.	
9.	Жаңы мыйзам кабыл алынганча чейин аны атаймын түзүлгөн комитет талкуулайт. Адатта бул комитеттегин курамына бардык партиялардын өкүлдөрү кирет.	
10.	Коомдук уюмдардын өкүлдөрү парламентке каалаган убакта бара алышат, бирок спикер отүнбөсө, алардын чыгыны сүйлөөгө укугу жок.	
11.	Парламент Конституциялык Сотту, Жогорку Сотту дайындайт. Президент сот кызматына кандидаттардын 50% тен көп эмес болтуу жаратпай коюуга укуктуу.	



07 - тапшырма. Кім змнеге жооп берет?

Эки-экиден же үч-төрттен болуп, милдегтерди Кыргыз Республикасынын саясий системасында болунгойдай кылыш аткаруу, мызам чыгаруу жана сот бийликтерине бөлгүде. Силер кээ бир милдегтерди үч бийлик төц аткарышы керек деп божомолдошунар мүмкүн. Анын себебин түшүндүргүлө.

№	Милдеттер	Аткаруу бийлиги	Мыйзам чыгаруу бийлиги	Сот бийлиги
1.	Дайындала турган сотторду тандайт.			
2.	Соттордун дайындалышын бекитет.			
3.	Адамдардын өлкөнүн мыйзамдарын бузгалин же бузбаганын аныктайт.			
4.	Жаңы мыйзамдарды сунуш кылат.			
5.	Сунуш кылынган мыйзамдар күчүнө киргенин же кирбекенин чечет.			
6.	Салыктарды кантип болуштурууну чечет.			
7.	Бюджетти сунуш кылат.			
8.	Сунуш кылынган мыйзамдарды карап чыгып, алардын Конституцияга туура келе тургандыгын жана адам укуктарын бузбай тургандыгын аныктайт.			
9.	Салыктарды кантип чогултууну чечет.			
10.	Аткаруу бийлигинин оқудун кызматынан бошотот.			
11.	Бюджетти бекитет.			
12.	Башка өлкөгө согуш жарымлайт.			
13.	Президенттикке шайлоону ёткерүү мөөнөтүн белгилейт.			



08-тапшырма. Кантип Президент болсо болот?

Топтorgо болунүп, Кыргыз Республикасында Президенттi шайлоонун журушун чагылдырган схеманы чигиле. (Окуу китебинин аягындағы Кыргыз Республикасыны Конституциясын асасадар болот).



09-тапшырма. Президент кандай болушу керек?

Сиелдін оюнарча Президент үчүн зарыл болгон сапаттарды шеригинер менен жазғыла.



10-тапшырма. Мен Президенттің кызметі жөнүндө әмнелерди билем?

Шеригицер менен Конституциянын статьяларын карап чыгып, ага томондегү ойлор ылайык келерин же келбесин чеккиле.

1. Президент парламентке спикер (терага) боло алат.
 2. Ал ар кандай мыйзамды бузууга укуктуу.
 3. Ал министрлерди дайындоодо алардын талапкерлигин жактыраг же вето коет.
 4. Ал сотторду дайындоо бийлигигинэ ээ змес.
 5. Ал эзү каалаган убакытка чейин Президент боло алат.
 6. Аялзаты Президент боло алат.



11-тапшырма. Кантип премьер-министр болуу керек?

Премьер-министрдин кантит дайындалары Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кайсы болугунде айтылган? Бул процесс кандай ырааттуулукта жүрөрүн баштап бергиле.

 **12-тапшырма.** Премьер-министр кандык иштейт?

Шеригиндер менен Кыргыз Республикасында премьер-министрдин аткарған негизги функцияларынын тизмесин түзгүле.

 **13-тапшырма.** Жогорку Кеңеште ким эмис қылат?

Шеригинер менен төмөнде аты аталған ар бир қызмет орундарына ылайык келе турган қызматтык мильтеттерди таңдагыла.

Қызмет	Қызметтүк мильтеттердин баяндамасы
1. Коопсуздук қызметчынын офицieri	a) Отурумда сез болгон бардык иераслерди ММК (массалык маалымат каражаттары) үчүн жазып алат.
2. Гезиттин же телекөрсөтүүнүү репортеру	b) Мыңзамадарды талкуулоого жана кабыл алууга активдүү катышат.
3. Жогорку Кеңештин төрагасы	c) Белгилүү бир парламенттик топтун ишин уюштурат жана жөнгө салат.
4. Жогорку Кеңештин депутаты	d) ЖКнын заседаниесин алып барат, алардын ишинин жүрүшүн уюштурат, ар бир учурда бирден гана адам сүйлөшүү керек экендигине көз салат.
5. Парламенттик комиссиянын жетекчиси	e) Белгилүү бир тармакта мыңзам долбоорлору иштеп чыгуу менен алектенет.
6. Фракциянын лидери	f) Эч ким залга курал алып отпешүү үчүн текшерет.

XJJ бап

Мыңзам чыгаруу органдары: тарыхы жана уюштуруулушу



Текстти окуганга чейинки көнүгүүлөр:



01-тапшырма. Терминдер жана алардын аныктамалары

Шеригиңер менен терминдерге туура келген аныктамаларды бергиле.

Термин	Аныктама
1. Мыңзам долбоору	а) Ар түрдүү көп пикирлердин, идеялардын, позициялардын айкалышы.
2. Оппозиция	б) Өкмөтке карши позицияда турган адамдардын тобу.
3. Мыңзам чыгаруу демилгеси	в) Көпции екулчулуктуу жыйноту.
4. Лоббилиөө	г) Парламенттин талкуусуну сунуш кылышкан мыңзам.
5. Плюрализм	д) Көз карашыңыздарин түуралыгын далилдөө жана колдоо таап турмушка ашыруу аракети.
6. Форум	е) Кобүччө байлыгы, ак сөөк теги же даражасы менен айырмаланып турган адамдар тобу.
7. Дворяндар	ж) Мыңзам долбоорун талкууга сунуш кылуу, добушка салуу укуту жана мүмкүнчүлүгү.



Окуу үчүн текст

Бул балта биз мыңзам чыгаруу органдарынын өнүгүү тарыхын, алардын жалпы кабыл алынган уюштуруулушун жана иштөө процедураларын (жол-жоболорун, тартибин) карайбыз. Андан соң Жогорку Кеңештин уюштуруулушу менен процедуралары, силердин аларга катышуу мүмкүнчүлүгүндөр жөнүндө сөз болот.

1.0 Мыңзам чыгаруу органдарынын легитимдүүлүгү

Мыңзам чыгаруу органдары дегенде территориялык жактан аныкталган шайлоо округдарынан ээл (электорат) шайлаган өкүлдер жынысын түшүнбөз. Бул өкүлдер мыңзам чыгаруу ыйгарымына ээ жана мамлекеттик башкаруудагы башка функцияларды да аткарат. Кончулук өлкөлөрде парламент дең атталган мыңзам чыгаруу органдары, негизинен, демократиялуу өлкөлөргө муназздуу болсо да, иш жузүндө азыркы бардык саясий системаларда бар.

Мыңзам чыгаруу органдарынын депутаттарынын ыйгарымдары алар жараптардын өкүлдерүү болгондуктуу негизделет. Парламенттин ар бир мучесү (парламентари) төц укуктуу жараптардын өкүлү болгондуктан, алар расмий ыйгарымдары жана статусу буюнча бири-бирине төц аблалда турушат.

Азыркы коомдун татаалдыгынан улам парламентте өкүлдерүү бар бардык шайлоочулардын кызычылыктары аныктоо взече кыйын. Мыңзам чыгаруу органдарынын ишин уюштуруу депутаттарга коомдук көркөтөөлөрдүр жана көпчүлүк менен азчылыктарын көз караштарын (ишкерлер менен көркөтөөлөрдүр, фермерлер менен шаардыктардын кызычылыктарын) төңдештируу мүмкүндүгүн берет. Маал-маалы менен еткерулуп түрүчүү кайра шайлоолорго көз

каранды болгондуктан, депутаттар бардык шайлоочуларга жана өздөрүнүн шайлоо округда-рынданы «кысым корсөтүүч топторго» абдан көңүл бурууга аргасыз болот.

Ушунча адамдын көбүнчө бири-бирине карама-карши келген жүйолуу пикирлерин бирдиктүү чечимдерге айлантуу үчүн вагоче процедуралар зарыл. Ал процедуралар кылымдар бою жүргөн практикалар тажрыйбада иштелип чыгыш, мурдагы парламенттерден улам кийинкилерине отуп келет.

2.0 Парламенттин пайда болушу

Парламенттер өкүлдүк демократияндан мурда пайда болгон. Алар Европада XII кылымда але жараплан. Азыркы мыйзам чыгаруу процедураларынын көбүнчөн созулган тарыхый тажрыйбанын натыйжасында келип чыккан. Бул процедуралардын ар кайсы доордордогу парламентарийлер (парламент мүчөлөрү) парламенттик *президенттер¹* түрүнде сактап келишкен. Мыйзам чыгаруу органдарынын бийлиг ыйтгарымдарына жана курмышна негиз болгон өкүлдүк концепциясы да орто кылымдарда жараплан.

Мындан жети жылдын илгерүү Европада башкаруунун адаттагы формасы монархия болгон. Өз бийлигин сактагысы келген монархтар согуш жана тынчтык, салык салуу жана сот адилеттүү сыйкятуу олуттуу маселелер боюнча кешешүү үчүн мэгэгил-мэггили менен калктын ар кайсы топторуунан чыккан таанымал өкүлдерүн чогултуу, жыйын *эткер* турду керек деп эсептешкен. Айрым өлкөлөрдө монархтар дво-рияндар менен озунчө (коомдун башка катмарларында болот) жолугушуп турган. Бул модель эки палаталуу системасы, башкача айткынша, коп палаталуу парламенттердин пайда болушунда алыш келген. Адатты ырааттуу түрдө *эткер* түрлөгөн мынтай жыйындар Европа олкөлөрүнүн көбүндө болгон. «Мыйзам чыгаруу органы» деген термин бир топ кийин, XVII кылымда Англияда революция мэггилинде Общиналар палатасы мыйзам жаратуучу (же, б.а. мыйзам чыгаруучу) органдар болобуз деп чыкканда тартып колдонууда баштага.

Европадагы алгачкы демократиялык кыймылдар парламентти эдии эркин монархка аткартуу учун колонгалауда курал катары көрүшкөн. Ошондуктан парламенттер ар кайсы социалдык катмарларда куралган, жаңы эле демократиялык мамилелерге оттуу алдында турган плюралисттик коомдордун мүктаждыктарынан жаңы жоргорку бийликти чектөө аракетинен улам келип чыккан десе болот.

3.0 Алар азыр эмне иш аткарышат?

Бардык мыйзам чыгаруу органдары өз өлкөсүндөгү эң орчундуу маселелерди талкуулоо учун зарым болгон коомдук форум болуп саналат. Алар аркылуу демократиянын эң маанилүү функциясы аткарылат. Мыйзам чыгаруу органынын эң негизги функциясы – мыйзам долбоорлоруу карат чыгуу, толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү, аларды кабыл алуу же четке кагуу. Бирок көпчүлүк өлкөлөрдө бийликтин аткаруу бутагы мыйзамдарды кабыл алуу демилгесин көтөрүп чыгууга укуктуу жана көбүнчө долбоорлордун мыйзам болуп калышы же аларга вето көюлүшү түрүнде ақырын чечимди кабыл ала алат. Маал-маалы менен күрч талкуута алышын түрүнде эң маанилүү мыйзамдардын бири аткаруу бийлигинин салыктарды

¹Президент – лат., мурда болгон, хийинчи учурлар үчүн үлгү же актандылуу жүйе катары колдонуучу окуу.

Алгачкы парламенттер

1275-жылы Англиянын королүү Эдуард I аскер мүктаждыктары чүчин салык топтогоо макүдүлдүк алумаксатында алгачкытеп парламент жыйыннан чакырган эле, 1286-жылга чейин парламенттүү 2 жылда бир жолу чогултуун турган. («Парламент» – «парлье» – «сүйлөв» деген сөздөн чыккан). 1295-жылы ал чиркөв (диге кызметчилөйсүзлөрдөн), жер эззеринин (феодалдардын) жана шаардыктардын өкүлдөрүн чогултукан. Кында карапаттайм жарапандардын өкүлдөрүн киргендиктен, бул жыйын «парламент модели» деп атталган. Кийинчөрөз аны «Общиналар палатасы» («община» – жамаат) деп атап көюшкөн (бул палатанын мүчөлөрүү король чүй-бүлөсүнүн тууган эмес, аны менен карамыткышы да жок болон).

Илгерки королдор динни башчылардан, көбүнчө король чүй-бүлөсү менен кандай түшүнгөнчөлүккө жеке жаалтык байланышы бар дворян чүй-бүлөлөрдүн башчыларынан (Lordborodan) турган парламент менен жана акальдашы. Бул жыйын «Lordborod палатасы» деп атталган.

Общиналар палатасына шайлоо калкынын саны бирдей эмес аймактардан откөрүлүп, добуш берүүчүнүн жашыруундугу сакталчу эмес. Бул жалған жана тасасы күчтүүчөврөн көтүшкөн жыйындарда ачык добуш берүү менен жүргүзүлүч. Алар өзөврүүнүн ишинен көрсөтүлгөн кандидатураларды талкуулап, өкүл шайлышкан.

чогултуп, түшкөн каражатты иштетүү мүмкүнчүлүгүн аныктайт. Бул – мамлекеттик бюджет түрүлүү мыйзам.

Мамлекеттин башкаруунун парламенттик системаларында (Улуу Британиядагы сыйктуу) мыйзам чыгаруулуктын курамын аныктоого жана аткаруу бийлигинин башчысын шайлоого катыша алат. Өкмөт башчылыгына адатта үстөмдүк кылуучу партиянын же парламентте көпчүлүкүтү түзгөн партиялардын лидерлеринин бири шайланаат.

Президенттик системаларда мыйзам чыгаруулучулар адатта аткаруу органынын мүчөлөрүнүн дайындалышын бекитүү менен гана чектелет. Дайындоону аткаруу бийлигинин башчысын (ал көбүнчө президент болот) жүргүзөт. Бирок айрым кызметтарга бул системада адамдарды парламентарийлер шайлышат.

Мындай системадагы өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө мыйзам чыгаруулуктын курамын аткаруу бийлигинин иш-аракеттерин ар кандай жолдор менен көзөмдөйт, ба, өзүнүн көзөмөл жүргүзүү функциясын аткарып, тооктуруу жана каршы салмак системасынын иштөөсүн камсыздайт. Мисалы, алар салык жыйымдары боюнча отчет берүүнүн талап кылыш, алар эмнеге жана кандайча сарпталганын тактай алышат.

Мыйзам чыгаруулуктын курамын аткаруу бийлигинин иш-аракеттерин ар кандай жолдор менен көзөмдөйт, ба, өзүнүн көзөмөл жүргүзүү функциясын аткарып, тооктуруу жана каршы салмак системасынын иштөөсүн камсыздайт. Мисалы, алар салык жыйымдары боюнча отчет берүүнүн талап кылыш, алар эмнеге жана кандайча сарпталганын тактай алышат.

4.0 Парламентарийлер кандайча иштешет?

Парламент кабыл алуучу чечимдер белгилүү деңгээлде парламенттик процедураарга да жарааша болот. Дал ушул процедураар («процедура» – лат., кайсы бир ишти жүргүзүүдөгү, талкуулоодогу иш-аракеттердин расмий түрдө кабыл алынган жол-жобосу, тартиби) парламент ишинин темендегидүй етө маанилүү үч аспекттисин аныктайт:

- 1) мыйзам чыгаруулуктын курамын аткаруу бийлигинин иш-аракеттердин расмий түрдө кабыл алынган жол-жобосу, тартиби;
- 2) кош палаталуу парламенттерде эки палата ортосунда пайды болгон карама-каршылыктарды жөнгө салуу;
- 3) коомдук талкуулардын аткаруулыш.

Процедуралардын бир белгүү жазуу түрүндөгү жоболор менен, экинчи белгүү жазылган эрежелерге негизделүүчүү чечмелөөлөр жана парламенттер менен, калтандар жүрүш-туршустун расмий эмес чек-ченемдер менен аныкталат. Жаңы түзүлген мыйзам чыгаруулуктын курамын аткаруу бийлигинин иш-аракеттердин расмий түрдө кабыл алынган жол-жобосу, тартиби;

Ар кандай жолдор менен көзөмдөйт, ба, өзүнүн көзөмөл жүргүзүү функциясын аткарып, тооктуруу жана каршы салмак системасынын иштөөсүн камсыздайт. Мисалы, алар салык жыйымдары боюнча отчет берүүнүн талап кылыш, алар эмнеге жана кандайча сарпталганын тактай алышат.

Эрежелер чечим кабыл алууга күчтүү таасир этет, анткени алар карама-каршылыктардын көпчүлүк менен азычылыктардың ылгарымдары болуштуруулет. Ал эми башкаруунун парламенттик системаларында бул эрежелердин ылайым парламенттин кабинеттеринин лидерлеринин жана аларды жактоочулардың ылгарымдары болуштуруулет. Эрежелер иш-аракеттердин, мисалы, мыйзам долбоорууну киргизет.

Мыйзам чыгаруулуктын курамын аткаруу бийлигинин иш-аракеттердин расмий түрдө кабыл алынган жол-жобосу, тартиби;

- айрым депутаттар киргизет;
- министрлөр кабинети (өкмөт) киргизет;
- федеративдик мамлекеттө (Германиядагы сыйктуу) ага карамаштуу айрым штаттар жана жерлер киргизет;
- мыйзам чыгаруулуктын курамын аткаруу бийлигинин иш-аракеттердин расмий түрдө кабыл алынган жол-жобосу, тартиби;
- парламенттик комитеттер киргизет.

Мыйзам долбоорууну киргизилгенден кийин ал Жогорку Кенештегидей окуулардын, талкуулардын жана эзгертуулардын ар түрдүү баскычтарынан иштет.

Бул ишти аткарууда жана жаарандардын кызыкчылыктарын мүмкүн болушунча толук чагылдырууга аракеттенгенде парламенттин депутаттары көбүнчө белгилүү маселелер боюнча

адистешкен комитеттерди түзүштөт. Аларга көпчүлүк учурларда аппараттын ушул тармактар буюнча адистиги бар кызметкерлерди жардам бериштөт. Же болбосо парламент мүчөлөрү парламенттөн тышкы турган башка адамдарды мыйзам долбоорлору буттүндөй палатанын талкуусуна колюгантаг чейин иштешкенде чакырышы мүмкүн. Алардын өкмет мүчөлөрүнен отчет талап кылууга конституциялык укугу болушу мүмкүн.

Дебат (талкуу, талаш-тартыш) жүргүзүү процедурасы ачык талкууларды жүргүзүү мүмкүндүгүн түзүп, ар бир чыгын сүйлөгөн адам учун убакытты чектейт. Бийликтин аткаруу органына таасир этүү максатын көздөгөн дебаттар ар түрдүү формаларда болот. Малал-маалы менен еткерүлүп тургуу премьер-министргө жана кабинет мүчөлөрүнө суроо берүү убакыты (саяты) өкмет мүчөлөрүн парламентте сурамжылоонун көпчүлүкке жаккан формасы болуп калды. Мунун себеби, бул убакытта министрликтерге ар кайсы проблемалар буюнча иш-аракеттерин айтып берүү мүмкүндүгү берилет. Бул кайсы бир деңгээлде АКШнын президентинин пресс-конференциясына же көп алколөрдөгү комитеттердеги утууга оқшоп кетет. Бул процедуналар адатта телекөрсөтүүгө да тартылат, ошентип алардын коомчулукка тийгизүүчү таасири дагы жогорулайт. Көпчүлүк парламенттер өз мүчөлөрүнө мамлекеттик саясаттын сөзсүз турдө мыйзамдарга тиешелүү болбогон жалпы маселелерин да талаптулаганга мүмкүндүк берет. Алар бийликтин мыйзам чыгаруу же аткаруу органын эмес, электоратты (шайлоочуларды) ынандырууга көбүрөөк умтулутшат.

5.0 Демократияллуу жаңы өлкөлөрдөгү мыйзам чыгаруу органдары

Азиянын жана Африканын экинчи дүйнөлүк согуштан кийин түзүлген өлкөлөрүнде, Чыгыш жана Борбордук Европанын мурдагы Советтер Союзу кулагандан кийин пайда болгон жаңы демократияллуу мамлекеттеринде жашаган адамдар демократиялла, демек тийшиштүү түрдө парламенттердин ролуна байланыштуу иш жүзүнө дегелеп турган нерселерди күтүшкөн. Анткени бул өлкөлөрдө дүйнөлүк экономикага аралашуучу учун түп тамырынан взэртүүлөрдү жүргүзүү зарылдынын эске алсак, көпчүлүк эл еткөөл мезгилде экономикалык кызынчылыктар болбыл койбостуруги алдагдан эмес. Мурдагы жана жаңы демократияллык мамлекеттердин тажрыйбасы көрсөткөндөн, парламенттер бар болсо эле шайлоочулар саясий жактан сабабтуу, өкмет жоопкерчиликтүү боло койбөйт экени. Ошентсе да мыйзам чыгаруу органдары азыркы саясий системаларда ете маанилүү функцияларды аткарат, анткени алар саясатка коомчулуктун көнүлүн бурут. Алар:

- саясий лидерлерди таап чыгып, тарбиялап, такшалтат (конкүктүрөт);
- өкмөттүү коомдун муктаждыктыры, ал эмнени көбүрөөк каалары тууралуу маалымат менен камсыздан турат, ал эми мындай маалымат мамлекеттик саясаттын жана бюджеттин калыптанышына таасир тийгизет;
- улуттун өз тадырын азү чечүүсүнө жардам берет.

Кийинки саналгав функциялар Африка менен Азияндагы XX кылымдын экинчи жарымында, ошондой але Чыгыш жана Борбордук Европадагы Советтер Союзунун кыйрашынан кийин түзүлген жаңы көз карандысын мамлекеттер үчүн азгачо маанилүү болуп чыкты. Эгемендүүлүккө жетишкендөн кийин бул өлкөлөрдүн алдында мамлекеттик институттардын канадай болушу жана жаңы шарттагы күрчүп турган социалдык-экономикалык маселелерди кантити чечүү жөнүндө коомтуулук менен макулдуштуу зарылдыгы пайда болду. Ушундай кырдаалда мыйзам чыгаруу органдары мамлекетти түзүүдө, калктын ар кайсы топторун жынысы, улутуу, кесиби жана башка белгилерин боконча аныктоодо, бул топторду борбордук өкмет менен байланыштырууда, саясий лидерлерди (оппозициянын өкүлдерүү да) окутуп ўйретүүдө, жаңы мамлекеттин символдорун иштеп чыгууда маанилүү роль ойноду. Парламенттер Европа мамлекеттеринин калыптануу процессинде да ушундай роль ойногон.

6.0 Кыргыз Республикасындагы мыйзам чыгаруу процесси

Төмөндо 2005-жылы эки палатасы биринккенден кийин парламент колдоно турган мыйзам чыгаруу процедурасы жана жараптар бул процесске кандачыча катыша ала тургандыгы

Алар кимдердин окулдору?

Көбүнчө парламенттари формалдуу түрдө географиялык чеги аныкталган аймактан шайланса да, иш жүзүндө ал елкө калкынын жалты кызыкчылыктары бар башка болгунчун атынан да окучылук кылат. Мисалы, эгер парламенттеги мүчөсү маанилүү болсо, алда ал мамлекеттеги бардык майыптардан таламын коргоого аракеттепенет.

женунде сез болот. Жогорку Кеңеш мыйзамдарды иштеп чыгаруу жана кабыл алуудагы озүнүн эн маанилүү функциянын аткарат. (Кандай мыйзам кабыл алынарына жараша процедуралар да айырмаланын турарын билип койгула. Теменде берилген процедуралар – вариантында жалпы сыйгатталышы гана. Эгер кайсы бир конкреттүү мыйзамды кабыл алуу процесси тууралуу көненирээк билгичер келсе, Конституциянын статьяларын окутула).

6.1 Мыйзам долбоорун киргизүү

Көп органдар жана уюмдар, аттүгүл айрым жараптар, парламентке мыйзам долбоорун киргизе алышат. Иштелип чыккан долбоорду Жогорку Кеңештин жалпы болумун жиберүүгө болот. Аナン Жогорку Кеңештин терагасынын колуна тиет да, ал тийиштүү комитетке берет. Бирок жаңы мыйзам долбоорун тааныштыруунун эң жакшы жолу – аны парламенттин каросуна киргизүүттө Жогорку Кеңештин депутатын кондурруу. Кээде сиздин проблеманызыда карай турган комитеттин терагасына берсөнүз, мындан да жакшы болот. Мыйзам долбоорунун Жогорку Кеңештин комитеттегинде карапчалышы эң орчууду учур экендигин билип кую керек, себеби комитеттер бүткүл мыйзам чыгаруу процессиндеги негизги жумушту аткарат.

6.2 Комитеттеги алдын ала талкуулоо

Комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун аны демилгечисинин катышуусунда карап чыгат. Долбоорду Жогорку Кеңештин каросуна киргизгенге чейин демилгечи жана комитет мүчөлөрү ага айрым эзгөртүүлөрдө киргизе алат. Ошондой кийин комитеттердин терагалары жана спикер биричинчи окуунун датасын белгилешет.

Комитеттегердө мыйзам долбоорлорун талкуулоо ачык жүрөт да, аны массалык маалымат каражаттары чагылдыра алат. Президенттин, премьер-министрдин, өкмөттүн жана ушул мыйзам долбооруна кызыккан мамлекеттик башка органлардын, саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин, мекемелердин жана уюмдардын өкүлдерүү долбоорду комитетте талкуулаган учурда катышууга укуктуу.

6.2.1 Демилгечи жаран эмне кыла алат?

Депутаттардын маселеге же мыйзам долбооруна карата болгон абалкы пикирин билүү учун комитеттеги талкуунун жүрүшүн байкоо керек. Бул сиздин долбоорду откерүү учун аны ким аркылуу киргизүү керек экендигин түшүнүшүүцөгө жардам берет. Депутаттарга маселени жана ага карата өзүнчүндүк позициянызды даана баяндаган, чыгып сүйлөөгө ылайыктап орчууду жерлерин боле көрсөткөн маалыматты берсөнүз, же аттүгүл алар сүйлөй турган сезүдүү текстин жазып берүүнүн сунуш кысымыз болот. Ошондо алар сиздин пикиринигэ коңул бурушат жана бул маселе боюнча талкуу учурунда кыйла ынанымдуу сүйлөй алышат.

Көз карашынызды эске алууну оттүнүп депутаттарга сиздин топтун мүчөлөрү же башка жараптар кат аркылуу кайрылышса, бул даты ушул долбоорду колдогон шайлоочулардын көп экендигин көрсөттөт. Депутат учүн бул маанилүү, анткени ал кийинки шайлоодо да жеңип чыккысы келсе, алдин колдоосуна мұхтаж болорубышык. Кобуче комитеттин белүмдерүүнүн кызметкерлери менен да сүйлөшүп турган он, анткени алар мыйзам долбоору боюнча негизги ишти аткарат да, депутаттын пикирине таасир эте алат.

6.3 Сессиядагы талкууну баштоо жана биричинчи окуу


Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзам долбоорун сессияда кантит кароо көректигин талкуулашат. Бул процесске чейин жана анын жүрүшүнде мыйзам долбоорун киргизип жаткан депутат аны колдоого башка депутаттарды ынандырууга тийиш болот. Бул сессиянын жүрүшүнде:

1. Мыйзам долбоору тааныштырылат да, аны бүтүндөй кабыл алуу же албо женүндө маселе коюлат. Эгер депутаттардын көпчүлүгү (зарыл сандагы добуш менен) колдосо, алда долбоор Президенттин кол коюусуна жиберилет.

2. Эгер долбоор көпчүлүк добуш менен бүтүндөй кабыл алынбаса, алда анын ар бир статьясын талкуулоо жөнүндө маселе коюлат (депутаттар буга макул болуп же каршы добуш бериштөт). Эгер депутаттардын көпчүлүгү макул болсо, алда ар бир статья боянча добуш берүү башталат. Президенттин кол коюусуна депутаттардын зарыл сандагы көпчүлүгү колдон жактырган статьялар гана откерүлөт.

3. Эгер депутаттар статьялар боюнча талкуулап кабыл алууну көпчүлүк добуш менен четке каккан болсо, андан кийин мыйзам долбоорун окуу учурunda талкууллоо керекки деп добуш беришет. Эгер көпчүлүк депутаттар муун жактап добуш берсе, андан кийин окуу (биринчи деп эсептелүүчү окуу) откорулет. Мунун жүрүшүндө мыйзам долбоорунун ар бир статьясы талкууланат. Талаштуу болуп чыккан статьялар толуктан иштөө учүн комитетке жиберилет. Алар экинчи окууда кайра каралат. Эгер мыйзам долбоорунун ушундайча откорулушун зарыл сандагы көпчүлүк колдон добуш бербесе, мыйзам долбоору четке кагылды деп эсептөт да, аны парламентте 6 айга чейин кайра кароого болбайт.

(Айрым мыйзам долбоорору эки жолку окуудан откорулүүгө тийиш экендигин билип койгула (Конституциянын 65-статьясын карагыла), практика жүзүндө да ушундай болот. Мындан тышкary, кээ бир мыйзамдар жонек көпчүлүктөн ашык добуш менен кабыл алышыши керек).



6.3.1 Демилгечи жаран эмне кыла алат?

Эгер мыйзам чыгаруучулар мыйзам долбоору толуктан иштөө жана экинчи окууга даярдоо учун комитетке жиберүүнү чечсе, анда сиз жана сиздин топ буга календарлык пландан убакыт белүүгө комитет төрагасын ынаандыру учун жакшылап аракет кылышыцыздар керек. Анткени комитеттердин иш графиги абдан жыш болгондуктан, алар зарылтына карай тандоого тийшиш. Керектүү маалыматтарды таап, зарыл болуп калса, өзүңүзүн отчетторуунузду да берүү менен сиз комитетке жардам бере аласыз.

6.4 Угуулар

Угууларды комитеттер, комитет белүмдерүү, бүтүндөй парламент откерет да, аларга спикерлер жана мыйзам долбооруна кызыккан же анын тематикасы боюнча зарыл иш тажрыйбасы бар адамдар да чакырылып, маалымат беришет, пикир айтышат.

Парламенттик угуулар адатта массалык маалымат каражаттары жана коомдук уюмдар учүн ачык болот. Бирок, эгерде жашырын мүнөздөгү маселелер же мыйзам тарабынан корголуучу мамлекеттик кандайдыр бир сырлар талкуулана турган болсо, аларды даярдаган комитет жабык угууларды откорууну чечини мүмкүн. Парламенттик угууларда депутаттардын көпчүлүгү жана башка катышуучулар жактырган сунуштар кабыл алышат.

6.4.1 Демилгечи жаран эмне кыла алат?

Сиз (же сиадин топ) комитеттин терагасына же мүчесүнө угууларды уюштуруу учун ёз жардамызызды же, эгерде алар уюштуруулуп бүткөн болсо, чыгып сүйлеөнү сунуш кылсаңыз болот. Аргументтеринизди бул угууларда баяндоо менен сезү отумдуу адамдарга идеяларынызды жеткирип, депутаттар менен коомчулукту ушул мыйзам долбоорун колдоого ундайсуз. Массалык малымат каражаттарының екүлдерү чакырылса, алар мыйзам долбоору тууралуу азге кабарлашы мүмкүн. Анда мыйзам чыгаруу процессине көпчүлүк жарандар да катыша алат. Угууларда сиз дагы добуш бере аларынызды билип коюнуз.

6.5 Экинчи окуу

Сиадин мыйзам долбоорунаду карап чыккан комитет аны толукташ иштеп өзүнүн буттуму менен кошо Жогорку Кеңешке жиберет. (Мыйзам долбооруна карама-каршы келгендиги учун жокко чыгарылууга тийиш болгон башка мыйзамдардын тизмеси бардык депутаттарга таратып берилет). Жогорку Кеңештин терагасы долбоорду кандайча кайра кароо керектигин аныктайт, ошондуктан анын колдоосуна жетишкен оц. Экинчи окууда мыйзам долбоорунун ондолгон жерлерин гана каралат. Ошентип, терага парламент отурумун буга чейин берилген схемадагыга окошо тартыпти еткерет.

6.5.1 Демилгечи жаран эмне кыла алат?

Мыйзам долбоорунаду карап жаткан комитеттин мүчелеруне жардам берүү менен эле чектеллип калбай, сиз палатадагы башка депутаттардын да колдоосуна жетишүүгө аракеттенишиңи керек. Парламенттик лоббилөө (лоббилинг) – кайсы бир саясий кызыгымлыкты коргоо учун мыйзам чыгаруучуларга таасир этүү, алардың из тарафына тартуу) эффективдүү болсун учун депутаттарга катарлыу, басылма материалдардын жардамы менен, ошондай эле телефонодон жана жекеке жолтушшу учурлада жетиштүү сандагы маалымат берүү керек. Палатада жарыш сездер башталганга кине эле сиз берген маалыматтарды бүттөйдөн депутаттардын баары – сизди жактагандары да, юз позициясын али тактай электери да, алыш таанышып чыккандыгына көзүнүз жеткендей болсун. Эн эле жүйөлүү аргументтерди сиадин досторууз гана билип, сизге каршы туруучулар учун булар кези келгендеге чейин белгисиз боло турушу зарыл.

6.6 Биротоло добуш берүү: үчүнчү окуу

Экинчи окуудан кийин комитет мыйзам долбоору жакшыртып, мазмунун тактаган соң, үчүнчү окууда талкуулоо жана добушка коюу учун аны акыркы жолу парламенттин толук курамына сунуштайт. Үчүнчү окуу долбоорду биротоло талкуулап, мыйзам катары кабыл алуу же албоо керек деп биротоло добуш берүүгө мүмкүндүк берет. (Бирок бул учун дагы эле Президенттин макулдугу талап кылышат). Үчүнчү окууда депутаттардын мыйзам долбооруна эч кандай жаңы взерттүүлөрдү киргизгөнте укугу болбайт.

6.6.1 Демилгечи жаран эмне кыла алат?

Парламентте көпчүлүк добушка ээ болуунун эн эле эффективдүү жолу – бул палатанын пленардык (жалпы) жылынында ушул долбоорду колдооп сүйлеөгө депутаттарды ынандыруу. Эгер депутаттар макул болушса, сиз пленардан жылындан бир топ мурда аларга мыйзам долбоору боюнча ынанымдуу жана далилдуу жерлерине бөлө көрсөтүлген материалды беришиңиз керек. Ошондой эле сиадин маселениң боюнча иштеочу комитеттин мүчелору менен кызматташканды

Биздин парламенттин иши

19-январда сникер Абдыгалиев Эркебаев 2003-жылдын жыйынтыктарына жана 2004-жылдын пландарына арналган пресс-конференциянын откөрүүдү. Былтыр 127 пленардык жылдын откөрүүлүп, алардын жүрүшчүндө 284 мыйзам долбоорун депутаттар караған экен. 257 мыйзам долбоору кабыл алынган (булардын ишинде «Акционердик коомдор жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» мыйзамдар жана Шайлоо кодекси да бар). Азыркы учурда Мыйзам чыгаруу жылынында (МЖДа) каралышы зарыл 399 долбоор бар.

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин МЖ басмаса сөз кызметтүү 2004-жылы 19-январда берген маалыматтан).

да уланта берүү зарыл, алткени алар пленардык жыйындагы жарыш сездердүн журушуне озгече таасир этишиет. Ошондой эле сиз мыйзам долбооруудузу колдосун үчүн башка депутаттарга да каттарды жиберип, алар менен жекече жолтурушууларды да уюштурушуунуз керек.

6.7 Ветону жеңип оттү

Мыйзам чыгаруу процессинин бүтүндөй журушунде дайыма аткаруу бийлигинин колдоосуна ээ болгон жакшы. Президенттин ыктымал ветосун болтурбай койгуунуз келсе, бул айрыкча зарыл. Эгер Президент мыйзам долбооруун вето койсө, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин белгилүү мөөнөттөн иштегендеги чейин аны кайра карай албайт. Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзам долбоорун экинчи ирет караганда жактырса, анда Президент вето койгонго укуту болбайт да, ага сунушталгандан кийин бир айдын ичинде кол коюуга милдеттүү болот. Бирок Президент мыйзам долбоорун бүттөн бойдоң чектөө какшай, анын алрым статьялары боюнча түшүндүрмөлөрдү жасап, озүнүн сунуштары менен кайтарып бере алат. Аナン Жогорку Кеңеш Президенттин кайчы пикирлерине макул болуу-болбоо тууралуу чечимге келет.

6.8 Долбоордум кабыл алмынышы жана мыйзамдың жарынышы чыгышы

Сиздин мыйзам долбооруудузу парламент кабыл алсы, ага Кыргыз Республикасынын Президентти кол койгондан кийин ал мыйзам болуу калат. (Эгер парламенттеги кабыл алган мыйзамга Президент вето койбогон болсо же көб албаса, анда ага бир айдын ичинде кол коюуга тийиш). Ушуну менен бул маселе боюнча мыйзам чыгаруу процесси аяктайт.

6.8.1 Демилгечи жаран эмнө кыла алат?

Депутаттарга, алардын экспертерине, консультанттарына жана жардамчыларына, ошондой эле сизге жардам берген же сиздин позициянызды колдогон бийликтин аткаруу органдарынын бардык кызметкерлерине ыразызылык билдириүүнүн унтуулышы. Парламенттеги сунушталуучу жылдык бюджеттеги кабыл алганды сиздин программасы да эске алынышы, финанссылык ресурстардын болунушу үчүн дагы күрөшүүгө жана, балким, Президенттин Администрациясын да лоббистогө түрү келет. Ошондой эле жаңы мыйзамга байланыштуу зарыл жоболор менен буйруктарды чыгарышсын үчүн тийиштүү министрліктерди да лоббисте зарыл болушу мүмкүн.



ТЕКСТТИ ОКУГАНДЫН КИЙИНКИ КӨНҮГҮҮЛӨР:

02-тапшырма. Процессстин уюштуруулушу

Депутаттар дайыма талашын-тартыша бербеши үчүн парламенттеги иши кандай уюштуруулуга тийиш? Үч-төрттөн болуп парламенттеги конфликттердин алдын алуучу эрежелерди ойлоп тапкыла.

03-тапшырма. Күтүлбөгөн нерсе

Мыйзам чыгаруу ишин жүргүзүүдөгү маселелердин бирин мындай: силем жакшы жыйынтыкка ээ болобуз деп ии неттесеңдер да, бул кээде күтүлбөгөн натыйжалага алыш келет. Төмөнде сунуш кылымынан мыйзамдарды карап чыгып, алар кандай оң жана терс натыйжаларга ээ болорун ойлонгула. Таблицанын биринчи сабы силемге үлгү катары толтуурлган.

№	Сунуш кылышкан мыйзамдар	Натыйжалары
1.	Бардык адамдар учүн салыкты 95 пайызга чейин көбйтүү.	Бут бизнес банкрот болот, салык жынноо кыскарат.
2.	Парламенттин мүчөлорунун санын эки эсеге көбйтүү.	
3.	Япониядан башка бардык олколерден импорттук товарларды ташыу келүүгө тыюу салуу.	
4.	Улуттук алфавит катары корей иероглифин кабыл алуу.	
5.	Бардык ишканалар мамлекеттин менчигине отушу.	
6.	Мектептерде тамеки тартууга уруксат берүү.	
7.	Машинани техникалык абалыны карабастан айдоого уруксат берүү.	
8.	Адамдарды жою остируүгө мажбурлоо.	
9.	Адамдага өз акчаларын басып чыгарууга уруксат берүү.	
10.	Компанияларды бардык жумушчуларга күнүнө эң кеми 5 доллардан төлооге мажбурлоо.	



04-тапшырма. Жаңы мыйзамдар

Шеригиңер менен сiler турмушта аткарылышын көргүнөр келген уч жаңы мыйзамдын тизмесин түзүү. Мыйзамдардын мазмуну менен маанисин жакшы ойлонгула, себеби кийин сilerдин мыйзамдарында талкуулуу учун тандалышы мүмкүн.

Төмөндөгүлөрдү ойлонгула:

- ◊ Мыйзам кимдерге тасисир тийгизет?
- ◊ Ал адилеттүүбү?
- ◊ Ал Конституцияга ылтайы келеби?
- ◊ Аны ким турмушка ашырат?
- ◊ Бул мыйзамды аткарғанга элди мажбурлоого болобу?
- ◊ Бул жаңы мыйзамдын натыйжалары кандай болот?



05-тапшырма. Алар кандай жардам бере алат?

Шеригиңер менен бул кырдаал кандайча болушу мүмкүн экенин баяндагыла. (Баяндама 150 сөздөн ашласын).

Парламенттік оппозиция көбүнчө екмөттүү колдогон депутаттар менен макул болбойт, бирок ал эң жакшы мыйзамдарды иштеп чыгууда жардам берет.



06-тапшырма. Бул кандай иштейт?

Шеригиңер менен екмөткө эмне учун күчтүү оппозиция керек деп ойлой турганындарды түшүндүргөнгө аракет кылгыла. Эз кез карашындарды 150 сөздөн көп эмес сөздөн турган дилбаянда негиздегиле.



07-тапшырма. Мыйзам долбоору кантит мыйзам болуп калат?

Мыйзамдар кантит сунуш кылышын, кантит кабыл альнарын, натыйжада Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бир бөлүгү болуп каларын көрсөткөн схема чийгиле.



08-тапшырма. Сот системасынын укуктары

Шеригиңер менен Конституцияны карап коруп, сот системасы кабыл алынган мыйзамды кантит жана кайсы учурларда чечке кага аларын түшүндүрүп, 150 сөздөн ашлаган дилбаян жазыла.



09-тапшырма. Укуктук экспертиза

Мыйзамдары абдан аз өлкөде жашан жатабыз деп элестетип көргүло. Шеригиңер менен төмөндө көрсөтүлгөн проблемалардын ар бири боюнча мыйзам долбоорорун даарадагыла. Аナン классындарга

юристти же судьяны чакырып, езүнөр даярдаган мыйзам долбоорлору тууралуу пикирин сурагыла.

Проблемалар:

- Иттер түнкүсүн көп үрүп силерди уктатпайт.
- Силер баңгизат колдонгон адамдарды билесиндер.
- Кошунаңдардын ую силердин тамаркаңтарга кирип алганын көрдүнөр.



10-тапшырма. Депутаттын бир күнү

Томондогу күндөлүктүн үзүндүсүн окуп чыгып, депутат аткарған маанилүү демократиялык функцияларды шеригицер менен санап чыккыла.

- Parlamenттеге келдим. Жардамчым менен жолугушуп, бүгүнкү күндүк программасын талкууладым. Электрондук почта менен көлөн эки катка жооп жаздым. Биринчи кат башка бир депутаттан, экинчиси шайллоо округунан көллипти.
- Комитеттин жер реформасы жөнүндөң оттурумуда бардым. 32-статьяны талкууладык.
- Parlamenттеги официал келдим, бир кичине каттарды жардамчым менен талкуулап, ага каттарда кантит жооп берүү тууралуу көрсөтмө бердим.
- Бишкектен бир сааттык жол болгон округдагы официал келдим. Райадминистрациядан суу менен жабдуу проблемасын чечүү сунуштын план тууралуу документинди окудук.
- Жардамчым жана жергилиткүү фермерлер ассоциациясынын башчысы менен түшкүттамак ичтүүк. Биз айыл чарба коллежинин уюштурулушунда сунушталган взерттүүлөрдү талкууладык.
- Конок каттары жана жергилиткүү эксперти каттары (мен инженер-гидромелиоратормун) суу менен жабдуу системасын калыбына көллипчүү боюнча райондук комитеттин жыйынына катыштым.
- Аялдар кооперативинин товарлары сатыла турган дүкөндүн ачылышына катыштым.
- № 8 мектепте барын, мектеп комитеттеги окуучулар менен жолугушитум. Алар өз айылнын жаңырышына кантит салым кошо аларын билгилери келет. Айыл өкмөтүнүн башчысын да чакырышынтыр.
- Округдагы официал келип, шайллоочулар менен жолугушитум. Мен ар бир шайллоочуга 30 минуткө чейин убакыт блескөн аракеттепенем.
- Чакан айылдан жашоочуларынын жыйынына бардым. Алар жаңынкы поликлиниканын жабылышына тынчсыздынын жатышат.
- Офиске көлөркү жыл чүкүн сунуштын бюджеттөрдө алыш кеткени келип, кээ бир каттар жана пайды болгон суроолор жөнүндө жардамчымга бир кичине көрсөттөвлөрдү жазып бердим.
- Үйгө келип, үй-бүлөм менен сүйлөштүм.
- Эртөнгө эртөнгө менен парламенттеги добуш берүүгө (бюджет жөнүндөң мыйзам боюнча) катышканы Бишкекке кетишши көрсөк болгондуктан, бюджеттин 38 жана 62-статьяларына сунуштын бюджеттөрдө окуп чыктым.
- Жатып, уктадым.



11-тапшырма. «Урматтуу депутат...»

Шеригицер менен парламенттин же жергилиткүү (облустук, райондук) кенештин депутатына кат жасып, андан кат аркылуу жооп берүүсүн же силердин мектебинерге келүүсүн отүнгүло. Силер андан

«Кыргыз Республикасында жаштар дүүшар болуп жаткан проблемалар»

деген темада сүйлөп берүүсүн отүнгүле.



12-тапшырма. «Парламент» ролдук оюну

Силер Нур олкөсүндө парламенттин мүчөсү болгону жатасындар. Муталим класслагы окуучулардын баарына ролдорду болуптүрөт. Бул парламент жана анын эрежелери Кыргыз Республикасындагы парламенттен айырмаланары эсиздерде болсун. Бул парламентте партиялар жок. Адегендө спикердин ыттарымдарын, абан парламенттин мүчөлөрүнүн иш тартибин окугула.

Спикердин ыйгарымдары

Бардык түшүндүрмөлөр спикердин уруксатынан кийин айтылат. Чыгып сүйлеөөгө уруксат алуу төмөнделгүдөй болот:

Парламенттин мүчесү Шарипов кол көтерет.

Спикер: Сиз, Шарипов мырза... (спикер сүйлегендө башкалар унчукпай турат).

Шарипов: Спикер мырза, сез алуга уруксат этициз.

Спикер: Сез... берилет.

Эгер спикер парламенттин мүчесү темадан сырткары сүйлегенүн же биреенүн инсаны тууралуу көрекисиз түшүндүрмө жасал жатканын сезсе, ал анын сезүн бөле алат. Сез сүйлеөөгө 2 муноттөн ашык убакыт берилбейт. Спикерден башша эч ким башкалардын сезүн бөле албайт.

Эгер анын көрсөтмөлөрүн аткарбасаңар, спикер силемге добуш берүү укутун бербеши мүмкүн. Бирок спикер силемдерди өзү каалагандай добуш берүүгө **мажбурлай албайт**.

Спикер добуштар төң болуп калган учурларда гана добуш берет. (*Жогорку Көңіште спикер регламент иши тартиби* боюнча башкалардай зе, бирок эң акыркы болуп добуш берет).

Ролдор:


Бир окуучу – парламенттин спикери.

Калгандары – парламенттин мүчөлөрү (айрымдар парламенттин мүчөлүгүнөн тышкандар ким экени, эмне кылары көрсөтүлгөн карточкаларды алат. Калгандары эч кандай кошумча кызықчылыктары жок, жән гана депутаттар.

Карточкалар:

- Сиз кийим-кече чыгарасыз, бирок сиздин дүкөндерүнүз жок.
- Сиздин эки балаңыз бар.
- Сиз кийим дүкөнүнүз ээссиз.
- Сиз өз дүкөнүнүзде тамеки сатасыз.
- Сиз тамеки тартпайсыз.
- Сиз эки дүкөнчөнүз ээссиз.
- Сиздин ЦҮМдө болгумынүз бар.
- Сиз тамеки тартасыз.
- Сиз автобустун айдоочусу болгонсуз, бирок тамеки тартпайсыз.
- Сиз тамеки естүүрү плантациясынын ээссиз.
- Сиз дармгерсиз.
- Сиз экономистсиз.

4-диаграмма



Спикер үчүн иш тартиби:

- Төмөнделгө келтирлиген маселелер боюнча өз позициянызды аныктасыз.
- Парламенттин мүчөлөрүнөн биринчи маселенин коюлушуна «макул» же «каршы» болуп кол көтерүшүн отынүнүз.
- Колдонудагы мызамдын өзгөртүлүшүнө же жаңы мызамдын даярдалышына макул болгон парламенттин мүчөлөрүнө көрсөтмө бериниз. 15 муноттө мызам долбоорун даярдо жана жетекчи дайындо үчүн алар чогулушу керек. Спикер аларга кошуулбайт.
- Жагдай кандай болсо, ошол бойдан калышын каалагандар чогулуп, жагдайдын өзгөртүүсүз калтырылышынын жүйөлөрүн билиндашы зары.
- Топ жаңы мызам долбоорун даярдал бүткөндө, лидерден мызам долбоорун үн чыгарып окушун сурасыз.
- Анаан чечмелеп берүүнү сурасыз, башкача айтканда, алар эмне үчүн бул мызам долбоорун зарыл деп эсептешерин түшүндүрүүгө тийиш.
- Бул топто кирбекендер да өз ойлорун айта алышат. Эки топту төң катуу көзөмөлдөп турунуз. Эки тараптан төң бештен көп эмес ой айтылышы керек.
- Эки тарап төң өз ойлорун айткандан кийин, мызам долбоорун добушка салыңыз. Парламенттин мүчөлөрү добуш берүүнүн тартибин өзөргөтө аларнын атайын белгилеңиз. өзүңүз добуштар төң болгондо гана добуш бере аларның эснүзде болсун.
- Эттерде көпчүлүк мызам долбоору үчүн добуш берсе, сиз бул жаңы мызам долбоору

Президенттин бекитүүсүнө берилерин жарыяласаңыз болот.

10. Эгерде көпчүлүк мыйзам долбооруна каршы болсо, анда аны колдоп добуш бергендердин баары экинчи ирет чогулуп, кабыл алышыныш үчүн долбоорго озертүүлөрдү киргизишет. Бул учун аларга 7 мүнөт берилет. Бул учурда парламенттин башка мүчөлөрү баары макул боло турган чечимге келүү үчүн сунуштарын даирдаши керек.
11. Түзөтүлгөн мыйзам долбоору жалпы парламентке берилет.
12. Спикер түшүндүрмө берүүнү өтүнет.
13. Кайрадан добуш берүү жарыяланат.
14. Эгерде көпчүлүк мыйзам долбоору учун добуш берсе, анда аны Президентке жиберишет.
15. Эгер көпчүлүк мыйзам долбооруна каршы добуш берсе, ал кийинки жылга чейин каралбайт.
16. Парламенттин мүчөлөрүнөн экинчи маселенин коюлушуна «макул» же «каршы» болуп добуш беринин суралызы.
17. Эми 3-15-пункттардагы кадамдарды кайталаныз.
18. Парламенттин мүчөлөрүнөн үчүнчү маселенин коюлушуна «макул» же «каршы» болуп кол көтерүшүн суралызы.
19. Эми 3-15-пункттардагы кадамдарды кайталаныз.

Парламенттин мүчөлөрү үчүн иш тартиби:

1. Уч маселенин кайсынысы боюнча добуш береницерди чечкиле (төмөндөгү шкаланы карагыла).

1	2	3	4	5
толтуг менен макулмун	макулмун	билибейм	макул эмесмин	таптақыр макул эмесмин

2. Спикердин нускоолорун аткарғыла.

Жаңы мыйзам долбоорун колдоп добуш бергендердин баары андан ары аны сунуштоо үчүн бир команда катары иштешет. Алар эмнени сунуш кыларын жана эгер мыйзам бузулса шраф кандай болорун так чечин алышы зарыл. Бул учун аларга 15 мүнөт берилет.

Талкууга коюлган маселелер:

1. Коомдук жайларда тамеки тартуута тыюу салынышы жөнүндо.
Азыркы учуруда тамеки тартуута жана тамеки сатууну көзөмдөөв туурасында эч кандай мыйзам жок.
2. Дүкөндер (ЦУМдан башкасы) жумуш күндөрү гана, saat 17гэ чейин иштесин деп алардын иштөө убактысын чектөө.
Азыркы учурда дүкөндер качан ачылыш, качан жабылыши керектиги жөнүндо эч кандай мыйзам жок.
3. Жергиликтүү өндүрүшкө атаандаш боло турган кийим сатууга тыюу салуу же кийимдерди чөттөн алыш келүүгү тыюу салуу.
Азыркы учурда импортко салык салуу жөнүндо мыйзам бар, бирок импорт мыйзамга карши эмес болгондуктан, импорттук кийимдерди сатууга тыюу салынбайт.

13-тапшырма. Жарандар мыйзам чыгаруучулардын ролунда

Референдум откергөндө жарандардын өздөрү мыйзам кабыл алышат. Ошентип, бардык добуш берген калк парламент болот. Шеригинер менен референдум адилет жана акыйкат (чынчыл, таза) жол менен откерүүлүшү үчүн зарыл болгон иш-аракеттердин тизмесин түзгүло.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикасы



Кыргыз Республикасынын гербі

Жогорку Кенеш тарабынан 1994-жылдан 14-январында бекітілген

Абторлору: Асейин Абдраев – Нарын шаарындағы болдардың сүрөт мектебинин директоры; Садырбек Дубанов – Нарын облысынан ИИБ начальниги

Кыргызстандың мамлекеттик символы болған гербде бұлар қазылдырылған

Ак шумқар – тоғын мекендейген кыргызстондықтардың берешенеңдеги жана кырдақшылығы, моксат-мудасынан шығыпты, чолық жатқан көл – табияттың сулуулугу, жашоонун жана күч-күбат башшылынын символы

Кыргыз Республикасынын чөгөрә кызметтеринің төраға орнан досоры генерал-майор Садырбек Дубанов менен мекемеңшүү (ал «Манас-1000», «Эрдик» медалдары, Кыргызстандың ордек ғрантомасы жана башка жогорку сыйлыктар менен сыйланған).

IFES: Герб кандайча шишелгендигин айттың берницизи?

1991-жылы Жогорку Кенештің мамлекеттик символынан иштеп чыгуу боюнча комиссия түзүлүп, ал улуттук гербдин эскиздерди түзүүгө конкурс жарылалган зе. Эки жыл ичинде, 1992-жылдан 1994-жылга чейин, комиссияга 2234 эскиз келип түштү. Алардан 5-ші Жогорку Кенештің каросуна таандап алышынан, 1993-жылдан декабрьында бул эскиздер авторлору жашыруун калтырылған турда депутаттарға көрсетүлдү. Биздин вариантыбыздын шифри «Нур-19» болчу. 350 депутаттын 208и «Нур-19»ду колдоп добуш берди, Ошентип, 1994-жылдан 14-январында ал Кыргыз Республикасынын улуттук герби болуп калды.

IFES: Сиздер бир гана вариантын сунуш кылдыңыздар беле?

Жок. Биздин команда 53 варианттын иштеп чыгып, көрсөткөн болчу. Иштин жүрүшүндө биз гербердин дүйнөлүк энциклопедиясы менен тааныштып чыктык. Биз гербдер кайсы принциптердин негизинде иштеп түтүгө тийиш, аларда эмблемерди чыгарылуу зарып жөнгөнгөн билүү алдык.

IFES: Гербди жаратууда баарынан эмне кыймын болду?

Биздин элибиздин улуттук деңгөлөттерүүн кайсы символ жакшы чагылдыра аларын аныктоо кыйынта турду. Адегенде бүркүттүн сүрөтүн тартуу идеясынан баштадык.

IFES: Сиз мындай жумушту аткаруу үчүн эрзүнүң кайдан аласыз?

Мен бала чагыман зе жаратылыптын кооздугун, жаныбарларды, канаттууларды фотосуреттөрдө тартаңды жакшы көрүмүн. Айрым фотосуреттөрдү гезит-журналдарга да жиберип турчумун. Анын устуве мен кесибим болонча эксперт-криминалистмин. Улуттук гербди иштеп чыгууга конкурс жарыяланганда мен күчүмдүү сипат көрүпче чечтим.

IFES: Сиз тандаган вариантындаңыңыз мыкты десе болобу? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, анын кээ бир жерлерин өзгөртөт белеңиз?

Оба, мен өзүм да ушул вариантын баарынан жакшы көрчүмүн, анткени буга абдан көп күч жана убакыт көтиргемин. Көлпүбүгө эн ылайык келгидей, ажайып кооздугун даана чагылдырылтадай тусту табуу үчүн биз Асейин Абдраев жөөбүз ысык-Көлтө бир нече жолу бараганбыз. Биз күндүн чыгышына да көп жолу байкоң салым: күнчүн биринчи нурлары тоонун кокусунан кылкылдан чыгып жаткан учур кандай сонун! Да ушул сулуулукту биз гербде чагылдырууга аракеттөнцик. Ал эми бүркүттүн сүрөтүн оңдоғудай тартуу үчүн биз өзүбүзүн улуттук «Манас» эпосу будагы Ак шумкардың сүрөттөшүн кайра-кайра окудук. Биз канаттуулар базарына барып бүркүттүн түрган түрпательн, алды жагынан карағаңда каша тырматы көрүнүөрөн чөйн абдан күнт көрүп көрдүк. Биз үч гана түстүү: ак, кек жана сары түстөрдү пайдаланууну чечтим.

Мени кейінтен бир гана нерсе – кээде символдорду бурмаланған түрдө тартышат: бирде туура эмес түстүү колдонушат, бирде, мисалы, бүркүттүн жети тырмагынын ордуда беш же үчтүү зе тартып көшешт. Мунун айчынан өзүбүз түктөнделе деп ушунчалық көп аракеттөнген идеяларыбыз чагылдырылбай калат. Мамлекеттисе денизде гербдин бирдиктүү формасынын бекитилишин каалайт зелем. Ошондо жасалтма меер жана башкаларды жасоо до бегет көлтөм.

Ал эми өзгөртүү жөнүндө айтсаң, мындай мүмкүнчүлүк болсо дөле мен зе нерсени өзгөртпейт зелем. Коом азы жанырып, анын давлаттыру менен салт-санасы түп тамырынан башка болуп кетпесе зе, гербди өзгөртүүнүн зе кандай жағети жок.



Кыргыз Республикасынын тарбия

1992-жылдын 3-мартында Жогорку Кенешткің 8-сессиясында көбүл олынган, ал эми 5-наркітте Вкімет үшіншін табасында салтанаттың түрдө көтерулген

Абтоолору Э Айдарбеков, Б Жайчыбеков, С Иттаров, Ж Матаев, М Сыдыков

Түзүн бир кылқа кызыл түсү әрдік менен койратты, нұрга баланған Құн тұңғышы менен бойшыты, ал эни түндік ота жүрттап, кылда көнірү мониде - ділжаны олғолады ғанаңдай.

Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличиги, Кыргыз билим берүү академиясынын педагогикалык кадрларды даярдо жана кайра даярдо, квалификациянын жөнөөлүштүү борборчукуну директору, Кыргыз Республикасынын Монголекиттик түпсүсүнүн жана борбор шаар Бишкектин гердинин сыйторлорунун бири Собир Илтіфат менен наең.

IFES: Түрнүн эскиздери кандайча даярдалғандыгы жөнүндө айтып берсеңiz?

Мамлекеттік тууну, гербди жана гимнди иштеп чыгууга жалпы республикалық конкурс жарысшының, бул символдордун долбоорлорун таңдал алуу боюнча атайын комиссия түзүлгөндө биэз. Б.Жайылбеков экәебүз түү менен гербдин бир нече экскизин иштеп чыккан элек. Мен мыңдан тышкыары республиканың гимнинин текстин жазуу конкурсуна да катышканым. Мамлекеттүүлүгтүбүздүн символдорун даңдырдо биэ кыргыз элинин маданияттарын, көркөм-эстетикалык жана руханийдүйнө тааным салттарына таянганбыз. Ошентиш, туунун сунушталган 400ден ашупун экскиздеринин ичинин төрт вариант таңдалып, алардын авторлору сонку вариантын биргелешкин иштеп чыкты.

IFES: Бул шите баарынан эмне кыйын болду?

Биз үчүн баарынан кылпыны жоюлган миңдеттى ойдогудай аткаруу үчүн ишеничтүү таяна турган негиз табуу болду. Булар – туунун тусу, эмблема сыйккую башка элементтери да: Каскагы, түпөгү ж.у.с.

IFES: Сиздерди мындаи кыйын ишке эмне шыктандырды?

Мынцайд жооптуу ишке биши, биринчицен, тарыхый окуяга катышпу мүмкүншүгүн берген турмуштун аз, жиничиден, барабызыг өзүнүн улуттуу жана сирдуулугу менен дем-күч берин турган байымыркы элибиздин бай тарыхы, чүчүнчөдөн, дайыма жана бардык иште биз учун үлгү, тирек болуп, жол көрсөтүүгө тийши болгон бабаларбызын руханий мурастары шыккандырыдь.

Алсак, туунуң түсү (ачык кызыл) – бул кыргыз элинин эпикалык баатыры, колдоочусу жана коргоочусу Манастын туусунун түсү. Тууда түндүк менен күн тартылган. Күн – байыркы кыргыздар сыйынган күйдлардын бири. Күн-киши, б.а. күн баштуу кишин Саймалыташтагы аскада б.з.ч. II кылымдан калган сүрөттө тартылган. Күнчүндүн кырк нурду кыргыз элинин унгусун түзөн 40 уруну билдириет. «Кыргыз» этнонимин дагы «кырк огуз» – «кырк уруу» деген сөздөрден келин чыккан.

Түндүк - байыркы бабаларбыздын уникалдуу чыгармасы: мында мезгил (төгерек) менен мейкиндиктин (түз сыйыктардын кесилишинин) ыйык биримдиги чагылдырылган. Төгрөктүн төрт бурчу (айланынын квадраты) дүйнөн, аламын билүүрет. Аナン, албетте, түндүк - бул боз үйдүн табису. Ал биримдик менен ынтымактын, кайра жаралуу менен узуулуктун символу, кыргыздардын кечмэн маданияты менен байыркы тарыхынын күбесү.

IFES: Был варианттың әң мынты дегенге болобу? Эгер мүмкінчілук берилсе, анын кайсы бир жактарын өзгертпейт белеңдер?

Авторлун ар бир жараткан нерсеси анын жүргөгүү жақып. Бирок бул вариант биз учун ошол мезгилиде кыртызылардын эңдөрүн эле змес, республикада жашаган башка бардык элдерди да биринкирье алгандызы менен да кымбат. Албетте, чеберчилитини чеги болбайт. Бирок мамлекеттин символдору - бул «конституциялык кол тийгистик иммунитеттеп» ээ нерслелер. Алар елжүүн саясий түзүлүшүнө озтергендө, мамлекеттин социалдык-экономикалык же руханий-дүйнөвяйындын багытын «өзтергөндө гана изгертулушу керек. Бирок, менимчө, азырынча биз учун мышайдай коркунуч жок.

IFES: Дағы эмнелерди кошумчалагыңыз келет?

Бириңчиден, мамлекеттік символдор абдан жорғызу деңгээлде даярдалууга тийші, алткени алар елкін таанытын түрган башқыр белгілер. Экинчиден, бардық жарандардын бул символдорғо сый-урмат менен мамиле жасашына жетишүүбүз керек. Алар мамлекеттүүлүктүн атрыбуттары эле эмес, бицидін бутундай тарыхыбыздын жана руханий маданиятыбыздын да ажырасып болгут.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү: Ж. Садыков менен Ш. Кулупеадини
Музыкасы: Н. Давлесов менен К. Молдабасановдуку

Ак мөңгүлүү аска зоопор, талаалар
Элибиздин жаңы менен барабар.
Сансызы кылым Алта-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырмасы:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, есө бер,
Өз тағдырың колунда.

Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүге.
Бул ынтымак эл бирдигин ширегитшіл,
Бейкүттүктүү¹ берет кыргыз жерине.

Кайырмасы:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, есө бер,
Өз тағдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбидери эркиндиктүн желеци.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Быйык сактап урпактарга берели.

Кайырмасы:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, есө бер,
Өз тағдырың колунда.

ШСЭФ: Сизди мынданай чыгарма жаратууга эмне шыктандырыды?

Мекеним Кыргыстан дем-күч берди. Гимнди жаратуу - бул бүткүл элдин ташырмасы болчу, аңыздын мен бул милдетти аткарууга жан дилим менен киришилтим.

ШСЭФ: Озүнүз тандаган вариантында эң мыктысы десе болобу? Эгер бүгүн мүмкүнчүлүк болсо, сиз аны взоргөтөт белеңиз?

Мен, Н. Давлесов сыйктуу эле, мен дагы гимндин вариантынын коомдук-жарандык мааниси зор экендигине ишненем.

ШСЭФ: Гимндин обонун жазып жатканыңызда болгон окуяларды да эскерин берсөз?

Биз Кыргыз Республикасынын гимнин жазып жатканыца, мынданай акциянын мамлекеттисицүүдүн болгон маанисин абдан жакшы түшүнгөнбүз. Гимндин сонкы вариантын кабыл алғынгандан кийин Казак Республикасынын симфониялык оркестри менен биздин А. Майдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын хоруна чоогу аткартып жаздыруу үчүн Казакстандың Алматы шаарына бартган зелек. Эки күн жаздырылдык дирижёрдук пульта мен турдум. Ошондон бери Кыргыз Республикасынын гимни мамлекеттисицүүдүн жана анын чегинен тышкary жерлерде жанырып келүүдө.

Социалисттик энгектин баатыры, СССРдин Эл артисти, СССРдин Мамлекеттик сыйындынын лауреаты, композитор, профессор Молдабасанов Калый Молдабасанович менен ШСЭФтин маэги.

ШСЭФ: Гимндин музыкасын кандайча жазгандыгыңызды эскерип берсөз?

90-жылдардын башында, мен СССРдин Жогорку Советинин депутаты болгон кезде, Союзудун кулат калаары анык болуп калган эле. Эгемендиүүлүкке жетишкендөн кийин езуфудун жаңы гимнибизди жаратуу идеясы пайда болду. Мен мурдагы гимндин музыкасын сактоону жактаган злем. Бирок көпчүлүгүбүз патриоттук идеяя берилип, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин мамлекеттисицүүн жаңы гимнин, туусун жана гербini иштеп чыгууну сунушты.

ШСЭФ: Гимнге музыка жазуудагы эң күйин учур кайсы болду?

Ар бир композитор «зүнүн чыгармачыл табитине жараша текст таңдал, ага обон чыгарып, анан абройлуу комиссияга көрсөттү. Угуп көргөндөн кийин комиссия үч-төрт композитордун чыгармаларын таңдал алды да, ар бир гимндин тексти менен музыкасын симфониялык оркестрдин жана хордун аткаруусуңда угут көрдү. Ачык добуш берүүнүн натыйжалысында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттары К. Молдабасанов жана Н. Давлесовду жактап экиге болунуп калды. Жогорку Кенештин төрагасы М. Шеримкулов Давлесов Н. зөөбүзүгө биргелешип жаңы гимндин музыкасын жазууну сунушты.

Н. Давлесов зөөбүзүгө бир-бирашибизди көп жылдардан бери композиторлор катары жакшы билгендигибизден чогуу иштегендө көп кыйнагаттан жоклуп.

¹Бейкүттүүк - тынчтык

Кыргыз Республикасынын КОНСТИТУЦИЯСЫ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин он экинчи сессиясында
1993-жылдан 5-майында кабыл алынган

Кыргыз Республикасынын 1996-жыл, 10-февралдагы референдумда кабыл алынган 1996-жыл, 16-февралдагы «Кыргыз Республикасынын Конституциясына взерттуулурду жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» мыйзамына ылайык,

Кыргыз Республикасынын 1998-жыл, 17-октябрьдагы референдумда кабыл алынган 1998-жыл, 21-октябрьдагы «Кыргыз Республикасынын Конституциясына взерттуулурду жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» мыйзамына ылайык,

Кыргыз Республикасынын 2001-жыл, 24-декабрьдагы №9112 «Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-статьясына взерттуулурду киргизүү жөнүндө» мыйзамына ылайык,

Кыргыз Республикасынын 2003-жыл, 18-февралдагы №940 «Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы редакциясасы жанунда» мыйзамына ылайык

взерттуулуп, толукталган.

(Кыргыз Республикасынын 2003-жыл, 18-февралдагы мыйзамы кабыл алынганча чейин иштеп келген Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 54-статьясынын 2-пункту, 55-статьясынын 3-пункту, 60-статьясынын 1-пункту жана 59, 65-статьялары Кыргыз Республикасынын жаңыдан шайланган Жогорку Кеңешинин 1-жылйынын откерүлгөн күндан баштап күчүн жоготот).

БИРИНЧИ БАП.

Биринчи белүм.

Экинчи белүм.

Кыргыз Республикасы

Жалпы принциpler

Мамлекеттин түзүлүшү жана иши

ЭКИНЧИ БАП.

Биринчи белүм.

Экинчи белүм.

Учунчүй белүм.

Жарандар

Жарандык

Адам укуктары жана эркиндиктери

Жарандын укуктары жана милдеттери

ҮЧҮНЧҮЙ БАП.

Биринчи белүм.

Экинчи белүм.

Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары

ТӨРТҮНЧҮЙ БАП.

Биринчи белүм.

Экинчи белүм.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыйгарым укуктары

Мыйзам чыгаруу иши

БЕШИНЧИ БАП.

Биринчи белүм.

Экинчи белүм.

Учунчүй белүм.

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

Жергиликтүү мамлекеттик администрация

Прокуратура

АЛТЫНЧЫ БАП.

Кыргыз Республикасындагы соттор жана сот адилеттиги

ЖЕТИНЧИ БАП.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу

СЕГИЗИНЧИ БАП. Кыргыз Республикасынын Конституциясын езгертуү жана толуктоонун тартиби

Биз, Кыргызстандын эли, кыргыздардын улуттук жаңырышына, кыргыздар менен биргэе Кыргызстандын элин түзгөн бардык улуттардын мүдөөвлөрүн коргоону жана еркىндөтүцүн камсыз кылууга умтуулуп;

ата-бабалардын биримдикте, тынчтыкта жана ынтымакта жашагыла деген осуятын түү тутуп; адам укугун жана эркиндигин, улуттук мамлекеттеги идеясын жарактагыныбызды ырастап;

татыктую жашоо деңгээлин камсыз кылуу учун маданиятты, экономиканы, саясий жана укук институттарын чекиңдүү белсендигү;

жалты адамзатка тишелегүү адеп-ахлаттык таланттарды, улуттук кавда-салттардын асыл-наркаторын жактаарыбызды билдирип;

дүйнөн элдеринин арасында биздин эркин жана демократиялык жарандык коом экендигибизди бекемдөөнүү каалап;

өзүбүздүн ыйгарым укуктую окулдурубүз аркылуу ушул Конституцияны кабыл алабыз.

БИРИНЧИ БАП

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

Бириңчи бөлүм. Жалпы принциптер

1-статья

1. Кыргыз Республикасы (Кыргызстан) – эгемендүү, унитардык, укуктук, дүнүйөчүл (дүйнөн тышкary), демократиялык республика.

2. Кыргыз Республикасынын эгемендиги чектелбейт жана анын бутундай аймагын камтыйт.

3. Кыргыз Республикасынын эли – эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин бирдей бир тұтасы.

4. Кыргызстандың эли өз бийлигин тұзлон тұз, ошондой эле мамлекеттік органдардың жана жергиліктуү өз алдынча башкаруу органдарынын тутуму арқылуу Кыргыз Республикасынын ушы Конституциясынын жана мыйзамдарынын негиздеги жүргүзгөтөрүлдөр.

Эл шайланат Кыргыз Республикасынын Президенти жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеші тана Кыргызстандың элинин иш жүргүзүүте укуктуу.

5. Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоо болуу, ошондой эле мамлекеттік маанидеги башка маанилүү маселелер референдумга (бүткүл зэлдик добуш берүүгө) көзөвүү мүмкүн. Референдум откоруунын тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат.

6. Кыргыз Республикасынын жаңарандары Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын жана жергиліктуү өз алдынча башкаруу органдарына өз екүлдерүн шайлаат.

Шайлоо эркин болуп саналат жана жашыруун добуш берүү менен төр, жалпы жана тиже шайлоо укутунун негизинде откоруулот. Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жаңарандар шайлоого укуктуу.

2-статья

1. Мамлекет жана анын органдары коомдун кандаидыр бир болуудын эмес, бүткүл коомго кызмат кылат.

2. Элдин кандаидыр бир болууту, биринчеси же жеке адам мамлекет бийлигин эзлеп алууга укукусу. Мамлекеттік бийликті тартып алуу – ото оор кылышы.

3-статья

1. Кыргыз Республикасынын азыркы четара алкагындағы бүт аймагы кол тийгис жана болунгүс.

2. Мамлекеттік башкарууну жана жергиліктуү өз алдынча башкарууну уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын аймагы мыйзам менен аныктала туртган администрациялык-аймактык бирдиктерге болуулот.

3. Бишкек жана Ош шаарлары республикалык маанидеги шаарлар болуп саналат жана алардын статусу мыйзам менен аныкталат.

4-статья

1. Кыргыз Республикасында менчинктиң жеке, мамлекеттік, муниципалдык жана башка түрлөрү таанылат жана кортолот.

Кыргыз Республикасы менчинктиң ар кандай түрмөрүнүн болушуна жана алардын бирдей негизде укуктуу корголушуна кептил болот.

2. Жер, анын көнбайлыктары, аба мейкиндинги, суулары, токойлору, осумдуктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, башка жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын менчинги болуп саналат, алар Кыргызстандың элинин жашоо-тиричилгизинин жана иштешинин негизи катары пайдаланылат жана мамлекеттік өзгөчө коргоосунда болот.

3. Жер да менчинктиң жеке, муниципалдык жана башка түрлөрүнде болушу мүмкүн. Жер зээлеринин өз укуктарын жана аны корго кепилдигин ишке ашыруу чектери жана тартиби мыйзам менен аныкталат.

4. Кыргыз Республикасы өз жаңарандарынын жана юридикалык жактарынын мүлкүү болгон менчик укутун, ошондой эле алардын башка мамлекеттердин аймагындағы мүлкүү жайы өз менчинкен коргойт.

5-статья

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттік тили – кыргыз тили.

2. Кыргыз Республикасында расмий тил катары орус тили пайдаланылат.

3. Кыргыз Республикасы Кыргызстандың элин түзгөн бардык улуттардың окулдерүнө зең тилин сактап калуу, аны үйрөнүү жана онуктуруү үчүн шарттарды түзүү укугута кепилдик берет.

4. Мамлекеттік жа расмий тилдерди билбетендиги үчүн жаңарандардын укуктары менен эркиндиктерин чектөткөн жол берилбейт.

6-статья

1. Кыргыз Республикасы мамлекеттік символдордо – Түүгө, Гербге, Гимнге жә. Алардын сыптамасы жана расмий пайдалануу тартиби мыйзам менен белгиленет.

2. Кыргыз Республикасынын борбору – Бишкек шаары.

3. Кыргыз Республикасынын акча бирдиги – сом.

Экинчи бөлүм. Мамлекеттің түзүлүшү жана иши

7-статья

1. Кыргыз Республикасында мамлекеттік бийлик:

- бүткүл эл тарафынан шайланган мамлекет башчысы – Кыргыз Республикасынын Президенти оқыл болғон жана камсыз ылтандырылған бийликтин үстемдүгүнү;
- мамлекеттік бийликті мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бутактарына болуштурууну, алардын макулдашын аткарышынан жана биртелешип аракеттенишини;
- мамлекеттік органдардын алдындағы жоопкерчилгінин жана алардын оз мыйпарым укуктарын³ өздөн талапшынан жүзөт анырышынан;
- мамлекеттік бийликтин жана жергиліктуү өз алдынча башкаруунын индидтерин тақ болуштуруунын принциптерине негизделет.

2. Үшүү Конституцияда белгилептен мыйпарым укуктардын чектеринде Кыргыз Республикасында мамлекеттік бийликті:

- Кыргыз Республикасынын Президенти;
- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши;
- Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана ага баш итеп аткаруу бийликті органдары;
- Кыргыз Республикасынын Конституциялык Соту, Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту, Кыргыз Республикасынын жергиліктуү соттору жана судьялары оқылчулук қылат жана жүзөт анырышат.

8-статья

1. Кыргыз Республикасында эркти ачык билдиригүүн жана жалпы кызычылыктардын негизинде саясий партиялар, кеснитик бирликтөр жана башка коомдук биримелер түзүлүшү мүмкүн. Мамлекет коомдук биримелердин укуктарын жана мыйзамадуу таламдарын сактоону камсыз қылат.

2. Саясий партиялар мамлекеттік иштерге:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине, мамлекеттік кызметтартага жана жергиліктуү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо үчүн оз талапкерлерин корсогтуу;

окуучулуктуу органдарда фракцияларды түзүү формасында тана катыша алат.

3. Дин жана бүткүл диний расымдар мамлекеттөн ажыратылган.

4. Кыргыз Республикасында:

- мамлекеттік жана партиялар институттарды бирликтүрүүтө, ошондой эле мамлекеттік иштерин партиялык программаларта жана чечимдерде баш ийдирүүтө;
- мамлекеттік мекемелерде жана уюмдарда партиялар уюмдарды түзүүтө жана алардын иштешине тыюу салынат;
- мамлекеттік кызметтагылар партиялар иштөө өзүнүн кызметтөштөрбай жүргүзүүтө ажыруу;
- аскер, ички иштер, улуттук коопсуздук, юстиция, прокуратура жана сот органдарынын кызметкерлеринин партиялар мүчө болушуна, қаңдайлыр бир саясий партияны колдон чыгышынан;
- диний негиздөн саясий партияларды түзүүтө жол берилбейт. Диний уюмлар саясий максаттарды жана мидеңтерди көздөбөйсөр көрөт;
- диний уюмдардын жана дин кызметкерлеринин мамлекеттік органдардын ишнине кийлигигүшүсүнө;
- чет олуккожа саясий партиялардын, коомдук жана диний уюмдардын, алардын саясий максаттарды көздөтөн окуучулуктору менен филиалдарынын иштешине;
- конституциялык түзүлүшкө, мамлекеттік жана жалпы улуттук коопсуздукка зиян келтирүүчү саясий партиялардын, коомдук биримелердин, диний жана башка уюмдардын түзүлүшүнө жана иштешине тыюу салынат.

9-статья

1. Кыргыз Республикасы экспансия, басып алуучулук максаттардын жана аскердик күч менен чечилүүчүү алмактык дооматтардын көздөбөйт. Ал мамлекеттік түрмүштүн аскерленгипиригүүн, мамлекеттік жана анын иштин согуш жүргүзүү мактасынан баш ийдирүүнүн чече көтөт. Кыргызстандын Куралдуу Күчтөрү өзүн-өзү кортоо жана кортоонуга жетиштүү принциптерине шайланып курадат.

2. Кыргызстанда жана биртелешип кортоону майданчылар менен байланишкан башка мамлекеттерге түлдөн түз кол салынгандан тышкыркы учурларда согуш жүргүзүү укуту таанылбайт. Куралдуу Күчтөрүн болуктурор Кыргыз Республикасынын аймагынан сиртка жиберүүнүн ар бир ууруү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын көмүндө читон экисинен ашытынын добушу менен кабыл алынган чечими боянча урукат берилет.

3. Мамлекеттік ички саясий маселелерин чечүү үчүн Куралдуу Күчтөрүн пайдалануута тыюу салынат. Аскер кызметчилерди табигый кырсык залалдарын жоюу же мыйзамада ачык аныкталган учурларда башка экстремалыктын кырдаандарда пайдаланылышы мүмкүн.

4. Кыргыз Республикасы эл аралык укуктун жалпы таанылган эрежелерин сактайт, жалпынан бирдей жана адил жашоо, оз ара пайдалуу кызметташтакка, дүйнөлүк жана жергиліктуү маселелерди тыңыткын жолу менен чечүүтөн үмтүлдөт.

Элдердин тыңыткынта биргө жашоосун бүлүнгө турган аракеттер, улуттар аралык же диний араздашуута үтүттөө жана хозутту Конституцияга каршы келет.

³ Конституциянын текстинде «мыйпарым укуктар» (полномочия) түшүнүгү окуу куралында «мыйпарымдар» деп бир соң менен берилген.

10-статья

1. Кыргыз Республикасында табигый кырым болондо, конституциялык түзүлүшкө түзден түз коркунуч келгенде, замбулук менен коштолгон жана адам омуруне коркунуч түүдүргөн мессалым тополон учурунда, ошондой эле конституциялык мыйзамда корсөтүлгөн жагдайларда жана мөөнөттүн чегинде гана взече абал жиргилизини мумкун.

2. Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши гана взече абалды киргизе алат, ал эми шашылыш чара коруу талал кылыштан шартта айрым жерлерде взече абалды Кыргыз Республикасынын Президенти киргизип, бул түүрасында ал ошо эле күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине билдирил, ал Кыргыз Республикасынын Президентинин бул актысын учкундан кечендейтпел ыраствоо тийин. Корсөтүлгөн мөөнөттө аңдай ыраство алынбаса, взече абал токтотулат.

3. Кыргыз Республикасында кол салуу болгон учурда гана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши Кыргыз Республикасында согуш абалын киргизини мумкун.

4. Эзлече жана согуш абалынын учурунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жыйналышын токтотуутуруу жол берилбейт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жыйналышыннан жыланычтынчында Кыргыз Республикасынын Президенти тарафынан взече абал киргизилсе, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши взече абал киргизилгенден кийинки күндөн кечиклестеп чакыруу жарыланбай эле чогулат.

5. Эзлече жана согуш абалы учурунда референдум жана мамлекеттик органдарга шайлоо еткерүүгө, Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленин мамлекеттик органдардын түзүлүшүнө, иш миддэтерине жана мыйзамарынуктарына езгертуү киргизүүгө жол берилбейт.

11-статья

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджети республикалык жана жергилүктүү бюджеттерден турат, ал мамлекеттин киршесин мыйзам менен аныкталган салык, миддэттүү түрдөгү башка төлемдер, мамлекеттик мүлк жана башкалардын зебинен түшкөн киршеден түзүлтү.

2. Республикалык бюджеттин киршесин мыйзам менен аныкталган салык, миддэттүү түрдөгү башка төлемдер, мамлекеттик мүлк жана башкалардын зебинен түшкөн киршеден түзүлтү.

3. Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү салык тутуу иштейт. Салыктарды белгилөөтүү жана салыктарды белгилөөтүү жана салык телоочулордун абалын начарлатуучу мыйзамдар еткен мезгилге карата колдонулбайт.

4. Кыргыз Республикасынын экономикалык таламдарын коргоо көрөт болгон взече учурларда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине таандык. Жаны салыктарды белгилөөтүү жана салык телоочулордун абалын начарлатуучу мыйзамдар еткен мезгилге карата колдонулбайт.

5. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндүгү отчет Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарафынан бекитилят.

12-статья

1. Кыргыз Республикасында Конституция эн жогорку юридикалык күчкө ээ жана түзден түз колдонулат.

2. Конституциянын негизинде мыйзамдар жана башка ченемдик укук актылары кабыл алышат.

3. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган мыйзамдарын белгиленген тартиппе күчүнө киртеп эл аралык келишилдер жана макулдашуулар, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана нормалары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ажыратылсyz болуп болуп саналат.

ЭКИНЧИ БАП ЖАРАНДЫР

Биринчи бөлүм. Жарандык

13-статья

1. Адамдын Кыргыз Республикасына таандык экендиги жана статусу жарандыгы менен аныкталат.

Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, башка адамдардын укутуп, эркиндигин, ар-намысын жана кадыр-баркын урматтоого миддэттүү.

2. Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган адамдардын башка мамлекеттердин жараны болушу таанылбайт.

3. Кыргыз Республикасынын бир да жараны ез жарандыгынан жана жарандыгын взечертүү укутунан ажыратылышы мумкун эмес.

4. Кыргыз Республикасынын жараны башка мамлекетке откоруп берилши мумкун эмес.

5. Кыргыз Республикасы чет өлкөлөрдө ез жарандарын коргоо жана қалкаллоо көпилдүлгүн алат.

14-статья

1. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өзүнүн жарандыгына ылайык укуктарга ээ болот жана тийиштүү миддэтерди аткаралат.

2. Кыргыз Республикасында чет өлкөлүктөр жана жарандыгы жок адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, мамлекеттер аралык келишилдеринде жана макулдашууларында аныкталган негизде, шартта жана тартиппе жарандардын укуктарынан жана эркиндиктеринен пайдаланат, ошондой эле миддэтерди аткаралат.

Экинчи бөлүм. Адам укуктары жана эркиндиктери

15-статья

1. Кыргыз Республикасында адамдын кадыр-барькы мыйзам жана кол тийгис.
2. Адамдын негизги укуктары жана эркиндиктери ар бир адамга терелгенден баштап таанылк. Алар талашсыз, ажыратылгыс чындык катары таанылат жана кымдир бирлеолордуң кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корлогот.

3. Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдынча бардык адамдар бирдей. Эч ким тек-жайы, жынысы, расасы, улуту, тили, туткан дини, саксий жана диний ынанымдардын үчүн же жеке жана коомдук муназзодуу кандайдыр бир башка шарттар жана жагдайлар боконча ыдык коруп, укуту жана эркиндиги кысымга алынбайт.

4. Кыргыз Республикасында адам укуктары менен эркиндиктери дайыма күчүнде болот. Алар мыйзамдардан маңызын, мазмунун жана колдонушун аныктайт, мыйзам чыгаруучу, аткаруучу бийликтерди, жергиликтүү вэ алдынча башкарууну мүлдөттөндер жана сот адилеттүү тарафынан камсыз кылышат.

5. Кыргыз Республикасында адам укуктарына жана эркиндиктерине карши келбетен элдик үрп-адаттар, каада-салттар мамлекет тарафынан колдоо алынат.

16-статья

1. Кыргыз Республикасында адамдын негизги укуктары менен эркиндиктери жалпы таанылган эл арасынан укуктын принциптери менен чөнөмдерине, адам укутунун маселелери боконча мыйзамдау күчүнде киргэн эл арасынан келишиндерге жана макулдашуларга ылайык таанылыш, кепилдикке алынат.

2. Кыргыз Республикасында ар бир адам ажыралыс жашоо укугунда ээ. Эч кимдин омурту жок жерден кылышын мүмкүн эмес.

Ар бир адам озунун омурун жана ден-соолутун, башка адамдардан омурун жана ден-соолутун укукка жат кол салуулардан коргоого укуктуу.

3. Ар бир адам эркиндик жана керт башына кол тийгистиги укугунда ээ.

Кармоо, камакка алуу жана камап коюу сот тартибинде даттанылыш мүмкүн.

Камакка алмынган же кармалган ар бир адамга камакка алуунун же кармоонун жүйеөөлөрү жонунда кечинтирилбестен билдирилүүтүү, анын укуктары түшүнүрдүрүлүгү жана кармалган учурдан тартып жеке озун коргоого жана адвокаттын укуктуу жардамынан пайдалануута мумкүнчүлүк берилүүтүү тийини.

4. Ар бир адам кызметтүүк мүлдөттерди аткаруу учурнан мамлекеттик органдардын жана алардын кызметтүүк мыйзамын иш-аракеттеринен улам көлтирилген зыяндын ордун мамлекет тарафынан толтуруу укугунда ээ.

5. Ар бир адам кат алышуунун, телефондук сүйлөшүүлөрдүн, телеграфтык жана башка кабарлашуулардын күпшүүтүү укугунда ээ.

Миндай укуктуу мыйзамтаа ылайык жана чектөөгө жол берилет.

6. Ар бир адам озунун же жеке түрмушунун колтийгистигине, ар-намысынын жана кадыр-барькынын урмат-талашина жана корголушуна укуктуу.

Мыйзамда белгиленин учурларды коштогондо, адамдын макулдуту болмоонча ал жонунда купуя маалыматты чогултууга, сактоого, пайдалануута жана таркатуута жол берилбейт.

Ар бир адам мамлекеттик бийлик органдарында жергиликтүү вэ алдынча башкаруу органдарында, мекемелерде жана уюмдарда мамлекеттик же башка мыйзам тарафынан корголгон жашыруун сыр болуп саналбаган озү жонунду маалыматтар менен тааныштуура укуктуу.

Ар бир адам озү жана озүй-бүлө мүчөлөрү жонунду жалтап маалыматтарды жокко чыгаруу укуту жана ар кандай маалыматты алыш салууну талап кылуу укуту, ошондой эле жалтап маалыматты чогултуудан, сактоодон жана таркатуудан көлтирилген материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтурутуу укуту жагынан соттук коргоого кепилдик алат.

7. Турак-жай кол тийгис. Турак-жайда жашагандардын эркинин карши эч кимдин ага кирүүтө укуту жок.

Турак-жайда кирп баруу менен жасалуучу түнгүүлөрү жана башка иш-аракеттерге, бул иш-аракеттердин мыйзамдуултууна сот тартибинде даттануу укугун адамдарга берүү менен, мыйзамдарда белгиленин учурларда гана жол берилет.

8. Ар бир адам Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинде орун которуу, озү баруучу жана жашоочу жерди тандоо укугунда ээ.

Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын чегинин тышкary жакка эркин чыгуута жана тооскоолдууксуз кайтый көлүүтө укуктуу.

Бул укуктарды чектөөгө мыйзамдан негизинде жана жол берилет.

9. Ар бир адам оз ой-пикирин билдирилүүтүү, соз жана басма соз эркиндигине, ошондой эле бул ой-пикирлерди жана ынанымдарды тооскоолдууксуз айтуута укуктуу. Оз ой-пикирин жана ынанымдарын билдирилүүтүү эч ким мажбурлануута тийиш эмес.

Ар бир адам маалыматты эркин чогултууга, сактоого, пайдалануута жана бул маалыматты оозеки, жазуу жүзүнде же башкача ыкма менен таркатуута укуктуу.

Социалдык, расалык, улуттук же диний көре албастыкты жана кастыкты тутантууту пропагандада же уттукто жол берилбейт. Социалдык, расалык, улуттук, диний же тил жапанан артыкчылыкты пропагандада оозеки салынат.

10. Кыргыз Республикасында цензурага тыюу салынат.

11. Ар бир адамга дин туттууга, расимдарга, диний жана атеисттик ишке эркиндик кепилденет. Ар бир адам ар кандай динди эркин туттууга же эч бир динди түтпай коюуга, диний же атеисттик инанымдарды таңдоого, аларга ээ болууга же таркатууга укуктуу.

12. Ар бир адам оозунуулутун эркин аныктоого укуктуу. Эч ким из улутун аныктоого же көрсөтүүгө мажбурланута тийиш эмес.

Адамдын улуттук кадир-бәркән мазактоо мыйзам менен күтүүнүктөтөт.

13. Кыргыз Республикасынын жаңарданы бирикмөгө эркиндигине укуктуу.

Жаңарданардын бардык бирикмелери мыйзам алдында тиен.

Эч ким жаңарданардын кандайдыр бир бирикмөсүнө киругүүгө мажбурланышы же бирикмөгө таандык болуу же таандык болбоо укуту жана ташын чектелеш мүмкүн эмес.

Жаңарданардын бирикмелерине аскерлештирилген бирикмелерди түзүүгө тыюу салынат.

Жашыруун бирикмелерди түзүүгө жол берилбейт.

14. Кыргыз Республикасынын жаңарданы аткаруу бийлик органдарына же жергиликтүү из алдынча башкаруу органдарына күн мурунтган билдириген шартта тыңычтык жол менен, куралсыз чогулутуу жана чогулуштарды, митингдерди, жүрүштерди, демонстрацияларды жана пикеттерди откорорууга укуктуу.

15. Бардык адамдар мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү из алдынча башкаруу органдарына жана кызмет адамдарына жекече жана жамааттык кайрылууларды жөнөтүүгө укуктуу, будар из кызметтүүк учуктарынын чегинде ушул кайрылууларды карап чыгууга жана мыйзамда белгилешген мөөнөттө жүйөөлүү жооптуу берүүгө мэддэйтүү.

16. Ар бир адамга адабий, көркөм, илимий жана техникалык чыгармачылык эркиндиги, интеллектүүк мөнчилдөтүүгө кепилденет.

17. Ар бир адам оозунун мөнчигине, оозунун интеллектүүк, чыгармачылык ишнин натыйжаларына ээлик кылутуу, аларды пайдалануута жана тескөөтө укуктуу. Мөнчилдөтүүк пайдаланууну башка адамдардын учуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу таламдарына, коомдун таламдарына, жерге, курчап туртган чайрого жана жартаанышы ресурстарына зыява көлтириүүгө тийиш эмес.

18. Ар бир адам экономикалык эркиндикке, мыйзамда тыюу салынбаган ар кандай экономикалык иш-аракеттер үчүн жөндөмдүү жана мүлкүн эркин пайдалануута укуктуу.

19. Ар бир адам эмгектенүүгө эркиндигине, ошондой эле эмгектенүүгө из жөндөмдүү пайдалануута, кесибин жана ишишин түрүн таңдоого укуктуу.

20. Кыргыз Республикасынын Конституциясында бекемделген учуктар менен эркиндиктердин саны чектелбейт жана бул адамдын башка жалпы таанылган учуктары менен эркиндиктерин чечке кагуу же маанинин көмүтүү катары түшүнүлүүгө тийиш эмес.

21. Адам жана жаңардан из учуктарын, эркиндиктерин жүзөгө аширышы башка адамдардын учуктары менен эркиндиктерин бузбугоо тийин.

22. Конституциялык түзүлүштүү күч менен өзөртүү, расалык, улуттар аралык, социалдык, диний жек корүүчүлүктүү туттантуу, замбулуктуу жана согуштуу пропагандадоо үчүн учуктар менен эркиндиктерди пайдалануута тыюу салынат.

17-чындык

1. Кыргыз Республикасында адам укуктары менен эркиндиктерин жокко чыгаруучу же алардын маанинин төмөндөтүүгүү мыйзамдар чыгарылуута тийиш эмес.

2. Башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин, коомдук коопсуздуктуу жана тартыпти, аймактык бүтүндүкүү камсыз кылуу, конституциялык түзүлүштүү коргоо мактасында гана укуктун жана эркиндиктин чектелшишине. Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары менен жол берилет. Ошол эле учурда конституциялык укук менен эркиндиктүн маңызына доо кетиши мүмкүн эмес.

18-чындык

1. Инсандын денебоюнун, ар-намысыннын кол тийгистигин чектөөтө жасалган кылмыш үчүн мыйзам негизинде жана катарында сот окуму боянча гана жол берилет. Кынноолорго, запкы көрсөтүүлөргө же адамгерчиллике сыйбаган мазактооу жазалоолорго бир да киши дуушар болууга тийиш эмес.

2. Талапка ылайык жол менен билдирилген жана ырасталган ыктыярадуу макулдуту болмоюнча адамдарга медициналык, биологиялык, психологиялык тажрыйба жасоого тыюу салынат.

3. Эч ким мыйзамдаа негизделген камакама алынуута жана камап коюуга кириштер кылышы мүмкүн эмес. Соттун окуму чыгарылганга чейин кылмыш үчүн жоопкерчиликти адамта таанулоого багытталган ар кандай аракеттерге.

4. Өлүм жазасы етө оор кылмыш үчүн жазалоонун өзгөчө чарасы катары мыйзам тарабынан белгиленини жана сот тарафынан гана берилши мүмкүн.

Өлүм жазасына окум кылынган ар бир адам ырайым сурап кайрылуута укуктуу.

19-чындык

1. Кыргыз Республикасында жеке мөнчик адамдын ажырагыс укутуу, анын бакубат турмушунун, ишкердик жана чыгармачылык жителинин табигый булаты, экономикалык жана жеке көз карандысыздыгынын кепилдиги катары таанылат жана камсыз кылышат.

- Менчик – кол тийгис. Эч ким ез менчигинен негизсиз ажыратылуута тийиш эмес, менчик ээсинин шыктырысыз мүлкүнин ажыратуута соттун чечими боюнча жана жол берилет.
- Мыйзамдарда караган езгене учурларда мамлекеттик мүхажидыктар үчүн мүлкү мажбурулап алмып куюн анын орду тендешиш толтуруулган шартта жана жүргүзүлүшү мүмкүн.
- Кыргыз Республикасында мурас укуту мыйзам менен сакталат жана кортолот.

20-статья

Кыргыз Республикасы чет олкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга адам укутууну бузулушуна байланыштуу себептер чыкканда башшашек укутун бере алат.

Учунчү бөлүм. Жарандын укуктары жана милдеттери**21-статья**

1. Кыргыз Республикасынин жарандарына, алардын бирникелире Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана мыйзамында тыкоу салынгандардан, чектөө юолгандардан башка бардымк иш-аркеттерди жүргүзүүгү оруссат берилет.

2. Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктары менен эркиндиктерин жүзүгө ашырышы анын жеке жана мамлекеттик кызыкылыктарды камсыздашы үчүн зарыл болгон милдеттерди аткарышынан ажырымсыз.

22-статья

1. Жарандын укуктары менен милдеттери жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бардымк жарандарга карата бирдей колдонуулуга жана Кыргыз Республикасынын Конституциясында, жарандарды социалдык жактан коргоо мыйзамдарында караган учурларды кошногондо алардын бирине да эз кандай артиклическ жана женилдик берилбоеогү тийини.

2. Мамлекет, анын органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары менен аныкталган ыттарым укуктардын чегинен чыга албайт.

23-статья

1. Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекетти башкаруута түзмөн түз жана өздөрүүнү окулдору аркылуу катышуута укуктуу.

2. Кыргыз Республикасынын жарандары мыйзамдарды, республикалых жана жергиликтүү маанидеги чечимдерди талкуулоо жана кабыл алуута катышуута укуктуу.

3. Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик бийликтүү органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоого жана шайлануута, ошондой эле референдумга катышуута укуктуу.

4. Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик жана муниципалдык кызметка кириүүтө бирдей укукуз өз.

24-статья

1. Кыргыз Республикасынын жарандары Мекенин коргоого укуктуу жана милдеттүү.

2. Жарандар мыйзамда аныкталган чектерде жана түрдө аскер кызметин отоотт. Аскердик кызмет отөөнин баштооттунун же аны альтернативдик кызмет отөө менен алмаштыруунун негиздери жана тартиби мыйзам менен белгилешет.

25-статья

Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайым салык жана жыйнам толоого милдеттүү.

26-статья

1. Үй-було – коомдун эң баштапкы уюткусу; үй-бүлө, ата, эне жана бала – бүткүл коомдун камкордуктуунун жана мыйзам тарабынан артыкча кортолуучу заты; балага кам коруу, аны тарбиялоо – ата-энелердин табигый милдет жана жарандык парсы. Эмгекке жарамдуу, жашы жетилген балдар ата-энелерине камкордук корууту милдеттүү.

2. Мамлекет жетимдерди жана ата-энесинин камкордуктуунан ажыраган балдарды багууну, тарбиялоону жана окутууну камсыз кылат.

3. Улууларды урматтоо, туутандары менен жакындарына камкордук көрүү – Кыргызстандын элинин мыйзам салты.

27-статья

1. Кыргыз Республикасында кары-картаңдарга, ооруп калтандарга, жана эмтекке жарамдуулутун жоготкондорго, бағаар-корөрүнөн ажырагандарга социалдык кам коруу мамлекеттин эзебинен камсыз кылышат.

2. Коомдук экономикалык мүмкүнүлүгүнүн жараша пенсия, социалдык жардам мыйзамда аныкталган тиричилк каражатынын эң томенкүй өлчөмүнүн кем эмес түрмүш дөнгөзлүн камсыз кылуута тийин.

3. Ыккяңрадуу социалдык камсыздандыруу, камкордуктуун кошумча башка да түрмөрүн түзүү жана кайрымдуулук корсогтуу колдоого алышат.

28-статья

1. Кыргыз Республикасынын жараны бардык түрдөгү жана жагдайдагы эмтегинин кортолушуна, коопсуздук жана гигиениналалттарына жооп берген эмтек шарттына, ошондой эле жумушсуздуктан социалдык коргоого алынтуу укуктуу.

2. Мамлекет жарандарды адистикке үйрөтүүгө жана алардын кесиптик чеберчилгигин жорорулаттуу камкорот, эмтек укутун кортоо жана бекемдөө максатын көздөгөн эле аралык макулдашулар менен эле аралык уюмдарга колдоо жана көмөк көрсөтөт.

3. Согуш маалымда, табигый кырсыктардын кесепетин жоою, эпидемия жана башка озгөчө кырдаалдарда, ошондой эле соттун окуму болонча жаза етөөден башка учурларда жарандарды мажбурлап ишке тартуута тьюу салынат.

29-статья

Кыргыз Республикасынын эмтек келишиими (контракт) болонча иштеген жарандары тиричилик карахжаттарынын мамлекет аныктаган ээ тооник олчомуну кем эмес акы алууга укуктуу.

30-статья

Кыргыз Республикасынын жарандары иш таштоо укуктуу.

Иш таштоону откерүү тартибى жана шарттары мыйзам менен аныкталат.

31-статья

1. Кыргыз Республикасынын жарандары ээ алуута укуктуу.

2. Иштин ээ узак убактысы, ээ алуунун ар жумалык ээ кыска мөрнөтү жана жыл саймын акы төлөнүүтүү ертүү, ошондой эле ээ алуу укутун ишке ашыруунун башка негизги шарттары да мыйзам менен аныкталат.

32-статья

1. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны билим алуута укуктуу.

2. Негизги билим – милдеттүү жана акысыз, аны ар бир адам мамлекеттик жана муниципалдык окуу жайларынан алуута укуктуу.

Мамлекеттик жана муниципалдык окуу жайларынан ар бир жаран акысыз орто билим алуута укуктуу.

3. Мамлекет бардык адамдар учун ар кимдин жөндөмүү жараза кесиптик, атайын орто жана жогорук билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.

4. Жарандардын мамлекеттик жана башка окуу жайларында акы төлөп билим алышына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган негизде жана тартилте жол берилет.

5. Мамлекет мыйзамда белгилештөн турдо окутуу-тарбиялоо жана башка билим берүү мекемелеринин ишине көзөмөл жүргүзөт.

33-статья

Кыргыз Республикасынын жарандары түрак-жайга укуктуу. Бул укук мамлекеттик, муниципалдык жана жеке түрак-жай фондунун инүүгүшү, жарандарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилештөн шарттарда жана тартилте түрак-жай алуута көмөк көрсөтүү менен камсыз кылышат.

34-статья

1. Кыргыз Республикасынын жарандары ден-соолутунун кортолушуна, саламаттык сактоонун мамлекеттик жана муниципалдык мекемелеринин тармагынан акысыз пайдалануута укуктуу.

2. Жарандарды медициналык жактан акы толотуп мыйзамда аныкталган негизде жана тартилте жол берилет.

35-статья

1. Кыргыз Республикасынын жарандары жашоосу жана саламаттыгын үчүн жагымдуу айлан-чейреден пайдалануута жана жаратылышты пайдалануу чөйрөсүндөгү аракеттерден улам саламаттыгына же мүлкүүне зияндан ордун толтуруп алуута укуктуу.

2. Айлан-чейре, жаратылыш байлыктарына жана тарыхый эстеликтөргө сарамжал мамиле жасоо – ар бир жарандын мыйк парзы.

36-статья

1. Маданият, коркөм онор, адабият, илім жана жалпыга маалымдоо каражаттары – эркин.

2. Мамлекет тарыхый эстеликтөргө коргот, адабият, коркөм онор, илім, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана спорттун инүүгүшүнүү үчүн камкордтуу зарыл шарттарда түзөт.

3. Жарандар маданий деөвлөттерден пайдалануута, коркөм онор, илім жаатында иштөөтүн алуута укуктуу.

37-статья

Мамлекеттин социалдык иш-аракети жарандын экономикалык эркиндиги менен жигерин, вузунун жана үй-бүлесүнүн экономикалык бауыбаттынын озү жетишүү мүмкүнчүлүгүн мамлекеттин камкордугу менен алмаштырылышына алып келбөөтөн тийши.

38-статья

1. Жарандардын укуту менен эркиндигин толук, сөзсүз, токтоосуз коргоо, бул жагынан укук бузуларга жол бербөө жана бузулган аблады өз ордуна көлтируү – мамлекеттин, анын бардык органдары менен

кызмет адамдарының; ошондай эле жергиликтүү өз алдынчы башкаруу органдарының жана алардың кызмет адамдарының мидасты.

2. Кыргыз Республикасы жаңандардын Кыргыз Республикасының Конституциясында жана мыйзамдарында бекітілген бардық укуту менен эркиндигін сот тарафынан кортоголушун кепилдігін алат.

3. Жаңандык укук мамылариверин келип чыккан талаштарды соттон тышкырач чечүү үчүн бейтарап соттор уюштурулушу мүмкүн. Бейтарап соттордун мыйтарым укуктары, алардың түзүлүшү жана иштөө тартиби мыйзам менен аныкталат.

39-СТАТЬЯ

1. Мыйзамдуу күчүнүн киргендеген сот екүмү менен күнөөлүү деп табылмайынча жарандын жасалған кылмыш үчүн күнөөлүү деп есептелейт.

2. Мамлекет ар күмдін жеке жана үй-бүлөлүк турмушуна мыйзамсыз жана өз бетінде кийлигүштүдөн, анын ар-намысын жана беледиң шек көлтируүдөн, эркин кат алышуусунун жана телефон менен сүйлөшүүлөрүнүн купукялышын бузудан кортоға кепилдігін алат.

3. Санкциялардан тиңтүү же алым коюу, коомдук тартиппи сактоо, кылмышкерди кармоо, адамдын омурүн, саламаттымын жана мүлкүн кортоого багытталган учурлардан башка убакта өч ким бирөөнүн түрак-жайына киругут укукусуз.

40-СТАТЬЯ

1. Кыргыз Республикасының ар бир жаңанына жетик юридикалық жардам жана Кыргыз Республикасының Конституциясы менен кепилденүүчүү укуктарды жана эркиндиктерди кортоға камсыз кылышат. Мыйзамда каралған учурларда укуктук жардам ақысыз корсетүлөт.

2. Кыргыз Республикасында адамдын жана жаңандардын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышын контролдүк кызуу Кыргыз Республикасының Акынкытчысының (Омбудсменине) жүктелет.

3. Кыргыз Республикасының Акынкытчысының (Омбудсменине) шайлоо тартиби, анын мыйтарым укуктары жана алардың жүзегө ашируу тартиби мыйзам менен белгиленет.

41-СТАТЬЯ

Адамдын жана жаңандын укуктарының, эркиндиктерине жана майдеттерине тишелелүү мыйзамдардын, башка чөнөмдөк укук актылардын жарылышының аларды колдонуунун майдеттүү шарты болуп саналат.

ҮЧҮНЧУ БАЛ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

42-СТАТЬЯ

1. Кыргыз Республикасының Президенти – мамлекеттін башчысы, Кыргыз Республикасының өз жогорку кызмет адамы.

2. Кыргыз Республикасының Президенти – элдин жана мамлекеттік бийликтін биримдігінин символу, Кыргыз Республикасының Конституциясының, адамдын жана жаңандын укуктарының жана эркиндиктеринин кепили.

3. Кыргыз Республикасының Президенти мамлекеттін ички жана тышкы саясатының негизги багыттарын аныктай, олкону ичинде жана әр аралык мамылелерде Кыргыз Республикасының атынан иш жүргүзөт, Кыргыз Республикасының элементтерин жана аймактың буттуктулгун кортоға боюнча чара көрөт, мамлекеттік бийликтің биримдігін жана ырааттуултуу, мамлекеттік органдардың макулдашып иштешин жана өз ара шайкеш аракеттенишин, алардың өз алдынчы жоопкерчилигин камсыз қылат.

Биринчи белүм. Кыргыз Республикасының Президентин шайлоо

43-СТАТЬЯ

1. Кыргыз Республикасының Президенти беш жылдык мөөнөтке шайланат.

2. Бир эле адам катары менен еки мөөнөттөн ашык Кыргыз Республикасының Президенти болуп шайланы албайт.

3. Кыргыз Республикасының Президенти болуп 35 жашка толгон жана 65 жаштан ашшаган, мамлекеттік тирады билең, Кыргыз Республикасының Президенттігіне талапкер катары корсетүлгенгө чейин республикада кеминде 15 жыл жашшаган Кыргыз Республикасының жараны шайланы алат.

4. Кыргыз Республикасының Президенти Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин депутаты боло албайт, кандайдыр бир башка кызметтүү зөлбөйт, жеке иншерлик жүргүзө албайт.

5. Кыргыз Республикасының Президенти озуннун мыйтарым укуктарының аткаралык жаткан учурда Кыргыз Республикасының Президенттін жаңы шайлоо башталғанга чейин саясий партиялардатын жана үйләрдәгі ишиннөктоң туруута тиңиши.

44-СТАТЬЯ

1. Кыргыз Республикасының иштеп жаткан Президенттін мыйтарым укуктарының бешинчи жылдандағы октябрь айынын солкын жекшембисинде Кыргыз Республикасының Президенттіне кезектеги шайлоо откерулет.

Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнүн мурда шайлоо Кыргыз Республикасынын Президентинин мыйгым укуктары мөөнөтүнүн мурда токтогон учурдан тартып уч ай аяктаа алдындағы сонку жекшембиде откеруда.

2. Кыргыз Республикасынын Президенти жарандар тарабынан жалпы, тен жана тике шайлоо укутуну негиздік жашыруу добуш берүү менен шайланат.

3. Кыргыз Республикасынын Президенттін талапкерлердин саны чектелбейт. Кыргыз Республикасынын Президенттін талапкер болуп кеминде 50 мин шайлоочуунун колтамасын топтоғон жарап каттала алат.

4. Шайлоого Кыргыз Республикасынын бардык шайлоочуларынын заалу процентине көбүнчө катышса, Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо откеруда деп табылат. Шайлоонун биринчи турунда ага катышынан бардык шайлоочулардын жарымынан көбүнчө добушун алган талапкер Кыргыз Республикасынын Президентин кызметтөрдөн ордуна шайланада деп эсептелеет.

Этерде добуш берүүнүн биринчи турунда бир да талапкер добуштардын жарымынан көбүнчө албаса, анда добуш берүүнүн ичинчи турунда көбүрөк добуш алган экзи тана талапкер катышат. Кайталап добуш берүүдө, эгер ага бардык шайлоочулардын кеминде 50 процента катышса, добуштардын жарымынан көбүнчө алган талапкер шайланада деп эсептелеет.

45-статья

1. Кыргыз Республикасынын Президенттін шайлоонун натыйжалары Кыргыз Республикасынын Конституциянын Соту тарабынан шайлоо бүткөндиң кийин жети күндиң кечкитирильбөй маасталуута тийиш.

2. Кыргыз Республикасынын Конституциясын Сотуна төрагасы добуш берүүнүн натыйжаларын жарыялагандан кийин отуз күндиң ичинде Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын катышуусунда айт берет.

3. Кыргыз Республикасынын Президенттін кызметтана киришин жатып Кыргызстандың элгине томонкүдой айт берет:

«Мен, ..., Кыргыз Республикасынын Президенттін кызметтана киришин жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мемлекеттің майын түтүүгө жана сактоо, Кыргыз мамлекеттің элементтердин жана бүтүншүгүн коргоо, Кыргыз Республикасынан бардык жарандарынын укуктары менен эркиндиктерин үрматтогоо жана хамса кылуул, бүтүншүгүн ал шаштага жүктөп Кыргыз Республикасынын Президенттін бийнек майданын талықпастан ар-наамынтуулук мөнен аткарууга оз элизмидан, ийик ата-жүртүм – Ала-Тоонун алданды айт берем!».

4. Президенттік мандаттын мөөнөтүн айт берген мезгилиден тартып башталат. Кыргыз Республикасынын Президенттін мыйгым укуктары жана шайланган Кыргыз Республикасынын Президенттін кызметтана киришин мезгилиден тартып токтотуда.

Экинчи белум. Кыргыз Республикасынын Президенттін ыйгарым укуктары

46-статья

1. Кыргыз Республикасынын Президенти:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүн аныктайт жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин бекітүсүсүнө киризиет;

2) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин макулдуту менен Кыргыз Республикасынын премьер-министрин дайындаидат;

3) Кыргыз Республикасынын премьер-министринин сунушу боюнча жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин макулдуту менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрүн дайындаидат; Кыргыз Республикасынын премьер-министринин сунушу боюнча администрациялык ведомствоордун жетекчилерин кызметтана дайындаидат; аларды кызметтана башшотот;

4) Кыргыз Республикасынын премьер-министрин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн же анын айрым мүчөсүнүн кызметтана кетүү жөнүндөн отынчын кабыл алат; оз демилеси бөвөнча Кыргыз Республикасынын премьер-министрин же Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кызметтана кетириүү жөнүндө чечим кабыл алат; оз демилеси бөвөнча же Кыргыз Республикасынын премьер-министринин сунушу менен администрациялык ведомствоордун жетекчилерин кызметтана башшототу укуктуу;

5) Кыргыз Республикасынын премьер-министринин сунушу боюнча жана тиешелүү жергиликтүү кенештердин макулдуту менен жергиликтүү мамлекеттік администрациялардын башчыларын кызметтана дайындаидат; аларды кызметтана башшотот;

6) Кыргыз Республикасынын мамлекеттік катышынан кызметтана дайындаидат, анын статусун жана ыйгарым укуктарын аныктайт; озунун иш-аракеттин камсаз қылдуучу Кыргыз Республикасынын Президенттін Администрациясын түзөт;

7) Улуттук коопсуздуук кызметтана түзөт жана жоет;

8) Кыргыз Республикасынын Коопсуздуук кенешин жана башка координациялык органдарын түзөт жана аларды башчыларын кылат;

9) озунуно баштап мемлекеттік күзөт кызметтана жана Улуттук гвардиянын түзөт;

10) Өкмөтүн курамынан кирбетен аткаруу органдарын түзөт жана жоет;

11) Кыргыз Республикасынын премьер-министр менен кенешин, мамлекеттік бюджеттін эсебинен күтүлген органдар үчүн кадрларды даярдоонун жана тандоонун, мамлекеттік органдардын каржылоонун жана мамлекеттік кызметчилерге эмгек ақы толоонун бирдиктүү тутумун бекитет.

2. Кыргыз Республикасының Президенти:

1) Жогорку Республикасының Конституциялык Сотунун терагасынын, алны орунбасарынын жана Кыргыз Республикасының Конституциялык Сотунун судьяларынын қызметтіне шайлоо учун талапкерлерди Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине сунуш кылат;

2) Кыргыз Республикасының Жогорку Сотунун терагасынын, алны орун басарларынын жана Кыргыз Республикасының Жогорку Сотунун судьяларынын қызметтіне шайлоо учун талапкерлерди Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине сунуш кылат;

3) Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине менен макулдуу бөюнча Кыргыз Республикасының Башкы прокурорун дайындайт; Кыргыз Республикасының Башкы прокурорунун сунушу бөюнча Кыргыз Республикасының башкы прокурорунун орун басарларын, Кыргыз Республикасының аскердин прокурорун қызметтіне дайындайт; аларды қызметтан башшотот;

4) Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин макулдуу менен Кыргыз Республикасының Улуттук банкынын терагасын дайындайт; Кыргыз Республикасының Улуттук банкынын терагасынын сунушу бөюнча Кыргыз Республикасының Улуттук банкынын терагасынын орун басарларын жана Башкорманнан мүчөлөрүн қызметтіне дайындайт; аларды қызметтан башшотот;

5) Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин макулдуу менен Кыргыз Республикасының жергиліктүү сотторунун торагаларын, алардын орун басарларын жана судьяларын дайындайт; Кыргыз Республикасының Конституциясында жана конституциялык мыйзамдарында каралган учурларда аларды қызметтан болшотот.

3. Кыргыз Республикасының Президенти:

1) Кыргыз Республикасының тынык саясатына жетекчилик кылат;

2) сүйлемшүүлорду жүргүзтөн жана Кыргыз Республикасының ал аралык келишкимдерине кол көт;

3) ратификацияло грамматаларына кол көт;

4) Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин тийштүү комитети менен көнешкелден кийин Кыргыз Республикасының чет мамлекеттердеги жана ал аралык уюмдарды дипломатиялык оқудандорун дайындайт; алардың кайра чакыртылыш алат; Кыргыз Республикасының Президентинин алдында аккредиттелең чет мамлекеттердин дипломатиялык оқултучукторунун башчыларынын жана ал аралык уюмдардын оқудандорун иштештөн жана кайра чакыртуу грамматаларын кабыл алат;

5) Кыргыз Республикасының жарандытина кабыл алуу жана жарандытынан чыгаруу, саясий башбаанек берүү маселелерин чечет.

4. Кыргыз Республикасының Президенти:

1) Кыргыз Республикасының мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлайт;

2) Кыргыз Республикасының ардаектуу наамдарын ыйгарат;

3) жогорку аскердик наамдарды, дипломатиялык рангаларды, класстык чиндерди жана башка атайын наамдарды ыйгарат;

4) мыйзамдын ылайыктынан кылат.

5. Кыргыз Республикасының Президенти:

1) Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине мыйзам долбоорорун киргизет;

2) мыйзамдарга кол көт жана аларды жарымлайт; озунун каршы тицирин билдириүү менен аларды кайталап караң чыгуу учун Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине кайтарып берет;

3) өлкөдөгү иштердин албы жөнүндөгү ар жылдык билдириүү менен Кыргызстандын элнө кайрылат, ал Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин жыйналышында окулат;

4) Кыргыз Республикасының Окмотунун жана башка аткаруу бийлик органдарынын ченемдик укуктук актыларыннан колдонулушу токтоту түрүү же жокко чыгаруута укуктуют;

5) көчпөтирилгис муназзетүү иш-чараларды мамлекеттик каражаттардын эсебинен каржылоо маселелерин чечүүтүү укуктуют;

6) ушул Конституциянын 68-статьясында каралган учурларда жана тартилте мыйзам чыгаруу ыйгарым укуктарының жүзөгү ашырат.

6. Кыргыз Республикасының Президенти:

1) Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин жыйналышын мөнөттөн мурда чакыруута жана карала турган маселелерди аныктоого укуктуют;

2) өз демилтеси боянча референдумду дайындайт; көмінде үч жүз миң шайлоочунун, Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалын санынын көпчүлүгүнүн демилтеси боянча референдумду дайындао жөнүлүп чечим кабыл алат;

3) Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине шайлоону дайындайт, ушул Конституцияда каралган учурларда Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешин мөнөттөн мурда таркатат;

4) жергиліктүү көнештерге шайлоону дайындайт жана Кыргыз Республикасының мыйзамында каралган учурларда аларды таркатат;

5) Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин макулдуу менен Кыргыз Республикасының Шайлоо жана референдум откоруу боянча борбордук комиссиясынын торагасын дайындайт; Кыргыз Республикасының Шайлоо жана референдум откоруу боянча борбордук комиссиясынын курамынын жарымын дайындайт; мыйзамда каралган тартилте жана учурларда аларды қызметттан башшотот;

6) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын торагасын дайындайды; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудиторорунун курымынын жарымын дайындайды; аларды кызметтән башшотот.

7. Кыргыз Республикасынын Президенти мыйзамда каралган нетиздер болгон учурда взятое абалды киргизүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө эксперт, ал эми зарыл уттарда аны айрым жерлерде алдын ала жарылабастан киргизет, буд жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине токтоосуз билдириет.

8. Кыргыз Республикасынын Президенти жалпы же жарым-жарталык мобилизацияны жарылайт; Кыргыз Республикасынын баскынчылык жасалтанды же түздөн түз баскынчылык коркунчу болгондо согуш абалын жарылайт жана бул маселени тез арада Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин кароосуна коет; олжон жана анын жарандарынын коопсуздуун коргоо таламдардын аскер абалын жарылайт жана бул маселени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин кароосуна токтоосуз коет.

9. Кыргыз Республикасынын Президенти Курадалдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысы болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Курадалдуу Күчтөрүнүн жогорку аскер башчылыгын дайындайды жана алмаштырат.

47-статья

1. Кыргыз Республикасынын Президенти жарлыктарды жана бүйрүктарды чыгарат.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары жана бүйрүктары Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында мильтеттүү түрдө аткарылуута тийин.

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-статьясынын 5-пунктуналаты 6-пунктчага ылайык мыйзамдык ыгарым укуктарын жүргүзүү учурунда кабыл алган жарлыктары мыйзам күчүнө ээ.

48-статья

Кыргыз Республикасынын Президенти ушул Конституциянын 46-статьясынын 3-пунктундагы 2-пунктчада каралган ыгарым укуктарын Кыргыз Республикасынын премьер-министрине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүүнүн муччөлөрүнө жана башка кызмат адамдарына берүүтө, ошондой эле алар кол көнтөн эл аралык финансиси келишишмдерин жана кредиттик макулдашууларды ратификациялоо укуктуу.

49-статья

1. Кыргыз Республикасынын Президенти кол тийгис укукка ээ. Кыргыз Республикасынын Президентинин ар-намысы жана абрю мыйзам менен көртөлтөт.

2. Кыргыз Республикасынын Президентин, ошондой эле анын үй-бүлөсүн камсыз кылуу, тейлоо жана кортоо мамлекеттин эсебинен жүргүзүүлөт.

50-статья

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин ыгарым укуктары анын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жылбынышында жасаган билдиригүүсү бөвөнчча кызметтанин кеткенде, ушул Конституцияда каралган тартынте ал кызметтанин баш тартышынын натыйжасында, ошондой эле ыгарым укуктарын ооруп калгандында же анын кайтыш болгондуун байланыштуу аткара албаган учурда токтолтулушу мүмкүн.

2. Кыргыз Республикасынын Президенти ооруп калгандында байланыштуу мильтеттерин аткара албаган учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши ээзу түзүүчү мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундуусуну негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинин добушу менен Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөттөн мурда кызметтанин башшоту жөнүндө чечим кабыл алат.

51-статья

1. Кыргыз Республикасынын Президенти мамлекеттик чыккынчылык же башка оор кылмыш жасагандыгы учун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан көвлөнгөн, Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунун корутундуусу менен ирасталган күнөөнүн негизинде гана кызметтанин четтетилиши мүмкүн.

2. Кыргыз Республикасынын Президентин кызметтанин четтетүү учун алар карши күнөө кую жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин чечими Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн демилгеси бөвөнчча анын депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинен ашыттын добушу менен жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши түзүүчүү атаяны комиссиянын корутундуусун болгондо гана кабыл алынууга тийин.

3. Кыргыз Республикасынын Президентин кызметтанин четтетүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши көйтөн күнөө бөвөнчча Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунун карши корутундуусу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин таркаттуу алмы келет.

4. Кыргыз Республикасынын Президентин кызметтанин четтетүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши көйтөн күнөө бөвөнчча Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунун он корутундуусу болон учурда ал бөвөнчча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин чечими Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши күнөө көйтөн тартып кеминде эки айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын кеминде бештеш тортурун ашыттын добушу менен кабыл алынууга тийин. Эгерде бул мөөнөттөн ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши чечими кабыл албаса, күнөө кую четке кагылды деп эсептөлинет.

52-статья

1. Ушул Конституциянын 50-статьясында көрсөтгөлген себептер бойынша Кыргыз Республикасынын Президенти өз милдеттерин аткарруа мүмкүн болбогон учурда Кыргыз Республикасынын жана Президенти шайланганға чейин анын милдеттерин Кыргыз Республикасынын премьер-министрі аткаралады. Мында Кыргыз Республикасынын жана Президентин шайлоо Кыргыз Республикасынын Президенти мыйтарым укуктарыны токтоткан учурдан баштап үч айдан тоюннаннан откөрүлүп тиши.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин милдеттерин аткаралады жаткан Кыргыз Республикасынын премьер-министр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешин таркатуута, референдум дайындоо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйтарым укуктарыны токтотуута, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүлөрдү жана толуктоодорду киргизүү жөнүндө сунуш киргизүүтө укуксуз.

53-статья

1. Ушул Конституциянын 51-статьясында белгиленген тартилге кызметтисиң четтетилгендөн башка Кыргыз Республикасынын мурдагы бардык Президенттери Кыргыз Республикасынын экс-Президенти деген наамга 99 болот.

2. Кыргыз Республикасынын экс-Президенти кол тийгис укукка ээ. Ал Кыргыз Республикасынын Президентинин мыйтарым укуктарынын аткаруу мезгилиниде жасаган аракеттери же аракеттисидиги үчүн жазык жана администрациялык жоопкерчиликке тартылышы, ошондой эле кармалууга, камакка алынууга, тингүүгө, суракка алынууга же жеке текшерүүгө душар кылтымын мүмкүн змес.

3. Кыргыз Республикасынын экс-Президентинин кол тийгистик укуту ал ээлген турак-жайга жана кызметтисиң болмопор, ал пайдаланган транспорт каражаттарына, байланыш каражаттарына, ага таандык архивге, башка мүлкүү, документтерге, жүктөрө жана анын кат-кабарларына да жайылтылат.

4. Кыргыз Республикасынын экс-Президентинин жана анын жубайын, бойго жете эзек балдарын жана анын багуусундагы үй-було мүчөлөрүн камсыз кылуу, тейлөө жана кортоо мыйзамда белгиленген тартилге мамлекеттин зөсбинен жүргүзүлөт.

ТОРГУНЧУ БАП КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ

54-статья

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши – Кыргыз Республикасынын парламенти – мыйзам чыгаруу бийликтин жана оз мыйтарым укуктарынын чегинде контролдук кылуу функцияларын жүзөтө ашыруучу окуялуктуу орган.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши 75 депутаттан турат, алар бир мандаттуу аймактык шайлоо округларды бойонча беш жылта шайланат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү укуту саясий партияларга, ошондой эле озун озү корсетүү жолу менен жарандарга таандык.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши жалпы, төц жана тике шайлоо укутунун негизинде жашыруун добулуу берүү менен шайланат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо тартиби мыйзам менен аныкталат.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине көзектеги шайлоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин мыйтарым укуктарынын бешинчи жылында февралдын сонку жекшембисинде откөрүлөт.

55-статья

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши озүнүн биринчи сессиясын анын конституциялык курамынан кемицеңдөн үчтөн экиси шайлангандан кийин шайлоонун натыйжасы жарылгандан 30 күнден кечиклестен чакырат.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жаша боюнча эң улуу депутатты ачат.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин алдында томонкүдөй айт берет:

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутатынын кызметтиси киришил жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимді билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоо, ал милдеттеримді буттук элдин кызычкылгында аткаралууга, кыргыз мамлекеттин земендигигин жана көз карандысыздыгын коргоого айт беремин».

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын мыйтарым укуктары айт берген күнден башталат.

4. Жаны шайланган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин биринчи жыйналышы болгон күнден тартип мурда шайланган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин мыйтарым укуктары токтотулат.

56-статья

1. Шайлоо күнүнө карата 25 жашка толтоң, шайлоого катышуута укуту бар жана депутаттыкка талапкерликке корсетүүлөр алдында республикада кеминде 5 жыл жашаган Кыргыз Республикасынын жаранды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты болуп шайланады.

- Атайылап кылмыш жасагандыгы учун соттолгон жаран, зерде анын соттуулуту жоюлбаса жана белгиленген тартилте алыш салынбаса, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин шайланы албайт.
- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты Кыргызстандын элинин окулуп болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына баш ииет.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты кол тибестик укутуна ээ. Ал депутаттык ишине байланыштуу айткандары же Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешиндеи добуш берүүнүн натыйжасын учун күтүпнүктөө албайт. Депутат кылмыш устуноң кармалгандан тышкыркы учурларда кармалышы же камакка аланышы, тингтилиши же жекече текшерилиши мүмкүн эмес. Депутатты жазык жоопкерчилгигине, ошондой эле сот тартибинде администрациялык жоопкерчиликке тартууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин макулдуу менен гана жол берилет.

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты бир эле учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчүсүнүн кызмет орун эзэл албайт же жергиликтүү кенештин депутаты боло албайт.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты судьянын, прокурордун кызматтын эзлей албайт; ошондой эле башка мамлекеттik кызматта боло албайт. Ишкердик жүргүзүл албайт, коммерциянын уюмдардан жетекчи органдарынын же байкоочу кенештеринин курамына кире албайт.

Егерде илним-педагогикалык жана башка чыгармачылар иш Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутатынын депутаттык мильдөттерди аткаралуусуна зиян келтирбесе, ал мыңдай ишти аткара алат.

6. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутатынын алтын укуктары Жогорку Кенештин мыйгарым укуктарынын токтотулушу менен бир учурда токтотулат.

7. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттынин мыйгарым укуктары ал жазуу жузүндө өз депутаттык мыйгарым укуктарынын токтотууда жонундо арыз бергенде, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин таркатылганда, ал сот тарафынан депутат укуктук аракетке жөнөмсөз деп таанылганда, аны дайындык жок болду же олду деп жарыллоо жонундо соттун чечими мыйзамдуу күчүнүн киргендө, ошондой эле ал кайтыш болгон уурада мөөнөттүнүн мурда токтотулат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты ага карата соттун айып окуму мыйзамдуу күчүнүн киргендө; башка ишке которулганда же депутаттык мыйгарым укуктарды аткару менен айкалышпаган ишин таштабаганды; шайлоо анык эмес деп табылганда; Кыргыз Республикасынын тышкын түркүтүү жашоого көчүп кетгенде; Кыргыз Республикасынын жаңардыгынан чыкканды же Кыргыз Республикасынын жарандыгын жототкодо мыйгарым укуктан ажыратылат.

8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутатынын мыйгарым укуктарынын токтотуу, ошондой эле аны мыйгарым укуктарынан ажырату Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум откөрүүү боюнча Борбордук комиссиясынын токтому менен жүргүзүлөт.

9. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты соттунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жыйналыштарына жүйөлүү себепсиз такай катышпаганда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттынин жалалы санынын көнчүлүк добушу менен кабыл алынган чечим боюнча депутаттык мыйгарым укуктарынан ажыратылат.

10. Депутаттын мыйгарым укуктарынын мөөнөттүнүн мурда токтотуунун натыйжасында пайдалы болгон биш мандатты эзээлоо тартиби мыйзам менен аныкталат.

57-статья

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты аткаруу бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына суроо-талаап менен кайрылуута укуктуу, алар суроо-талаапка бир айлык мөөнөттөн көшкүрбестен жооп берүүгү мильдөттү.

Биринчи бөлүм. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин мыйгарым укуктары

58-статья

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин карамагына төмөнкүлөр берилет:
- Конституцияды белгиленген тартилте Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоорду киргизүү;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын кабыл алуу;
- Конституцияны жана өзү кабыл алган мыйзамдарды расмий чечмелөө;
- Кыргыз Республикасынын чегараларын өзгөртүү;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан киргизилген республикалык бюджетти жана анын аткармалыкка женүнде отчеттуу, социалдык-экономикалык оптүүүнүн жалпы мамлекеттik программаларын бекитүү;
- Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн маселелерин чечүү;
- Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону дайындоо;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу буюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүн бекитүү;
- Кыргыз Республикасынын премьер-министрин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрүн дайындоого макулдуук берүү;

10) депутаттардын жалпы санынын көмүндө үчтөн экисинен ашытынын добушу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ишешбестик билдириүү;

11) Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунун төрагасын, анын орунбасарын жана Конституциялык Сотун судьяларын шайлоо жана кызматынан башшотуу;

12) Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун төрагасын, анын орун басарларын жана Жогорку Сотун судьяларын шайлоо жана кызматынан башшотуу;

13) жергилитүү согтордун судьяларын дайындоого макулдук берүү;

14) Кыргыз Республикасынын башкы прокурорун дайындоого макулдук берүү;

15) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын төрагасын дайындоого макулдук берүү;

16) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум откоруу боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасын дайындоого макулдук берүү;

17) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум откоруу боюнча борбордук комиссиясынын курамыннын жарымын шайлоо;

18) Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасын дайындоого макулдук берүү;

19) Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудиторлорунун курамыннын жарымын дайындоо;

20) Кыргыз Республикасынын акыйкатчысын (омбудсменин) жана анын орун басарларын шайлоо жана кызматынан башшотуу;

21) Кыргыз Республикасынын ушул Конституциясының 48-статьясында караптандан башка учурларда эл аралык келишимдерди ратификациялоо жана денонсациялоо;

22) озочто абалды киргизүү, буд маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын бекитүү же жокко чыгаруу;

23) согуш жана тынчтык маселелерин чечүү; аскердик абалды киргизүү, согуш абалын жарыялоо, буд маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын бекитүү же жокко чыгаруу;

24) тынчтыкты жана коопсузлукту колдоо боюнча мамлекеттер аралык келишимдик милдеттерди аткаруу зарыларды болгон учурда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн анын чектеринен тышкари жерлерде пайдалану мүмкүнчүлүгүнүн маселесин чечүү;

25) Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангдарын, классстык чиндерин жана башка атаптый наамдарын белгилөө;

26) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын жана ардаактуу наамдарын уюштуруу;

27) мунитис (амнистия, кечирим берүү) жөнүндө актларды чыгаруу;

28) Кыргыз Республикасынын Президентинин кайрылууларын жана билдириүүлөрүн, чет мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жетекчилеринин жана башка окуллорунун создерүүнүтүү;

29) Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунун олкодугу конституциялык мыйзамдуулуктун абалы жонундогу ар жылдык билдириүүлөрүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын (омбудсменин) адамдын жана жарадын укуктарын менен эркиндиктерин сактоо жана көргөтүүчүүдүүгө олкодугу иштердин абалы жонундогу ар жылдык отчетүнүтүү;

30) Кыргыз Республикасынын премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын төрагасынын, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын ар жылдык отчеттөрүнүтүү;

Буд пунктта аталган кызмет адамдарынын ар жылдык отчеттөрүнүтүү ушул Конституциянын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын тийиштүү мамлекеттик органдардын жана алардын кызмет адамдарынын өз адайчалуулуту жана көз карандысыздыгы жонундогу жоболоруун эске алуу менен ишке аширылат.

31) Кыргыз Республикасынын Президентин кызмет ордунаан четтегетүү;

32) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине ушул статьянын 1-пунктуун 2, 7, 9-20, 28-31-пунктчаларында корсогтулган маселелер боюнча, ошондой эле мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү маселелери бөвөткөн кабыл алат.

33. Эгерде ушул Конституцияда кабыл алуунун башка тартиби каралбаса, мыйзамлар жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

59-статья

1. 58-статьяны 2-пунктууда корсогтулган тизмеге кирбетен маселелер, ошондой эле мамлекеттик жана коомдук түрмүштүн башка маанилүү маселелери мыйзамлар менен жонго салынат.

2. Кыргыз Республикасынын Президенти кол коймовнча мыйзам жолдоонуга киргизилиши жана жарыгланышы мүмкүн эмес.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешини Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн оттүнүүтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин караматына берилген маселелер боюнча токтомдордуу кабыл алуута Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн уруксат берини мүмкүн.

60-статья

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинің өз курамынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин төрагасын, анын орун басарларын шайлашт жана кайра чакырып алат.
 2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин төрагасы:
 - 1) Жогорку Кенештин жыйналыштарын алым барат;
 - 2) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жыйналыштарында каралуучу маселелерди даирдоого жалпы жетекчилик кылат;
 - 3) Жогорку Кенеш кабыл алган актыларга кол көйт;
 - 4) Кыргыз Республикасында жана андан тышкы жерлерде Жогорку Кенештин өкүлү болот, Жогорку Кенештин Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, мамлекеттүк бийликтүүлүк аткаруучу жана сот бутактары, жергилиткүү өз алданча башкаруу органдары менен өз ара байланышын камсыз кылат;
 - 5) Жогорку Кенештин аппаратынын ишине контролдүк кылат;
 - 6) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Регламенти жонундогу Мыйзам менен ага жүктөлгөн башка ыйтарым укуктарды ишке ашиярат.
3. Жогорку Кенештин төрагасын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын конкүчлүк добушу менен жашырын добуш берүү аркылуу шайланат.

Терага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине отчет берет жана Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын кеминде учтон экисинен ашигынын добушу менен кабыл алынган чечим боюнча кайра чакыртылыши мүмкүн.

4. Жогорку Кенештин төрагасынын орунбасарлары жашырын добуш менен шайланат, төраганын ташырмасы боюнча анын айрым мандаттерин аткарат жана төрага жок болуп калган учурда аны алмаشتырат. Жогорку Кенештин төрагасынын орун басарлары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Регламенти жонундогу мыйзамда каралган тартылыштада кайра чакыртылат.

61-статья

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеси өз депутаттарынын ичинен 7ден ашпаган түрүктуу комитеттерди, ошоңдой эле убактылуу комиссияларды түзүп жана алардын төрагаларын шайлашт.

Жогорку Кенештин депутаты бир гана комитеттингин же комиссиянын мүчүсү боло алат.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин комитеттери Жогорку Кенештин ыйтарым укуктармын таандык маселелерди даирдоо жана алдын ала кароону ишке ашиярат, Жогорку Кенеш тарабинан кабыл алынган мыйзамдарды жана башка чечимдерди түрмүшкүү ашигуруу контролдүк кылат.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин мыйзамдары жана башка ченемдик укук актылары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин тийинштүү комитеттери тарафынан долбоорлуу алдын ала каралтандын кийин кабыл алынат.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин ыйтарым укуктарынын таандык кызыгын кызмет адамдардын дайындоо жана шайлоо, мамлекеттик кызмет орундарына дайындоого жана кызметтеннен бошотууга макулдуук берүү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин тийинштүү комитеттеринин корутундусу болгон учурда ишке ашияратлат.

62-статья

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин сессиясын жыйналыш түрүндө жана сентябрдын биринчи жумушчу күнүнен баштап келерки жылдын июнунун ақыркы жумушчу күнүнө чейин жылнын бир жолу еткерүлөт.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин көмексиз сессиялары Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн же болбосо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын кеминде учтон биринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин төрагасы тарафынан чакырлыат.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жыйналышы ага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын кеминде учтон экиси катышкан учурда ыйтарым укуктуу болот.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин ага Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен таандык кызыгын маселелер бөюнчалык чечимдерди жыйналыштарда гана депутаттардын добуш берүүсү менен кабыл алат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жыйналыштарында Жогорку Кенешинин депутаты жеке езүү добуш берет. Добуш берүүден баш тартиуга жол берилбейт.

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин ишине уюштуруу жана анын иштөө тартиби, анын аппаратынын түзүү жана кызмет орундарынын саны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Регламенти жонундогу Мыйзам менен аныкталат.

63-статья

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын кеминде учтон экисинен ашигынын добушу менен кабыл алынган озун озу таркатуу жөнүндөгү чечими бөюнчалык мөөнөтүнөн мурда таркатылыши мүмкүн.

2. Кыргыз Республикасының Жогорку Кенеши Кыргыз Республикасының Президенти тарабынан референдумдун натыйжаларына ылайык; премьер-министрди дайындоого макулдук берууден үч жолу баш тартылган учурда; Кыргыз Республикасының Жогорку Кенеши менен мамлекеттік бийликтин башка бутактарының ортосундагы чечилбес карама-каршылыктарды пайдала кылган кризистик жағдайда мөнөттөнүн мурда таркатылышы мүмкүн.

3. Ушул Конституциянын 51-статьясының 3-пунктуда каралган учурда Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине Кыргыз Республикасының Конституциялык Соту корутундуң чыгарылган учурдан баштап таржатылды деп зепелет.

4. Жогорку Кенеш томонку учурларда таркатылышы мүмкүн эмес:

- озочо же аскердик абалдын уурунда;
- Кыргыз Республикасының Президентине кызматтан четтетүү жөнүндө маселе Жогорку Кенеш тарабынан каралып жаткан учурда;
- Кыргыз Республикасының Президентинин ыйтарым укуктары аяктагана чейин байдаң из үбакыт калганда.

5. Кыргыз Республикасының Жогорку Кенеши таржатылган учурда Кыргыз Республикасының Президенти Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо күнүн Кыргыз Республикасының жаңы шайланган Жогорку Кенеши озүнүн биринчи жыйнайышына мурдагысы таржатылган учурдан баштап алты алдан кечиндестан чогулгудай кылыш дайындаат.

Экинчи бөлүм. Мыйзам чыгаруу иши

64-статья

1. Мыйзам чытарууга демилге укуту темөнкүлорго таандык:

- 30 минүнш шайлоочута (элдик демилге);
- Кыргыз Республикасының Президентине;
- Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин депутаттарына;
- Кыргыз Республикасының Өкмөтүнө.

65-статья

1. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине киргизилет.

2. Кыргыз Республикасының Президенти же Кыргыз Республикасының Өкмөтү кечиктирилтис деп аныктатан мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасының Жогорку Кенеши тарабынан кезексиз тартыпте каралат.

3. Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине жиберилген мыйзам долбоорун Жогорку Кенештин Терагасы Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин тийшиндүү комитеттин жиберет. Комитет бир алдан ашпаган мөнөттө мыйзам долбоорун озүнүн корутундуусу менен коюп Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин жыйнайышынын каросуна киргизүүгү мүлдөттүү.

4. Республикалык бюджет жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна түзөтүүлөр Кыргыз Республикасының Өкмөтүнүн макулдугу менен гана киргизилиши мүмкүн.

5. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга озертүүлөрдү киргизүү, салыкты киргизүү же алыш салуу, алардын төлөөндөн болшотуу жөнүндөгү, мамлекеттік финанснын мүлдөттөнмелерин озертүү жөнүндөгү мыйзамдардын долбоорлору, республикалык бюджеттин зөбөйнөн жабуу каралган чыгармадардын кобойтунуу же анын киреши белгүүн кысқартуулуктарынан башка мыйзамдардан долбоорлору Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине Кыргыз Республикасының Өкмөтүнүн макулдуту менен гана киргизилиши жана кабыл алынышы мүмкүн.

6. Кыргыз Республикасының Конституциясына, конституциялык мыйзамдарга озертүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө мыйзамдар, Кыргыз Республикасының Конституциясын жана конституциялык мыйзамдарды чечмелөө жөнүндө мыйзамдар, Кыргыз Республикасының чегараларын озертүү жөнүндө мыйзамдар Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынан кеминде үтчен экисинен ашыттын дөшүү менен Кыргыз Республикасының Жогорку Кенеши тарабашан кабыл алынат.

7. Озочо жана аскер абалынынчуралда Кыргыз Республикасының Конституциясына жана конституциялык мыйзамдарнын озертүү жана толуктоо киргизүүгү тьюю салынат.

8. Сөз жана басма сөз эркиндигин чектеген мыйзамдарды кабыл алуута жол берилбейт.

66-статья

1. Кыргыз Республикасының Жогорку Кенеши кабыл алган мыйзам бир алдан ичинде кол коюу учун Кыргыз Республикасының Президентине жиберилет.

2. Кыргыз Республикасының Президенти мыйзамды алган күнден тартып бир алдан кечиктирибестен ага кол көт же аны озүнүн каршы шакири менен Кыргыз Республикасының Жогорку Кенешине тайратан кароо учун кайтарат.

Кыргыз Республикасының Жогорку Кенеши Мыйзамды Кыргыз Республикасының Президентинин карши пикирлерине менен бирдикте алган күнден тартып кеминде байдаң кийин аны кайталан карашы мүмкүн. Этерде Кыргыз Республикасының Жогорку Кенеши Кыргыз Республикасының Президентинин карши пикирлерине макул болсо, бул жобо колдонулбайт. Кыргыз Республикасының Президенти сунуш кылган редакцията Кыргыз

Республикасынын Жогорку Кенеши макул болгон учурда мыйзамга Кыргыз Республикасынын Президенти ушул статьянын 2-пунктууда каралган мөөнөтө кол көт.

3. Этерде мыйзам канталап каралганда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенесинин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үттөн айтылган макул болуп менин мурда кабыл алышкан редакциясында жактырылса, ага Кыргыз Республикасынын Президенти келип түшкөн күндөн баштап бир айдан ичинде кол коюута тишиш.

4. Ушул Конституциянын 65-статьясынын 6-пунктуунда көрсөтүлгөн, Кыргыз Республикасынын Президенти канталап карап чыгуу үчүн кайтарган мыйзам Жогорку Кенеси тарабынан кеминде бир жылдан кийин каралышы мүмкүн. Этерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеси Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы тикирлердө макул болуп чечимин кабыл алса, бу жоба колдонулбанд. Кыргыз Республикасынын Президенти сунуш кылган редакцияга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши макул болгон учурда мыйзамга Кыргыз Республикасынын Президенти ушул статьянын 2-пунктууда каралган мөөнөтө кол көт.

5. Этердеу碌у Конституциянын 65-статьясынын 6-пунктуунда көрсөтүлгөн мыйзам аны кеминде бир жылдан кийин кайталап карап чыгуу учурunda Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенесинин депутаттарынын жалпы санынын кеминде бештеш тортуун ашыттын добулуп менин мурда редакциясында кабыл алышса, анда ага Кыргыз Республикасынын Президенти бир айдан ичинде кол коюута тишиш.

67-статья

Этерде мыйзамдан озүнде же аны колдонууга киргизүүнүн тартыби жөнүндөгү мыйзамда башкасы каралбаса, анда мыйзам жарыяланган учурдан баштап он күн откондөн кийин кирет.

68-статья

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеси өзүнүн мыйзам чыгаруу ыйтарым укуктарын Кыргыз Республикасынын Президентине бир жылдан ашпаган мөөнөтке бере алат.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеси таркатылган учурда мыйзам чыгаруу ыйтарым укуктары Кыргыз Республикасынын Президентине отот.

3. Мыйзам чыгаруу ыйтарым укуктары Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан мыйзам күчүнө ээ болгон жарлыктарды чыгаруу менин аткаралат.

БЕШИНЧИ БАП КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ БИЙЛИГИ

69-статья

Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, ага баш ийген министрлөр, мамлекеттik комитеттер, администрациялык ведомстволор, аткаруу бийлигинин башка органдары жана жерпилкүтүү мамлекеттik администрация жүргүзөт.

Биринчи бөлүм. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

70-статья

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү – Кыргыз Республикасынын мамлекеттik аткаруу бийлигинин жогорку органды.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишине Кыргыз Республикасынын премьер-министр жетекчилик кылат. Өкмөт Кыргыз Республикасынын премьер-министриш, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринен, министрларден жана мамлекеттik комитеттердин торагаларынан турат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүм Кыргыз Республикасынын премьер-министринин сунушу буючка Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталат жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенесин тарабынан бекитилет.

3. Жаңыдан шайланган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматта киришүүсү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өз ыйтарым укуктарын токтошуна алып келет.

4. Кыргыз Республикасынын премьер-министр, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же анын айрым мүчүсү кызматта каттуп жөнүндөн итүнчүн берүүгү укуктуу, аны Кыргыз Республикасынын Президенти кабыл алат же чечке катат.

5. Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматтан кетиштин кабыл алуу Өкмөттүн жана администрациялык ведомстволордун жетекчилеринин кызматтан кетиштине алып келет. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кызматтан кетиштин кабыл алынган учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана администрациялык ведомстволордун жетекчилери Кыргыз Республикасынын Президентинин тащимруусу буючка Кыргыз Республикасынын жана Өкмөтү түзүлгөнгө жана администрациялык ведомстволордун жетекчилери дайындалганга чейин ишин улантада алат.

71-статья

1. Кыргыз Республикасынын премьер-министр Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенесинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүтүнүн макулдуту менин дайындейт.

2. Кыргыз Республикасынын премьер-министрлүгине талапкер жөнүндө сунуш Кыргыз Республикасынын

Жокорку Кенешине жаңыдан шайланган Кыргыз Республикасынын Президенти кызметтеги киришкен, Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кызматтан кеткен күнден тартып эки жумалык мөөнөттөн кечитирлибестен же премьер-министридин талапкерсигин Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешине чекке каккан күндөн тартып бир жуманын ичинде киргизилет.

3. Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенеши Кыргыз Республикасынын премьер-министрин дайындоого макулук берүү жонундо чечимди талапкер жонундо сунуш киргизилген күндөн тартып 7 күнден кечик-тиреестен кабыл алат.

4. Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенеши Кыргыз Республикасынын премьер-министрин дайындоого макулук берүү жонундо чечимди талапкер жонундо сунуш киргизилген күндөн тартып 7 күнден кечик-тиреестен кабыл алат.

5. Кыргыз Республикасынын Конституциясы, мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешине таркатат.

5. Кыргыз Республикасынын Конституциясы, мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жаралыктарына ылайык Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин негизги бағыттарын аныктайт, анын ишин уюштурат жана анын иши үчүн жекече жоопкерчилик тартат.

72-статья

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү оз ишинде Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында жоопкерчиликте болот жана Конституциянын ушуда статьясында көралган чектерде Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешине отчет берет.

Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйналыштарына тераталык кылуута укуктуу.

2. Кыргыз Республикасынын премьер-министр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иши жонундо Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешине ар жылдык отчет берет.

3. Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенеши Кыргыз Республикасынын премьер-министринин ар жылдык отчеттүү кароону жайыннанда буюнча Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын копчулугунун демилеси буюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинен корсөтпөө жонундо маселени караша мүмкүн.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинен корсөтпөө жонундо токтом Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешинин депутаттарынын жалпы санынын көмкүнде үчтөн экисинен ашыгынын добушу менен кабыл алынат.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинен корсөтпөө жонундогу маселе Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенеши тарафынан: сессиянын учурунда бир жолудан ашып; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинен Программасы жактырылгандан кийин бир жылдан ичинде; Кыргыз Республикасынын Президентин кезектөт шайлооочо чейин алты ай калтаңда көралышы мүмкүн змес.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинен корсөтпөө жонундо бирдей күнде Кыргыз Республикасынын Президентин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кызматтатан кетиш жонундо чечимди кабыл алууга же Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешинин чечимди менен макулубой көкүнде көкүнде укуктуу.

7. Эгерде Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенеши үч айдан ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинен корсөтпөө жонундо кайталап чечимди кабыл ала, Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кызматтатан кетиш жонундо жарыялайт же Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешине таркатат.

73-статья

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешинин кызматтук укуктарына берилген шартардың укуктарда тышкы мамлекеттик башкаруунун бардык маселелерин чечет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чөзөмдөк укук актларынын аткарылышын; мамлекеттеги ички жана тышкы саясаттагы түрмүшкүү ашырмылышын камсыз кылат;

2) мыйзамдуулукту, жарандардын укуктары менен эркіндиктерин, коомдук тартилти сактоону, кылмыштуулукка каршы күрөштүүнү камсыз кылуу бөвчича чараларды ишке ашырат;

3) финанс, баа, тариф, инвестиция жана салык саясаттын жүргүзүүнү камсыз кылат;

4) республикалык бюджеттүү иштеп чыгат жана аны Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешине сунуш кылат жана анын аткарылышын камсыз кылат; Кыргыз Республикасынын Жокорку Кенешине республикалык бюджеттеги аткарылышын жонундо отчет берет;

5) маданият, илм, билим берүү, саламаттык сактоо, эмгек жана иш менен камсыз кылуу, социалдык камсыздоо, табияттын коргоо, экологиялык коопсуздуук жана жаратылышты пайдалануу чойролорундо бирдиктүү мамлекеттик саясаттын жүргүзүлүшүн камсыз кылат;

6) экономикалык, социалдык, илмин-техникалык жана маданий онуктуруунун жалпы мамлекетттик программаларын иштеп чыгат жана түрмүшкүү ашырат;

7) менинктиң бардык түрлөрүн инжектуралуун жана аларды коргоонун бирдей шарттарын камсыз кылуу буюнча, мамлекеттик менинк объекттерин башкаруу бөвчича чараларды ишке ашырат;

8) мамлекеттин эгемендигин, коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана улуттук коопсуздүгүн камсыздоо боюнча чараларды турмушка ашират;

9) тышкы экономикалык иш-аракеттерди, бажы ишин уюштурат жана аларды турмушка айырууну камсыз кылат;

10) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомствородуң, мамлекеттик комиссиялардын жана фонддордуң жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын ишин багыттайт жана координациялайт;

11) жарадандык коом менен оз аракеттенүүнү камсыз кылат;

12) Кыргыз Республикасынын шүүл Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары менен озунун карамагына таандык башка ыйгарым укуктарды турмушка ашират.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргызстандын Улуттук банкы бирдиктүү акча-кредит жана валюта саясатын жүргүзүүнү камсыз кылышат.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишин уюштуруу жана анын тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат.

74-чында

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин ченемдик укуктук актыларынын негизинде жана аларды аткаруу учун Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтомдорду жана буйруктарды чыгарат, ошондой эле алардын аткарылышын уюштурат, текшерет жана камсыз кылат.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктары Кыргыз Республикасынын буткүл аймагында милдеттүү түрдө аткарууга тийини.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укук актыларын аткарбай коюу же тийиштүү түрдө аткарбобо мыйзамда белгиленген жоопкерчилике алып келет.

75-чында

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомствородун, башка аткаруу бийлик органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрация органдарынын ишине жетекчилик кылат.

2. Министрлөр, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомствород жана аткаруу бийлигини башка органдардын оз кызмет укуктарынын чегинде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин актыларынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин токтомдорунун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктарынын негизинде жана аларды аткаруу максатында буйруктарды чыгарат, алардын аткарылышын уюштурат, текшерет жана камсыз кылат.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомствородун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын отчетторорун утат жана алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келеп актыларын жокко чыгарат.

Экинчи белум. Жергиликтүү мамлекеттик администрация

76-чында

1. Тийиштүү администрациялык-аймактык бирдиктүү аймагында мамлекеттик бийликтүү жергиликтүү мамлекеттик администрация жүргүзөт.

2. Тийиштүү аймактын жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ыйгарым укуктары, ишин уюштуруу жана иштөө тартиби мыйзам менен аныкталат.

77-чында

1. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын негизинде иштейт.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын оз укук чегинде кабыл алган чечимдери тиешелүү аймакта милдеттүү түрдө аткарууга тийини.

Үчүнчүйчүү белум. Прокуратура

78-чында

Кыргыз Республикасынын Прокуратурасы мыйзам актыларынын так жана бирдей аткарылышына өз кызметтүүнүн чегинде көзөмөл жүргүзөт. Прокуратура органдары жазык күүгүнүтүн жүргүзөт, тартиптө иштерди соттук теришилтирүүгө катышат.

АЛТЫНЧЫ БАП

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СОТТОР ЖАНА СОТ АДИЛЕТТИГИ

79-статья

1. Кыргыз Республикасында сот адилеттигин сот гана ишке анырат.

Мыйзамда белгиленген уулларда жана тартыпте Кыргыз Республикасынын жарапдары сот адилеттигин ишке аныруута катышуута укуктуу.

2. Сот бийлигін Конституциялык, жарапдык, жазык, администрациялык жана сот ишин жургүзүүнүн башка түрлөрүнде жүзеге ашиялат.

3. Кыргыз Республикасынын сот тутуму Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары менен белгиленет жана Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуунан жана жергиликтүү соттордан турат. Конституциялык мыйзам менен адистештирилген соттор түзүлүшү мүмкүн.

Озочо сотторду түзүүгө жол берилбейт.

4. Соттордун ишин үкүштүруу жана анын тартыби мыйзам менен аныкталат.

80-статья

1. Судьялар көз жарапдысиз жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына тана баш нийт.

2. Судья кол тийгистик укутуна ээ жана кылмыш үстүнен кармалгандан тышкары учурларда кармалуута же камакка алиниш, жеке езү же анын буюмдары тиитилүүгү тишиш эмес.

Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьяларын жазык, ошондой эле сот тартибинде белгиленүүчүү администрациялык жоопкерчиликке тартуута Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин макулдуу менен гана жол берилет.

Судьянын кол тийгистиги, ошондой эле анын турак-жайына, кызметтүүк жайына, пайдалануучу транспортна шайланында каражаттарына, анын кат-кабарына, ага гаандык буюмдарга жана документтерге да жайылтылат.

3. Судьялар белгилүү бир иш бояонча отчет талап кылуута ээ кимдин укуту жок.

4. Судья озүүнүн статусуна ылымк озүүнүн көз жарапдысайдытынын социалдык, материалдык жана башка кеппидиктерине менен камсыз кылышат.

5. Куралы 35 жаштан кем эмес жана 70 жаштан ашпаган, укуктук жогорку билими бар жана укуктук кесиби бояонча кеминде 10 жылдык иш стажы бар Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуну же Жогорку Сотунун судьясы болулат.

Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьялары Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу менен Жогорку Кенеш тарабынан 10 жылдык мөөнөткө шайланаат.

6. Куралы 25 жаштан кем эмес жана 65 жаштан ашпаган, укуктук жогорку билими бар жана укуктук кесиби бояонча кеминде 5 жыл иштеген Кыргыз Республикасынын жараны жергиликтүү соттордун судьясы болулат.

Жергиликтүү соттордун судьялары Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан Жогорку Кенештин макулдуу менен 7 жылта дайындалат.

7. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу конституциялык мыйзам менен аныкталат.

81-статья

1. Судьялар кызматынан оз каалоосу менен, ден-соолугунун абалы бояонча, жасатан кылмышты үчүн соттун мыйзамдуу күчүнүү киргөн айып окумунун нетизинде, ошондой эле конституциялык мыйзамда каратан башка нетиздер бояонча бошотулат.

2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьясы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьясы Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу бояонча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынан жалпы санынын кеминде чутон экисинен ашыгынын добушу менен кызматынан бошотулушу мүмкүн.

3. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьяларын оз каалоосу менен же ден-соолугунун абалы бояонча кызматынан кеткен учурда конституциялык мыйзам менен аларды бошотууну башка тартиби каралышы мүмкүн.

4. Судьялардын кызмат ордуна талапкерлерди корсotтуу, аларды дайындоо, которуу, жергиликтүү соттордун судьяларын кызматтai бошотуу тартиби жана жергиликтүү соттордун судьяларынын иштешинин башка маселелери конституциялык мыйзам менен белгиленет.

82-статья

1. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Соту – Кыргыз Республикасынын Конституциясын кортоо бояонча сот бийлигинин жогорку органды.

2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Соту торагадан, анын орунбасарынан жана Конституциялык Сотун жети судьясынан турат.

3. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Соту:

1) мыйзамдар жана башка чөнөмдик укук акылары Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-кашы келген учурда аларды Конституцияга ылайык эмес деп табат;

2) Кыргыз Республикасынын Конституциясын ишке ашырууга, колдонуута жана аны чечмелөөтөй байланышту талаптарды чечет;

3) Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун укукка ылайыктуулугу жонундо корутунду чытарат;

4) Кыргыз Республикасынын Президентин;

5) жергилитүү согтордун судьяларын жазык жоопкерчилигине тартууту макулдук берет;

6) ишүү Конституциянын 96-статьясынин 2-пунктунун жоболоруна ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясына озгортүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү маселеси бояонча корутунду чыгарат;

7) жергилитүү алдаңын башкаруу отандарынын Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-кашы келген чечимдерин жокко чыгарат;

8) саясий партиялардан, коомдук бирликтегиден жана дипний уюмдардан иш-аракеттеринин Конституцияга ылайык келиши жонундо маселени чечет;

4. Конституцияны Соттун чечими акырынчы чечим болуп саналат жана даттанылбайт.

Конституцияны Сот тарафынан мыйзамдарды жана ушул статьядагы белгиленген башка актыларды Конституцияга ылайык эмес деп табылышы алардын Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулушун жокко чыгарат, ошондой эле, Конституцияга ылайык эмес деп табылган актыга нетизделген чөнөмдик актыларды жана башка актыларды жокко чыгарат, буга сот актылары кирбейт. Сот актыларын жокко чыгаруунун жана жокко чыгарууну байланышту маселелери чечүүнүн мөнөтү жана тартиби мыйзамдарды же башка актыны Конституцияга ылайык келбейт деп табуунун ар бир ууру бояонча Кыргыз Республикасынын Жогорку Көчөнин кабыл алган мыйзамдарга ылайык чечилет.

5. Конституциалык Сот ишниң жүзүү ашыруу тартиби жана анын башка маселелери мыйзам менен жонго салынат.

83-статья

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту – жарапандык, жазык жана администрациялык сот ишниң жүргүзүү жагымдагы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка иштер бояонча сот инглигийнин жогорку органды.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунда сот коллегиялары жана курамдары, Президиуму түзүлөт, алардын мыйтарым укуктары мыйзамдар менен аныкталат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунда түзүлгөн сот инстанциялары мыйзамдар менен алардын каросуна берилген интерди карашат, ошондой эле белгиленген процесстик жол менен томонку сот инстанцияларынын сот актыларын кайра кароону ишке ашырат жана алар бояонча айрыкчы чечим чыгарат.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту сот процессинин катышуучуларынын даттанусу бояонча жергилитүү согтордун сот актыларын кайра кароо түрүндө жергилитүү согтордун ишнең көзөмөл жүргүзөт. Мыйзамда Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун жергилитүү согтордун актыларын күчүнде калтыруу, аларды озгортүү же иш бояонча жаңы чечим кабыл алу мыйтарым укуктары белгиленүүтөө тийиш.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун көзөмөл тартибинде кабыл алынган актыларына даттануута болбайт.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун бардык судьяларынын курамынан турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Пленуму сот тажрыйбасынын маселелери бояонча томон турткан соттор үчүн миддеттүү болгон жетекчиликке алынуучу түшүндүрмөлорду берет.

84-статья

Мамлекет согтордун иштешин жана судьялардын иш-аракеттерин каржылоону жана алар үчүн тийиншүү шарттардын камсыз кылат.

Сотторду каржылоо республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт жана сот адилеттигин мыйзамдарга ылайык толук жана көз карандысыз түрмүшкүч ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуута тийиш.

85-статья

1. Бардык согтордо иштер ачык каралат. Ишти жабык жыныналышта кароого мыйзамда белгиленген учурда жол берилет. Соттун чечими за алдаңында ачык жарыяланат.

2. Мыйзамда белгиленген учурларды қошкондо жазык иштерин жана башка иштерди сотто сирткынан тершилтирүүгө жол берилбейт.

3. Сот ишни тараптардын жокко чыгаруу түрүндө жүргүзүлөт.

4. Сот акысын жокко чыгаруу, озгортуу же токтоту түрүн мыйзамда белгиленген тартипте сот тарафынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

5. Жазык ишни бояонча аймталуучу озунун күнөөлүү эместигин далилдөөтөй миддеттүү эмес. Күнөөлүү эместигин жокко чыгаруута мүмкүн болбогон күмөн саноолор аймталуучунун пайдасында чечмеленет.

6. Озунун кылымыш жасагандынын мөнүнүн алтандырынын нетизинде гана эч ким соттолушу мүмкүн эмес.

7. Кылымыш ишни учурга согтолот алар бир киши мыйзамда белгиленген тартипте окумудун жогору турган сот инстанциясында кайра каралышына укуктуу.

8. Бир гана укук булганынчы учур өч ким эки жолу укук жоопкерчилигине тартилуута тийиш эмес.

9. Жазык мыйзамын аналогия бояонча колдонуута жол берилбейт.

10. Адамдын жоопкерчилигин белгилеген же оордоткон мыйзам откөн мезгилиге карата колдонуладбайт. Жасалган укук бузу катары таанылбаган аракеттер учүн эч ким жоопкерчиликке тартылуута тийиштэйт. Эгерде укук бузу жасалғандан кийин ал учүн жоопкерчилик жокко чытарылса же женилдедилсе, анда жана мыйзам колдонулат.

11. Эч ким озун жана озунун жубайина, мыйзам менен аныктала турган жакын туттандарына карши күбө болуута милендүү эмес. Мыйзамда корсөтмө берүү милендешин баштуулуу башка унурлар да болушу мүмкүн.

12. Кармалган, камакка алынган же кылыш жасаган деп айналтылган жаткан ар бир киши кармалган, камакка алынган же күнөө коюлган учурдан тартын адвокаттан (кортоочуну) жардамынан пайдалануута укуктуу.

13. Кылымштардан жана бийликті кыннат пайдалануудан жабыркатаандардын укуктары мыйзам тарафынан корголот. Мамлекет алардан сот адилеттинин пайдаланусун жана көлтирилген зыяндын ордун толтуруп алушун камсыз ылалат.

88-статья

1. Кыргыз Республикасынын согторунун мыйзамдуу кучтун киргөн актылары бардык мамлекеттик органдар, чарбад жүргүзүүчү субъекттер, коомдук бирүкмелер, кызметтөрдөрдөр жана жаңандар учүн милендүү жана Республиканын бүт аймагында аткаруута тийини.

2. Сот актыларын аткарабоо, тийиншүү түрдө аткарабоо же аларды аткаруута жолтоо ылалуу, ошондой эле согторун иштерине кийилитишүү мыйзам тарафынан белгиленген жоопкерчиликке алып келет.

89-статья

1. Сот Кыргыз Республикасынын Конституциясына карши келген ченемдик укук актыларын колдонуута укукусу.

2. Кайсы тана сот инстанциясында болбосун сот ишинин кароодо иштин чечилишине байланыштуу мыйзамдан жана башка ченемдик укук актыларынын Конституцияга ылайыктуулуту жонундо маселе пайда болсо, анда сот Конституциялык Сотко суроо-талаан жиберет.

90-статья

1. Жаңаңа кончулук алдында же башкача түрдө кандай тана күнөө коюлбасын, ал сотто езүнүн беделин жана укутун коргоого ақылуу, кандай жаңада болбосун мыйнайт соттук коргоого алуудан баш тартугута жол берилбейт.

2. Корго жагынан камсыз болуу – сот ишинин жүрүшүнүн ар бир баскычында аламдын бузулбас укутуу болуп саналат.

Жаңаңаңа жок болсо ага укуктук жардам жана корго мамлекеттин эсебинин камсыз ылалат.

3. Сот ишинин катышуучулардын процесстик укуктары, анын ичиндеги чечимдерге, окумто жана башка сот актыларына карата дагтандуу укутуу, ошондой эле аларды ишке ашыруу тартиби мыйзам менен аныкталат.

91-статья

1. Жазмык жана администрациялык иштер бөюнча күнөөнү далилдоо түшшүгү айылтоочута жүктөлөт.

2. Мыйзамды бузуу менен алынган далилдер жараксыз деп табылат, сотто ага таянуута жол берилбейт.

92-статья

Кыргыз Республикасындагы бардык согтор жана судьялар учүн сот адилеттинин ушул Конституцияда корсөтүлбөген принциптери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилет.

ЖЕТИНЧИ БАП ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ

93-статья

Кыргыз Республикасында жергилиткүү өз алдынча башкаруу жергилиткүү жамааттар тарафынан ишке ашырылат, алар мыйзамдын чепинде жана изо жоопкерчилиги астында жергилиткүү маанидеги иштерди башкарат.

94-статья

1. Жергилиткүү маанидеги иштерди башкаруу жергилиткүү көпшөөтөр жана мыйзамда белгиленген тартибке калктын озү тарафынан түзүлгөн башка органдар аркылуу турмушка ашырылат.

Жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын эзлитинде, пайдалануусунда жана тескөөсүнде мунисципалдык мөрөн болушу мүмкүн.

2. Айылдардың, қылыштардың, шаарлардың айматында жаңандардың жылжылышының, жергилиткүү көпшөөтөрдөн же жергилиткүү өз алдынча башкаруунун башка окулчулуктуктуу органдарынын чечимин менен кадыр-барктуу жана беледелдүү аксакалдардың жана башка жаңандардың чечимин аксакалдар соттору түзүлүшү мүмкүн.

3. Аксакалдар соттору тараантардан макулдашшуусу бөвөнча алардын кароосуна берилген мүлктүк, үй-булолук жана мыйзамда белгиленген башка иштерди тараантарды жараштыруу жана мыйзамта карши көлбөгөн адилет чечим кабыл алуу мактасында карашат.

4. Аксакалдар сотторунун чечимдерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартибке дагтандуута болот.

93-статья

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жергилеккүү өз алдынча башкаруу органдарынын үюнчтурулушунун жана ишинин негиздери белгиленет, ошондой эле алардын мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара мамилелери жөнгө салынат.

94-статья

Жергилеккүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик айрым мыйпарым укуктар еткерүп берилүү мүмкүн, алардын ишке ашигуруу үтүн зарым материалдац, финансымык жана башка каражаттар берилүүгө тийиш. Жергилеккүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнө откоруп берилген мыйпарым укуктар боюнча мамлекеттик органдарга отчёт берет.

95-статья**1. Жергилеккүү көнештер:**

- өз аймагында социалдык-экономикалык инфраструктуру жана калкты социалдык жактан кортоо программаларын бекитет жана алардын ишке аширылышын контроллдей;
 - жергилеккүү бюджетти, анын аткаруулушын жөнүндөгү отчёту бекитет, ошондой эле бюджеттен сирткарлары фонддорун пайдаланылышы туурсаында маалыматты утат.
2. Жергилеккүү көнештер өз депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен ашыгынын добушу менен тийиштүү аймактын жергилеккүү мамлекеттик администрация башчысына ишеним корсетпей коюута укуктуу.

3. Жергилеккүү көнештер жергилеккүү мамлекеттик администрацияя көз каранды эмес.

4. Жергилеккүү көнештер жана алардын аткаруулушу органдары Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары менен белгиленет өз мыйпарым укуктарынын чектеринде өз аймактарында милдеттүү түрдө аткаруулучу актыларды кабыл алат.

5. Жергилеккүү көнештер жана жергилеккүү өз алдынча башкаруунун башка органдары мыйзамдардын сакталышы жана аткарулышы боюнча мамлекеттин алдында, ал эми өз ишинин натыйжасы учун жергилеккүү жамааттын алдында жоопкерчилик тартат.

6. Жергилеккүү көнештин депутаты 4 жылдык мөөнөткө шайланат жана жергилеккүү көнеште айткан пакири жана добуш беринин натыйжасы учун күттүгүктөлөмүш мүмкүн эмес.

СЕГИЗИНЧИ БАП **КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫН** **ӨЗГӨРТҮҮНУН ЖАНА ТОЛУКТООНУН ТАРТИБИ**

96-статья

1. Ушул Конституцияга озгортуулар жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын Президенти дайындалган референдум тарафынан кабыл алынат.

2. Өзгөртуулар жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарафынан Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жалпы санынын көнчүлүгүн сунушу жаекинде 300 миң шайлоочуунун демилеси бионча кабыл алышын мүмкүн.

3. Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдүр жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү сунуштар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине түшкен учурдан баштап үч айдан эрте эмес, бирок алты айдан кечкинчирбестен Кыргыз Республикасынын Конституциясынкотузун корутундуусун эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарафынан каралат.

4. Кыргыз Республикасынын Конституциясына озгортуулордуда жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзамдарын долбооруну тексти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде талкуулоонун жүргүшүнде өзгөртүлүшү мүмкүн эмес.

97-статья

1. Ушул Конституцияга өзгөртуулар жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын жаекинде үчтөн экиси аны жактап добуш берсе, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарафынан кабыл алышын деп эсептөт.

2. Кабыл алышбай калган сунуш бир жыл етмейүнчү Жогорку Кеңешке кайталап киргизилиши мүмкүн эмес.

Кыргыз Республикасынын Президенти

А. Акаев

Көз Караптың Мамлекеттердин Шериктештигинин Адам укуктары жана негизги Эркиндиктери Жөнүндөгү КОНВЕНЦИЯСЫ

Томондо Келишүүчү Тарантар деп аталган Көз Караптың Мамлекеттердин шериктештигине катышкан мамлекеттер Адам укуктарынын жалпы декларациясын, Экономикалык социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактынын, Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактынын жана ушул ақыркы пактынын Факультативдик протоколу, ошондой эле ЕОККүн (Европа олъюонуун коопсуздук бөюнча угурумун) (ЕОККүн – Европа олъюонуун коопсуздук бөюнча кенешинин) чечинде кабыл алынган адам укуктары бөюнча эл аралык милдеттенмелердеги эске алып, ошондой эле аталган документтердин мақсаты аларда жарылсанган укуктардын жалпы бирдей жана натыйжалуу таанылышын жана сакталышын камсыз қалуу экендигин эске алып, Көз Караптың Мамлекеттердин Шериктештигине катышкан мамлекеттердин башчыларынын адам укуктары жана негизги Эркиндиктери жаатынданда эл аралык милдеттенмелер жөнүндө Декларациясын эске алып, Көз Караптың Мамлекеттердин Шериктештигине катышкан мамлекеттердин бардын тарафынан адам укуктары жаатынданда эл аралык стандарттардын (Бирдүрүтүү улуттуулур, нормалардын) сакталышы, расалык, жыныстак, тилдик, саясий инанымдык, диндик жана социалдык төзүлиниң айырмачылыктарына карабастаң бардык адамдардын адамдак укуктарын жана негизги Эркиндиктерин сыйлоону оңтүстүрүү жана колдоо, демократиялык кайра түзүүлдерүн тереңдешине, экономикалык жана социалдык онуттууга, мыйзамдуулуктук жана укук тартибинин чындалышына комектошот деп эсептеп, Эркиндиктүн жана мыйзам устомдугунун идеалдарын бекемдоо, адам укуктарын жана негизги Эркиндиктерине бузулдарды болтурбоо, башкалардын пикирин сыйлоо, элдердин достуу, жарандык таңчакты жана митмакты чындоо ишиңдеги жамааттык күч-аракеттерди тоою майнашында адам укуктарын жана негизги Эркиндиктерине коргоо бөюнчы милдеттенмелерди натыйжалуу жүзөнгө ашырууга умтуулту, мыйдай күч-аракеттер адам укуктары жаатындана негизги эл аралык-укуктук документтерге майдаңкада адам укуктарынын жана негизги Эркиндиктеринин жалыны бирдей сыйланышына жана сакталышына комектошот деп эсептөө менен томонкулор жөнүндө макулдашыпшат:

1-статья

Келишүүчү Тарантар өз юрисдикциясында турган ар бир адамга бул Конвенцияла белгиленген укуктарды жана Эркиндиктерди камсыз қылат.

2-статья

1. Ар бир адамдын жашоо укугу мыйзам тарафынан корголот. Эч ким жашоо укутунан атайдын ажыратылбайт. Азыркынча жокко чыгарыла элек олум жазасы озғочо оор кылыштар үчүн соттун окумы бөюнчада гана колдонулушу мүмкүн.

2. Өлдүн жазасы, эреже катары, аялдарга карата колдонулбайт. Өкүм чыгаруу учурунда кош бойлуу болгон аялдарга олум жазасынын берилиши мүмкүн эмес жана мыйдай өкүм кош бойлуу аялдарга карата аткарылбайт.

3. 18 жашка чейинки адамдарга жасаган кылышын үчүн олум жазасы берилбайт.

4. Жашоо укутунан ажыраттуу улуттук мыйзамдарда белгиленген ете зары күч колдонууну жана коргонууну натыйжаласы болгондо, ал бул статьянан жоболорун бузганык катары каралбайт.

3-статья

Эч ким кынооолорт, катаал, адамгерчилексиз же кадыр-баркын кемсингүүчүү мамлите же жазата душар болуута тийиш эмес. Эч ким озунун мұктыярдуу макулдустусуз медициналык же илмий тажрыйбага душар болупу мүмкүн эмес.

4-статья

1. Эч ким күлдүкта же эркис абалда кармалуута тийиш эмес.

2. Эч ким мажбурлаган же милдеттендирилген эмтекке мажбурлануута тийиш эмес.

3. Бул статьядагы «мажбурлаган же милдеттендирилген эмтек» деген терминнен төмөнкүлөр камтылбайт:
а) ушуп Конвенционнын 5-статьясынан жоболоруна ылайык жүргүзүлген түрмөк камоонун убагында же мыйдай камоонодон шарттуулган башточтуулган мезгилде демегенде аткарылупу ар кандай иштер;

б) асердик мүнәсебеттүү ар кандай қызметтэр, ал эми Келишүүчү Тарантарга карата алганда, саясий же диний-этикалык себептерден улам мыйдай қызметтөр отоодон баш тартуу укуту таанылган мамлекеттердеги милдеттүү асердик қызметтөр ордунда аткарылупу ар кандай қызметтэр;

в) калкын жашоосуна же коопсуздугуна коркунч түүдүргөн озғочо абал же кырсык учурларында милдеттүү болгон ар кандай қызметтэр;

г) жарандык милдеттерге киргөн демейдеги ар кандай қызметтэр;

д) ата-энелердин жаш балдар үчүн зарыл шарттарды түзүү бөюнчада жана эрезете жеткен балдардын эмтекке жарымсыз, жардамга мүктаж ата-энелерин батуу бөюнчада милдеттерин аткаруусу.

5-статья

1. Ар бир адам Эркиндикке жана инсандык кол тийбестикке укуктук. Эч ким томонкулордан башка учурларда жана улуттук мыйзамдарда белгиленген жол-жоболордан башкача Эркинен ажыратылуута тийиш эмес.

- а) компетенттүү сот тарабынан соттолгондан кийин адамды мыйзамду түрдө камакка алуу;
- б) адамды мыйзамду түрдө камоо же кармоо;
- в) ишти тергоо, жазалоо жонууда чечим чыгаруу же сотко откорул берүү мақсатында жашы жете электрлери мыйзамду түрдө кармоо.
2. Камакка алынган ар бир адамга камоонун себептери ага түшүнүктүү тилде билдирилет.
3. Улуттук мыйзамдарта ылайык камоонун же камакта кармоонун натыйжасында әркинен ажыратылган ар бир адам езүнүн камалышынын же камоодо кармалышынын мыйзамдуулугунун сот тарабынан каралышына укуктуу.
4. Әркинен ажыратылган бардык адамлар адамгерчилликтүү мамиле жасалышына жана инсаның арнасынын кадырыланышына укуктуу.
5. Мыйзамсыз камоого же камакта кармалууга душар болгон адамдар улуттук мыйзамдарта ылайык тарткан зиянны компенсациялатууга укуктуу.

6-СТАТЬЯ

1. Сот алдында бардык адамлар бирдей. Ар кандай иштине каралышында ар бир адам ақыла саярлык мөннөттүү ичинде көз караңызы жана калис соттун адилеттүү жана ачык чөршилдүүсүнө укуктуу. Соттун чечимдери же окумдору ачык чыгарылат, бирок коомдук тартиптин, мамлекеттик жашыруун сырды сактоо же болбоос эстүрүмдүн кызыгычмалыктарын же ишке катышкан адамдардын түрмушунун күпүү жактарын коргоо талап кылыманда, бүткүл соттук кароо же айна бир болгуту жабык мүнездө болушу мүмкүн.

2. Кылмыш жасалып деп айыпталган ар бир адам күнөөсүн мыйзамга ылайык далилденмейинче күнөөсүз деп эсептелет.

3. Ар бир айыпталган адам эң кеминде төмөнкүлөргө укуктуу:

а) езүү түшүнүн тилде озүнө конолган күнөөнүн мүнөзү жана негиздери жөнүндө дароо жана толук маалымат алууга;

б) озүн кордоону даярдоо үчүн жетиштүү убакыт жана мүмкүнчүлүк алууга;

в) езүн-езү же езү тандап алган коргоочуну жардамы аркылуу озүн коргоого же сот адилеттүүнин кызыгычмалыктын мунуу талап кылган ар кандай учурларда дайындалган кордоону алууга, ошондой эле улуттук мыйзамдарда белгиленген учурларда адвокаттын акысыз жардаммани пайдаланууга;

г) күбөлөрдү тергоо, кароолорду жүргүзүү, документтерди суратын алуу, экспертизаларды жана башка тергоо аракеттерин дайындоо жана башкалар болонча отгүнч менен сотко кайрылууга;

д) сотто пайдаланылуучу тилде түшүнбөсө же ал тилде сүйлөбөсө тилемчтүүн акысыз жардамынан пайдаланууга;

е) езүнө каршы корсогуулорду берүүгө же езүн күнөөлүү деп табууга мажбурланбоого.

7-СТАТЬЯ

1. Жасалган учурда колдонуудагы улуттук мыйзамдарта же эл аралык укукка ылайык кылмыш деп эсептөлбөген иш үчүн эч ким жоопто тартылбайт. Ошондой эле кылмыш жасалган учурда колдонуулуга тийш болгондан ооруураак жаза берилши мүмкүн эмес. Этерде кылмыш жасалғандан кийин мыйзамга жениллірээж жаза кириллес же ал үчүн жоопкерчиллик алышын салысса, жана мыйзам колдонуулат.

2. Мурда соттолгон же улуттук мыйзамдардан нетизинде жасасын алган кылмыш үчүн эч ким экинчи жолу соттолбай же жаза албайт. Ар бир соттолгон адам мыйзамга ылайык соттун окумунун жогору турган соттук инстанция тарабынан кайра каралышына жетиштүүт, ошондой эле кечирим берүү же жазаны женилдөттүү жөнүндө суралууга укуктуу.

8-СТАТЬЯ

Канайдаар бир келишимдик милдеттенмени аткаруута жондомсуз деген тана негизде эч ким әркинен ажыратылбайт.

9-СТАТЬЯ

1. Ар бир адам озүнүн жеке жана үй-бүлөлүк түрмушунун сыйланышына, тұрак-жайынын кол тибистигине жана кат жазашшууну жашыруулугуна укуктуу.

2. Демократиялык коомдугу мамлекеттик жана коомдук коопсуздууктун, коомдук тартиптин, калктын деп соолуту же адеп-аллагын же башка адамдардын укуктарын же әркіндіктерин коргоону кызыгычмалыктары үчүн караталған утурлардан эске албаганда, бул укукту пайдаланууга мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай кийилиншүү болбоого тиинш.

10-СТАТЬЯ

1. Ар бир адам ойлоо, айнур жана дин тутуу әркіндігилөө укуктуу. Бул укукка оз динин же ишенимдерин тандап алуу әркіндігі жана оз динин жана ишенимдерин жеке, ошондой эле башкалар менен бирге тутуу, диний каадаларды жасоо, диний жана ырым-жырым каадаларын тутуу менен аткаруу жана аларга ылайык аракеттүү әркіндігүү кирет.

2. Динди же ишенимдердүү әркин тутуу мыйзамда каралған жана демократиялык коомдугу мамлекеттик жана коомдук коопсуздууктун, коомдук тартиптин, калктын деп соолуту жана адеп-аллагын сактоонун кызыгычмалыкты үчүн же башка адамдардын укуктарын жана әркіндіктерин коргоо үчүн зарыл болгон чектоолерге душар болот.

11-статья

1. Ар бир адам өз пикирин эркін билдируүтө укуктуу. Бул укукка өз пикиринде турлуу, маалымат менен идеяларды мамлекеттік бийликтөрдин кийилишиүүсүз жана мамлекеттік чегараларта карабастаң ар кандай мыйзамдуу ыкма менен алуду жана таратуу кирет.

2. Бул эркиндиктерди пайдалануу мыйдаттерди жана жоопкерчиликти жүктөгөндүктөн, ал мыйзамда карапталған жана демократиялык коомдо мамлекеттік же коомдук коопсузлуктун, коомдук тартиптин же башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин кортоонун қызықчылыктары үчүн зарыл болгон убакаркерчиликтер, шарттар жана чектөөлөр менен коштолушу мүмкүн.

12-статья

1. Ар бир адам бейпил чотулуштарды откөрүү эркиндигине жана профсоюздарды түзүү жана өз қызықчылыктарын кортоо үчүн аларга кириш укуктуу кошуп алганда башкалар менен биримелерге кириш эркиндигине укуктуу.

2. Бул укуктарды пайдалануу мыйдаттардан караптандардан жана демократиялык коомдогу мамлекеттік жана коомдук коопсузлуктун, коомдук тартиптин, калктын дең-соодутун жана адел-ахлатын кортоонун же башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин кортоонун қызықчылыктары үчүн зарыл болгондордон тышкary эң кандай чектөөлөргө дуушар болбօйт.

Бул статья мамлекеттөрдин куралдуу күчтөрүнүү, узук кортоо жана администрациялык органдарынын курамын киргөн адамдар үчүн мыйдай укуктардан пайдалануута мыйзамдуу чектөөлөрдү белгилөөгө тоскоодлук кылбайт.

13-статья

1. Нике куралына жеткен эректер жана ажадар никеге турруута жана бул укуктун жүзүүгө ашырылышын жөнүлүк салууну улуттук мыйзамдарда ылайык үй-бүйүү макулдууда менен гана никеге турруута мүмкүн.

2. Никеге турруучулардын эркін жана толук макулдууда менен гана никеге турруута мүмкүн.

3. Коомдун негизги уюктусу болгон үй-бүйүн толук онгутшы үчүн зарыл болгон шарттарды камсыз қылуу мактасында Келишүүчү Тараптар үй-бүйүлүк турмушту социалдык жана үй-бүйүлүк жөлөкпүл (пособие), салыкташ женилдиктер, үй-бүйүн тура-кай менен камсыз қылуу, жаш жубайлар үчүн жалокпүлдер ондүү каражаттар жана башка тишелелүү каражаттар менен экономикалык, укуктук жана социалдык кортоого мактактоштууго мыйдаттенет.

14-статья

1. Ар бир адам эмгектенүүгө жана жумушсуздуктан кортоголуута, ошондой эле баалуулуту бирдей эмгектин жана жумуштун сапатынын бааланышындағы калыс мамилете, бирдей шарттарга, женилдиктерге, бирдей иш үчүн төн аялаута укуктуу.

2. Иштеген ажадардын укуктарын натыйжалуу жүзүүгө ашырууну камсыз қылуу мактасында Келишүүчү Тараптар:

а) ақы толонччүү оргүү (отпуск), социалдык жактан камсыз қылуу боюнча жетиштүү жолокпүл же улуттук мыйзамдарда карапталған мөөнөткө тореткө чейин жана кийин оргүү алган ажадар үчүн коомдук фонддордан жолокпүл берүүтө;

б) эгерде ишкөр кайсы бир ажады кош бойлуулуту боюнча оргүүгө байланышту иштө болбогон убакта анын иштеп башточтулганын жөнүндө кабарласа же кабарлоону мөөнөттө ал жок кезде бүтүн калтаг убакта анын иштеп башточту жөнүндө кабарласа мыйзамсыз дең эспеңтөтө;

в) эмчекте баласы бар энелердин бул мактас үчүн жетиштүү бош убактасы болушун камсыз қылуута;

г) енор жайда түнкү нөөмөттүү (смена) иштө үчүн ажадарды ишке кабыл алууну жөнүн салуута;

д) жер алдында тоо-көн жумуштарынын жана тишелелүү түрдө коопсузлуктун, дең-соодук үчүн зыяндуулуктун же оорчуулуктун себеби боюнча алар үчүн түура көлбegen башка жумуштарга ажадарды ишке кабыл алууну жөнүн салуута мыйдаттенет.

15-статья

Саламаттык сактоо укутун натыйжалуу жүзүүгө ашырууну камсыз қылуу мактасында Келишүүчү Тараптар түзүн түз же мамлекеттік же менинкү уомдар менен қызматташып, атап айтканда:

а) дең-соодукту начарлатуучу себептерди мүмкүн болушуна чечтетүүтө;

б) дең-соодукту чыңдо жана дең-соодук маселелеринде же жоопкерчиликке қызықтыруу үчүн консультациялык қызметтәр окуу базасы менен камсыз қылуута;

в) жүтүштүү, жергиліккүү (эпидемический) жана башка оорулардын пайда болушун мүмкүн болушуна алдын алушуу санитардык-гигиеналык шарттарды камсыз қылуута бағытталған тишелелүү чараларды көрүүгө мыйдаттенет.

16-статья

1. Ар бир адам сооруп калтаг, майып болгон, баккан адамынан ажыраган, балдарын тарбиялаган учурда жана улуттук мыйзамдарда белгилентен башка учурларда (буга курагы боюнча социалдык камсыздандыруу да кирт) социалдык жактан камсыз болуута укуктуу.

2. Социалдык жана медициналык жардамдарга болгон укукту натыйжалуу жүзүүгө ашырууну камсыз қылуу мактасында Келишүүчү Тараптар жетиштүү каражаттары жок жана өз күч-аракеттерин же башка булактардан, атап айтканда, социалдык жактан камсыз қылуу системасынын алкагында женилдиктердин

жебинең, мындаң каражаттарды таба алған ар бир адам зары болгон жардамды, ал эми сооруп калған учурда оз абалында зары болгон багууну алышын камсыз қылуута миңдеттегенет.

3. Энелер менен балдардың социалдык жана экономикалык жактан корголуу укутун натыйжалуу жүзөттүрүнүн камсыз қылуу мақсатында Келишүүчү Тараптар тиешелүү инстанцияларды же кызметтәрди түзүүни жана аларды күтүүнүн кошуп алганда бул багытта бардык тиешелүү жана зары болгон чараларды корот.

17-статья

Жашы жете элек ар бир бала анын абалы үчүн зары болгон жана үй-бүле, коом жана мамлекет тарабынан камсыз қылынуучу коргоонун взлоочо чараларына укуктуу.

18-статья

Кара күчү жана ақылы жагынан эмтекке жондомсуз адамдардың эмтекке жондомдүүлүгүн калыбына көлтиргүү, кесиптик даярдык жана коомдук түрмушка кайтып келүү болгон укуктарын натыйжалуу жүзөттүрүнүн камсыз қылуу мақсатында Келишүүчү Тараптар:

а) окуу мекемелерини, анын ичинде зары болгон учурда мамлекеттик же менинчик адистештирилген мекемелерди уюштуруу боюнча тиешелүү чараларды корүүтө;

б) эмтекке жондомсуз адамдарды жумушка орноштуруу жаатында, анын ичинде жумушка орноштуруу, адистештирилген кызметтәрди, эмтектик атайтын шарттарды бар мекемелерди түзүү боюнча тиешелүү чараларды жана жумуш берүүчүлөрдүр майыптарды ишке алуута кызыктыруу боюнча чараларды көрүүтө миңдеттегенет.

19-статья

Укуктары жана эркиндиктери бузулган ар бир адам улуттук мыйзамта ылайык укуктарынын жана эркиндиктеринин натыйжалуу түрдө калыбына көлтирилишине ажылдуу.

20-статья

1. Бардык адамдар мыйзам алдында төн жана эч кандай басымылбоосуз (дискриминациясыз) мыйзамдын бирдей коргоосуна укуктуу.

2. Бул Конвенцияда баяндалган укуктардан жана эркиндиктерден пайдалануута жынысы, расасы, ону, тили, дини, саясий же башка ишенимдерди, улуттук же социалдык теги, улуттук азыятыкка таандыктыгы, мүлкүтүк жана кызметтүк абалы, туулган жерин же башка жағдайлары еңүү кандай гана белгилери боюнча болбосун басымылбоосуз гарантия берилет.

21-статья

Улуттук азыятыктарга таандык болгон адамдарга езүүнү этностук, тицдик, маданий же диний езгечелүгүн же жеке, биргелешин жана тоскоодуксуз билдириүү укуту берилей калбоого тийиш.

22-статья

1. Келишүүчү Тараптардын биринин аймагында мыйзамдуу түрдө жүргөн ар бир адам ал айтмактын чечинде эркин жүрүү жана жашаган жерин эркин таңдаш алуу укутунда ээ.

2. Ар бир адам оз өлкөсүн да, ар кандай башка өлкөнүн да таштап кетүүгө укуктуу.

3. Бул статьяннын 1 жана 2-пункттарында баяндалган укуктар мамлекеттик же коомдук коопсузлауктун, коомдук тартиптин кызыкчылыктары үчүн, калктын ден-соолугун жана адеп-ахлагын коргоо үүн же башка адамдардың укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн мыйзамда караландардан тышкыры эч кандай чектөөлөрдүн обьектитерди болушу мүмкүн эмес.

Бул статьяннын биринчи пунктунда баяндалган укуктар айрым райондордо да мыйзамга жана негиздүү коомдук кызыкчылыктарга ылайык белгиленген чектөөлөрдүн обьектисин болушу мүмкүн.

23-статья

Ар бир адам кайсы жерде жүргөндүгүнө карабастан езүүнүн укук субъектини экендигинин таанылышына укуктуу.

24-статья

1. Ар бир адам жарандыкка укуктуу.
2. Эч ким оз жарандыгын ажыратылбайт же эч кимдин жарандыгы негизсиз түрдө озгертулбайт.

25-статья

1. Эч ким же жеке тартипте же жамааттык иш-чаранын натыйжасында озү жаран болуп саналган мамлекеттиси аймагынан чыгарып жиберилүү мүмкүн эмес.

2. Эч ким оз жаран болуп саналбаган мамлекеттиси аймагынан баруу укутунан ажыратылышы мүмкүн эмес.

3. Келишүүчү Тараптардын биринин аймагында мыйзамдуу түрдө жүргөн чет өлкөлүк адам мыйзамдуу кабыл алынган чечимдин негизинде гана андан чыгарылышы мүмкүн жана анын чыгарып жиберүүгө каршы жүйөлөрдү берүү мүмкүнчүлүгү болуута тийиш.

4. Чет өлкөлүктөрдү жамааты менен чыгарып жиберүүгө тыюу салынат.

26-статья

1. Ар бир жеке жана юридикалык тарап менинчикке укуктуу. Эч ким коомдун кызыкчылыгына, сот тартибинде жана улуттук мыйзамдар жана эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде каралган

шарттар сакталғанда тышкы оз мүлкүнен ажыратылыши мүмкүн эмес.

2. Бирок жогоруда баяндалған жоболор Келишүүчү Тарараптарды мамлекеттік жана коомдук қызықтылыктарда жалпы жүтүрүүден алышы қолынан буюмдардың пайдаланылышин көзөмделдөр үчүн зарыл деп есептеген мыйзамдарды кабыл алуу укутуна тиешелүү эмес.

27-статья

1. Бардык адамдарга билим алуу укугу берилет. Келишүүчү Тарарап билим берүүгө жана окутуута карата өздөрүнүн алган ар кандай милдеттерди жүзөгө ашырууда ата-энелердин балдарына өздөрүнүн же жеке ишненимдерине жана улуттук қада-салттарына ылайык келген билим берүү менен окутууну камсыз қылуу укуунан сыйлоого тийиши.

2. Башталыч, негизги жалпы билим милдеттүү жана ақысыз болуп саналат.

3. Ар бир Келишүүчү Тарарап орто билим милдеттүү болуп саналган эн томенкү куракты белгилейт; бул эл аралык таанымдан стандарттарта ылайык мыйзам менен белгиленген ишке кабыл алуунун курактык чөзинең томен болбоого тийиши.

28-статья

Кесиптик окууга болгон укукту натыйжалуу жүзөгө ашырууну камсыз қылуу максатында Келишүүчү Тарараптар томенкүлөргө милдеттешет:

1. Зарылдыгына жараша профсоюзук биримелер менен макулдашуу боюнча маймиттарды кошуп алтанды, бардык адамдарды техникалык же кесиптик окууга менен камсыз қылуута же ага дем берүүгө жана же жөндөмдөрүнө гана нетизденүү менен жогорку техникалык билим алуута мүмкүнчүлүк берүүт.

2. Зарылдыгына жараша томонкүлөрдү камсыз қылуута же алардын түзүлүшүнө көмөк корсөтүүт:

а) жумушчулар үчүн тиешелүү жана көнүр жеткиликтүү окуу базасы;

б) техникалык прогресс же иш менен камсыз қылуу жаатындагы жаңы тенденциялардан келип чыккан жумушчулардын кайра даирдоо үчүн атайдын борборлорду түзүүт.

3. Тиешелүү чараларга байланыштуу берилүүчү жөннүүдиктерди толук пайдаланууга көмөктешүү, анын ичинде томенкүлөрдүн чынчылдуулышы:

а) ар кандай жылымдарда жана кошуп эсептөөлөрдү кыскартуу же жоюу;

б) тиешелүү учурларда материалдык жактан жардам корсөтүү;

в) жумуш берүүчүнүн отүңчү боюнча ал иштеген учурда жумушчуну кошумча даирдоого көткөн убактыты кадимки жумуш күнүн киризуу;

г) профсоюзук биримелер менен макулдашуу боюнча тиешелүү көзөмөл болгондо окуучуларды жана жаш жумушчулар үчүн башка иш-чараларды даирдоонун натыйжалуулутун, ошондой эле жалпысынан жаш жумушчулардын қызықчылыктарын тиешелүү кортоону камсыз қылуу.

29-статья

Ар бир адам улуттук мыйзамдарга ылайык езу жаран болуп саналган мамлекеттө томенкүлөргө укуктуу мүмкүнчүлүгүтүрүүт бар:

а) түзөн түз, ошондой эле эркін шайлантган өкүлдөр аркылуу мамлекеттік иштерди башкарууга жана жүргүзүүгө катышытуу;

б) жалпы жана бирдей шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү жана шайлоочулардын эркіннен эркінділік камсыз қылышуу шайлоодо добуш берүүгө жана шайлантуута;

в) ал олкесүндө жалпыга бирдей шартарада мамлекеттік кызметка киризуу.

30-статья

11, 12 жана 20-статьялардагы эч нерсе Келишүүчү Тарараптарга чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардан саясий иштерине чек көюту тоскоолдук қылбайт.

31-статья

Бул Конвенциядагы эч нерсе Келишүүчү Тарараптарга, адамдардын тобуна же айрым адамдарга бул Конвенцияда бапталган укуктарды жана эркіндиктерди жок қылуута бағытталған ар кандай иштегең же аракеттерди жасоого укук берүүчү нерсе катары пайдаланылыши мүмкүн эмес.

32-статья

Бул Конвенцияда корсөтүлген укуктарта жана эркіндиктерге карата белгиленген чектоолор каралғандан башка максаттар үчүн колдонулбоого тийиши.

33-статья

Бул Конвенциядагы эч нерсе тиешелүү Келишүүчү Тарараптын мыйзамдарына, ошондой эле ал катышуучу болуп саналган адам укуктары жаатындағы негизги эл аралык документтерде ылайык таанылган же аларга кепилдик берилген кандай гана болбосун адам укуктарынын жана негизги эркіндиктеринин чектелиши же қысымышы катары пайдаланылыши мүмкүн эмес.

34-статья

Бул Конвенциянын аткарылышына көз салуу Көз жарандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин Адам укуктары боюнча комиссиясы (КМШнын АҮКсү) тарафынан жүзөгө ашырылат, ал жөнүндөгү жобо Конвенциянын ажыратыс болууга болуп саналат.

35-статья

1. Согуштун же Келишүүчү Тараптардын ар биринин жөгорку қызычымлыктарына коркунч түүдүргөн өзгөчө кырдааллардын мезгилиниде алардын ар бири бул Конвенция бояонча кабыл алынган езилдөттөнмелеринен чегинген чараларды эл аразык укук бояонча өзүнүн башка мильдөттөнмелерине каршы көлбетен жана бул Конвенцизини 20-статьясында саналып откон белгилер бояонча кемсингитүүтө алыш көлбетен шарттардагы олчомдо гана көрө алат.

2. Бул статьянын 1-пунктуун негизинде укук чегиндеги аскердик аракеттердин натыйжасында адамдар курман болгон учурларды албатанды же бул Конвенцизини 3-статьясынан, 4-статьясынан 1-пунктуун жана 7-статьясынан эч кандай чегинүүтө жол берилбейт.

3. Мильдөттөнмелеринен чегинүүтө укугунан пайдаланган Келишүүчү Тарап кабыл алынган чаралар жана алардын себептери жөнүндө депозитарий¹ мазалымдайт. Ал мындан чаралардын колдонулушу кочан токтотулгандыгы жана Конвенцизини жоболору кайрадан толук көлемде аткарыла баштагандыгы жөнүндө да маалымдайт.

36-статья

1. Бул Конвенцизига кол коюлганда же өзүнүн ратификациялык грамотасын сактоого откоруп берүүде ар бир Келишүүчү Тарап Конвенцизиниң кандай гана болбосу айкын жобосуна карата ошол мезилле езилмада колдонудагы кайсы бир майзам бул жохы ылайык көлбетенди жөнүндө экспертуу жасашы мүмкүн. Бул статья бояонча жалпы муназзудугу экспертуулорго экспертуулорго жол берилбейт.

2. Бул статьяга ылайык жасалтан ар кандай экспертуу тиешелүү мынзамдын кыскача баяндалышын камтуута тийиш.

37-статья

1. Келишүүчү Тараптардын кимиси болбосу бул Конвенцизини башка Келишүүчү Тараптарга маалымдоочу депозитарийге жиберилген кабарламада камтылган маалымдоодон алты ай откөнден кийин жокко чыгару алат.

2. Мындан жокко чыгаруу бул Конвенцизини жокко чыгаруу жөнүнде билдирилген Келишүүчү Тарапты мындан мильдөттөнмелерди бузу болуп саналышы жана жокко чыгаруу күчүнө киргенте ченин жасашы мүмкүн болгон ар кандай аракеттери бояонча өзүнү алган мильдөттөнмелерден бошоттойт.

38-статья

1. Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин Адам укуктары бояонча комиссияны жонунда Жобонуу кошуп алганда, бул Конвенция анын күчүнө кирши учун зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболорду Келишүүчү Тараптардын аткараландыгын мрастоочу учунчү кабарлама депозитарийге откорулуп берилген күнден тартып күчүнө кирет.

2. Башка Келишүүчү Тараптар учун бул Конвенция бул статьянын 1-пунктуунда корсогтуулген мамлекеттик ички жол-жоболор алар тарафынан аткарылгандыгы жонунде кабарламаны депозитарий алган датадан тартып күчүнө кирет.

39-статья

Конвенция күчүнө киргендөн кийин анын максаттарын жана принциптерин жактырган башка мамлекеттер өздөрү тарафынан бул Конвенцизини 38-статьясынан 1-пунктуунда корсогтуулген мамлекеттик ички жол-жоболор аткарылгандыгын мрастоочу кабарламаны депозитарийге откоруп берүү жолу менен кошуулуп мүмкүн.

Депозитарий тарафынан корсогтуулген кабарлама алынган дата мындан мамлекет учун бул Конвенция күчүнө кирген дата болуп саналат.

1995-жылы 26-майда Минск шаарында орус тилиндеги жалгыз түп нускада тузуулген. Түп нускасы Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин Аткарууку Катчылымында сакталат, ал бул Конвенцизига кол койгон ар бир мамлекетке куболондурдукон көчүрмөсүн берет.

Конвенцизига Азербайжан, Казакстан, Туркмөнстан, Өзбекстан, Украина кол койгон жок.

¹Депозитарий – эл аразык келишимдик, макуедашынун ж.у.с. түп нуска текстин сактоого мындейттенген мамлекет же за аралык уюм.

ТЕРМИНДЕРДИН ЖАНА АЙРЫМ СӨЗДӨРДҮН КӨРСӨТКҮЧҮ

А

абстракттуу 12
автономия (-дуу) 80, 99
авторитардик мамлекет 90
агенттик 80
адам-укуктары 29-37
адеп-ахлак 24
адис (-тешүү) 42-43
административник-саясий 69
ажырамы 66
акция 45
акыйкат (адилет) 113, 139
алака 22
алыптыктуу (-сыз) 43
анаракия 67, 76
антимонополия 120
апелляция 108, 110, 123
аппарат 59
арачы 12
арбитражник сот 103
аргумент 67
аристократия 67, 76
артуда 79
аспектиси 45, 104
асыроо (-ралган) 25
аудитор 117, 120
ашкере 67

Б

бажы 64
баланс 46
банк системасы 49
бацизат 31
бартер 42, 50
башат 67
бенкүттүк 142
бизнес 51-52, 55
биржа 48
фондулук биржа 48
блокада 32
болочок 57
бөвөо 30
бюджет 28, 60
бюрократия 99
бюролор 99

В

валюта 48
ваучер 48

ведомство 112
вето 118

Г

гарантия (кешилдик) 33, 117
гарант 117
грант 47
глобалдашыу *Чынчылдуу*

Д

дворяндар 128
дебат 131
декларация 35
демократия 7, 13-14, 75-80
демонстрация 56
дендардоо 59
денонсация 122
департамент 112
дефляция 46
децентрализация 76
дивиденд 49
диктатура, 68, 75, 82
дилгир 8
динамика 46
дипломатиялык 100
дискриминация 35
долбоор 84
дөөлөт 9
дүнгүйөчүл 87

Е

епископ 110
архиепископ 110

Ж

жайлар 110
жазык укугу 111
жамаат 12
жарар 10
жарандык 10, 55
жарандык коом 7
жарандык укук 33, 56-57
жол-жобо 23
жүйелешүүчүлүк 92

И

идентификация 69
идеология 13

иерархия 21
ижтихад 91
изоляция 35
иммигрант 69
империя 92
импичмент 117
инвестиция 42, 45
инстанция 110
институт 69
интернет 74
инфляция 46
инвест 21
ишенбейечүлүк вотуму 117

K

камсыздандыруу (страхование) 60
кандидат (талаапкер) 15

капитал 45
капитализм 59

каржылоо 101

категория 61

квалификация 45

киреше 32

коалиция 108

колония (-исттер) 68

коллегиалдуу 119

компания 17

компенсация 58

компетент (-түү, -сиз) 60

компромисс (мунаса) 79

конкуренция 7, 13

консенсус 7, 13, 17

конструктивдүү 12

контракт 29

конфликт 11-14

концепция 11

коомдук кызыгчылык 108

координация 118

кооператив 57

коррупция 55

кунғессүдүк презумпциясы 93, 123

кредит 44

кризис 31

критерий 114

кыннаттык 34

Δ

легитимдүүлүк (мыйзамдуулук) 65, 66, 128

лоббист 128, 134

логика (-луу) 8

лорд 129

М

мафия 79

менчик 23-24, 44, 48, 149

менчиктештируү (приватизация) 48
механизм 78
миграция 31
модель 47
монархия 76-77
абсолюттук (чексис) 82
конституциялык 82
мониторинг 35
моногамия 24
монархия 76-77
монополия 46
мунапыс (амнистия) 157
мурас мүлк 21
мыйзам 87-93
мыйзам долбоору 128
мыйзам чыгаруу демилгеси 128
мыйзам ўстемдүгү 87-93
мыйзамдуу укуктар 29

Н

нарк 42

нормативлик 36

нуклеардык (өзек) ўй-бүле 21

О

общиналар 129
олигархия 76, 77, 82
олуттуу 55, 67
омбудсмен 117, 118
оппозиция 16, 128

Ө

ебелдүү 45
екүл 131
екүлчүлүк 131

Р

пайда 42, 51
пакт 35, 36
плебардык жыйын 135
плюрализм 128
позиция 14
постсоветтик 79
прецедент 87, 129
принциптер 10
профсоюз (-дук) 55
процедура 128, 130
процесс 11

Р

радикалдуу 67
ранглар 122
расмий 22
ратификация 87, 122

стюон 7
еглаңт 138
еже 68
эллипса 80
йтниг 58
спрессия 99
сурсе 11
еферендум 87
еформа 10
ынок 59

С

салык 47, 55
санкция 32
санитоо 24
санжий партия 110
санжий укуктар 33, 55-59
сессия 102
спикер (төрга) 117
стабилдүү 68
стандарт 167
статистика 22
статус 7, 10, 15
структуря 26
суверенитет (-дүү), эгемендүүлүк 65, 78
сунуш 43, 50
суроо-талаан 43, 50

Т

тадам 55, 92
тейлөө 42, 55
тенденция 79
тенденцийру жана токтотуу системасы 108-109
теократия 75, 76, 82
технология 32
тиран (залим) 113
товар 42
толеранттүү (-лук), сабырдуу (-лук) 14
тоталитаризм 99
транзит 31
тутка 79, 102
тутунган 14

Ү

указ (жарлык) 109
укук коргоо органдарды 32
улутчулук 65, 66, 69-70
унитардык мамлекет 76
усуддар 57

Ф

федерация 75-76
федералдык органдар 76
федерация субъекттиси 75

федерациялык (-тивдик) 76
финансы (-лоо) 22
форум 128
функция 21

Ш

цивилизациялуу (-лоочу) 25

Ч

чанда 8
чин 122
чиновник 76
чыгым 45, 60

Ш

шайкеш 26
шайлоо 110

Ы

ыйгарым 11, 81
ыкма 13
ыктымал 12
ыктыярдуу 22
ынангандыгы(руу) 80

Э

эволюция 69
экономика 42
экономикалык укук 33, 55
эксперт 102
эл аралык укук 29, 34
электорат(-шайлоочулар) 131
элита 65
эркин базар 42
этностор (-никалык, -лук) 65, 69
эффектлүү 26



ОБСЕ



Кошмо Штаттардын Эл аралык Фиругуу союнча Агенттиги (ЮСА), т.

ЮСАНД мүнгү мен бирок жаралык билим берүү бийин салу көрттөнүүнүүдөн, дамактасын пакеттүүнүн жана окуу түрүндөн болуулуштуктуу яшкүйчүлүк мүнүүлүп даявандыттын - он изилдөөлүк арналыштардын көрүнүштөрүнөн.

http://www.usaid.gov/regions/europe_eastern/euro

Елоладың Қоғосудук және қызметтөрдүүчүлөрүнүү (ОБСЕ)

Бұлдан кейінде жаңы мемлекеттік узум (ОПЕ) – бул жаңа мемлекеттік узум. Оның негізгі мүнисипалитеттердің мемлекеттік узумы болып саналады. ОПЕ-ның мемлекеттік узумынан мемлекеттік мемлекеттік узум аның мемлекеттік мемлекеттік узумынан анықталады.

АКСЕНИЙ БАУДЫШТАРЫ БОЛЖАУДЫ СИҢСЕ 2004-ЖЫЛЫ ОНЫҢ ДЕНКІ ТАРАМЫЛЫК АСТЫНДА БЫЛЫК СОЛДАРДЫН

Таким образом, можно говорить о демократических тенденциях в языке музыкальных терминов, которые становятся доминирующими, а также о языке масс-культурных канонов, который выделяется на фоне демократических тенденций. Важно отметить, что языковые нормы, как и любые другие нормы, неизменно меняются со временем, что является нормальным явлением в языке.

<http://www.0000.org> <http://www.0000.org/torbook>

Жамбыл Қырғыз Республикасының Зачынты

2005-жыл Япониянын Күрөштүкдөй Зәңгир жөнүндө бары - жи күнүн шалдасты Ас-Зария мөхөрө, китайчылардын айтууда. Япониянын ишчөөлүгү Радий Кодоросунун даярлыгын чечиттүү болуп иштегендеги таңырым - ишке тарабуулук программасы. Гюони таңырым жана индиги заманса болгончуктан барып калыпты.

www.BibleStudy.org

